




Т. Т. Кудайбергенов, С. М. Молдогазиева,

Г. И. Иманкулова



ЖАЛПЫ ХИМИЯ



1A

1

Н

Суутек
1,008

2A

3

Li

Литий
6,941

4

Be

Бериллий
9,012

1

2

3

4

5

6

7

11

Na

Натрий
22,99

12

Mg

Магний
24,30

3Б

4Б

5Б

6Б

7Б

8Б

19

K

Калий
39,10

20

Ca

Кальций
40,80

21

Sc

Скандий
44,96

22

Ti

Титан
47,88

23

V

Ванадий
50,94

24

Cr

Хром
52,00

25

Mn

Мар-
ганец
54,94

26

Fe

Темир
55,85

27

Co

Кобальт
58,93

37

Rb

Рубидий
85,47

38

Sr

Стронций
87,62

39

Y

Иттрий
88,91

40

Zr

Цирконий
91,22

41

Nb

Ниобий
92,91

42

Mo

Молибден
95,94

43

Tc

Технеций
(98,91)

44

Ru

Рутений
101,1

45

Rh

Родий
102,9

55

Cs

Цезий
132,9

56

Ba

Барий
137,3

57

La

Лантан
138,9

72

Hf

Гафний
178,5

73

Ta

Тантал
180,9

74

W

Вольфрам
183,8

75

Re

Рений
186,2

77

Ir

Осмий
190,1

7

P

87

Fr

Франций
(223,0)

88

Ra

Радий
(226,0)

89

Ac

Актиний
(227,0)

104

Ku

105

Ns

106

107

108

Лантаноиддер

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd
Церий 140,1	Празео- дим 140,9	Неодим 144,2	Прометий (144,9)	Самарий 150,4	Европий 152,0	Гадоли- ний 157,2

Актиноиддер

90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm
Торий 232,0	Протак- тиний 231,0	Уран 238,0	Непту- ний (237,0)	Плuto- ний (244,1)	Амери- ций (243,1)	Кюрий (247,1)

**ХИМИЯЛЫК ЭЛЕМЕНТТЕРДІ
МЕЗГИЛДИК СИСТЕМАСЫН
“УЗУН” ФОРМАСЫ**

Т. Т. Кудайбергенов, С. М. Молдогазиева,
Г. И. Иманкулова

ЖАЛПЫ ХИМИЯ

*Орто мектептин
11-классы учун окуу китеби*

Кыргыз Республикасынын Билим берүү
жана илим министрлиги бекиткен

Академик Ү. А. Асановдун
редакциясы боюнча жарық көрдү



Бишкек
«Инсанат» – 2008

КЫМБАТТУУ ОКУУЧУМ!

«Жалпы химия» окуу китеби сiler X класста окуган органикалык химия курсунун негизги учурларын кайталоо менен башталат.

Органикалык химия курсунда өтүлгөн жалпы законченемдүүлүктөр: органикалык заттардын түзүлүш теориясынын негизги жоболору, аларды далилдөөчү айрым фактылык материалдар, түшүнүктөр, органикалык заттардын ортосундагы генетикалык байланыштар, жаратылышты таанып-билилдөгү органикалык химия илиминин орду ж.б. боюнча билимдер системалаштырылып, кыскача жыйынтыкталып каралат. VIII–IX класстарда өтүлгөн негизги түшүнүктөр (заттар, атом жана молекула ж.б.) валенттүлүк, окистенүү даражасы, органикалык эмес заттардын негизги класстары, химиянын закондору боюнча илимий маалыматтар терендетилип, кайрадан каралыш чыкты.

Окуу китебинин биринчи бөлүмүндө жалпы химиянын теориялык негиздери болгон атом-молекулалык окуу, атом түзүлүшү, квант теориясынын негизги жоболору, б.а. атомдогу электрондордун абалын мүнөздөөчү башкы, орбиталдык, магниттик жана спиндик кванттык сандары, атом түзүлүш теориясынын негизинде Д.И.Менделеевдин мезгилдик закону жана химиялык элементтердин мезгилдик системасы, химиялык байланыш, заттардын түзүлүшү боюнча билимиңер өркүндөтүлүп, белгилүү системада жалпыланат. Жалпы химия курсундагы материалдардын мазмуну көнөйтилип, терендетилип берилген.

Органикалык эмес жана органикалык химия курстарын өздөштүрүү учурунда ар түрдүү моделдерге, схемаларга жана таблицаларга таянып, анын негизги бөлүктөрүн ажыраты билүү ыкмалары калыптаандырылган. Силердин учурдагы милдетинер ошол ыкмаларды өнүктүрүү, жалпы химия курсунда берилген материалдарды негизги теорияларга таянып, жогорку деңгээлде талкуу жүргүзүү, белгилүү жыйынтыкка келүү жана тиешелүү жерлерде өз алдынарча схема таблицаларды түзүп, аны туура пайдалана билүү милдеттери турат. Берилген схема жана таблицаларды салыштырып, алардын негизги өзөгүн таап, аны башкалардан ажыратып билүүгө умтулушуңар керек.

Окуу китеби менен иштөөдөгү силердин иш аракетинерди женилдетүү максатында негизги түшүнүктөр, закондор жана теориялык абалдарга берилген аныктамаларды калган бөлүктөрдөн айырмалап карартылган шрифттер менен берилди. Ошондой эле суроолор, көнүгүү жана маселелер, айлануулардын схемалары ар бир бөлүмдүн акырына топтоштурулган, ошол эле жерде айрым демонстрациялык тажрыйбадарды аткаруу техникасы, аудио жана кинофильмдердин үзүндүлөрү да көрсөтүлгөн.

Ар бир бөлүмдүн ақырында берилген суроолорго толук жооп берсөнөр, көнүгүү маселени чыгара алсаңар, заттардын генетикалык байланышын көрсөткөн айлануулардын схемаларын иш жүзүнө ашыруучу химиялык реакциялардын тенденциелерин жазып, тендей билсөнөр, ар бир учурда пайда болгон заттарды кайсы класстын өкүлү экенин билип, алардын касиеттерин тиешелүү теориялардын, закон ченемдүүлүктөрдүн негизинде мүнөздөй алсаңар, анда ар бир бөлүмдүн материалдарынын мазмунун өздөштүргөн болосуңар.

Жогорку айтылгандарга жетишүү үчүн силерден өтө тырышчаактык менен системалуу түрдө талыкпай әмгектениши талап кылат. Бөлүмдө берилген материалдардын ички мазмунун салыштырып анализдөө арқылуу алардын жалпылыгын жана айырмачылык жактарын ажыратта билүү, билимди ыраатка келтирүү жалпылоонун негизги өзөгүн түзөт.

Салыштырып анализдөө менен бардык химиялык реакциянын типтеринде молекулалардын бузулушу, жаңы байланыштардын натыйжасында заттардын пайда болушу, химиялык реакцияларда айрым элементтердин окисленүү даражасынын өзгөрүүсү же өзгөрбөөсү менен жүргөндүгүн байкайсынар. Баштапкы заттардын молекулалары бузулуп, аларды пайда кылган атомдор кайра жайгашуусу иондук жана радикалдык механизимде жүрөрү боюнча жалпы жыйынтык чыгарасынар. Жалпы курстун алтынчы бөлүмүндөгү элементтердин химиясында мезгилдик системадагы негизги металл эместер жана металлдардын касиеттери, алардын түзүлүштөрү менен тығыз байланыштуу экендиги, атомдун түзүлүш теориясына байланыштуу терендетилип баяндалат.

Урматтуу окуучулар! Орто мектептин химия курсун аяктап жатып, химия илимин өздөштүрүү татаал, көп әмгекти талап кылаарын байкадынар. Ошону менен эле химия илими өтө кызыктуу. Химия илиминин жетишкендиктерин дүйнөнү таанып-билүүдө жана элчарбасынын бардык тармактарында, күндөлүк турмушта пайдалангандыгыбызды сездинер.

Химия илими боюнча билиминдерди өз алдынарча өркүндөткүнөр келсе, башка кошумча адабияттарды, маалыматтамаларды пайдалансаңар болот. Химия боюнча билиминдер бардык кесиптеги адамдар үчүн керек. Адамдардын жаратылышка жасаган мамилесинде химиянын негизги закон ченемдүүлүктөрүн эске албаса экологиялык тенденциелерди бузулат. Биз химия илиминин мугалими катарында силерди химияга байланыштуу кесипти тандап алгыла деп үндөйбүз.

Авторлор

10-КЛАССТА ӨТҮЛГӨН ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯ БОЮНЧА БИЛИМДЕРДИ ЖАЛПЫЛОО


Органикалық химия курсу менен таанышууда практикалық мааниге ээ болгон заттар, татаал түзүлүштөгү белок, нуклеин кислоталары жөнүндө маалымат аласынар. Азыркы илимде 10,5 млн. заттын түрү белгилүү болсо, алардын басымдуу көпчүлүгү органикалық заттар. Ушул фактылық материалдарды бириктирип туруучу А. М. Бутлеровдун органикалық заттардын түзүлүш теориясы менен негизги законченемдүүлүктөргө токтолуп өтөлү.

§ 1. Химиялық түзүлүш теориясынын негизги жоболору

Органикалық заттардын түзүлүш теориясы негизинен төрт жобо түрүндө берилгенин билесинер. Эми ошол төрт жобонун алкагында илимий божомолдоо ықмаларын пайдаланып, окулуп өтүлгөн заттардын түзүлүштөрүн жана касиеттерин, ар кандай заттардын мисалдарында аныктоого аракеттенели.

1. Органикалық заттардын молекулаларын түзгөн атомдор валенттүүлүккө жараша байланышып, белгилүү ырааттуулукта жайгашат.

Бул абал бардык органикалық заттардын класстарына мүнөздүү. Мисалы, C_4H_{10} – бутан бул бирикменин молекуласы эки түрдүү элементтен туруп, алар валенттүүлүктөрү толук каныккан абалда белгилүү бир тартипте орун алышат:



Бул бирикменин молекуласын түзгөн көмүртектин 4 валенттүүлүгү сакталып, өзү менен өзү жана суутек элементинин атомдору менен байланышты.

Ар түрдүү органикалық заттардын класстарынын айрымдарынан дагы мисалдар келтирели.


CH_3COOH – уксус кислотасы,

$HCHO$ – кумурска альдегиди,


CH_3-CH_2-OH – этил спирти.

Ушул заттардын курамына кирген элементтердин валенттүүлүктөрү толук жумшалганча байланыш түзүшүп, андагы атомдордун жайгашуу ырааттуулугу алардын структуралық формулаларында толук чагылдырылган.

CH_3COOH – уксус кислотасынын структуралық формуласы төмөндөгүдөй жазылат:



Калган заттардын структуралық формулалары: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ – этил спирти жана HCHO – кумурска альдегиди:




Жогорку мисалга келтирилген заттардын курамындагы бардык элементтердин валенттик электрондору химиялық байланышка катышып, коваленттүү уюлсуз жана аз уюлдуу заттардын молекулаларын пайда кылышты. Органикалық заттардын молекулалары пайда болууда коваленттик уюлсуз жана аз уюлдуу, сигма, π , пептиддик байланыштар басымдуу болсо, органикалық эмес заттарда коваленттик уюлсуз жана уюлдуу, иондук, металдык, донор – акцептторук ж.б. байланыштар мүнөздүү болушат.

2. Заттардын касиеттери анын курамындагы кайсы атомдор канча санда молекуланы түзгөнүнө жараша болбостон, молекуладагы атомдордун жайгашшуу тартибине жараша болот.


Молекуладагы атомдордун жайгашшуу ырааттуулугу өзгөргөн сайн жаңы заттар келип чыгат, б.а. изомерия кубулушу байкалат. Изомерия кубулушунун аныктамасын эсинерге түшүргүлө. Заттардын курамындагы көмүртек атомунун саны өскөн сайн алардын изомерлерди пайда кылуу мүмкүнчүлүктөрү жогорулайт. Бутан жана пентандын изомерлерин эстегиле.

Изомерия кубулушу бүткүл органикалық заттардын класстарына мүнөздүү. Органикалық заттардын өтө эле көп түрдүүлүгүнүн бир себеби ушунда. Изомерлер көмүртек атомдорунун бутактанышынан, андагы кош үчтүк байланыштардын ордунан функционалдык топтордун ар кандай жайгашканыгынан келип чыгат.



C_4H_6 формуласына туура келген кош байланыштын жайгашшуу абалына туура келген изомерлердин формуласын жазалы:





1,3 – бутадиен



1,2 – бутадиен




Углеводороддук радикалдар функционалдық топтун абалына карата изомерлердин пайда болушуна мисал келтирели. $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$ – бутанол, төмөнкүдөй изомерлерди пайда кылат:




3. Заттардын касиеттерине карап анын молекуласынын курамын жана курамына жаraphа берилген заттын касиетин билүүгө болот.

Мисалы, CH_3OH – метил спиртине активдүү металлды таасир этсек, ал бир атом суутекти сүрүп чыгарат. Метил спиртинин курамында төрт атом суутек бар, суутектин үч атому көмүртек менен байланышып, төртүнчү суутектин атому көмүртек менен кычкылтек аркылуу байланышат. Демек OH – функционалдық тобундагы суутектин атому киймылдуу келип, металл ошол суутектин атомун сүрүп чыгарды.

Глюкозанын курамы жана касиеттери менен тааныш болгондон кийин ал альдегид-спирт экенин билдик. Демек глюкозанын $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ молекуласынын курамында спирттерге жана альдегиддерге мүнөздүү функционалдық топторду кармап жүргөндүктөн спирттер жана альдегиддерге мүнөздүү касиеттерди көрсөтүшү мүмкүн:




Глюкозанын структуралық формуласы спирттерге мүнөздүү $5\text{OH}-$ тобу жана альдегиддерге мүнөздүү – альдегид тобу бар.




4. Молекуланын курамындагы атомдор жана атомдордун топтору өзара бири бирине таасириң тийгизишет.

Атомдор жана атомдордун топтору молекулада өзара бири бирине тийгизген таасирлери углеводороддордун галогендүү туундуларында, бензолдун гомологу толуолдо $C_6H_5CH_3$, фенолдо C_6H_5OH , анилинде $C_6H_5NH_2$, карбон кислоталарда CH_3COOH ачык байкалат.

Бензолдун гомологу толуолдо фенил тобуна метил радикалы таасир этип, π -байланышынын электрондук булуттарын жылыштырып (2,4,6) жибергендиктен бензолго салыштырганда ал женил нитрлөө реакциясына катышат.



Өз кезегинде фенил тобу метил радикалына таасир этип, ал тез окистенүүгө жөндөмдүү болот.



Бул атомдордун жана атомдор топторунун өзара таасири терс электрлүүлүгү төмөн болгон атомдордон терс электрлүүлүгү жогору болгон атомго электрондун булуттары жылыштырып, ал жакта электрондук булуттардын жыштыгы жогорулат, реакцияга жөндөмдүүлүгү күчөйт.

§ 2. Органикалык заттардын гомологиясы жана изомериясы

Чектүү углеводороддордун өтө көп түрү белгилүү. Чектүү углеводороддордун биринчи мүчөсү CH_4 – метан. Касиеттери боюнча метанга окшош чектүү углеводороддорду метандын гомологдору деп аташкан (грек сөзү «гомолог» – окшош дегенди билдирет). Метandan кийинки углеводороддор бири биринен курамы боюнча CH_2 тобу менен айырмаланышса CH_2 тобу гомологиялык айырмачылык тобу деп аталат. Метандын гомологдору CH_4 – метан, C_2H_6 – этан, C_3H_8 – пропан, C_4H_{10} – бутан, C_5H_{12} – пентан, C_6H_{14} – гексан, C_7H_{16} – гептан, C_8H_{18} – октан, C_9H_{20} – нонан, $C_{10}H_{22}$ – декан болуп саналат. Гомология-

лык катардагы углеводороддордун касиеттери өзгөрүп, кайноо жана балкуу температуралары жогорулайт, тыгыздыктары өсөт. $C_1 - C_4$ өкүлдөрү газдар, $C_5 - C_{16}$ чейинкилер суюктуктар, C_{17} ден баштап каттуу заттар.

Чектүү углеводороддордун өкүлү C_4H_{10} – бутандан баштап изомерлерди пайда кылышат. Чектүү углеводороддордун курамындагы атомдордун валенттүлүктөрү чегине чейин каныгышкан, байланыштары жөнөкөй, чектүү углеводороддордун курамындагы көмүртек атомдору sp^3 – гибриддешүү абалында болушат.

Метан сыйактуу чексиз жана жыпар жыттуу углеводороддордун дагы гомологдору белгилүү:

C_2H_4 – этилен, $H_2C = CH_2$ – этен, C_3H_6 – пропилен,

$CH_3 - CH = CH_2$ – пропен, C_4H_8 – бутилен,

$CH_3 - CH_2 - CH = CH_2$ – 1-бутен ж.б.

Ацетилендин гомологдору:

C_2H_2 – ацетилен, $H - C \equiv C - H$ – этин, C_3H_4 – пропилен,

$CH \equiv C - CH_3$ – пропин, ж.б. Жыпар жыттуу углеводороддор C_6H_6 – бензолдун гомологу $C_6H_5-CH_3$ – толуол.


Көпчүлүк органикалык заттардын касиеттери анын курамына гана байланыштуу болбостон, анын курамындагы атомдордун жайланыш иретине дагы байланыштуу.

Курамы, молекулалык массасы бирдей, касиеттери ар түрдүү болгон заттар изомерлер деп аталат. Изомерлер ар кандай касиеттерге ээ болушат. Мисалы, курамы C_2H_6O формуласы менен туюнтулган зат эки изомерди пайда кылат: CH_3CH_2OH – этил спирти, $CH_3 - O - CH_3$ – диэтил эфири. Дагы мисал келтирели $C_6H_{12}O_6$ – формуласы глюкозага жана фруктозага туура келет.

Бул мисалызыда молекулалын курамында атомдордун саны, молекулалык массалары бирдей болгону менен андагы эки башка

функционалдык топтор: $\begin{array}{c} C \\ || \\ -C-H \end{array}$

альдегид жана $\begin{array}{c} > \\ C=O \end{array}$ карбонатторун кармап жүрүшкөндүктөн бул заттардын касиеттери ар түрдүүчө.



глюкоза


фруктоза

Органикалык заттарда изомерлерди пайда кылуу мүмкүнчүлүктөрү өтө жогору. Изомерлерди ар кандай органикалык заттардын көмүртек чыңжырларында үчтүк жана кош байланыштарда, молекуладагы функционалдык топтордун абалына, бензол шакекчесинде атомдордун топторунун жайгашуусуна карата изомерлер пайда болот. Булардан тышкary мейкиндикте көмүртек атомдорунун ортосундагы кош байланышка жараша мейкиндиктик жана стереоизомерлер пайда болот.

§ 3. Органикалык заттардагы химиялык байланыштардын түрлөрү жана функционалдык топтор


Байланыштын түрлөрү

Органикалык заттар коваленттүү уюлсуз жана аз уюлдуу байланыштардын негизинде пайда болушат. Коваленттик байланыштар таза АО электрондук булуттардан (шар, гантель ж.б.) эмес, алардын гибриддешкен формаларынан пайда болот. Көмүртектин атомуна SP^3 гибриддешүүсү мүнөздүү. Башкача айтканда, көмүртек башка элементтер менен кошулганда таза шар формасындагы S атомдук орбитал жана гантель формасындагы P AO эмес, алардын өзара гибриддик AO пайдаланылат:



Ушул гибриддик электрондук булуттар мейкиндикте тетраэдр формасында жайгашат.

Метанда көмүртектин тетраэдр формасындагы SP^3 гибриддик электрондук булуттары менен суутектин шар формасындагы электрондук булуттары өзара капталышп, бекем байланышат. Электрондук булуттардын капталышы канчалык жыш болсо, пайда болгон химиялык байланыш ошончо бекем болот.




Байланышка катышкан эки атомдун ядролорун туташтыруучу түз сыйык боюнча электрондук булуттар жайгашса, байланыш бекем болуп, ал σ -сигма байланышы деп аталат. Эгерде электрондук булуттардын багытталышы дал келбей ядрону биректируучу сыйыктын сыртында – мейкиндикте жайгашса, анда π -байланышы пайда болот.

Этилен, ацетилен молекулаларынын пайда болушун эстегиле.

Көпчүлүк органикалық заттардың курамдарына көмүртек менен суутектен башка элементтердин атомдору (O_2 , S , N_2 , P) ж. б. кирет. Көмүртек менен суутектен башка элементтердин атомдору берилген класстардың касиеттерин аныктоочу атомдордун топторун функционалдық топтор деп атап жүрөбүз.




Белгилүү класстарга мұнәздүү касиеттерди көрсөтүүчү атомдор жана атомдордун топтору функционалдық топтор деп аталат.

Мындай функционалдық топторго төмөнкүлөр кирет:



Спирттерге мұнәздүү функционалдық топ – OH^- гидроксил тобу, CH_3OH – метил спирти, CH_3CH_2OH – этил спирти, $HO - CH_2 - CH_2OH$ – этиленгликоль.

Альдегиддерге мұнәздүү




Карбондук кислоталарга мұнәздүү – $COOH$ карбоксил функционалдық тобу, $HCOOH$ – кумурска кислотасы, $CH_3 - COOH$ – уксус кислотасы, $C_{17}H_{35}COOH$ – стеарин кислотасы.

Нитробирикмелерге мұнәздүү – NO_2 – нитро тобу.

Аминдерге мұнәздүү – NH_2 – амино тобу.

Углеводороддордун галогендүү туунудуларына мұнәздүү – F , – Cl , – Br , – J топтор, CH_3Cl , CH_3CH_2Br , CH_3J ж.б.

Көпчүлүк органикалық заттардың курамдарында әки ар түрдүү функционалдық топторду кармап жүргөндөрү дагы бар, аларга айрым мисалдарды келтирели:



$\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH COOH}$ – алма кислотасы



$\text{NH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$ – амино-уксус кислотасы


$\text{NH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$ – аминопропан кислотасы

Жогору жакта санап өткөн функционалдык топторду карман жүргөн эң негизги заттарды, алардын касиеттерин эсинарге түшүрүп, тиешелүү реакцияларынын тенденциелерин жазгыла.

Органикалык заттардын негизги класстарынын ортосундагы генетикалык байланыш

Х класста өтүлгөн органикалык химиянын негизги бөлүмдөрүн окуп аяктагандан кийин органикалык заттардын ортосунда тыгыз генетикалык байланыш бар экендигин байкагансыңар. Ал байланыштарды көрсөтүүчү схемаларды иш жүзүнө ашыруу боюнча силерде белгилүү ыкма калыштанган. Мисал катары ар бир бөлүмдөгү заттардын биринен башкаларынын келип чыгышын көрсөтүүчү айланууларды иштеп көрөлү.

Төмөнкү схемалык түрдө берилген айланууну иш жүзүнө ашыруучу реакциялардын тенденциелерин жазып, тенденциеле. Пайда болгон заттар кайсы бөлүмгө тиешелүү ага аныктама берип, алынган заттын касиетин мүнөздөгүлө.



Органикалык химия илиминин дүйнөнү таанып-билимдөгү мааниси

Х класста органикалык химия курсу менен таанышшуу анын илим катары өнүгүү тарыхынан башталган. XIX кылымдын башында белгилүү болгон заттарды минералдык жана органикалык заттар деп эки топко бөлүштүрүшкөн. Ошол учурдагы көпчүлүк окумуштуулар органикалык заттар «турмуштук күчтүн» таасири менен организмде гана пайда болот деп эсептешкен. Мындай көзкараштагы окумуштууларды виталистик (*vita* – турмуш дегенди билдирет, латын сөзүнөн алынган) окумуштуулар дешкен.

Мындай көзкарашка дүйнөнүн көпчүлүк окумуштуулары макул болбой, өздөрүнүн эксперименттик изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары менен органикалык заттарды органикалык эмес заттардай эле пробирканын ичинде синтездеп алууга боло тургандыгын айтып, немис окумуштуулары Ф. Велер, А. В. Кольбе козукулак кислотасын, мочевина жана уксус кислотасын синтездешти. Ал эми Француз окумуштуусу М. Бертоле майлуу, орус окумуштуусу А. М. Бутлеров канттуу заттарды синтездеп алышкан.

Санап өткөн окумуштуулардын илимий әмгектери виталистик теорияга сокку уруп, органикалык илимий химиянын негизин түптөштү. Жалпы химиянын курамдык бөлүгү болуп органикалык химия өнүгө баштады. Шарттуу түрдө заттарды минералдык, органикалык деп бөлүштүргөнүбүз менен бул заттар химиялык айланууларда бири бирине өтүп турат. Органикалык заттардын бардыгы күйүп көп сандагы энергияны бөлүп чыгаруу менен минералдык заттарга өтөт. Ал минералдык заттардан жашыл өсүмдүктөрдө фотосинтез процесси жүрүп, органикалык заттар пайда болот.

Илимдин жетишкендиктеринин натыйжасында космохимия тармагы өнүгүп, космостон келген метеориттерден алынган маалыматтар, Айдан алынган топурак дүйнөнүн көпчүлүк лабораторияларында анализелип, Айдан алынган топурактын курамы Жерде кездешкен айрым породаларга курамы боюнча жакын болуп чыкты. Космос адам баласына көптөгөн маалыматтарды берет. Бизге белгилүү болгон элементтердин айрымдары космосто да кездешет.

Жаратылышта элементтер пайда кылган заттардын кездешши же кездешпөөсү алардын касиеттерине байланыштуу: эригичтиги, учма болушу, терминалык турактуулугу, окисленүү-калыбына келүү жөндөмдүүлүктөрүнө байланыштуу. Жаратылышта кенири таралган кен байлыктар андагы жүргөн процесстердин жыйынтыгы; жаратылышта тынымсыз химиялык процесстер жүрүп турат: эрүү, эритиндилердин аракеттениши, заттардын сууда эриши жана кайрадан кристаллдашуусу ж. б.

Жаратылыш материалдуу. Ал өзүнүн закондору жана законченимдүүлүктөрү менен жашайт, өзгөрөт, өнүгөт. Ошол дүйнөнү таанып-билинүн негизин диалектикалык материализм түзөт. Материя өзүнүн закондору менен жашаган объективдүү чындык, анын жашоо формасы – кыймыл. Кыймылсыз материя, материясыз кыймыл болбайт. Кыймылдын көптөгөн түрлөрү белгилүү: биологиялык, химиялык, механикалык, электрический жана коомдук.

Ошентип жалпы эле химия илими анын бир тармагы болгон органикалык химия материалдуу дүйнөнү, андагы айланууларды окуу менен дүйнө – материалдуу, ал өнүгөт, өсөт деген жыйынтыкка келет. Дайыма жаратылышта өзгөрүлөр болуп турат. Бул өзгөрүлөр карама-каршылыктын биридүүлүгү аркылуу ишке ашат. Жаратылышта абанын, суунун жана Құн нурунун таасири менен бир түрдүү заттар бузулуп турса (тоотектеринин бузулуп топуракты пайда кылышы), кайра жаңы заттар пайда болот. Жаратылышта жүргөн өзгөрүлөрдүн анын улам жаңы фактыларын химия илими пайдаланып, жаңы закондорду ачып, аларды практикалык турмушта пайдалануу жолдорун иштеп чыгышпат.

Өндүрүштү жана айыл чарбасын химиялаштырууда полимердик материалдарды синтездеөнүн мааниси

Органикалык химия курсунда биз табигый жогорку молекулалуу заттардын айрымдары менен тааныштык. Алар жаратылыш каучугу, крахмал, целлюлоза жана белок, нуклеин кислотасы. Нуклеин кислотасы табигый полимер, ал көптөгөн мононуклеотиддерден турат. Нуклеин кислотасынын мономери мононуклеотиддер. Мононуклеотиддер углеводдук рибоза жана дезоксирибоза калдыктарынан, примидиник жана пуриндик негиздерден турат.

Жогору жакта биз атап өткөн табигый полимерлер адам баласынын жана өндүрүштүн талаптарын канаттандыра албайт. Ошондуктан әл чарбасынын жана өндүрүштөрдүн талаптарын канаттандырууга жетишүү үчүн синтетикалык ыкма менен жогорку молекулалуу полимерлерди өндүрүү талапка ылайыктуу. Ошентип синтетикалык өнөржайларды өнүктүрүү үчүн алар иштетүүчү сырьеор болуш керек. Андай чийки заттар мунай жана анын продуктулары, ташкемүрдү кокстоодон алынган айрым заттар, чексиз углеводороддор ж.б. эсептелет. Синтетикалык өндүрүш иштете турган сырьеорго жаратылыш жана нефти менен чогуу кездешүүчү газдар дагы кирет.

Органикалык синтез ыкмасы менен өндүрүлгөн көпчүлүк жогорку молекулалуу заттардын түзүлүштөрү касиеттери менен силер таанышасынар. Мисалы, $\left(-\text{CH}_2-\underset{\text{Cl}}{\overset{|}{\text{CH}}} - \right)_n$ – полихлор винил, $\left(-\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\overset{|}{\text{CH}}} - \right)_n$ – полипропилен ж. б.

Жогорку молекулалуу заттар – полимерлер эки ыкма менен өндүрүлөт:

1. Полимерлешүү реакциясы. Мында чийки зат, мисалы этилендин молекуласы, аны мономер деп коюшат. Бул учурда миндеген мономерлер биригип, ири макромолекула пайда болот.

2. Поликонденсация реакциясынын натыйжасында жогорку молекулалуу затты өндүрүү. Бул учурда чийки зат төмөнкү молекулалуу ар башка заттар аракеттенишип, жогорку молекулалуу заттан тышкары кошумча продуктулар (H_2O , HCl , NH_3) алынат. Мисалы, фенол формальдегид чайырын өндүрүү менен таанышасыңар.

Синтетикалық ыкма менен өндүрүлгөн жогорку молекулалуу заттардан пластмасса, коррозияга туруктуу жабдуулар, радиотехникада, телемеханикада колдонулуучу тетиктер, суу өтүүчү түтүктөр, химиялық заттарга (щелочь жана кислота) туруктуу болгон аппараттар, алардын тетиктери, типографиялық шрифттер ар кандай фено-пласттар, синтетикалық булалар, синтетикалық каучуктар; андан бутадиен, дивинил, изопрен, хлорпрен каучуктары алынат, алардын колдонуу тармактарын билесиңер. Синтетикалық булалардан капрон, лавсан, хлорин, нитрон ж.б. кездемелер өндүрүлүп ар түркүн тармактарда колдонулат. Бул кездемелер бекемдиги, күбөгө туруктуулугу ж. б. сапаттары менен айырмаланышат.

؟ Суроолор жана көнүгүүлөр

1. Органикалық түзүлүш теориясынын биринчи, экинчи жоболоруна аныктама берип, мисалдар келтирип, далилдегиле.



2. Органикалық түзүлүш теориясынын үчүнчү жана төртүнчү жоболорун мисалдар менен далилдеп бергиле.

3. Гомологияны кандай түшүнөсүңөр?

4. Химиялық байланыш жана анын түрлөрү кайсылар?

5. Органикалық заттардагы функционалдык топтор кайсылар?

6. Төмөнкү берилген айланууларды иш жүзүнө ашыруучу реакциялардын теңдемелерин жазып, теңдегиле жана пайда болгон заттарды атагыла?



7. Дүйнөнү таанып-билүүнү кандай түшүнөсүңөр?

8. Дүйнө материалдуу дегенди кандай түшүнөсүңөр?

9. Синтездик өнөржайлардын сырьеатору кайсылар?

10. Синтездик өнөржайларда кайсы жогорку молекулалуу заттар алынат?

11. Полимерлерди атагыла, аларды кайсы тармактарда пайдаланабыз?

8–9-КЛАССТА ӨТҮЛГӨН ХИМИЯНЫН НЕГИЗГИ БӨЛҮМДӨРҮН КАЙТАЛОО

§ 1. Химиялык негизги түшүнүктөр жана терминдер

Химиялык элемент жана заттар

Ядронун заряды жана электрондук түзүлүшү бирдей атомдун түрү химиялык элемент деп аталат.

Ар бир химиялык элементтин аты (символу) элементтин белгиси менен мұнәздөлөт жана анын латынча атынын бир же эки тамгасы менен белгиленет. Мисалы, суутек – H (Hydrogenium), кычкылтек – O (Oxygenium), көмүртек – C (Carboneum). Химиялык белгилер формулаларды жана тенденцияларды туюндурууда пайдаланылат.

Заттар жана аралашмалар

Зат материянын белгилүү бир сапаттарга ээ болгон чексиз көп формаларынын бири. Химия – заттар, алардын курамы, түзүлүшү, физикалык-химиялык касиеттери жана алардын өзара айланыштары жөнүндөгү табигый илим. Химияда белгилүү шартта туруктуу физикалык касиеттер менен мұнәздөлгөн, тынч абалда өзүнө тиешелүү массага ээ болгон бирдей бөлүкчөлөрдүн тобун зат деп атайды.

Ар бир зат курамынын туруктуулугу жана текстештиги менен мұнәздөлөт, бардык массада бирдей касиетти көрсөтөт. Мисалы, темир, жез, хлор, кычкылтек, озон, азот жөнөкөй заттардын, ал эми суу, акиташ, бор, кант, кайнатма туз татаал заттардын түрлөрү болуп эсептелет, кадимки шартта туруктуу болгондуктан өзгөрүүсүз сакталат.

Жөнөкөй заттар бир түрдүү элементтин атомдорунан (He, Ne, Ar) же молекулаларынан (H_2 , O_2 , O_3 , C_1_2 , N_2 ж.б.), ал эми татаал заттар эки же андан көп элементтин атомдорунан турат. Мисалы, H_2O , CO_2 , $NaCl$, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ ж. б.

Заттардын гомогендүүлүгүн аныктоо үчүн анын тазалыгын анализдең жетишсиздик кылат, себеби куймалар, эритмелер, аба – гомогендүү болгону менен курамдары өзгөрмөлүү болот, демек, касиеттери да курамына жарапша өзгөрөт. *Булар аралашмалар деп аталат.* Аралашмалар жөнөкөй жана татаал заттардын бирөңчөй – гомогендүү бөлүгү болгону менен таза затка жатпайт. Топурак, таш, бетон, чоюн, жыгач, аба ж. б. бир нече заттардын аралашмасынан турғандыгын жөнөкөй эле көз менен, микроскоптун же башка куралдын жардамы менен көрүүгө, аныктоого болот.

Химиянын эң негизги тажрыйбаларынын бири аралашмадан таза заттарды бөлүп алуу. Химиялык лабораторияда аралашмаларды химик алгач тазалап, таза заттарга бөлүгө киришет. Заттарды аралашмадан тазалоонун ықмалары көп: буулантып айдоо, экстракциялоо, адсорбциялоо, кристаллдаштыруу, центрифугациялоо, чөкмөлөрдү сүзүп бөлүү, электролиз, электрофорез ж. б.

Заттын тазалыгы физикалык касиеттеринин көрсөткүчтөрү менен аныкталат, эгерде зат таза болсо, анын физикалык константлары (эригичтик, балкуу жана кайноо температуралары, тыгыздыгы ж. б.) туруктуу болот.

Татаал заттарды жөнөкөй заттарга ажыратуу – анализ (грек. analysis – ажыратуу, бөлүү), ал эми жөнөкөй заттардын өзара аракеттенишүүсүнөн татаал заттарды алуу – синтез (грек. sintesis – бирликирүү, кошуу) деп аталат.

Химия илимин анализ менен синтезсиз элестетүү кыйын, себеби аларсыз азыркы мезгилдеги практиканын талаптарын канаттандыруучу касиеттерге ээ болгон өтө таза, жөнөкөй, татаал жана жаны физиологиялык активдүү заттарды, дары-дармектерди алуу мүмкүн эмес.

Эки же андан көп элементтин атомдорунан пайда болгон, куралмы туруктуу татаал заттар химиялык бирикмө деп аталат. Химиялык бирикмени пайда кылган элементтердин сандык катыштары өзгөрсө, касиеттери боюнча бири биринен айырмаланган жаны татаал заттар пайда болот. Мисалы, CO (ис газы) жана CO₂ (көмүртек (IV) оксиidi).

Атом жана молекула

Ар бир атомдун жөнөкөй жана татаал заттарды пайда кылуу жөндөмдүүлүгү анын атомунун түзүлүшүнө көзкаранды болот, ошондуктан атомго мындай аныктама берилет:

Атом – химиялык элементтин бардык касиеттерин альш жүргөн, он заряддуу ядродон жана терс заряддуу электрондон турган эң кичине электр жактан нейтралдуу бөлүкчө.

Химиялык реакция учурунда атомдун сырткы электрондук деңгээлдеги электрондору гана өзгөрүүгө учурайт, алардын саны ошол элементтин валенттүүлүгүн аныктайт.

Молекула эки же андан көп атомдордон турган бөлүкчө экендиgi мурда эле далилденген. Кийинки химиялык байланыштын жаратылышын түшүндүргөн теориялардын негизинде молекулага төмөнкү аныктама берилди:

Молекула – заттын бардык химиялык касиеттерин ичине камтыган бирдей же ар түрдүү элементтин атомдорунан турган заттын эң кичине электр жактан нейтралдуу бөлүкчөсү.

Моль – сан жагынан атомдук, молекулалық, иондук, формулалық массасына барабар болгон заттын грамм менен туюнтулган массалық саны.

Демек, моль атомдук, иондук, молекулалық, формулалық массасын грамм менен өлчөнгөн санын түшүндүргөндүктөн, элементтин бир молундагы атом, молекула жана иондордун санына барабар болот. Ал сан $6,02 \times 10^{23}$ барабар болуп, Авогадро саны деп аталат. Мисалы, 1 моль H_2SO_4 массасы 98 г, 1 моль көмүртектини 12 г ж. б., б. а. массалары түрдүү болгону менен молдорунун саны 1ге барабар деп алынат.

Элементтин бир атомунун же заттын молекуласынын массасын табуу үчүн алардын массасын Авогадронун санына бөлүп коюу жетишерлик:

$$m_A = \frac{A}{6,02 \cdot 10^{23}}; \quad m_M = \frac{M}{6,02 \cdot 10^{23}} \quad (1.1)$$

Мисалы, $m_{\text{H}} = 1,008/6,02 \cdot 10^{23} = 0,167 \cdot 10^{-23}$ г

$$m_{\text{O}_2} = 32/6,02 \cdot 10^{23} = 5,32 \cdot 10^{-23}$$
 г

Химиялық формула бирикменин курамын толук чагылдырган белгилердин чогундусу. Бирикмени пайда кылган элементтин атомдорунун сандық катышы алардын символунан кийин коюлган индекси менен туюнтулат. Эгерде формуладагы элементке индекс коюлбаса, анын бир гана атому болгонун көрсөтөт. Мисалы, көмүртектин оксиддеринин формулалары: CO , CO_2 . Биринчисинде көмүртектин бир атомуна кычкылтектин бир атому, экинчисинде көмүртектин бир атомуна кычкылтектин эки атому туура келери айкын көрүнүп турат. Ошентип, формула татаал заттын элементтик курамын гана эмес, анын атомдорунун сандық катыштарын көрсөтөт.

Заттын курамындағы атомдордун эң кичине сандық катыштарын гана чагылдырган формула эмпирикаллық формула деп аталат. Мисалы, NaCl , H_2O , $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ж. б. Мындай эмпирикаллық формулаларды химиялық анализдин негизинде аныкташат, ал эми заттардын чыныгы молекулалық формуласын табуу үчүн анализдин жыйынтыктарынан тышкары алардын молекулалық массасы же буусунун тығыздыгы белгилүү болушу керек.

Химиялық бирикменин формуласын жазуунун ыкмасы анын структурасы жөнүндө кошумча маалымат алууга мүмкүндүк берет. Мисалы, темир сульфатынын формуласын $\text{Fe}_2\text{S}_3\text{O}_{12}$ же $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ деп жазууга болот. Бирок $\text{Fe}_2\text{S}_3\text{O}_{12}$ бирикмеги атомдордун сандық катыштарынан башка эч кандай түшүнүк бербейт, ал эми $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ –

Бирикменин структурасы жөнүндө кошумча маалымат берет: формуладагы үч деген индекс бирикмеде үч сульфаттын болгондугун, бирдиктүү бөлүкчө катары реакцияга катышарын жана темирдин эки ионуна сульфат ионунун үчөө туура келерин көрсөтөт.

Валенттүүлүк жана окисленүү даражасы. Химиялык формула элементтин валенттүүлүгүнө жарааша түзүлөт. **Валенттүүлүк – химиялык байланыштын санын көрсөткөн зарядсыз чоңдук:** атом үчүн эң сырткы валенттик электронунун санына, ал эми иондор үчүн анын зарядына барабар.

Эгерде бирикменин формуласы белгилүү болсо, аны түзгөн элементтердин валенттүүлүктөрүн аныктоого болот. Ал үчүн валенттүүлүктөрү туруктуу элементтерди пайдаланышыбыз керек. Туруктуу валенттүү элементтер же алардын тобу:

I валенттүүлөр – K, Na, Li, H, OH⁻, Cl⁻, J⁻

II валенттүүлөр – Ca, Mg, Ba, O, SO₄²⁻, CO₃²⁻

III валенттүүлөр – Al, B, PO₄³⁻ ж. б.

Индекстери жок химиялык формулаларда элементтердин ва-

ленттүүлүктөрү барабар деп эсептелинет: HCl, CO, CaO, AlPO₄

Индекси бар химиялык формуладан белгисиз элементтин валенттүүлүгү белгилүү элемент аркылуу табылат:


a) IV II IV II VI II → мисалы күкүрттүкү 3 × 2 = 6
CO₂, SO₂, SO₃

б.а. кычкылтектин валенттүүлүгү индекске көбөйтүлүп, элементтин валенттүүлүгү аныкталат.

б) Элементтин валенттүүлүгү карама-карши турган индекстер аркылуу аныкталат.

V II III II VII II III II
N₂O₅, Cl₂O₃, Cl₂O₇, Al₂(SO₄)₃

Көбүнчө, окуучуларга валенттүүлүк боюнча формула түзүү талап кылышат. Ал үчүн эки элементтин же топтун валенттүүлүктөрүн өзара көбөйтүп, кайрадан көбөйтүндүнү тиешелүү элементтин валенттүүлүгүнө бөлсөк индекс келип чыгат:



б. а. X = 2, Y = 3 болуп аныкталды.

Окуучулардын химияны жакшы өздөштүрүшү үчүн, мезгилдик таблицанын ички мазмунуна токтобостон, ар бир чондуктун кандай мааниге ээ болорун баса белгилеп, тактап алганыбыз дурус.

Элементтин катар номери – атомундагы протондун санын – ядросунун зарядын жана электрондун санын көрсөтөт. Атом оң заряддуу ядродон жана анын тегерегиндеги айланыш жүргөн терс электрондордон туруп, электронейтралдуу бөлүкчө катары каралат.

Мезгилдин катар номерлери оң заряддуу ядронун тегерегинде айланыш жүргөн электрондордун канча деңгээлде бөлүнүп жүргөндүгүн көрсөтөт. Мисалы, биринчи мезгилдин элементтери үчүн бир, экинчисинде – эки, үчүнчүсүндө – үч ж. б. электрондук деңгээлдери бар: Мисалы, III мезгилде \oplus)))

Группа номерлери бир нече түшүнүктүү көрсөтө алат:

а) Группа номерине элементтин валенттүүлүгү же деңгээлдин эң сырткы катмарындагы электрондор барабар. Мисалы, эгерде элемент төртүнчү мезгилге таандык болсо, анда анын биринчи деңгээлинде – 2, экинчисинде – 8, төртүнчүсүндө группанын номерине барабар болгон электрондор, ал эми ортодогу үчүнчү деңгээлде калган электрондор жайгашат.

б) Группа номери элементтердин эң жогорку окисленүү даражасындагы кычкылтек боюнча валенттүүлүгүн көрсөтөт.

в) Группа номери элементтин суутек боюнча валенттүүлүгүнө туура келет:

– I–IV группанын элементтеринин суутек боюнча валенттүүлүктөрү тиешелүү группалардын номерлерине барабар. Мисалы, LiH , BeH_2 , BH_3 , CH_4 .

– V–VIII группанын элементтери үчүн суутек боюнча валенттүүлүктөрү 8 санынан группанын номерин кемиткенге барабар. Мисалы, NH_3 , H_2O , HF .


 **Химиялык бирикмеги атомдордун бири бирине карата салыштырмалуу жайгашышын, химиялык байланыштын санын – валенттүүлүгүн чагылдырган формулалар графикалык формулалар деп аталат.**

Группанын номерине жарааша оксид, негиз, кислота жана гидриддердин формулалары төмөнкү таблицада келтирилген:



Группанын номерине туура келген бирикмелер

Группанын номери	I	II	III	IV	V	VI	VII
Оксиддер	$\text{Э}_2\text{O}$	ЭO	$\text{Э}_2\text{O}_3$	ЭO_2	$\text{Э}_2\text{O}_5$	ЭO_3	$\text{Э}_2\text{O}_7$
	Na_2O	MgO	Al_2O_3	SiO_2	P_2O_5	SO_3	Cl_2O_7
Негиздер	NaOH	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	$\text{Al}(\text{OH})_3$	-	-	-	-
Кислоталар	-	-	H_3AlO_3	H_3SiO_3	H_3PO_4	H_2SO_4	HClO_4
Гидриддер	NaH	MgH_2	AlH_3	SiH_4	PH_3	H_2S	HCl

Формуладагы атомдорду байланыштырган бир сзыкча жалкы ($\text{Cl} - \text{Cl}$), эки сзыкча кош байланышты ($\text{O} = \text{O}$), үч сзыкча үчтүк байланышты ($\text{N} \equiv \text{N}$) чагылдырат. Мисалы, $\text{Al}(\text{OH})_3$, H_2SO_4 , $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_7$ графикалык формулалары төмөнкүдөй болот:



- Органикалык бирикмелердин түзүлүшүн жана элементтин валенттүүлүктөрүн туура чагылдырган мындай формулалар структуралык формула деп аталат. Мисалы, молекулалык формуласы $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ бирикмеге төмөнкү структуралык формулалар жооп берет:



Химиялык формулалар бир катар маселелерди иштеп, эсептөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.

1.1-мисал. Химиялык анализдин негизинде заттын курамында 73,9% сымап жана 26,1% хлор бар экендиги аныкталды. Бул уулуу заттын эмпирикалык формуласын тапкыла?

Чыгаруу: а) $n = \frac{m}{M}$ формуланы пайдаланып,

сыман үчүн: $73,9 \text{ г} / 200,6 \text{ г/моль} = 0,368 \text{ моль}$
хлор үчүн: $26,1 \text{ г} / 35,5 \text{ г/моль} = 0,737 \text{ моль}$

б) Эми сымап менен хлордун молдук катыштарын табабыз:

$$\text{Hg : Cl} = 0,368 : 0,737 = 1 : 2$$

Демек, сымаптын 1 молуна хлордун 2 молу туура келсе, анын эмпирикаллык формуласына HgCl_2 жооп берет.

1.2-мисал. Курамы 80% көмүртек жана 20% суутектен турган бирикменин молекулалык массасы 30га барабар. Заттын молекулалык формуласын аныктагыла.

Чыгаруу: а) Мурда көмүртек (x) атомдорунун суутек (y) атомдоруна болгон сандык катышын табабыз:

$$\frac{x}{y} = \frac{80,0}{12} : \frac{20,0}{1,008} = 6,67 : 20 = 1 : 3$$

Демек, заттын эмпирикаллык формуласы CH_3 , молекулалык массасы = 15 м.а.б., ал эми чыныгы молекулалык массасы = 30 м.а.б. болгондуктан заттын молекулалык формуласы C_2H_6 экенин табуу кыйын эмес.


б) Формуланы башкача тапсак да болот. Алгач көмүртек менен суутектин молдук үлүштөрүн аныктап: $30 \times 0,80 = 24$ жана $30 \times 0,20 = 6$, андан ары көмүртек менен суутек атомдорунун сандык катыштарын табабыз:

$$\text{C} = 24 : 12 = 2, \quad \text{H} = 6 : 1 = 6, \quad \text{C : H} = 2 : 6$$


Демек, заттын молекулалык формуласы C_2H_6 .

Химиялык тенденце көп сандаган маалыматтарды ичине камтаган эң ыңгайлуу кыска жазуу. Эгерде ошол эле химиялык процессти сөз менен түшүндүрүү керек болсо, бир нече барак жазууга туура келмек. Химиялык тенденции туюндурууда жазылган ар бир заттын формуласын, белгисин химиялык реакцияга катышкан жана пайда болгон продуктулардын курамын так жана туура чагылдыруу керек. Химиялык тенденции жазууда молекулалык заттар молекула түрүндө, иондук заттар иондор түрүндө көрсөтүлөт.

Мисалы, көмүрдүн күйүшүнүн тенденесинде бардык заттар атомдардык жана молекулалык түрдө жазылат:



Ал эми күчтүү кислота менен щелочтуун ортосундагы реакциянын тенденциин төмөнкүдөй жазышат:



Реакциянын жүрүү шартын туюндуруган химиялык тенденциилерди жазууда төмөнкү негизги эрежелерди сактоо керек:

1. Эритмеде күчтүү электролиттер ион түрүндө жазылат (түздар, күчтүү кислота менен щелочтордун эритмелери);
2. Начар электролиттер, чөкмөлөр (жөнөкөй жана татаал молекулалык заттар) атом же молекула түрүндө жазылат;
3. Реагенттер жана продуктулардын формулалары туура жазылып, коэффициенттери так аныкталышы керек.

Химиялык тенденциилерге кашаада жазылган кошумча белгилерди келтириүү реакциянын жүрүү шарты жөнүндө толугураак маалымат алууга мүмкүндүк берет. («к»), («с»), («г») белгилери заттардын физикалык абалын (катуу, суюк, газ) көрсөтөт; «э» зат эритме түрүндө алынганын көрсөтөт. Реакцияда газ түрүндөгү заттын бөлүнүшүн (\uparrow) өйдө, чөкмөнүн пайда болушун (\downarrow) ылдый багытталган жебелер менен туюндурушат.

Ошентип, реакцияга кирген заттардын курамы, жаратылышы, жүрүү шарты, абалы белгилүү болсо реакциянын тенденциин түзүү жөнүлдейт.

Химиялык реакцияларга катышкан жана андан пайда болгон заттардын салыштырма массалык сандарын эсептөө химияда стехиометрия (грек. stexios – баштапкы, metrio – ченейм) деп аталат.

«Стехиометрия» терминин илимге Рихтер киргизген. Стхиометрия химиялык ар кандай маселелерди чечүүдө кенири колдонулат. Реакциянын толук тенденциенде бирикмелердин алдына коюлган коэффициенттер процесске катышкан жана пайда болгон заттардын молдук катыштарын аныктайт. Эсептөөлөр массанын бирдиги грамм менен өлчөнсө, моль түшүнүгү грамм-молекулалык, грамм-иондук, грамм-формулалык массаны туюндурат.

Моль масса деп 1 моль элементтин же бирикменин массасын айтабыз. Заттын массасы (m), саны (n) жана моль массаларынын (M) байланышы бар.

Моль массаны заттын массасынын (g , kg) анын санына (моль) болгон катышына барабар болгон физикалык чондук катары карайбыз:

$$M = m/n, \text{ мындан } m = M \cdot n \text{ же } n = m/M. \quad (2.2)$$


Демек, моль масса M г/моль, кг/моль деген бирдиктер менен туюнтулуп, заттын 1 молунун массасын көрсөтөт.

Мисалы, 1 моль $\text{H}_2\text{O} = 18$ г/моль,
1 моль $\text{H}_2\text{SO}_4 = 98$ г/моль,
1 моль С = 12 г/моль,
1 моль $\text{OH}^- = 17$ г/моль,

Валенттүлүктүн бирдиги катары негизинен суутектин жана кычкылтектин валенттүлүктөрү кабыл алынган. Пратикада аларды суутектин жана кычкылтектин валенттүлүктөрү аркылуу таап алуу ыңгайлуу. Мисалы, HCl , H_2O , NH_3 хлор – бир, кычкылтек – эки, азот – үч валенттүү, ал эми Na_2O , CaO , SiO_2 бирикмелерде натрий – бир, кальций – эки, кремний – төрт валенттүлүгүн формула аркылуу оной эле таап алабыз.

Элементтин окисленүү даражасы валенттүлүктөн айырмаланыш он, терс, нөл деген маанилерге ээ болот. Атом же молекуланы электр жактан нейтралдуу бөлүкчө катары эсептөп, андагы оң жана терс заряддардын алгебралык суммасынан келип чыккан шарттуу зарядды элементтин окисленүү даражасы деп түшүнүү керек.

Мисалы,



$(+) \cdot 2 + X + (-2) \cdot 4 = 0$, $X = +6$, демек күкүрт кислотасында күкүрттүн окисленүү даражасы +6га барабар.

Көпчүлүк учурда элементтин валенттүлүгү менен окисленүү даражасы сан жагынан барабар, бирок белгиси боюнча айырмаланат.

Мисалы кычкылтектин валенттүлүгү экиге барабар.

Ал эми окисленүү даражасы O^0 , O^{-2} , O^{+2} мааниге ээ.

Эквивалент жөнүндө сөз болгондо элементтин жана татаал заттын массаларын айырмалап билүү дурус. Элементтин эквиваленти *деп 1 моль суутектин атомун сүрүп чыгарган же ошондой эле сандагы суутекти кошуп алган элементтин сандык массасы аталат*. Химиялык элементтин валенттүлүгү В жана салыштырмалуу атомдук массасы Ar , эквивалент же эквиваленттик массалары өзара тыгыз байланышкан:

$$\mathcal{E} = \text{Ar}/B,$$

мисалы, $\mathcal{E}_{\text{O}} = 16 / 2 = 8$ г/моль; $\mathcal{E}_{\text{H}} = 1 / 1 = 1$ г/моль;
 $\mathcal{E}_{\text{Ca}} = 40 / 2 = 20$ г/моль; $\mathcal{E}_{\text{Al}} = 27 / 3 = 9$ г/моль.

Химиялык бирикмелердин эквиваленти суутектин же башка заттын эквивалентин кошуп алган же сүрүп чыгарган массасына барабар:

$$\mathcal{E}_{\text{кислота}} = \frac{M}{\text{кислоталуулук}}; \quad \mathcal{E}_{\text{негиз}} = \frac{M}{\text{негиздүүлүк}};$$

$$\mathcal{E}_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 98 / 2 = 49; \quad \mathcal{E}_{\text{Al(OH)}_3} = 78 / 3 = 26;$$

$$\mathcal{E}_{\text{туз}} = \frac{M}{\text{металдын саны} \cdot \text{металдын валенттүүлүгү}};$$

$$\mathcal{E}_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3} = 342 / 2 \cdot 3 = 57$$

Эквиваленттик масса *г/моль* менен, ал эми эквивалент *моль* бирдиги менен туюнтулат. Мисалы, туз кислотасында HCl, хлордун эквиваленти $\mathcal{E}_{\text{Cl}} = 1$ моль, ал эми хлордун эквиваленттик массасы $A_{\text{Cl}} = 35,45$ г/моль.

Көпчүлүк химиялык эсептөөлөрдө эквиваленттик масса катары эквиваленттик көлөм да колдонулат. Эквиваленттик көлөм деп, нормалдуу шартта (атмосфералык басым = 1 атм, температура 0°C) заттын бир эквиваленти ээлеген көлөмдү айтабыз. Мисалы, молекулалык кычкылтектин эквиваленттик көлөмү 5,6 л, ал эми молекулалык суутектин эквиваленттик көлөмү 11,2 л.

§ 2. Органикалык эмес бирикмелердин негизги класстары

Органикалык эмес бирикмелер курамы жана химиялык касиеттери боюнча 4 класска бөлүнөт: оксиддер, негиздер, кислоталар, туздар. Ар бир класска тиешелүү бирикмелердин жалпы касиеттерине, классификациясына жана номенклатураларына кыскача токтолуп кетели.

Оксиддер

Еди элементтен турup, анын бири кычкылтек болгон бирикмелер оксиддер деп аталат. Анын курамы кычкылтек менен бирикме пайда кылган элементтин окистенүү даражасына (элементтин мезгилдик системадагы ордуна) көз каранды болот, группанын номерине ылайык төмөндөгүдөй жазылат:

Группа, №	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
-----------	---	----	-----	----	---	----	-----	------

Оксид:	$\text{Э}_2\text{O}$, ЭO , $\text{Э}_2\text{O}_3$, ЭO_2 , $\text{Э}_2\text{O}_5$, ЭO_3 , $\text{Э}_2\text{O}_7$, ЭO_4 .
--------	---

Оксиддин аталышы эларалык номенклатурага ылайык элементтин окистенүү даражасы туруктуу болсо «элементтин оксиdi», ал эми окистенүү даражасы өзгөрмөлүү болсо, элементтин атынан кийин кашаага анын окистенүү даражасы коюлат:

CaO – кальций оксидаи
Al₂O₃ – алюминий оксидаи

NO – азот (II) оксидаи
N₂O₃ – азот (III) оксидаи

Курамындагы кычкылтекке ылайык оксиддер, пероксиддер, надпероксиддер жана озониддер деп бөлүп жүрүшөт.

Мисалы, H₂O₂ (H—O—O—H) суутек пероксидаи, CaO₂, Al₂(O₂)₃ – кальций, алюминий пероксидаи.

Оксиддерди – туз пайда кылбоочу (CO, N₂O, NO ж. б.) жана туз пайда кылуучу оксиддер деп эки топко бөлүшөт. Туз пайда кылуучу оксиддер өз кезегинде негиздик, кислоталық жана амфотердик деп үчкө бөлүнөт.

Негиздик оксиддер – активдүү металлдардын, өтмө элементтердин төмөнкү валенттүү (I, II) оксиддери: Na₂O, BaO, FeO ж. б. Булардын бөтөнчөлүгү: бардыгы тен кислоталар менен реакцияга кирип, туздарды пайда кылат:




Суудагы эритмелери негиздик касиетти көрсөтөт:



Лакмус – көгөрөт, метилоранж – саргаят.


Кислоталық оксиддер – негизинен металл эместердин оксиддери жана өтмө элементтердин жогорку оксиддери: SO₂, Mn₂O₇ ж. б. кирет. Бул оксиддердин мүнөздүү өзгөчөлүктөрү – сууда эригенде кислоталар алынат:



Лакмус – кызарат, метилоранж – кочкул кызыл. Негиздер менен реакцияга кирип, туздарды пайда кылат:



Амфотердик оксиддер (амфолиттер): ZnO, Al₂O₃ ж.б. ошондой эле өтмө элементтер оксиддеринин аралық окисленүү даражасына ээ болгондору: V₂O₃, MnO₂, Fe₂O₃ ж. б. Бул типтеги оксиддердин бөтөнчөлүгү негиздер жана кислоталар менен аракеттенишет:




Na₂ZnO₂ – натрий цинкаты деп аталат. Мындаи формуланы ZnO гидроксидин Zn(OH)₂ жазып, аны кислота H₂ZnO₂ катары элестетип, анан туздун формуласын жазган дурус.

Кислоталар


Молекуласы металл менен орун алмашууга жөндөмдүү бир же бир нече суутектин атомунан жана кислота калдыгынан турган бирикмелер кислоталар деп аталат. Кислоталық калдыктар жаратылышына жараша жөнөкөй же татаал анион болушу мүмкүн (1.1-таблица).

Курамына жараша кислоталар: кычкылтексиз жана кычкылтектүү, бир, эки жана көп негиздүү болуп болунөт. Кислоталардын аттарын атоодо элементтин окистенүү даражасы эске алынып, туздардын эларалық атальштары сакталат. Кислота пайда кылган элементтин окистенүү даражасы өзгөрүүсүз сакталып, бирок кычкылтектин жана суутектин саны өзгөргөн кислоталарды атоодо «мета», «орт», «пиро» деген приставкалар кошуулуп айтылат.

Кислоталардын мүнөздүү касиети – негиздик оксиддер жана негиздер менен аракеттенишип туздарды пайда кылышат. Мисалы,




Металлдардын активдүүлүгү катарында суутекке чейин турган металлдар кислоталардан суутекти сүрүп чыгарыш туздарды пайда кылат:





Негиздер, щелочтор

Металл катиону жана бир же бир нече гидроксил ионунан турган бирикмелер негиздер деп аталат. Негиздердин сууда жакши эригендері – щелочтор: NaOH , KOH , Ba(OH)_2 , ж. б., калгандары Cu(OH)_2 , Fe(OH)_3 ж. б. негиздер деп аталат.


Сууда эрибegen же өтө начар эриген негиздер сууда эриген туздарга щелочторду таасир этүүдөн алынат:



Амфотердик негиздер (гидроксиддер) – щелочтор жана кислоталар менен реакциялашкан заттар, демек булар негиздер жана кислоталардын касиеттерин алып жүрүшөт:



Негиздер менен кислоталарды сууда эригенине жараша жалпысынан гидроксиддер деп атаса болот:




Келтирилген мисалга окшош формуласы белгисиз кислотанын эмпирикалық курамын таап алууга болот.

Туздар

Металлдын катиону менен кислоталык калдыктан турган бирикмелер туздар деп аталат. Жалпы классификацияга ылайык туздарды: орто, кычкыл, негиздик, кош жана комплекстик туздар деп бөлүшөт.

Орто туздар – кислотанын курамындагы суутектин атомдору металл жана гидроксил группасы кислота калдыгы менен орун алмашканда пайда болот:




CaSO_4 – кальций сульфаты – кислота калдыгынын SO_4^{2-} – атальшынан келип чыгат.

Кычкыл туздар – кислотанын курамындагы суутектин атомдорунун бир бөлүгү металл менен орун алмашпай калганда пайда болгон туздар:



NaHSO_4 – натрий гидросульфаты, эгерде кислота калдыгында эки суутек болсо, мисалы, NaH_2PO_4 – натрий дигидрофосфаты деп аташат. Кислота калдыгынын валенттүүлүгү металл менен орун алмашкан суутектин санына барабар.

Негиздик туздар – негиздин курамындагы гидроксил иондорунун бир бөлүгү кислоталык калдык менен толук орун алмашпай калган бирикмелер:



$\text{Al(OH)}_2\text{Cl}$ – алюминий дигидроксохлориди, AlOHCl_2 – алюминий гидроксохлориди деп аталат. Негиздик катиондун валенттүүлүгү кислота калдыгы менен орун алмашкан гидроксилдин санына барабар.


Органикалык эмес бирикмелердин номенклатурасына ылайык орто туздарды атаганда металдан кийин кислоталык калдык аталат: NaCl – натрий хлориди, K_2SO_4 – калий сульфаты. Кычкыл туздарды атаганда металдан кийин суутектин металл менен орун алмашпаган бир атому болсо «гидро», эки атому болсо – «дигидро», андан кийин кислоталык калдык аталат. NaHSO_4 – натрий гидросульфаты, KH_2PO_4 – калий дигидрофосфаты. Негиздик туздарды ата-

ганды металлдан кийин бир гидроксилди «гидроксо», эки гидроксил группасы болсо «дигидроксо» андан кийин кислоталык калдык атаплат:


CuOHCl – жез гидроксохлориди, AlOHSO_4 – алюминий гидроксосульфаты, $\text{Al}(\text{OH})_2\text{Cl}$ – алюминий дигидроксохлориди.

Кош туздар. Курамында эки металл катиону жана бир кислота калдыгы болот. Кычкыл туздарды негиз менен нейтралдаштырсаң туздардын аралашмасы пайда болуп, ал эритмени бууландырганда кош туздар алынат. Мисалы, $\text{NaHSO}_4 + \text{NH}_4\text{OH} \rightarrow \text{NaNH}_4\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$.

Кош туздарды эки туздун аралашмасы катары кароого болот. Мисалы,




Мындай кош туздардын кәэ бирлери көп гидраттык сууну көшуп алып кристаллдашат. Мисалы, ачык таштар (квасцтар):




Комплекстик туздар. Курамында комплекстик катиону же комплекстик аниону бар кош туздар комплекстик туздар деп атаплат. Мисалы,



Кош туздар менен комплекстик бирикмелердин айырмачылыктары бар. Кош туздар сууда эригенде эки башка металлдын катионуна жана кислота калдыгына чейин толук диссоциацияланат:



Ал эми комплекстик туздар сууда эригенде комплекстик катионго же комплекстик анионго чейин гана диссоциацияланат:



Кислоталардын жана туздардын атальшы

Кислоталар		Кислоталык калдық		Туздар
формула	атальшы	формула	атальшы	формуласы
HF	плавик	F ⁻	фторид	NaF
HCl	туз	Cl ⁻	хлорид	CaCl ₂
CH ₃ COOH	уксус	CH ₃ COO ⁻	ацетат	Ca(CH ₃ COO) ₂
H ₂ S	күкүрттүү суутек	HS ⁻	гидро- сульфид	Al(HS) ₃
		S ²⁻	сульфид	Al ₂ S ₃
HNO ₂	азоттуу	NO ₂ ⁻	нитрит	KNO ₂
HNO ₃	азот	NO ₃ ⁻	нитрат	Ca(NO ₃) ₂
H ₂ CO ₃	көмүр	HCO ₃ ⁻	гидрокар- бонат	NaHCO ₃
		CO ₃ ²⁻	карбонат	Al ₂ (CO ₃) ₃
H ₂ SO ₃	күкүрттүү	HSO ₃ ⁻	гидросуль- фит	NaHSO ₃
		SO ₃ ²⁻	сульфит	K ₂ SO ₃
H ₂ SO ₄	күкүрт	HSO ₄ ⁻	гидро- сульфат	Mg(HSO ₄) ₂
		SO ₄ ²⁻	сульфат	Al ₂ (SO ₄) ₃
HPO ₃	м-фосфор	PO ₃ ⁻	метафос- фат	KPO ₃
H ₃ PO ₄	о-фосфор	H ₂ PO ₄ ⁻	дигидро- фосфат	Ca(H ₂ PO ₄) ₂
		HPO ₄ ²⁻	гидрофос- фат	Na ₂ HPO ₄
		PO ₄ ³⁻	фосфат	Ca ₃ (PO ₄) ₂
HClO ₄	хлор	ClO ₄ ⁻	перхлорат	Ca(ClO ₄) ₂
HClO ₃	хлорат	ClO ₃ ⁻	хлорат	KClO ₃
HClO ₂	хлорит	ClO ₂ ⁻	хлорит	NaClO ₂
HClO	гипохлорит	ClO ⁻	гипохло- рит	RbClO

§ 3. Негизги химиялык закондор

Авогадро закону

Бул закон Авогадро тарабынан 1871-жылы ачылган: «*Бирдей шартта колөмдөрү барабар болгон ар түрдүү газдарда бирдей сандагы молекулалар болот*». Авогадро законунан эки маанилүү натыйжа келип чыгат:

1. Нормалдуу шартта ($t = 0^{\circ}\text{C}$, $P = 1 \text{ атм}$) моль массалары боюнча кескин айырмаланса да, ар түрдүү газдардын 1 молу бирдей колөмдү (22,4 л) ээлешет. Мисалы,

$$1 \text{ моль H}_2 = 2,016 \text{ г/моль} = 22,4 \text{ л}; 1 \text{ моль H}_2\text{SO}_4 = 98 \text{ г/моль};$$

$$1 \text{ моль H}_2\text{O} = 18 \text{ г/моль} = 22,4 \text{ л}; 1 \text{ моль NaCl} = 58,5 \text{ г/моль}.$$

2. Бирдей колөмдөгү эки башка газдын масса катышы алардын моль массаларынын катышына барабар.

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{M_1}{M_2} \quad (2.3)$$


Ал эми бир газдын массасынын экинчи газдын массасына болгон катышы $m_1/m_2 = \rho$ бириңчи газдын экинчи газга салыштырмалуу тыгыздыгы болгондуктан, анда $M_1/M_2 = \rho$ барабар болот. Бул формуланын жардамы менен моль массасы белгилүү, женилирээк газ аркылуу белгисиз газдын моль массасын таап алууга болот.

Практика жүзүндө газдардын тыгыздыгын суутекке жана абага карата аныкташат:

$$M_1 = 2 \cdot \rho_{H_2}; M_1 = 29 \cdot \rho_{\text{аба}} \quad (2.4)$$

Массанын жана энергиянын сакталуу закону

Бул закон XVIII кылымдын орто ченинде М. В. Ломоносов тарабынан көп сандаган тажрыйбаларды жүргүзүү аркылуу ачылган. Бул байкоолордон ал төмөнкүдөй корутундуга келген: реакцияга катышкан заттардын массасы реакциянын натыйжасында пайды болгон продуктулардын массасына барабар.



$$12 \text{ г} + 32 \text{ г} = 44 \text{ г}$$

Химиялык реакциянын тенденциясин жазганды өзара аракеттенишүүгө катышкан заттардын алдына коюлган коэффициенттер заттардын массасынын сакталуу законуна негизделген. Кийинки жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөрдүн бардык тармактары бул закондун туура экендигин ырастап келе жатат.

Көп сандаган тажрыйбалардын негизинде (Ломоносов, Гесс, Майер, Гельмгольц, Джоуль) энергиянын сакталуу закону калып-

танган. 1840-ж. Р. Майер энергиянын сакталуу законун төмөнкүдөй аныктаган: энергия жоктон пайда болбайт жана изсиз жоголуп кетпейт. Энергиянын айрым түрлөрү бир формасынан экинчи формасына эквиваленттик катышта өтө берет.

XIX кылымдын аягына чейин масса жана энергия бири бирине байланышы жок өз алдынча түшүнүктөр болуп келген. 1893-жылы П. Н. Лебедев жарыктын басым жасоо кубулушун ачып, күн нурларынын материалдык касиетке ээ экендигин аныктаган. Азыр тынч абалда мәссага ээ болбогон талаанын бардык формалары (электр-магниттик термелүүлөр, нурлануу, фотондор ж. б.) материалдык дүйнөнүн түрлөрү экени далилденди, масса менен энергия – материядын ажырагыс, өзара тыгыз байланыштуу мүнөздөмөлөрү, материядын энергиядан ажыратып же энергияны материядан бөлүп кароо мүмкүн эмес.

1905-жылы А. Эйнштейн масса менен энергиянын ортосундагы өзара байланышты төмөнкү тенденце менен туюндурган:

$$E = mc^2, \quad (2.5)$$

мында E – энергия, m – масса, c – жарык ылдамдыгы, ал $3,0 \cdot 10^8 \text{ м/сек га барабар.}$

Ар кандай химиялык процесстерде массанын өзгөрүшү байкал-багандыктан массанын сакталуу закону туура деп эсептелет, ал эми ядролук реакцияларда энергия кадимки химиялык реакцияларга салыштырганда өтө көп миллион эсе ашыкча бөлүнгөндүктөн массанын өзгөрүшү эске алынат.

Курамдын туруктуулук закону

1801-ж. француз окумуштуусу Л. Ж. Пруст көп тажыйбанын негизинде табиятта кездешкен заттарды ар кандай ыкмалар менен синтездеп бөлүп альш, алардын курамын салыштырып келип төмөнкү корутундуга келген: «Берилген химиялык бирикме кантин, кандай ыкма менен алынгандыгына жана таркалган жерине карабастан курамы дайыма туруктуу болот», б. а. бирикмени түзгөн элементтер өзара белгилүү гана сандык катыштарда аракеттенишет. Мисалы, жаратылышта көп кездешкен кайнатма туз, кальций карбонаты (бор, мрамор) ж.б. менен лабораторияда алынган ушул эле заттардын курамында эч кандай айырма болбайт. Түштүк Америкадагы шакар (K_2CO_3) менен киновардын (HgS) химиялык курамы Сибирдеги же Австралиядагы кездешкен ошол эле заттардан эч айырмасы болбайт. Демек, курамы туруктуу болгондон кийин берилген бирикменин химиялык касиеттери да дайыма туруктуу болот. Бул корутунду кээ бир органикалык заттарга колдонулбайт, себеби бирикменин курамындагы элементтердин атомдук катыштары бирдей болго-

ну менен ал заттар касиеттери боюнча кескин айырмаланышат. Алсак, C_2H_6O эмпирикалық формула этил спиртинин (C_2H_5OH), этил эфиригинин (CH_3-O-CH_3) структуралық формулаларын берет. Бул эки зат касиеттери боюнча кескин айырмаланышат. Этил спирти суюктук, суу менен чексиз аралашат, щелочтор менен алкоголяттарды пайда кылат, ал эми диметил эфири – газ, сууда эрибейт, химиялық касиеттери боюнча спирттен кескин айырмаланат.

؟ Суроолор жана конүгүүлөр

1. Химиялық элемент, атомдук жана молекулалық масса, моль кандай чондуктар?
2. Валенттүлүк жана окисленүү даражасы кандай түшүнүктөр? Алардын айырмасын көрсөткүлө.
3. Төмөнкү көмүртектүү бирикмелердеги CO_2 , CH_4 , CH_3OH , C_2H_5OH , CH_3COOH , CH_2O , $HCOOH$ көмүртектин валенттүлүгүн жана окисленүү даражасын аныктагыла?
4. Төмөнкү заттардагы элементтердин окисленүү даражаларын аныктагыла: Na_2O , Na_2O_2 , Fe_2O_3 , SO_2 , SO_3 , Cl_2O_5 , AlH_3 , HCl , $Fe_2(SO_4)_3$, $FeSO_4$, $K_2Cr_2O_7$, NH_4 , NO_3 .
5. I–VII группадагы төмөнкү элементтердин Li , Mg , Al , Si , P , S , Cl оксиддерин жана аларга туура келген гидроксиддеринин негиз же кислота катары формулаларын жазгыла.
6. Негиздик, кислоталық жана амфотердик оксиддердин химиялық касиеттерин көрсөткөн реакцияларды жазгыла.
7. Төмөнкү кислоталарды жана алардын калдыктарын эларалық аталыштары менен атагыла: HCl , $HClO$, $HClO_2$, $HClO_3$, $HClO_4$, H_2SO_4 , H_2SO_3 , HPO_3 , H_3PO_4 , $H_2Cr_2O_4$, HCN , $HCNO$. арыз
8. Төмөнкү туздарды классификациялап, атагыла: $AlCl_3$, $Al(OH)Cl_2$, $Al(OH)_2Cl$, $Ca_3(PO_4)_2$, $CaHPO_4$, $Ca(H_2PO_4)_2$, $KCr(SO_4)_2$, $K_2[PtCl_6]$.
9. Төмөнкү айланыштардын теңдемелерин жазгыла:
 $Ca \rightarrow CaO \rightarrow Ca(OH)_2 \rightarrow Ca(NO_3)_2 \rightarrow CaO \rightarrow Ca$.
10. Курамдын туруктуулук законуна, массанын сакталуу закону жана Авогадро законуна аныктама бергиле.
11. K_2O , KOH , KCl , KNO_3 , K_2SO_4 , K_3PO_4 заттарындагы калийдин массалық үлүшүн аныктагыла.
12. Төмөнкү заттарга туура келген оксиддерди тапкыла: HNO_3 , H_2SO_4 , H_3PO_4 , $Fe(OH)_2$, $Fe(OH)_3$, $HClO$, $HClO_4$, $Al(OH)_3$, H_2SiO_3 .
13. Төмөнкү заттардын графикалық формулаларын көрсөткүлө: Al_2O_3 , $Al(OH)_3$, HNO_3 , H_3PO_4 , H_2SO_4 , H_2SO_3 , $CaSO_3$, $CaHPO_4$, $Ca(H_2PO_4)_2$, $Ca_3(PO_4)_2$

ЖАЛПЫ ХИМИЯНЫН ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГИЗДЕРИ

§ 1. Атом-молекулалық окуу

Бардык заттар андан ары бөлүнбөгөн эң майда бөлүкчөлөрдөн – атомдордон (грек. atomos – бөлүнбөс) турат. Атомистиканын өнүгүшү М. В. Ломоносов, А. А. Лавуазье, Ж. Пруст, Л. К. Бертолленин илимий эмгектеринин натыйжасы болуп эсептелет. Кийин Дж. Дальтон 1803–1807-жылдарда топтолгон эксперименталдық жана теориялық материалдары менен толуктаган. Атом-молекулалық теориянын негизги жоболору төмөнкүлөр:

1. Ар бир элемент андан ары курамдық бөлүктөргө ажырабаган эң майда бөлүкчөдөн – атомдон турат.

2. Берилген затты түзгөн жөнөкөй жана татаал атомдор бири-бирине толук окшош, массалары бирдей болгондуктан заттардын курамы туруктуу болот.

3. Түрдүү элементтердин атомдору өзара аракеттенишип татаал затты пайда кылат, ал эми реакциянын натыйжасында бир элементтин атому башка элементтин атомуна айланы албайт.

4. Жөнөкөй атомдор андан ары бөлүнбөгөн бөлүкчөлөр. Татаал атомдор татаал заттын эң кичине бөлүгү, аларды ажыратуу ал затка таандык касиеттердин жоголушуна алыш келет.

5. Эки же андан көп элементтердин атомдорунан бирикме пайда болсо, алардын атомдору өзара жөнөкөй бүтүн сандар катарында катышышат.

Атомдун татаалдыгы

Электрон. Бардык заттар андан ары бөлүнбөгөн өтө майда атомдордон тургандыгы тууралуу көзкараштар биздин доорго чейинки мезгилдерден тартып өткөн кылымдын акырына чейин өкүм сүрүп келди. Бул көзкараштар менен катар атом түзүлүшүнүн татаалдыгын далилдеген эксперименталдық фактылар топтолду.

XIX кылымдын орто ченинен баштап окумуштуулар абасы сордурулуп алынган айнек түтүктөрдөн электр разряддарын өткөрүшүп (1870–1879-жж. Крукс), катоддон анодго багытталган терс заряддуу бөлүкчөлөрдүн – катод нурларынын агымын байкашкан.

Катод нурларын изилдөөнүн натыйжасында Крукс алардын төмөнкү касиеттерин көрсөткөн:

1) катод нурлары түз сыйктуу тарагандыктан, алардын жолундагы буюмдардын көлөкөсү экранга түштөт, алар кинетикалык энергияга ээ болгондуктан жолундагы женил нерселерди кыймылга келтириет;

2) кээ бир заттардын флуоресценттик жарык чыгаруусун шарттайт, мисалы, бизге белгилүү телевизордун экранындагы флуоресценция;

3) катод нурлары түтүктүн капталдарына урунганда, алардын энергиясынын бир бөлүгү жарык энергиясына айланат, магнит тааласында он уюлга кийшает.

1879-жылы бул терс заряддуу бөлүкчөлөр Стонейдин сунушу боюнча электрондор деп аталган, ал электр зарядынын мүмкүн болгон эн кичине бирдигин алып жүрөт, $\bar{e} = 1,6 \cdot 10^{-19}$ кулон, массасы $m_{\bar{e}} = 9,11 \cdot 10^{-28}$ г.

Электрондун заряды өтө кичине терс сан болгондуктан, иштөөгө ыңгайлуу болсун үчүн ага терс электр зарядынын чен бирдиги катары \bar{e} белги ыйгарылган.

Протон жана нейтрон

Протондун болушун радиоактивдүүлүктү изилдөөдөгү бир катар тажрыйбалар көрсөткөн, алар электр талаасында терс уюлга кийшает. Массасы $1,67 \cdot 10^{-24}$ г, б. а. электрондун массасынан 1836 эсө чоң. Ошентип, суутектин атому 1 протон жана 1 электрондон тургандыктан анын массасы протондун массасына дал келет. Суутектен башка элементтердин атомдорунун массасы алардын курамындагы протон менен электрондордун массаларынын суммасынан чоң болот. Бул айырмачылыкты 1920-жылы атомдун курамындагы *нейтрон* деп аталган бөлүкчө бар деп божомолдошту. Тажрыйба жүзүндө бул бөлүкчөлөр – нейтрондор Чедвик (Англия) тарабынан 1933-жылы ачылды. Нейтрондун жана протондун массалары дээрлик бирдей, бирок нейтрондун заряды нөлгө, протондуку +1, электрондуку –1ге барабар.

Рентген нурлары жана радиоактивдүүлүк

В. Рентген катод нурларынын касиеттерин изилдеп жатып, 1895-жылы катод нурлары түтүктүн айнегине тийгенде андан көзгө көрүнбөгөн нурлардын чыгаарын байкап, аларды *х-нурлары* деп атаган. Бул нурлар электр жана магнит талааларында кийшайбайт, газдарды иондоштурат, б. а. х-нурлары өткөн газ электр тогун өткөргүч болуп калат, кийин аларды *рентген нурлары* деп аташты. Рентген нурларынын ачылганынан бир жыл өткөндөн кийин А. Беккерель (1896-жылы) уран туздары рентген нурлары сыйктуу көзгө көрүнбөгөн нурларды чыгарууга жөндөмдүү экендигин байкаган. Ал нурлар да кара кагазга оролгон фотопластинкага так калтырып, түрдүү заттар

аркылуу өтүп, абаны иондоштурат. Беккерелдин сунушу боюнча М. Кюри-Склодовская менен П. Кюри радиоактивдүү заттарды бөлүү боюнча тажрыйбаларын баштаган. Кийин, ошондой эле эле нурларды тори, радийдин туздары да бөлүп чыгарары байкалган. *Заттардын көрүнбөгөн нурларды бөлүп чыгаруу касиетин алар радиоактивдүүлүк, ал эми өздөрүн радиоактивдүү заттар деп атоону сунуш кыльшкан.* Радиоактивдүү заттардан бөлүнүп чыккан нурлар магнит жана электр талаасында кыйشاюу менен, фотопластинкада үч кара такты пайдалынат. Бөлүнүп чыккан нурларды касиетине жараша α -, β -, γ -нурлары деп аташкан.

γ -нурлары, электр талаасында эч жакка кыйшайбайт, рентген нурлары сияктуу зарядсыз бөлүкчө, электр-магниттик термелүүлөр болгондуктан темирдин 30 см катмарынан да өтүп кетет.

β -нурлары терс заряддуу электрондордун агымы, ылдамдыгы жарык ылдамдыгына (300000 км/с) барабар.

α -нурлары он заряддалган бөлүкчөлөрдүн агымы, 20000 км/с ылдамдык менен тарапат, заттар мууну женил эле сицирет. Калындыгы 0,1 мм алюминий пластинкасынан өтө албайт. α -нурларынын массасы 4 м.а.б., ал эми заряды +2 болгон гелийдин ядросуна бар-бар бөлүкчө, α_4^2 . Радиоактивдүүлүктүн ачылышы атомдун түзүлүшүнүн татаалдыгын, алардын он жана терс заряддалган бөлүкчөлөрдөн тургандыгын далилдеди.

Мындан тышкары атом түзүлүшүнүн такталышы, аны менен байланыштуу Резерфорд, Бор теориялары, Мозли закону, Гейзенберг менен Луи-де Бройль толуктоолору, акырында квант теориясынын негиздери жалпысынан мезгилдик закондун тууралыгын ырастап, аны диалектикалык-материалисттик көзкарашта өтө жогорку бийиктике көтөрүп олтурат. Татаал физикалык-химиялык процесстерди пайдалануу менен жаңы элементтер ачылыш, Менделеевдин мезгилдик системасы акырындап толукталууда.

§ 2. Атом түзүлүшүн түшүндүрүүчү алгачкы теориялар

Резерфордун планетардык-динамикалык теориясы

Бул теория 1911-жылы ачылган. Өзү жүргүзгөн көп тажрыйбаларына таянып, Резерфорд атом түзүлүшү теориясын төмөнкүчө баяндаган: «Атом он заряддалган эң кичине бөлүкчөдөн – ядродон жана анын айланасында тынымсыз айланып жүргөн терс заряддалган эң кичине электрондон турат. Окумуштуу бул моделди күн системасы сияктуу көрсөткөн. Ал: атом электр жактан нейтралдуу, электрондун саны ядро зарядына барабар, – деген негизги жыйынтыкка келген. Бул теориянын негизинде илимге керектүү натыйжа келип

чыгат: «Ядронун заряды, электрондун саны элементтин катар номерине барабар». Ошентип элементтин катар номери жөн гана аларды санап өтүү эмес, тескерисинче, атомдун негизги мүнөздөмөсү экендиgi белгилүү болду. Элементтин катар номери кийинчөрөк 1913-жылы Мозли тарабынан математикалық түрдө эсептелинип чыгарылган.

Резерфорд теориясынын кемчиликтери:

1. Резерфорд теориясы атомдун туруктуулугун түшүндүрө алган эмес. Мисалы, электрон он заряддалган ядронун тегерегинде айланып жүрүү менен ага тартылыш, электр-магниттик энергияны бөлүп чыгарышы керек эле. Мунун натыйжасында электрондун энергиясы акырындан отуруп азаймак да, борбордон четтөөчү күч менен, электрондун ядрого электр-статикалық тартылуу күчүнүн ортосундагы тендештик бузулмак. Ошондуктан бул тендештики сактап калыш үчүн электрон улам ядрого жакынкы орбитага, андан ары электромагниттик энергияны жоготуу менен, спираль түрүндө кыймылдан отуруп, акырында ядрого түшүп калышы мүмкүн. Мындай болгондо атом туруксуз болмок.

2. Резерфорд атомдогу сзыяктуу спектрлерди түшүндүрө алган эмес. Өтө ысытылган катуу жана суюк заттар электр-магниттик толкундарды бөлүп чыгаруу менен бир туташ спектрлерди пайда кылышат. Ал эми өтө ысытылган газдар – түрдүү түстөгү, ортосу карангылык менен чектелген, сзыяктуу спектрлерди беришет. Резерфорддун планетардык теориясын өркүндөтүү менен Бор анын түшүнүксүз сууриолоруна жооп табууга аракет жасаган.

Бор теориясы

Нильс Бор 1913-жылы атомдун ядролук модели менен жарыктын кванттык теориясын бириктirүү аркылуу атом түзүлүшү теориясына чоң салымын кошкон.

Жарыктын кванттык теориясынын негизги жоболорун эске альш, Бор атомдун ядролук моделин түзүүдө төмөнкү жыйынтыкка келген: «Атомдогу электрондун энергиясы бир калыпта болбостон, үзгүлтүктүү, башкача айтканда дискреттүү болуп өзгөрөт. Ошондуктан атомдо электрондун каалаган энергетикалық абалы болбостон аларга «уруксат берилген» гана энергетикалық абал болот. Ал эми уруксат берилген бир энергетикалық орбитадан экинчисине өткөндө электрон электр-магниттик нурду синирип алат же бөлүп чыгарат». Жарыктын кванттык теориясына ылайык электронго кош касиет мүнөздүү. Корпускулдук бөлүкчө катары массасы бар, толкун сыйак-

туу, жарык интерференция, дифракция кубулуштарын пайда кылат. Атом түзүлүшүн түшүндүрүү үчүн Бор өз постулаттарын (жоболорун) пайдаланып, ядронун тегерегинде айланып жүргөн электрондун ылдамдыгын, радиусун аныктаган.

Бор постулаттарынын ички карама-карылыштары төмөнкүлөр:

– Постулаттар классикалык механиканын жана электр-динамиканын закондорунун чыныгы көзкараптарына толук жооп берген эмес. Бул закондор өтө кичинекей телолор үчүн колдонулган жана атомдогу электронго таасир этүүчү күчтү эсептөө үчүн гана пайдаланылган.

– Электрон бир стационардык орбитадан экинчи орбитага канчалык тездик менен өтсө да электрондун ортодогу абалы белгисиз бойдан калган. Мындай учурда электрон баштапкы жана акыркы орбitalардын ортосунда бир абалды сөзсүз ээлеши керек эле.

– Суутек атомунун спектриндеги нурларынын интенсивдүүлүгү өмнө үчүн бирдей әместиги түшүнүксүз калган.

– Бор теориясы химиялык байланыштарды сандык жагынан түшүндүрүүдө толук жооп бере алган эмес.

Жыйынтыктап айтканда, Бор теориясы жаратылыштагы өтө чон телолордун – макро бөлүкчөлөрдүн закондорун, эң кичинекей телолорго, микробөлүкчөлөргө – атом, электрон, фотон ж.б. түздөн-түз колдоңууга болбой тургандыгын көрсөттү. Натыйжада микробөлүкчөлөргө ылайыкталган жаңы физикалык теориянын иштелип чыгышына объективдүү шарттар түзүлдү.

Квант теориясынын кальштанышы

Кванттык механика деген илим атом түзүлүшү теориясынан алынган жаңы маалыматтар менен толукталды. Алсак, 1924-жылы француз окумуштуусу Луи-де-Бройль фотондор гана корпускулалык-толкундук кош касиетке ээ болбостон, электрондор да ушундай эле эки касиетке ээ экендигин белгилеп, 1927-жылы тажрийба түрүндө далилдеген.

Электрондун корпускулалык касиети анын бүтүн нерсе катары; затка таасир эткендигинде, ал эми толкундук касиети анын дифракция, интерференция кубулушуна дуушар болушунда, кванттар теориясын өркүндөтүү менен де-Бройль электрондун толкун түрүндө киймылдай тургандыгын жана ошол толкундуун узундугун эсептөөчү төндемени сунуштаган.


Девинсон менен Джермер 1927-жылы тажрийба түрүндө электрондун толкун экендигин көрсөтүп, электрондун тобу дифракция-

лык, интерференциялык эффекттерди бере тургандыгын далилдеген жана электрондун толкунуун узундугун аныктаган.

Гейзенберг дайынсыздығы. Кийинчөрээк В. Гейзенберг электрондун кыймылы тууралуу кошумча түшүнүктү – **дайынсыздыктын** принципин кийирген. Ал принципке ылайык бирдей эле убакыттын ичинде электрондун абалын жана импульсун, ылдамдыгын жана энергиясын аныктоого болбайт деп эсептеген.

Квант механикасынын көзкарапы боюнча, орбитаны мейкиндиктеги үч өлчөмдүү көлөмдөгү объект сыйктуу кароого болот. Ядронун тегерегинде электрондун болуу ыктымалдыгын мейкиндиктеги көпшөк сфералык шар сымал элестетүү керек. Алынган бул модель **электрондук булут** деп аталат.

Мындай сфералык шардын ордуна электрон өзүнүн убактысынын 90% ин өткөрө турган ядронун тегерегиндеги чөйрөнү чийип, электрондук булуттун жалпы элесин (3.1-сүрөт, б) жана көлөмдүк фигураны көрсөтүүгө болот (3.1-сүрөт, в).



3.1-сүрөт. Электрондук булуттун түзүлүшү.

§ 3. Квант теориясынын негизги жоболору. Кванттык сандар

Азыркы учурда кванттык химиянын көзкарапы боюнча атомдогу электрондордун кыймылы жана абалы төрт кванттык сан же болбосо төрт параметр аркылуу туюнтулат.

Башкы кванттык сан – n , электрондун энергиясын жана анын ядродон канчалык аралыкта кыймылдан жүргөнүн көрсөтөт. Башкы кванттык сандын белгилүү бир маанисиндеги электрондордун абалы энергетикалык деңгээл деп аталат жана алар латын тамгалары менен белгilenет: $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ же энергетикалык деңгээлдер – K, L, M, N, O, P, Q.

Башкы кванттык сандын мааниси мезгилдин катар номерине барабар.

Орбиталдык кванттык сан – l атомдук орбиталдын формасын аныктайт. Орбиталдык кванттык сан $l = n - 1$ деп эсептелинип, «0» дөн « $n-1$ » ге чейинки сандарды камтыйт. Орбиталдык кванттык сандын ар бири өзүнө тиешелүү болгон орбиталдык формага ээ жана кичинекей латын тамгалары менен белгиленет:


Энергетикалык денгээл $n =$	1	2	3	4
Атомдук орбиталдар $l =$	0 s	0, 1 s, p	0, 1, 2 s, p, d	0, 1, 2, 3 s, p, d, f

Башкы кванттык сандын кандай гана мааниси болбосун орбиталдык кванттык сандын ар бир сан мааниси дайыма өзүнө тиешелүү болгон форманы альш жүрөт:

Атомдук $l =$ орбиталдар	0	1	2	3
	s	p	d	f

Мында s – атомдук орбиталдар – шар формасында, p – гантель, d жана f – татаал фигуналар (3.2-сүрөт).

Ар бир денгээлдеги атомдук орбиталдар тиешелүү цифралар менен белгиленет. Мисалы, 1s, $n = 1$ ге таандык, 2s менен 2p $n = 2$ ге туура келет. Ошентип атомдук орбиталдардын ар бир денгээлдеги санын тактап чыгууга болот:



3.2-сүрөт. s-, p- атомдук орбиталдарынын формалары.




$n = 1$	1	2	3	4
$l = 0$	0, 0,	1, 0, 1	2, 0, 1, 1	3, 0, 1, 2, 2, 3
1s	2s	2p	3s 3p	3d 4s 4p
)))))

Жогоруда көрсөтүлгөндөй, биринчи денгээлде бир атомдук орбитал (АО), экинчиде – эки ($2s2p$), үчүнчүдө – үч ($3s, 3p, 3d$), төртүнчүдө – төрт ($4s, 4p, 4d, 4f$) АО бар. Ошондуктан сүрөттө көрсөтүлгөн денгээлдерди белгилеген жарым айланалардын калыңдыктары ар түрдүүчө болот деп түшүнүү керек.

Магниттик кванттык сан – m , атомдук орбиталдын мейкиндиктеги магниттик же электр талаасына карата жайгашкан абалын көрсөтөт. Ал өтө тез өзгөрүү менен орбиталдык кванттык сандын бардык он жана терс маанилерине ээ болот:

$$m = +l, 0, -l$$

Эгерде магниттик кванттык сандын ар бир маанисин төрт бурчтук фигура – ячейка  аркылуу белгилесек, анда s атомдук орбитада бир, p да – үч, d да – беш, f те – жети ячейка (уяча) болорун оной эле билүүгө болот:

$1 = 0$	1	2	3
s	p	d	f
$m = 0$	$+1, 0, -1$	$+2, +1, 0, -1, -2$	$+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3$
			

Ар бир атомдук орбиталдын ячейкаларынын санына жараша мейкиндикте өздөрүнө тиешелүү болгон формалары болот.

Спиндик кванттык сан – S .

Спиндик кванттык сан электрондун менчик магниттик моментин көрсөтөт. Ал электрондун өз огуун тегерегинде жарым айлануу кыймылы болуп саналат (компастын жебесин элестеткиле). Спиндик кванттык сан карама-каршы бағытталган эки гана мааниге ээ болгондуктан: $S = +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$, аны атомдук орбиталдардагы ячейкаларда жайгаштырууда  жебелери менен белгилейбиз. Бир атомдук орбиталдын ячейкасындагы бир бағыттагы жебе менен көрсөтүлгөн электрондун абалын ошол электрондун төрт кванттык санына бар-бар деп түшүнөбүз.


§ 4. Атомдук орбиталдардын толтурулуш ирети. Принцистер жана эрежелер

Жогоруда биз жалгыз электрону бар суутек атомунун түзүлүшүн баяндаган моделдер менен тааныштык. Эми суутек атомунун түзүлүшүн мүнөздөөгө иштелип чыккан теориялык көзкараптарды көп электрондуу атомдорду сүрөттөөгө колдонуп көрөлү. Суутек атомунун түзүлүшүндөгү негизги түшүнүктөр – деңгээл, атомдук орбита көп электрондуу атомдун түзүлүшүн сүрөттөөдө колдонулат. А түгүл орбитаардын мейкиндиктеги формалары да суутектикиндей деп алынат. Көп электрондуу атомдун электрондору энергетикалык деңгээлдерде атомдук орбиталдардын энергияларынын жогорулаши боюнча жайгашат.

Бир эле энергетикалык деңгээлде атомдун бардык электрондору жайгашышы мүмкүн эмес. Ошондуктан атомдун энергетикалык деңгээлдеринин электрондор менен толуу ирети бир канча принцистерге жана эрежелерге баш ийет.

Паули принципи

Паули атомдук спектрлерди анализдеөнүн негизинде жана мезгилдик системада элементтердин жайгашкан иретин эске альш, өзүнүн тыюу салуу принципин формулировкалаган: «атомдогу бир атомдук орбиталда бардык төрт кванттык саны бирдей болгон эки электрондун болушу мүмкүн эмес». Бул принципке ылайык бир ячейкада эки спиндери карама-каршы электрондор жайгашат, б.а. спиндик кванттык сандары s белгилери менен айырмаланат ($+\frac{1}{2}$ жана $-\frac{1}{2}$). Мынданай учурда калган үч кванттык сан эки электрон үчүн бирдей болушу мүмкүн:



Бир орбиталдагы карама-каршы спиндүү эки электрон **жуптаскан** деп аталат. Демек, атомдо электрондордун саны көп болсо, алар энергиясына жараша башка орбиталдардан орун алат.

Паули принципин төмөндөгүчө жөнөкөй түшүнүүгө болот.

Мисалы, 1s атомдук орбиталга үч электрон жайгашып калды дейлик: $\boxed{\uparrow \downarrow \uparrow}$

Бириңчи (\uparrow) – электрон үчүн: $n = 1, l = 0, m = 0, s = +\frac{1}{2}$;

Экинчи (\downarrow) – электрон үчүн: $n = 1, l = 0, m = 0, s = -\frac{1}{2}$;

Үчүнчү (\uparrow) – электрондо: $n = 1, l = 0, m = 0, s = +\frac{1}{2}$.

Демек, бириңчи жана үчүнчү электрондордун бардык торт кванттык сандары барабар болуп калмак. Ал эми бириңчи жана экинчи электрондор үчүн үч кванттын сандары бирдей, бирок алар төртүнчү кванттык сандын маанилери боюнча айырмаланып турушат.

Паули принципи $n = 2$ ден кийинки эн сырткы кванттык деңгээлдерде 8ден ашык электрон болбайт деген чектөө менен толукталат. Ар бир ячайкага 2 гана электрон баткандастын n калган маанилери не ылайык электрондор – мезгилдеги элементтердин саны – $2n^2$ формуласы аркылуу аныкталат:

$n = 1$ – 2 элемент; $n = 2$ – 8 элемент

$n = 3$ – 18 элемент; $n = 4$ – 32 элемент ж. б.

Элементтердин катар номери чоңойгон сайын орбиталдардын көзектеги электрон менен толтурулушу өтө аз энергиянын принципиине ылайык ишке ашат. Демек, бириңчи иретте аз энергиялуу беш атомдук орбитал толтурулушу керек. Мисалы, 1s, 2s2p, 3s3p, кийинки 3d менен 4stин кайсынысы бириңчи толтурулат деген объективдүү суроо туулат. Себеби төртүнчү кванттык деңгээлден ($n=4$) баштап орбиталдардын энергияларынын көбейүү ирети бузулат. Алсак, төртүнчү деңгээлдин 4s-орбиталынын энергиясы, үчүнчү кванттык деңгээлдин 3d-орбиталынын энергиясынан аз болот. Ошондуктан алгач 4s-орбиталы электрондор менен толгондон кийин гана 3d-орбиталдар толо баштайт. Эгерде мындай болбогондо калий d-элементтердин катарына кирип калмак да, мезгилдик системанын жалпы структурасы бузулмак. Атомдук орбиталдардын энергияларынын азышты Клечковский эрежеси аркылуу толукталат.

Гунд эрежеси


«Атомдун түрүктүү авалына бир атомдук орбиталда орун алган электрондун спиндеринин абсолюттук суммаларынын максималдуу мааниси тишира келет».

Эрежеге ылайык, берилген орбиталдарда электрондор менен толуу процессинде алар мүмкүн болсо жупташпай жалкы калууга ара-

кеттенишет, б. а. берилген денгээлдеги электрондордун спиндеринин суммасы максималдуу болууга умтулат. Мунун себеби эки электрон бар орбиталда жүргөндөгү электр-статикалык өзара түртүлүү күчтөрү, эки электрон эки орбиталда бирден айланып жүргөнүнө караганда көп болот. Денгээлдеги энергиясы аз орбиталдын саны жетишсиз болгондо гана электрондор аргасыздан жупташат. Мында эки электрондуу бир булут пайда болуп, анын спини нөлгө барабар болот.

Атом, иондор жана молекулаларды изилдөөнүн натыйжасында энергетикалык денгээлчелердин бардык орбиталдары жупташкан же жалкы электрондор менен толгон абалдары туруктуу абал болору аныкталган.


Гунд эрежесин түшүнүү үчүн, көмүртек атомунун түзүлүшүнө $1s^2 2s^2 3p^2$ төмөнкү үч схема туура келмек деп анализдеп көрөлү:



$2s^2 \quad 2p^2$
туура эмес



$2s^2 \quad 2p^2$
туура



$2s^2 \quad 2p^2$
туура эмес

Гунд эрежесине ылайык биринчи жана үчүнчү схемадагы электрондордун спиндеринин абсолюттук суммалары $\left(+\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$,

ал эми экинчи схема боюнча максималдуу $\left(+\frac{1}{2}\right) + \left(+\frac{1}{2}\right) = 1$ маанигэ ээ болот. Ошондуктан көмүртек атомунун түзүлүшүн экинчи схема аркылуу сүрөттөп көрсөтүү туура болот.

§ 5. Д. И. Менделеевдин мезгилдик закону жана элементтердин мезгилдик системасы

Д. И. Менделеев ачкан мезгилдик закон жана ал түзгөн элементтердин мезгилдик системасы элементтердин бирикмелеринин пайда болуу шарттарын жана касиеттерин изилдөөдө, заттардын ички түзүлүшү жөнүндөгү окууну андан ары өөрчүтүүдө чоң роль ойноду, химияда жаны доордун башталышы болду.

Химиялык элементтердин, алардын бирикмелеринин касиеттеринин мезгилдик өзгөрүшүн терен чагылдырып түшүндүргөн бул закон элементтердин физика-химиялык касиеттери, алардын атомунун түзүлүшү жөнүндөгү илимий маалыматтарды иретке келтирип,

а түгүл жаңы бирикмелердин касиеттерин алдынала айтууга мүмкүндүк берди.

Д.И. Менделеев элементтерди системага келтирүүдө атомдук массаны негиз кылып, баарыдан мурда ошол кезде белгилүү болгон 63 элементтин ар бирин өзүнчө карточкаларга жазып, аларды атомдук массаларынын чоноюшу боюнча үзгүлтүксүз катарга жайгаштырган. Бул таблицаны карап отуруп, кээ бир элементтердин атомдук массаларынын туура эмес экендигин байкайт, кээ бирлерин (мисалы, иод) химиялык касиеттерине жараша жайгаштырат. Элементтердин системасынын биринчи вариантын 1869-жылы Д. И. Менделеев көрүнүктүү окумуштууларга жиберип, андан кийин орус химиялык коомунун заседаниеинде билдириүү жасайт. Д. И. Менделеевдин мезгилдик законунун негизги жоболору төмөнкүлөр эле:

- 1) атомдук массаларынын чоноюшу боюнча жайлыштырылган элементтердин касиеттери мезгилдүү өзгөрөт;
- 2) элементтин атомдук массасынын өлчөмү анын мүнөзүн аныктайт;
- 3) жаратылышта көп таралган элементтердин атомдук массалары кичине болуп касиеттери кескин өзгөрөт, булар азыркы мезгилдик таблицадагы биринчи үч мезгилдин элементтери;
- 4) дагы ачыла элек, белгисиз элементтердин ачылышы күтүлөт;
- 5) элементтин аналогдору белгилүү болсо, анын атомдук массасынын сандык маанисин тактап, ондоого болот;
- 6) элементтердин атомдук массаларынын өлчөмдөрү боюнча алардын кээ бир аналогдорун ачууга шарт бар.

1869-жылы жарыяланган Д. И. Менделеевдин мезгилдик системасынын таблицасында ошол кезде белгисиз элементтерге бош орун калтырып кеткен. Мисалы, бардык белгилери боюнча кремнийдин астынан орун ала турган элемент ($A = 72$) ошол убакта белгисиз эле, ошондуктан ал орунду бош калтырып, ал элементти «экасилиций» деп шарттуу атап койгон. Бул сыйктуу бош орундарды ошол убакта ачыла элек бир катар элементтерге калтырбастан, айрымдарынын касиеттерин алдынала айткан: «экасилиций» – германий ($A = 72$), «экабор» – скандий ($A = 44$), «экаалюминий» – галлий ($A = 68$).

Белгисиз элементтин, мисалы, германийдин касиеттерин алдын ала айтуу үчүн Д. И. Менделеев анын жогору жана төмөн жагында жайгашкан кремний менен калай элементтеринин гана эмес, алардын оң жактагы фосфор, мышьяк, сурьманын жана алардын бирикмелеринин касиеттерин эске алган. Касиеттери алдынала айтылган үч элементти: 1875-жылы Лекок де Буабодран (Франция) галлийди – экаалюминийди, 1879-жылы Ларс Нильсон (Швеция) скандий-

ди – экаборду; 1896-жылы Винклер (Германия) германийди – экаси-лицийди ачып, Д. И. Менделеевдин алдынала айткандарын толук ырасташкан.

Д. И. Менделеев өзүнүн мезгилдик таблицасын түзүп жатканда көп элементтердин атомдук массаларын тактап, бир катарына ондоо киргизген. Мисалы, ошол мезгилдеги кабыл алынган хромдун жогорку оксидинин валенттүлүгүн 5тен бга ондоп, анын белгилүү эквиваленти ($\mathcal{E}_{Cr}=8,66$) боюнча кабыл алынган туура эмес атомдук массасынын ($A_{Cr}=5 \cdot 8,66=43,30$ м. а. б.) ордуна хромдун туура атомдук массасынын маанисин ($A_{Cr}=6 \cdot 8,66=51,96$ м. а. б.) киргизген. Ошондой эле индийдин эквиваленти 38,5 валенттүлүгү 2, демек, атомдук массасы 77ге барабар деп кабыл алынган, андай болсо, ал мышьяк ($A_{As}=75$) менен селендин ($A_{Se}=79$) ортосунан орун алуу керек эле. Бирок индийдин касиеттери мышьяк менен селендин касиеттерине такыр жакындабагандыктан, индийдин касиеттерин кайрадан карап чыгып, анын валенттүлүгү 3кө барабар, демек, атомдук массасы 114,8 м. а. б. барабар деп тактап, аны мезгилдик системанын III группасындагы азыркы алып турган ордуна жайгаштырган.

Ошентип мезгилдик закон Д. И. Менделеевге бир катар элементтердин ээлеген ордун, атомдук массаларын жана кычкылтек боюнча валенттүлүктөрүн тактап ондоого мүмкүндүк берген (Be, Cl, V, Cr, In, Th, La, U ж. б.). Муну менен катар ал бир нече элементтердин касиеттерин алдынала айтып, аларга мезгилдик системада орун калтырган (Sc, Ge, Ga, Te, Re, Po, Ra, Ac, Ra ж. б.). Бул фактылар гениалдуу окумуштуу Д. И. Менделеев ачкан мезгилдик закон – жаратылыштын көп законченемдүлүктөрүн ичине камтыган табигый жалпы закон экендигин далилдейт.

Д. И. Менделеевдин мезгилдик закону

Жаратылыштын жалпы законун туюнтурган улуу илимий ачылыштын натыйжасы болгон Мезгилдик законго Д. И. Менделеев өзү мындай аныктама берген: *жөнөкөй заттар жана алардын бирикмелеринин касиеттери элементтердин атомдук массаларынын осушунө мезгилдүү көзкарандылыкта болот.*

Мезгилдик системадагы элементтердин орун алуу иретинде заңдон кээ бир четтөөлөр бар эле. Мисалы, атомдук массасы кичи-рәэк болсо да Д. И. Менделеев никелди кобальттан кийинки орунга коюп, кобальтка караганда никелдин касиеттери палладий менен платинага көбүрөөк окшоштугун көрсөткөн. Ошондой эле атомдук массаларынын өлчөмүнө жараша теллур ($z = 52$) йоддон ($z = 53$) кийинки орунга коюлмак, бирок химиялык касиеттеринин окшоштугунда жараша теллурду күкүрт менен селендин, иодду хлор менен

брондун астына жайгаштырган. Же асыл газдар ачылгандан кийин калийге ($z = 19$) караганда аргондун ($z = 18$) атомдук массасы чоңраак экендигине карабастан касиеттерине жараша калий I A группага, аргон 0 группага жайгаштырылган. Ошентип Д. И. Менделеев өзүнүн таблицасын түзүүдө жалаң эле атомдун массасынын чоноюшунан таянбастан элементтердин касиеттерине да өзгөчө көнүл бөлгөн. Жалпысынан алганда, элементтердин катар номерлеринин жогорулоо ирети, алардын атомдук массаларынын чоноюшунан шайкеш келет. Элементтердин мезгилдик системада жайгашуу ирети, б. а. Д. И. Менделеевдин мезгилдик законунун тууралыгы – кийин черээк тажрыйба жүзүндө 1913-ж. Мозли закону аркылуу далилденди.

Ошентип, Мозли закону элементтердин катар номерлери жөн гана коюлган сандар эмес, белгилүү бир физикалык маңызы бар экендигин көрсөттү. Бул закон мезгилдик системадагы элементтердин иретинин тууралыгын, алардын катар номерлери атомдун ички структурасына байланыштуу экендигин ырастады.

Атом электр жактан нейтралдуу система болгондуктан, анын он жана терс заряддарынын саны барабар, б. а. бир протонго (заряды +1) бир электрон (заряды -1) туура келет.

1920-жылы Чэдвик эксперименталдык материалдардын негизинде ядронун он зарядынын өлчөмүн аныктаган. Табылган ядронун заряды элементтин катар номерине абдан жакын болуп чыккан. Ошентип атомдун ядросунун зарядынын өлчөмү (протондордун саны) экспериментте далилденгенден тартып ядронун заряды (z) атомдук масса (A) сыйктуу эле маанилүү константа болуп калды. Атомдун түзүлүшүн баяндаган илимий ачылыштардан кийин азыркы учурда мезгилдик законго төмөнкүдөй аныктама берилип жүрөт:

Элементтердин жана алардын бирикмелеринин физикалык, химиялык касиеттери элементтин ядросунун зарядына мезгилдүү көзкарандылыкта болот.

Д. И. Менделеев ачкан мезгилдик закондун маңызын терең түшүнүү үчүн анын сандык туюндумасы – элементтердин мезгилдик таблицасынын формулалары менен тааныштуу зарыл.

Элементтердин мезгилдик системасы

Элементтердин мезгилдик системасынын таблицасын Д. И. Менделеев түзгөндөн бери көп убакыт өтсө да анын конструкциясы, ички маңызы өзгөрбөй келе жатат. Ал гана эмес улам жаңы илимий ачылыштар мезгилдик системасын тууралыгын далилдеп, аны андан ары байытып жатат. 1869-жылдан берки убакыт ичинде көп окумуштуулар мезгилдик таблицасын ар кандай формаларын сунуш кы-

лышты. Бирок алардын бири да баштапкы таблицага орчуңдуу өзгөрүү киргизе альшпады. Мезгилдик таблицаны түзүүчүлөр элементтерди конус, цилиндр, пирамида же башка геометриялык фигуralардын бетине ар кандай иретте спираль, көлөм ж. б. түрүндө, жайгаштырып көрүштү, бирок маңызы баягы эле бойдон калды. Салыштыруу иретинде мезгилдик таблицанын кээ бир формаларын китептин башында жана аягында келтирдик. Мезгилдик системанын узун мезгилдүү варианттарында s-, p-, d-, f-элементтердин бардыгы таблицада өздөрүнө тиешелүү орундарын ээлеп, элементтердин касиеттеринин мезгилдик өзгөрүшүн ачык көрсөтүп турганы менен мынданай узун таблицаны пайдалануу өтө ынгайсыз.

Узун мезгилдүү таблицага караганда кыска мезгилдүү таблица алда канча компакттуу жана пайдаланууга оной болгондуктан анын түзүлүшүнө токтоло кетели. Бул таблицада группаларга I–VIII цифралар коюлган (форзацты карагыла).

Д. И. Менделеев мезгилдик системаны түзгөн убакта инерттүү газдар белгисиз эле, алар ачылгандан кийин башка элементтер менен бирикмө пайда кылбагандыгына байланыштуу валенттүүлүгү нөлгө барабар деп «0» группасына жайгаштырышкан. Гелийден башкасынын баарынын сырткы электрондук катмарында 8 электрон ($ns^2\ pr^6$) болот.

Мезгилдик таблица боюнча негизги түшүнүктөргө токтолуп өтөлү:

Группалар. Сырткы валенттик электрондорунун санына түра келген элементтердин тик катары группа деп аталат. Группада касиеттери окшобогон элементтер да болушу мүмкүн. Мисалы, VI группадагы күкүрт менен хромду, VII группадагы хлор менен марганецти алсак, күкүрт менен хлор типтүү металл эместер металлдар менен туздарды пайда кылат. Оксиддеринин суудагы эритмелери күчтүү кислоталар болуп эсептелет. Ал эми хром менен марганец болсо металлдар, металл эместер менен туздарды пайда кылат, суудагы эритмелеринде он иондор түрүндө жүрөт. Алардын жогорку оксиддеринин суудагы эритмелери кислоталар, ал эми төмөнкү оксиддери негиздер болуп эсептелишет. Группа менен катар, элементтердин өтө окшош касиеттерин теренирээк бириктирген подгруппа деген түшүнүк акырындык менен такталып отурду.

Подгруппа атомдорунун электрондук түзүлүшү окоши, демек, жалпы химиялык касиеттери жакын элементтердин тобу.

Подгруппалар 3 категорияга: башкы, кошумча жана системанын астына жайгаштырылган лантаноид, актиноиддер болуп бөлүнөт. I жана II группаларда башкы подгруппалардын элементтери (I A, II A) солго жылдырылып, кошумча подгруппалардагылар (I B, II B) онго, ал эми III–VIII группаларда, тескерисинче, башкы подгруппа-

лардын элементтери (III A–VIII A) онго, кошумча подгруппалардагылар (III B–VIII B) солго жылдырылып жайгаштырылган.

Башкы подгруппаларда элементтердин саны көп, узун болот. Бул подгруппаны баштаган элементтер экинчи мезгилден орун алган. Бардыгы болуп 8 башкы подгруппа бар, алар I A–VIII A менен белгиленген. Булардын өзгөчөлүгү – акыркы электрондору ирети менен атомдорунун эң сырткы энергетикалық катмарларынын s- жана p-орбиталдарында жайгашат да, алардын бардыгы валенттик электрондор болуп эсептелет.

Кошумча подгруппалар кыска болуп, элементтеринин саны башкы подгруппаларга караганда азыраак болот. Аларды баштаган элементтер 4-мезгилден орун альшкан. Кошумча подгруппаларга I B–VIII B цифралары коюлган. Алардын бардыгы дээрлик металлдар болуп эсептелет. Бул элементтердин өзгөчөлүгү, алардын акыркы электрондору атомдун эң сырткы катмарларына жайгашпастан, сыртынан ичин көздөй эсептегенде экинчи катмарларынын d-орбитаударынан орун алган. d-элементтердин II B, III B, кошумча подгруппадан башкасынын бардыгы өзгөрмө валенттүлүктү көрсөтөт, себеби реакция учурунда булардын d-электрондору химиялық байланыш пайда кылууга катышат, төмөнкү оксиддери негиздик, ал эми жогорку оксиддери кислоталық касиеттерди көрсөтөт. Ошондуктан d-элементтерди *өтмө элементтер* деп аташат.

Экинчилик кошумча подгруппалар эң кыска болуп 6-мезгилден башталат. Булардын өзгөчөлүгү акыркы электрондору алардын атомдорунун эң сырткы кванттык катмарынан ичин көздөй эсептегенде 3-денгээлдин f-орбитаударынан орун алган. Касиеттери өтө окшош бол f-элементтерди *лантаноиддер* жана *актиноиддер*, жалпы эле ички *өтмө элементтер* деп аташат, таблицанын алдына өзүнчө бөлүп жайгаштырышат.

Жогоруда айтылгандарды талдаганда ар бир жуп сан менен башталган мезгилде элементтердин подгруппаларынын жаңы категориясы кошулуп жаткандыгы байкалат. Демек, эгерде 8-мезгилдин элементтери синтезделсе, үчүнчүлүк кошумча подгруппанын 18 элементи (g-элементтер) кошулуп, мезгилдеги элементтердин саны 50гө жетмек.

Мезгилдер

- Типтүү щелочтуу металлдардан башталып, типтүү металл эместер менен аяктап, инерттүү газ менен бүткөн элементтердин туз катары мезгил деп аталат.

Мезгилдердин биринчи үчөө бир катардан туруп, *кичине мезгилдер*, калгандары эки катардан туруп, *чоң мезгилдер* деп аталат.

Мезгилдердеги элементтердин саны төмөнкүдөй өзгөрөт:

1-мезгилде 2; 2- жана 3-мезгилде 8; 4-, 5-мезгилде 18, ал эми 6-мезгилде 32, бүтпөгөн 7-мезгилде да 32 элемент болушу керек.

Мындан төмөнкү корутундулар келип чыгат:

1. Таблицада мезгил канчалық төмөн жайгашса, ошончолук узун болот, б. а. улам кийинки мезгилдеги элементтердин саны көбөйүп отурат.

2. Элементтердин саны бирдей, жанаша жайгашкан эки мезгил диада деп аталат. Алсак, II, III мезгилдерде – 8; IV, V мезгилдерде – 18; VI, VII мезгилдерде – 32 элемент бар.

3. 8, 18, 32 натуралдық сандардын катарынын эки эселенген квадраттары болуп эсептелет: $2 \cdot 1^2 = 2$; $2 \cdot 2^2 = 8$; $2 \cdot 3^2 = 18$; $2 \cdot 4^2 = 32$; $2 \cdot 5^2 = 50$ ж. б. Демек, ар бир диададагы элементтердин саны кванттык денгээлге бата турган электрондордун максималдуу санына – $2n^2$ ка барабар.

4. Ар бир жаны мезгилде жаны электрондук катмар электрондор менен толтурулуп, ар бир жуп сан менен башталган мезгилде элементтердин жаны тобу (p-, d-, f- ж. б.) кошулуп отурат.

Кандай болгондо да Д. И. Менделеев түзгөн таблицанын фундаменти өзгөрбөстөн, кийинки илимий ачылыштар анын тууралыгын ырастап, эксперименталдық далилдер менен бекемдеп келе жатат. Элементтердин жана алардын бирикмелеринин касиеттеринин мезгилдик өзгөрүшүн терен өздөштүрүү үчүн бир катар жаны түшүнүктөр менен таанышуу талапка ылайыктуу. Алар атомдун өлчөмү, иондошуу потенциалы, атомдун электронго жакындығы (тектештиги), терс электрлүүлүгү, окисленүү даражасы ж. б.

Атомдун иондошуу энергиясы жана электронго тектештиги

Химиялық элементтердин касиеттери атомдун сырткы энергиялық денгээлиндеги электрондордун санына жана абалына көзкаранды, анткени ал электрондор элементтердин атомдорунун өзара аракеттенүү процессинде жаны химиялық байланыштарды пайда кылууга катышышат. Электрондордун атомдогу энергетикалық абалдарын мүнөздөгөн маанилүү параметрлер – атомдун иондошуу энергиясы менен электронго тектештиги, себеби алар атомдун электрондорун берүү же кошуп алуу жөндөмдүүлүгүнүн сандық көрсөткүчү болуп эсептелет.

Газ абалындагы электр жактан нейтралдуу атомдун ядросу менен өтө начар байланышкан эң сырткы электронун тартып алып,

онго айланырууга жумшалган энергия атомдун иондошуу энергиясы, ал эми потенциал иондошуу потенциалы деп аталат.

Иондошуу энергиясы же иондошуу потенциалы атомдогу электрондун ядро менен байланышынын бекемдигинин чени болуп эсептелип, электрон-вольт менен туюндурулат: $1\text{эВ} = 1,602 \cdot 10^{-19}$ Дж, же $3,827 \cdot 10^{-20}$ кал. Иондошуу потенциалдарын эксперименталдык аныктоонун бир катар ықмалары белгилүү.

Иондошуу энергиясынын сандык маанилери атомдун радиусу менен ядронун зарядына жараша болот. Берилген атомдун улам кийинки электронун тартып алууга жумшалган энергия көбөйүп отурат, себеби бир жагынан ядронун эффективдүү заряды чоңойсо, экинчи жагынан атомдук радиустары кичиреет. Мисалы, I A группанын элементтеринде (Li, Na, K, Rb, Cs) бириңчи жана экинчи электрондорду атомдон тартып алууга жумшалган энергиялардын (I_1 менен I_2) ортосундагы айырма абдан чоң.

Жалпы алганда, мезгилдерде солдон онго карай атомдордун иондошуу энергиясы жогорулап, атомдук радиустары кичирейип, ал эми ядролордун эффективдүү заряддары чоңоюп отурат.

8 электрондуу денгээлге караганда 18, андан 32 электрондуу денгээлдин ядросунун эффективдүү зарядынын таасири чоң болот. Келтирилген иретте элементтердин радиустарынын өлчөмү өтө жай өзгөрүп, ал эми f-элементтерде ал радиустар кичирейгендиктен (лантоидтик кысылуу), 6-мезгилдин d-элементтеринин иондошуу (энергиялары) потенциалдары 4-жана 5-мезгилдердеги элементтердиккен жогору болот.

Газ абалындагы нейтралдуу атом бир электронду кошуп алып, терс ионго айланганда бөлүнгөн же сицирилген энергиянын саны атомдун электронго тектештиги (жакындығы) (E) деп аталат.

Иондошуу энергиясы сыйктуу эле атомдун электронго тектештиги атомдун радиусуна жана ядронун эффективдүү зарядына көзкаранды болот, электрон-вольт (эВ) менен туюндурулат.

Мезгилдерде солдон онго карай элементтердин радиустары кичирейип, ядронун эффективдүү заряды көбөйгөндүктөн атомдун электронго тектештиги жогорулайт, ал эми группаларда жогортон төмөн атомдун электронго тектештиги азаят. Бул жалпы законченемдүлүктөрдөн кээ бир четтөөлөр байкалат.

Атомдун иондошуу энергиясы менен электронго тектештиги элементтин реакцияга киругүү жөндөмдүүлүгүн мүнөздөйт. Эгерде иондошуу энергиясы аз элемент менен электронго тектештиги көп элемент аракеттенишсе, бири-бири менен өтө женил реакциялашып туруктуу бирикмени пайда кылат. Элементтердин касиеттерин кенири мүнөздөө терс электрлүлүк деп аталган шарттуу шкаланы колдонуу ынгайлуу.

Элементтин терс электрлүлүгү

Атомдун көлөмү, иондошуу энергиясы, электронго тектештиги, ядронун эффективдүү заряды, катар номери ж. б. факторлор элементтин касиеттерин алдынала айтууга мүмкүндүк берерин жогоруда көрдүк, бирок иш жүзүндө аталган бардык факторлорду эске алуу абдан кыйын. Ошондуктан элементтин химиялык касиеттерин алдынала айтып, аларды түшүндүрүү үчүн *терс электрлүлүктү* (ТЭ) колдонуу ыңгайлуу.

Элементтин терс электрлүлүгү (ТЭ) деп, анын атомдорунун электронду өзүнө тартып кармап туруу жөндөмдүлүгүн айтабыз. ТЭ так аныкталған физикалык константа эмес. Ал атомдун электронду кармап туруу жөндөмдүлүгүн көрсөткөн элементтин салыштырма мүнөздөмөсү болуп эсептелет. Демек, берилген элементтин ТЭ атомдук массанын шкаласы сыйактуу, башка элементтердин ТЭ салыштырмалуу аныкталат, анын бир нече шкаласы (Полингдин, Милликендин, Оллред-Роховдун ж.б.) бар.

Келтирилген маалыматтар элементтердин ТЭ мезгилдерде солдон онго карай көбөйүп, элементтин электронду кошуп алыш анионду пайда кылуу жөндөмдүлүгү, б. а. металлдык касиеттери начарлап, металл эместики касиеттери өскөнүн баяндайт. Ал эми группаларда (I A – VII A) жогорудан төмөн карай элементтин ТЭ азайып, электронун берип катион пайда кылуу жөндөмдүлүгү же металлдык касиеттери күчөп, металл эместики касиеттери начарлап отурат. ТЭ элементтердин бир катар касиеттерин алдынала айтууга мүмкүндүк берет. Мисалы, өзара аракеттешкен атомдордун (A жана B) ТЭнүн сандык маанилериндеги айырма аз болсо байланыштын уюлдуулугу өсүп, иондук салымы байкалат, айырма абдан чоң болсо, иондук бирикмелер пайда болот. Мисалы, O_2 , NO, HgO, BaO молекулаларындагы элементтердин ТЭнүн сандык маанилериндеги айырмаларды салыштырып көрөлү:

$$T\mathcal{E}_{(O_2)} = 3,5 - 3,5 = 0 \text{ эВ}; \quad T\mathcal{E}_{(NO)} = 3,5 - 3,0 = 0,5 \text{ эВ};$$

$$T\mathcal{E}_{(HgO)} = 3,5 - 1,9 = 1,6 \text{ эВ}; \quad T\mathcal{E}_{(BaO)} = 3,5 - 0,9 = 2,6 \text{ эВ}.$$

Мындан, O_2 , NO, HgO жана BaO ирети боюнча уюлсуз молекуладан O_2 , уюлдуу молекулага NO, андан иондук бирикмеге BaO өтүп жаткандыгы көрүнүп турат.

Элементтердин касиеттеринин мезгилдүү өзгөрүшү

Мезгилдик системанын эң сонун өзгөчөлүктөрүнүн бири анын жардамы менен элементтин валенттүлүгүн, демек, элементти жана

анын бирикмелеринин касиеттерин алдынала айтууга болот. I–IV группалардын элементтери негизинен 1, 2, 3, 4кө барабар болгон окисенүү даражалары менен мұнөздөлөт. Калган бардық элементтер группанын номерине барабар окисенүү даражаларын көрсөткөнү менен андан четтөөлөрү көп болот. Мисалы, IV, V, VI, VII, VIII подгруппалардын элементтери: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni алган ордуна жооп берген бирикмелерден башка төмөнкү окисенүү даражаны көрсөткөн бирикмелери да көп кездешет. Лантаноиддер менен актиноиддер III группанын металлдары болгону менен +3 окисенүү даражасынан башка да окисенүү даражаларын көрсөткөн бирикмелерди пайда кылат. Ошондой эле VII группанын элементтери галогендердин окисенүү даражалары +7ден –1ге чейин өзгөрөт, VI группанын элементтеринин O, S, Se, Te окисенүү даражалары +6дан –2ге, ал эми IV группанын элементтеринин мұнөздүү окисенүү даражалары +4төн –4кө чейин өзгөрөт.

Элементтердин химиялық касиеттеринин ичинен окисендиригич-калыбына келтиргич касиеттерин талдап көрсөк, мезгилдерде солдон онго карай калыбына келтиргич касиеттери азайыш, окисендиригич касиеттери көбөйгөнүн байкайбыз. Канчалық ТЭ өлчөмү аз болсо, ошончолук ал элемент күчтүү калыбына келтиргич (щелочтуу металлдар), тескерисинче ТЭ өлчөмү канчалық чоң болсо (галогендер) ошончолук күчтүү окисендиригич болот.

Химиялық элементтердин оксид, гидроксиддеринин касиеттери да мезгилдүү өзгөрөт. Ар бир мезгилдин элементтери кычкылтек менен E_2O дон баштап E_2O_7 , EO_4 формуласына жооп берген оксиддерди пайда кылышат. Оксиддерди пайда кылган элементтердин окисенүү даражалары чоңойгон сайын, алардын мұнөзү негиздик касиеттерден амфотердик касиеттерге өтүп, андан ары алардын кислоталық касиеттери көбөйт.

Оксид	Na_2O	MgO	Al_2O_3	SiO_2	P_2O_5	SO_3	Cl_2O_7
Окисенүү даражасы	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
Гидроксид	NaOH	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	$\text{Al}(\text{OH})_3$	H_4SiO_4	H_3PO_4	H_2SO_4	HClO_4
Гидроксиддин мұнөзү	щелочь	негиз	амфолит H_3AlO_3	начар кислота	орт күчтүү кислота	күчтүү кислота	күчтүү кислота

Бул бирикмелердин негиздик, амфотердик же кислоталық мұнөздөрү борбордук иондун зарядынын өлчөмүне жана радиусуна көзқаранды болот.

Демек, ар бир мезгил күчтүү негиз пайда кылган элементтен башталыш, күчтүү кислота пайда кылган элемент менен аяктайт.

d-элементтердин оксиддеринин жана гидроксиддеринин мүнөзү да элементтин окистенүү даражасына көзкаранды болот. Мисалы, MnO менен Mn_2O_3 негиздик $Mn(OH)_2$, $Mn(OH)_3$, MnO_2 амфотердик $Mn(OH)_4$, же H_2MnO_2 , ал эми MnO_3 менен Mn_2O_7 кислоталык касиеттерди көрсөтүшөт. Бир эле группадагы элементтердин оксиддери менен гидроксиддеринин мүнөзүнүн өзгөрүшү борбордук атомдун радиусуна көзкаранды болот. Башкы подгруппаларда (s-, p-элементтер) жогорудан төмөн карай атомдук радиустары чоңойгондуктан элементтин оксиддеринин жана гидроксиддеринин негиздик касиеттери күчөп, кислоталык касиеттери азайып отурат. Жалпы алганды, мезгилдер менен группалар боюнча элементтердин гидроксиддеринин касиеттери төмөнкүдөй өзгөрөт: I A, II A подгруппалардын элементтери негиздер; III A подгруппада радиусу кичинекей бордун гидрокси迪 начар кислота, алюминий, галлий, индийдин гидроксиддери амфолиттер, таллийдин радиусу чоң болгондуктан гидрокси迪 негиздик касиеттерге ээ. IV A группасында радиустары кичине көмүртек менен кремнийдин гидроксиддери кислоталык, ал эми германий, калай, коргошундун гидроксиддери амфотердик касиетке ээ. Калган V A, VI A, VII A группалардын элементтеринин гидроксиддери – кислоталар. Ушул сыйктуу эле касиеттердин мезгилдик өзгөрүшү элементтердин суутек, галогендер ж. б. элементтер менен бирикмелеринде байкалат.

Мезгилдик закондун мааниси

Мезгилдик закон жана мезгилдик системасын философиялык чоң мааниси бар, ал бардык элементтерди бирдиктүү материя катары карайт.

Д. И. Менделеев өзүнүн мезгилдик законун ачып, элементтердин мезгилдик системасын түзгөндө атомдун курамдык бөлүктөрү жөнүндө маалымат жок эле. Ошондой болсо дагы элементтердин бирдиктүүлүгү жөнүндөгү законченемдүүлүкту Д.И. Менделеев мезгилдик система түзүүдө негиз кылып алган. Ар бир химиялык элемент өзүнө таандык физика-химиялык константалар менен мүнөздөлөт. Элементтердин жана алардын бирикмелеринин көп түрдүүлүгүнө карастан, Д. И. Менделеев окшош элементтерди өзүнчө топто, алардын ичинен касиеттери боюнча кескин айырмаланган элементтерди салыштырып (щелочтуу металлдар жана галогендер) көрүп, мезгилдик таблицасын биринчи үлгүсүн алган. Касиеттеринин айырмасы азыраак элементтерди алардын ортосуна жайгаштырган. Д. И. Менделеевдин мезгилдик системасында касиеттери боюн-

ча кескин айырмаланган оң жана терс электрлүү элементтердин орун алышы карама-каршылыктарын, оқистенүү-калыбына келүү процесстеринин бирдиктүүлүгүн көрсөтөт.

Элементтердин мезгилдик системасында сандан сапатка өтүү закону да ачык-айкын байкалат. Мисалы, элементтин ядросуна улам бир протон кошулганда жаңы элементтин ядросу, аны менен катар бир электрон кошулуп, анын атому пайда болуп жатат. *Эгерде нейтралдуу атом бир электронун жоготуп койсо, оң заряддуу ион, тескериシンче, нейтралдуу атом бир электронду кошуп алса, терс заряддуу ион пайда болот.* Эгерде ядрого нейтрон кошулса, элементтин химиялық касиеттери өзгөрбөстөн ошол эле атомдун изотобу пайда болот. Атомдун ядролорунун туруктуулугу протон менен нейтрондордун катышына көзкаранды болот. Бул катыш белгилүү бир чектен ашканда пайда болгон жаңы изотоп туруксуз болуп α же β -ажыроонун натыйжасында жаңы элементтин ядролорун пайда кылат, б. а. радиоактивдүү болуп калат.

XIX кылымдын аяғындагы жана XX кылымдын башындагы илимий ачуулар мезгилдик закондун белгилүү ирээттүүлүктүү кучагына алган жалпы табигый закон экендигин ырастады, анын негизги принциптери такталып, терендетилип андан ары өөрчүдү. Мезгилдик закон ачылгандан кийинки химиядагы, физикадагы чон илимий жаңылыктар, ушул закондун негизинде жаралды десек жаңылышпайбыз, себеби ал бардык жаңы илимий ачууларга жол көрсөттү. Алсак, Д. И. Менделеев тарабынан касиеттеринин бардыгы алдын-ала айтылган элементтердин ачылышы окумуштуунун гениалдуу илимий көрөгөчтүгүн ырастады, алар таблицадан Д.И. Менделеев ачык калтырган орундарды ээледи. А түгүл урандан кийинки элементтер синтезделип, азыр белгилүү элементтердин саны 115 элементтен ашты. Д. И. Менделеев мезгилдик закондун жалпы табигый закон экендигине көзү жеткендиктен көп элементтердин атомдук массаларын ондоп, оксиддеринин формулаларын жана элементтердин валенттүүлүктөрүн тактады.

Атом түзүлүшүн, молекулалардын пайда болушун түшүндүргөндөн кийинки илимий ачылыштар мезгилдик закондун тууралыгын ырас-тап, табигый илимдердин андан ары өөрчүшүү үчүн анын ролу зор экендигин көрсөттү. Мезгилдик системанын негизинде окумуштуулар практиканын талаптарын канаттандыргыдай сапатка ээ болгон жаңы химиялық бирикмелерди жана металлдардын куймаларын алып жатышат. Мезгилдик закон биохимия, геохимия, биогеохимия, геология, радиохимия, ядролук физика, космостук химия ж. б. илимдердин жаңы тармактарынын жаралышын жана андан ары өөрчүшүн шарттады.

Иондук байланыш

Иондук байланыштын маңызы, демек, иондук би кмлердин касиеттери жана структурасы электр-статикалык теориянын көзкараштары менен оной түшүндүрүлөт.

Берилген атомдун бир же андан көп электрондо башка бир атомго толук өтүп кетсе, иондук байланыш пайда болулады. Реакциянын жеңил жүрүшү учун электронун бере турган атом менен иондошуу потенциалы эң аз, ал эми электронду кошуп алуучу атомдун электронго тектештиги абдан жогору болушу керек. Реакциянын натыйжасында электронун берген атом, он заряддуу ионголууда эми электронду кошуп алган атом, терс заряддуу ионго айланады.



Мында натрий эң сырткы $3s^1$ электронун хлордук берип өзүнө чейинки инерттүү газдын (неон), ал эми хлордун атомын натрийдин электронун кошуп алып, өзүнөн кийин жайгашкан инерттүү газдын (аргон) конфигурациясына ээ болушту.

Инерттүү газдардын бардыгынын (гелийден баштап $- 1s^2$) эң сырткы кванттык денгээлдери ns^2np^6 конфигурациясында ээ болгондуктан иондошуу потенциалдары чоң сан, ал эми электронго тектештиги терс сан, б. а. инерттүү газдар электрондуузулушунун абдан туруктуулугу менен мүнөздөлөт. Бир электрону берип, неондун конфигурациясына ээ болгон натрий ионунун энергиясын электронун тартып алууга өтө көп энергия жумшалат: $I_1 = 549 \text{ эВ}$, ал эми $I_2 = 47,3 \text{ эВ}$. Ошондуктан, натрий үчүн Na^+ ионун таңда кылуу мүнөздүү.


Эгерде I A группанын элементтери бир электрону берүү менен туруктуу электрондук конфигурацияга жетишсе, II A группанын элементтери 2 электронун, III A группанын элементтери 3 электронун берип ns^2np^6 конфигурацияга ээ болот. Мисалы,



VII A, VI A менен V A группалардын элементтери 1, 2 жана 3 электрондорду кошуп алып ns^2np^6 электрондук структуралары пайдаланып кылат:



Бардык терс заряддуу иондордун электрондук структуралары инерттүү газдардын конфигурациясындай болсо, он исардуку башкача болушу да мүмкүн:



Ошентип, иондук бирикмеде электрондук булут айрым иондун тегерегинде жайгашат жана ар бир иондун тегерегинде бардык багыттары боюнча кулондук күчтөр бирдей таасир этет, ошондуктан мейкиндикте иондук байланыштын белгилүү бир багыты болбайт, байланыш *багытсыздығы* менен мұнәздөлөт. Мындаи карама-каршы заряддуу эки ион өзара аракеттенишсе, алар бири биринин заряддарынын күчтүк талааларын толук канаттандыrbайт, ар бири башка багыттары боюнча карама-каршы заряддуу иондор менен аракеттенишүү жөндөмдүлүгүн сактап, *канықпастығы* менен айырмаланат. Кристаллда ар бир ион карама-каршы заряддуу иондордун максималдуу санынын курчоосунда болот, берилген иондун тегерегинде канча ион топтолоору иондордун өлчөмүнө көзкаранды.

Коваленттик байланыш

Иондук байланыштын теориясы бирдей атомдордон же касиеттери жакын элементтердин атомдорунан молекулалардын пайда болушун түшүндүрө албайт. Мындаи молекулалардын пайда болушун Льюис коваленттик байланыш теориясы аркылуу түшүндүрөт. Суутек, азот, хлор ж. б. сыйяктуу бирдей атомдордон пайда болгон молекулаларда H_2 , O_2 , Cl_2 эки атомдун бири экинчисине электронун бериши же кошуп алышы жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес.

Мындаи молекулалардын пайда болушун шарттаган күч молекула пайда кылууга катышкан атомдордун жалкы электрондору жуптасып эки атомго тен бирдей тиешелүү болуп калат, бул жуп электрондордун эсебинен молекулага бириккен эки атом тен инерттүү газдын конфигурациясына ээ болушат. Мисалы,




Гелийдин конфигурациясына ээ болуу үчүн суутектин атомуна бирден электрон жетпейт. Ошондуктан, эки атом бири бирине жакындашканда, алардын жалгыз электрондору жалпы молекулага тиешелүү электрондук жупту пайда кылып коваленттик байланыш келип чыгат. Галогендердин валенттик электрондорунун саны 7, демек «октетти» пайда кылууга бирден электрон жетишпейт. Ошондуктан, алардын жалкы электрондору жуптасып эки атомго тен тиешелүү электрондук конфигурацияны пайда кылат:



Кванттык механиканын көзкарашына ылайык өзара аракеттешүү үчүн суутектин эки атому (H_a жана H_b) жакындашканда, алардын ортосунда эки түрдүү электр-статикалык күчтөр таасир эти-

ши мүмкүн. Жакындашкан эки атомдун электрондорунун спиндері карама-каршы багытталған болсо, андай электрондук булуттар ($1s_a$ жана $1s_b$) кайрадан жабылып* коваленттик байланыш ишке ашат.

Мындай кайрадан жабылып пайда болғон жаңы молекулалық булуттун тығыздығы эки ядронун ортосунда максималдуу болот. Өзара аракеттешүү үчүн жакындашкан атомдордун электрондорунун спиндері жарыш багытталған болсо ($\downarrow\downarrow$ же $\uparrow\uparrow$) эки атомдун ортосунда тұртұлұу күчтөрү гана аракет кылгандыктан молекула пайда болбайт. (3.4-сүрөт.)



3.4-сүрөт. Коваленттик молекуладагы булуттун жайгашуу схемасы.

Демек, өзара аракеттешкен атомдордун электрондорунун абалдарына жараша молекула пайда болушу же атомдор кагыльшып эле кайра өзгөрүсүз ажырап кетиши мүмкүн.


Коваленттик байланыштын пайда болушун түшүндүрүү үчүн алгач толкундуқ функцияны туура тандоо зарыл. Толкундуқ функцияны тандоонун эки ыкмасы бар: валенттик байланыш теориясы (ВБТ) жана молекулалық орбиталдардын теориясы (МОТ). Бул эки теория баштапкы толкундуқ функцияны түзүүгө ар түрдүүчө келгендиңтен, молекуланын негизги моделинин түзүлүшүн түрдүүчө чагылдырат. Валенттик байланыш теориясы молекуланын түзүлүшүн ачык-айрым элестетүүгө мүмкүндүк бергендиңтен, бир катар маселелерди сапаттық жактан чечүүгө көп колдонулат. ВБТ боюнча молекуланы түзгөн атомдор өздөрүнүн жекечелигин сактап калат, ал эми молекулалық орбиталдардын теориясы атомдун түзүлүшү жөнүндөгү негизги көзқараштарды пайдаланып, молекуланы бирдиктүү бир бүтүндөй бөлүкчө деп карайт.

Суутектик байланыш

Суутектин иону (протон) менен терс электрлүүлүгү чоң (фтор, хлор, кычкылтек) элементтердин иондорунун өзара аракеттенишинен пайда болғон байланыш суутектик байланыш деп айтылат.


Суутектин молекуласы эки терс электрлүү элементти байланыштырган көпүрөнүн ролун аткара тургандыгы, бирикмелерде суутектин координациялық саны экиге барабар экендиги белгилүү. Мындағы пайда болгон байланыш Ван-дер-Ваальс күчтөрүнөн бир кыйла көп, ал эми коваленттик байланыштан алда канча аз, б. а. ортолук мааниге ээ. Суутектик байланыш заттардын физикалық, химиялық жана структуралық касиеттерине таасир кыльш, физиологиялық процесстерде өзгөчө чоң ролду ойнайды.

Жалпы алганда суутектик байланышты төмөнкүдөй элестетүүгө болот:



Суутектик байланыштын энергиясы (E_{cb}) анча деле көп болбайт. Алсак, $\text{H}\cdots\text{H}$; $\text{H}\cdots\text{O}$; $\text{H}\cdots\text{F}$ суутектик байланыштардын энергиялары тиешелүү түрдө $E_{cb} = 8,0; 21,0$ жана $42,0 \text{ кДж} \cdot \text{моль}^{-1}$ барабар.

Ал эми музун кристаллдарында суунун молекулалары тетраэдрик конфигурацияда жайгашат (3.5-сүрөт).



3.5-сүрөт. Муз структурасындагы суутектик байланыштар.

3.5-сүрөттө көрсөтүлгөндөй кычкылтектин ар бир атому тетраэдрик төрт суутектин атомунун борборунда жайгашкан. Ал суутектин төрт атомунун экөө кычкылтектин атомуна уюлдуу коваленттик байланыш ($d = 0,109 \text{ нм}$), калган экөө суутектик байланыш ($d = 0,176 \text{ нм}$) менен бириккен. Өз иретинде суутектин ар бир атому кычкылтектин бир атому менен уюлдуу коваленттик, экинчиси менен суутектик байланыш аркылуу бириккен. Муз эрий баштаганда андагы суутектик байланыштар үзүлө баштагандыктан (15% ке жакыны үзүлөт), суунун молекулалары жакындашып, анын тыгыздыгы жогорулайт, ошондуктан муз суюк суудан женил болот. Акырындық менен температура жогорулай баштаганда суунун молекулалары ныкташып

отуруп, 4° Сдеги суунун тыгыздыгы максималдуу чегине жетет. Ушул шартта суунун молекулалары эки суутектик байланыш менен бирккен димерлерден турат. Температура мындан да жогорулаганда суутектик байланыш үзүлүп, димерлер азайгандыктан кайра суунун көлөмү чоноёт. Суу бууланып газ абалына өткөндө бардык суутектик байланыш үзүлүп, ал айрым молекулалардан турат. Суунун аномалиялық касиеттери: жакшы эриткичтиги, жогорку жылуулук сыйымдуулугу, қатмар-катмар түрүндөгү тоңушу, диэлектрик ж. б. касиеттери суутектик байланыш аркылуу түшүндүрүлөт. Суутектин фториди менен кээ бир карбон кислоталарынын бууларында суутектик байланыштар толук үзүлбөйт, демек, молекулалары димер түрүндө жүрөт. Заттардын суутектик байланыштын әсебинен ассоциациялануу жөндөмдүүлүгү аммиак, спирттер, суутектин пероксиди, күкүрт кислотасы, гидразин сыйактуу бирикмелерге да таандык.

Суутектик байланыш аркылуу ассоциаттар пайда болуп, на-
тыйжада берилген бирикменин балкып эрүү жана кайноо температу-
ралары, эрүү жана эритүү жөндөмдүүлүгү өзгөрөт, балкып эрүү эн-
тальпиясы көбөйөт ж. б.

Суутектик байланыш мүнөздүү болгон бирикмелердин физика-
лық касиеттери, алардын аналогдорунун касиеттеринен кескин айыр-
маланышы мүмкүн.

Суу менен суутектин фторидинин кайноо жана балкып эрүү тем-
ператураларынын жалпы законченемдүүлүктөн кескин четтөөлөрү,
суутектик байланыш менен түшүндүрүлөт. Эгерде андай болбогондо
суу менен суутек фторидинин балкып эрүү жана кайноо температу-
ралары эксперименталдык маанисинен алда канча төмөн болмок.

Жыйынтыктап айтканда суутектик байланышты багытталуу аракеттешүүлөрдүн айрым учуро катарында кароого болот. Себеби байланыштын пайда болуу механизми диполь-диполдук, валенттик байланыш жана электр-статистикалык теориялардын негизинде түшүндүрүп жүрүшөт.

Металлдык байланыш

Металлдардын бардыгы (сыматтан башкасы) кадимки шарттарда катуу заттар. Алар негизинен кубдук жана гексагоналдык системадагы абдан нык жайгашкан кристаллдарды пайда кылышат. Металлдардын электр тогун жана жылуулукту өтө жакшы өткөрүү жөндөмдүүлүгү, алардын кристаллдарынын боштуктарында валенттик электрондор эркин жылып жүрөт деген божомолдоого алып келет. Атомдор бири бирине жакындашканда өзара аракеттешүүнүн натыйжасында металлдар конденсацияланып кристаллды пайда кылат.

Жеке че турган атомдор жакындашып, белгилүү бир аралықка жеткенде эки атомдун валенттик орбиталдарының ортосундагы аракеттешүүлөр күчөп, өтө жакын жайгашкан орбиталдардын тобу үзгүлтүксүз валенттик зонаны түзүшөт. Бул энергетикалық зоналар айрым атомдорго эмес бүтүндөй кристаллга таандык болот. Металлдардын валенттик зонасындагы орбиталдарының көпчүлүгү же бир бөлүгү бош калат. Бул зоналар өтө жакын жайгашкандан аз гана жылуулук энергиясынын таасиринен электрондор жогорку энергетикалық деңгээлчелерге өтө альшат. Демек, абсолюттук нөлдө гана электрондор зонанын эң төмөнкү деңгээлдерин ээлебесе, кадимки шарттарда алар зонанын бардык деңгээлдерине бөлүнүп жайгаша беришет.

Металлдарда өткөргүч зона валенттик зонанын жогорку бөлүгү менен кайрадан жабылып, ал экөө жакын жайгашкан үзгүлтүксүз энергетикалық деңгээлди пайда кылат. Өткөргүч зонадагы электрондор кристаллда эркин жылып жүрүшөт. Кадимки шарттарда металлдардын валенттик электрондору валенттик зонада гана эмес, өткөргүч зонанын төмөнкү деңгээлдеринде да болот (3.6-сүрөт, а).

Металлдардын жылуулукту жана электр тогун жакшы өткөрүү жөндөмдүүлүгүн, алардын кристаллдарынын боштуктарында эркин жылып жүргөн электрондук газ жөнүндөгү модель оңой түшүндүрөт.

Иондук жана коваленттик кристаллдарда өткөргүч зонанын энергиясы валенттик зонадан көп айырмаланғандыктан, бул экөөнүн ортосунда өтө чоң тыюу салынган зона келип чыгат. Электрондор толук толгон валенттик зонадан электрону жок өткөргүч зонага сыврантан энергия бербестен электронду которую мүмкүн эмес, себеби мындаид заттарда тыюу салынган зона абдан чоң ($E > 4,0 \text{ эВ}$). Албетте,



3.6-сүрөт. Өткөргүч (а), жарым өткөргүч (б) жана изоляторлордун (в) энергетикалық деңгээлдеринин зоналық структурасы.

өтө көп энергия же жогорку чыналуу берүү менен электрондорду валенттик зонадан өткөргүч зонага которуп, затты электр өткөргүч абалга жеткирүүгө болот, бирок мындай шартта изолятор толук бузулуп, зат иондошуп кетет.

Донордук-акцептордук байланыш

Көп убактарда байланыш пайда кылууга катышпаган жуп электрону бар атом бош орбиталдары бар атом же ион менен өзара аракеттешкенде да коваленттүлүк көбөйүшү мүмкүн. Мындай учурларда жуп электронун жалпы пайдаланууга берген атом – *донор*, ал эми жуп электронду кабыл алган бош орбиталы бар атом – *акцептор* деп аталат. Донордун жуп электрону менен акцептордун бош орбиталынын эсебинен пайда болгон байланыш – *донор-акцептордук байланыш* деп аталат. Мисалы,



Аммиактын молекуласы менен суутектин иону жакындашканда азоттун жуп электрону суутектин бош орбиталы менен биригип, азоттун коваленттүлүгү үчтөн төрткө чейин жогорулайт. Азот менен суутектин үч атому ортосундагы байланыштын жаңы пайда болгон байланыштан эч айырмасы болбайт.


§ 7. Атомдук орбиталдардын гибриддешүүсү

- *Ар түрдүү формадагы электрондук орбиталдардын өзара биригип, баштапкы формаларынан айырмаланган, жаңы геометриялык фигурадагы орбиталды пайда кылышы, орбиталдын гибриддешүүсү* деп аталат.



Химиялык байланышка көбүнчө таза атомдук орбиталдар катышпастан, гибриддешкендери катышат. Гибриддешкен атомдук орбиталдардын саны алгачкы таза абалдагы атомдук орбиталдардын санына барабар болот.

sp-гибриддешүүсү

sp-гибриддешүүсү бериллийдин дүүлүккөн атомунда даана байкалат:



Натыйжада бир s-жана бир p-орбиталдары гибриддешип эки sp-гибриддешкен жаңы атомдук орбиталга айланат. Алар өзара бирсызыкта 180° бурч боюнча жайгашат (3.7-сүрөт):



3.7-сүрөт. sp-гибриддешүүсү.


Сүрөттө ядронун бир тарабын көздөй гибриддик булуттун тыгыздыгы көбөйгөндүгү көрүнүп турат. Ошентип, бир эле кванттык денгээлдеги сфералык симметриялуу s-электрондук булут менен гантель формасындағы p-электрондук булуттун өзара аракеттенишинен формалары бирдей симметриялуу жаңы эки гибриддик электрондук булут пайдалуу болду. Мындай типтеги sp-гибриддешүү бериллий хлоридинде ишке ашат (3.8-сүрөт):



3.8.-сүрөт. sp-гибриддүү бериллий хлориди.

sp²-гибриддешүүсү


Бир s- жана эки p-орбиталдардын комбинациясынан үч жаңы sp² гибриддик орбиталь пайдалуу болот. Бул гибриддик орбиталдар бири бирине 120° бурч менен жайгашат. Мисалы, бордун хлориди sp² -гибриддешүүнүн натыйжасында үч бурчтуу формадагы молекулалы пайдалуу кылат (3.9-сүрөт).



3.9-сүрөт. sp²-гибриддешүүсү.


sp³-гириддешүүсү

Бир s-, үч p-электрондук булуттардын комбинациясынан жаңы sp³-гириддик орбиталдар пайда болот. Жаңы пайда болгон төрт гириддик орбиталь 109,28° бурч боюнча багытталган симметриялуу тетраэдрди пайда кылат. Мындай гириддешүү көмүртектин дүүлүккөн атомунда даана байкалат (3.10-сүрөт):



3.10-сүрөт. sp³-гириддешүүсү.

sp³-гириддешүүсү аммиак, суу тибиндеги молекулаларда байкалат. Аммиактын молекуласындагы азотто байланыш пайда кылууга катышпаган бир жуп электрон ($2s^2$) бар. Координаттык октор (x, y, z) боюнча жайгашкан үч p-электрондордун суутектин үч атому менен пайда кылган байланыштарынын бурчу 90° болуу керек эле, бирок аммиакта ал бурч 107,3°, тетраэдрлик конфигурациянын бурчунан (109,28°) жакын. Бул аммиактын молекуласындагы байланыштар таза p-орбиталдардын каныгуусу менен пайда болбостон, жарым-жартылай sp³-гириддешүүгө дуушар болгондукун далилдейт, аммиактагы азоттун атомунун бөлүнбөгөн жуп электрону ($2s^2$) мейкиндикте белгилүү багытты алыш турганын көрсөтөт.



3.11-сүрөт. Метандын, аммиактын, суунун тетраэдр түрүндөгү молекулалары.

Азоттун атомундагы пайдаланылбаган жуп электрондун мейкиндикте багыт алуусу аммиактын молекуласынын донор-акцептордук өзара аракеттешүүгө өзгөчө ийкемдүүлүгүн түшүндүрөт. Аз болсо


да sp^3 -гибриддешүү суунун молекуласында байкалат, анда кычкылтектин эки жуп электрону таасир этет (3.11-сүрөт).

Химиялық байланышты түшүндүрүүчү валенттик байланыш теориясы (ВБТ)


Бул теорияга ылайык бирикмени түзүүчү атомдор жакындашканда байланыш пайда кылууга алардын валенттик электрондору гана катышкандыктан аракеттешкен атомдор өздөрүнүн жеке касиеттерин сактап калат. Молекуланын түзүлүшүн баяндаган валенттик байланыш теориясынын жоболору түшүнүктүү, элестетүүгө женил, бирок колдонгон математикалык ыкмалары отө татаал. ВБТнын негизги жоболору төмөнкүлөр:

- 1) коваленттик байланыш спиндери карама-каршы багытталган эки электрондун эсебинен пайда болот;
 - 2) байланыш пайда болгондо электрондук булуттар кайрадан жабылгандыктан эки ядронун ортосунда электрондук булуттардын тығыздыгы жогорулайт;
 - 3) электрондук булуттардын кайра жабылуу даражасы канчалык көп болсо, пайда болгон молекуланын энергиясы ошончо аз, туруктуулугу жогору болот. Заттардын пайда болушунда молекулалык орбиталь ыкмасы да колдонулат.

Мындан тышкary, элементтин атомунун сырткы электрондорунун бири, аны менен аракеттешкен терс электрлүлүгү көбүрөөк элементтин атомуна өтүп кетсе да коваленттүлүгү жогорулайт. Алсак, азоттун атому реакциянын натыйжасында бир электронун өзүнөн терс электрлүлүгү көп элементтин атомуна берип, торт жалкы электрондуу ионго N^+ айланышы мүмкүн:




Мындай айлануу азот кислотасы пайда болгондо байкалат, себеби экинчи мезгилдин элементтеринин сырткы валенттик денгээлдеринде болгону торт гана орбиталь (бир s-, үч p-орбиталь) болгондуктан азот төрттон ашык коваленттүүлүкту көрсөтө албайт. Мындай кубулуш нитрат-иондо байкалат. Нитрат-ионду резонанслык системалардын мисалы катарында төмөнкү структура түрүндө жазууга болот:



Бул бирикмеде азоттун валенттүлүгү 4кө барабар болгону менен окистенүү даражасы +5 ке барабар деп алынат.

Химиялык байланыштын уюлдуулугу

Бир эле элементтин эки атомунан пайда болгон, ядролорунун он заряды менен электрондорунун терс зарядынын «оордук борборлуру» дал келген молекулалар *уюлсуз*, ал эми байланыш – *уюлсуз байланыш* деп аталат. Тұрдүү элементтердин атомдорунан пайда болгон молекулаларда, жуп электрондук булату ТЭ аз атомдон ТЭ көбүрөөк атомго жакын жайгашат. Он жана терс заряддарынын «оордук борборлуру» дал келишпей, алардын заряддары белгилүү бир аралыкта (l_i) орун алған молекулалар *уюлдуу же диполдор*, ал эми байланыш *уюлдуу байланыш* деп аталат (3.12-сүрөт).



3.12-сүрөт. Уюлсуз, уюлдуу жана иондук байланыштардын салыштырмалуу схемалары.

Уюлдуу молекуладагы он жана терс заряддын оордук борборлурун аралығы *уюлдун узундугу* (l) деп аталат. Мындай молекула пайда кылган элементтердин ТЭ айырмачылығы канчалық чоң болсо, ошончолук химиялык байланыш уюлдуу болот деген корутундуға келебиз. Молекуланын уюлдуулугу анын диполдук моментинин (μ) өлчөмү менен аныкталат:

$$\mu = e \cdot l,$$

мында e – элементардык электр заряды, l – диполдун узундугу.

Молекулалардын диполдук моменти *дебай* (D) менен ($1D = 1 \cdot 10^{-20}$ эл. ст. бирдик) туюнтулат.

Уюлсуз молекулаларда $l = 0$, демек, $\mu = 0$, ал эми уюлдуу молекулаларда $l > 0$, демек, $\mu > 0$.

Молекуладагы атомдордун ТЭ айырмасынын байланыштын уюлдуулугуна тийгизген таасириң салыштырып көрүү үчүн 2-мезгилдин элементтеринин фториддерин карап көрөлү:



Мында атомдордун ТЭ өлчөмүндөгү айырмачылық мезгилде солдон онго азайған сайын иондук бирикме – литий фторидинен уюлдуу

бирикмелерге, ақырында уюлсуз фтордун молекуласына жетип токтойт. Ошентип, молекуладагы байланыштың жаратылышы молекуланы түзгөн атомдордун терс электрлүлүгүнүн сандық маанилери-нин айырмачылығына көзкаранды.

؟ Суроолор жана конұгүүлор

1. Атом-молекулалық окуунун негизги жоболорун айтып бергиле?
2. Атомдун татаалдығы, ядро менен протондун жана электрондун саны әмнеге барабар?
3. Резерфорд, Бор теорияларының кемчиликтерин көрсөткүлө?
4. Квант теориясының негизги жоболору жана кванттық сандардың маанисин айтып бергиле.
5. Атомдук орбиталардың толтурулуш ирети: Паули принциби, Гунд эрежеси жана энергияның азаюу принциби.
6. Д. И. Менделеевдин мезгилдик законго өзүнүн берген аныктамасы жана азыркы мезгилдеги эрежесин айтып бергиле?
7. Элементтердин мезгилдик системасының түзүлүшү.
8. Атомдун иондошуу энергиясы, электронго тектештиги жана элементтердин терс электрлүлүгү жөнүндө кандай маалыматыңар бар?
9. Химиялық байланыш жана алардың түрлөрү иондук, коваленттик байланыштардың айырмачылыктарын көрсөткүлө.
10. sp , sp^2 , sp^3 гибриддешүүлөрү жана аларга байланыштуу заттардың түзүлүшүн көрсөткүлө.
11. Суутектик, металлдық байланыштардың маанисин айтып бергиле.
12. Li, Na, Ca, Al, Sc, Cu, Zn элементтеринде электрондор атомдук орбitalдарда кандай бөлүнгөн?
13. Эмне үчүн хром подгруппасындагы элементтерде «электрондун кулашы» кубулушу байкалат?

ХИМИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕРДИН НЕГИЗГИ ЗАКОНЧЕНЕМДҮҮЛҮКТОРУ

§ 1. Химиялык реакциянын ылдамдыгы жөнүндө түшүнүк

Ар кандай химиялык процесстерди изилдөөнүн натыйжасында реакциялар түрдүү ылдамдык менен жүрө тургандыгы аныкталган. Кээ бир реакциялар көз ирмемде жүрөт. Мисалы: туздар, кислоталар, щелочтордун суудагы эритмелеринин өзара аракеттениши, жарылуу менен жүргөн реакциялар ж. б.

Экинчи бир реакциялар өтө жай жүрөт. Мынданай реакцияларда аз эле продуктуна алуу үчүн айлар, жылдар талап кылышат.

Химиялык реакциялардын ылдамдыгын үйрөткөн химиянын тармагы химиялык кинетика деп аталат. Демек, химиялык кинетика – химиялык реакциялардын жүрүү ылдамдыгы жана алардын ар түрдүү факторлорго көзкарандылыгы жөнүндөгү окуу.

Химиялык кинетиканын негизги милдети продуктуларды көп өлчөмдө иштеп чыгаруу максатында реакциялардын ылдамдыгын тездетип, химиялык процесстерди туура башкаруу болуп эсептелет.

Реакциянын жүрүшүнө аракеттешүүчү заттардын абалы орчуундуу таасирин тийгизет, себеби химиялык реакция өзара аракеттешкен заттардын бөлүкчөлөрү бири бирине тийишкенде гана ишке ашат. Реакцияга катышкан заттардын бири бири менен тийишүү мүмкүндүгүн көбөйтүү үчүн ар кандай ыкмаларды колдонушат: механикалык майдалоо, эритүү жана бууга – газ абалына айландыруу.


Майдалоонун реакциянын ылдамдыгына таасири төмөнкү тажыйбада жакшы байкалат: бир кесек көмүр же бир ууч унду күйгүзсөк өтө жай түтөп күйөт, ал эми көмүрдүн же ундуң чаңына от койсок алар жарылуу ылдамдыгы менен реакциялашат. Эритмеде жүргөн реакциялардын ылдамдыгы эриткичин жана реагенттердин жаралышына көзкаранды болот. Иондук бирикмелер жана молекулалы уюлдуу заттар уюлдуу эриткичтерде өтө тез реакцияга кирет, ал эми уюлсуз эриткичтерде реакция жай жүрөт. Газ, буу абалындагы заттар реакцияга өтө тез кирет. Мисалы, идишке куюлган бензин жай күйөт, ал эми анын аба менен аралашмасы жарылат.

Реакциянын ылдамдыгы убакыт бирдигинде өзара аракеттешкен заттардын же продуктуларынын концентрацияларынын өзгөрүшү менен ченелет.

Мисалы, туруктуу басым жана температура кезинде жүрүүчү $A + B \rightarrow AB$ реакциясынын ылдамдыгын аныктап көрсөк болот. Эгерде убакыттын t_1 кезинде A затынын концентрациясы C_1 , ал эми t_2 кезинде C_2 болсо, анда берилген кичинекей убакыттын ичинде $\Delta t = t_2 - t_1$ заттын концентрациясынын өзгөрүшү $\Delta C = C_1 - C_2$ болот. Аныктамага ылайык реакциянын ылдамдыгын төмөнкү тенденшик аркылуу белгилеп алабыз:

$$V = -\frac{C_1 - C_2}{t_2 - t_1} = -\frac{\Delta C}{\Delta t} \quad (4.1)$$

Кандай гана реакцияны албайлы, анын ылдамдыгы дайыма он болгондуктан, тендентиктин алдыналуу (-) белгиси коюлат. Реакциянын орточо ылдамдыгын убакыттын огу менен ага түшүрүлгөн жаныма сзықтын ортосундагы тангенс бурчу аркылуу таап алууга болот (4.1-сүрөттү карагыла).



4.1-сүрөт. Химиялык реакциянын ылдамдыгы.

Реакциянын чыныгы ылдамдыгы өтө кыска убакыттын Δt мааниндеги заттын концентрациясынын өзгөрүшүнүн ΔC маанилери аркылуу аныкталат. Лабораторияда реакциянын ылдамдыгы убакытка тескери пропорциялаш деп алууга болот: $V = 1/t$, с. Реакциянын ылдамдыгын таап алууда, анын кандай реакциянын түрүнө кирерин эске алуу зарыл.

Реакциянын ылдамдыгы реакцияга киришүү заттын жаратылышина, концентрациясына, температурага, катализаторго ж. б. көптөгөн факторлорго көзкаранды. Ошондуктан бул өндүү факторлордун ар бирине кыскача токтолуп өтөлү.

§ 2. Үлдамдыктын концентрацияга көзкарандылыгы

Массанын таасир этүү закону

Үлдамдыктын концентрацияга көзкарандылыгы массанын таасир этүү закону аркылуу туюнтуладат. «Химиялык реакциянын ылдам-

дығы реакцияга катышкан заттардын концентрациясының коэффициенттери даражаса түрүндө көрсөтүлгөн көбйтүндүсүнө түз пропорциялаш». Мисалы,



Реакцияның ылдамдығы (V) реакциялашкан молекулалардын (A жана B) убакыт бирдигиндеги кагылышының саны менен аныкталат, математикалық түрүндө массаның таасир этүү закону томонкүчө туюнтулат:

$$V = K [A]^m \cdot [B]^n, \quad (4.2)$$


мында $[A]$ менен $[B]$ берилген убакыт ичиндеги заттардын концентрациялары, K – ылдамдык константасы, m жана n – стехиометриялык константалар.

Ылдамдык константасының физикалық мааниси: эгерде $[A] = [B] = 1$ моль/л болсо, анда ылдамдык константага барабар болот, $V = K$.

Массаның таасир этүү законунун колдонулушу


Гомогендүү процесс

Суутек менен хлордун өзара аракеттешүү реакциясын карап көрөлү:



Бул реакцияның ылдамдығы: $V = K[H_2] \cdot [Cl_2]$ менен туюнтулат.

Гетерогендүү процессте реакцияга катышкан заттар ар түрдүү фазада болгондуктан алардын ылдамдығы фазалардын бөлүнүү бетинин аянына жараша өзгөрөт. Катуу заттар тийишүү бети менен гана реакцияга киргендиктен, алардын концентрациясы ылдамдыктын тенденесине кирбейт:



Демек, бул реакцияның ылдамдығы кычкылтектин концентрациясына гана түз пропорциялаш болот. Мисалы, көмүрдүн күйүшү кычкылтектин концентрациясына гана көзкаранды. Бардык мештин иштөө принциптери окшош болот.

§ 3. Ылдамдыктын температурага жана катализаторго көзкарандылыгы. Вант-Гофф закону

Эксперименталдык аныктоолор боюнча температура реакцияның жүрүшүнө чоң таасир этет. Дайыма температуралын жогорулашы реакцияны тездөтет, себеби мында өзара аракеттешкен бөлүкчөлөрдүн

энергиясы жогорулап, натыйжада алардын кыймыл ылдамдыгы тездейт, убакыт бирдигинде кагыльшуусу көбөйт.

Көп сандаган реакциялардын ылдамдыгын изилдөөнүн натыйжасында Вант-Гофф эрежеси деп аталган, томонку законченемдүүлүк ачылган: «Температураны ар бир он градуска жогорулатканда реакциянын ылдамдыгы 2–4 эсе жогорулайт».

$$V_{t_2} = V_{t_1} \cdot \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}}, \quad (4.3)$$

мында t_1 жана t_2 – реакциянын баштапкы жана акыркы абалдагы температуралары, V_1 жана V_2 – реакциялардын ылдамдыктары, γ – температуралык коэффициент.

Температураны 10° ка жогорулатканда берилген реакциянын ылдамдыгы канча эсе жогорулагандыгын көрсөткөн сан реакциянын температуралык коэффициенти деп аталат.

Кагыльшканда байланыш пайда кыла алган молекулалар активдүү бөлүкчөлөр деп аталат. Температура жогорулагандыгында реакцияга жөндөмдүү молекулалардын үлүшү жана алардын кинетикалык энергиясы көбөйүп, кагыльшуулардын саны да тездейт.

Ылдамдыкка катализатордун таасири


Реакцияны тездешип, бирок реакциядан кийин өздөрү химиялык жактан өзгөрүүсүз калган заттар катализаторлор деп аталат. Реакциянын ылдамдыгын басандатуучу заттар терс катализаторлор же ингибиторлор деп кабыл алынган.

Мисалы, тетраэтилкоргошун $Pb(C_2H_5)_4$ бензин детонациясын басат (жарылуу менен күйүүсүн басандатат) же натрий сульфити эритмеде абанын кычкылтегинин таасиринен женил окисленет, ал эми эритмеге бир аз спирт, глицерин же кант кошуп койсо, окисленүү өтө жай жүрөт.



Катализатордун таасири спецификалык болот. Бир эле катализатор бардык химиялык реакциялардын жүрүшүн бирдей ылдамдата бербейт, б. а. универсалдык катализатор болбайт. Сууну бардык реакциялардын ылдамдыгын өзгөрткөн универсалдык катализатор деп айтууга болор эле, себеби көп сандаган реакциялардын жүрүшү үчүн, эч болбогондо суунун бууларынын болушу зарыл, бирок суу кээ бир реакцияларды акырындатат. Мисалы, кургак CO_2 ультракызыгылткөк нурлардын таасири менен көмүртек оксидине (CO) жана кычкылтектке (O_2) ажырайт, ал эми нымдуу көмүркүчкүл газы андай ажыроо реакциясына дуушар болбайт.

Катализатордун катышуусу менен жүргөн химиялық реакциялар гомогендүү, же гетерогендүү шарттарда ишке ашыши мүмкүн.

Реакцияга кирген заттар менен катализатор бир фазаны түзсө гомогендүү катализдик процесс деп аталат. Гомогендүү катализди аралық бирикмелердин теориясы жакшы түшүндүрөт. Мында катализатор баштапкы заттардын бири менен аракеттенишип туруксуз аралық бирикме (активдүү комплекс) пайда кылат. Бул аралық бирикме экинчи компонент менен аракеттешкенде катализатор кайра калыбына келет:



Мисалы,



Катализатор спецификалық таасир этет, б. а. бир эле реакциины катализатордун бардыгы бирдей тездете бербейт. Тескериинче, түрдүү катализаторлордун таасири менен бир эле зат ар түрдүү продуктуну пайда кылышы мүмкүн. Мисалы, катализатор катарында Al_2O_3 катышса, этил спирти этиленди жана сууну пайда кылуу менен ажырайт:




Катализатору жез же күмүш болсо ушул эле спирт уксус альдигидине жана суутекке ажырайт:



Катализаторлорго кээ бир заттарды кошкондо, алардын таасири күчөйт. Мында заттарды промоторлор же активдештиргичтер деп аташат. Мисалы, темирге щелочтуу металлдар же щелочтуу жер металлдарынын оксиддерин кошсо, анын катализдөөчү таасири абсолюттүү. Кээ бир реакциялардын ылдамдыгы сырттан катализатор кошулбаса деле тездейт. Мында катализатордун ролун реакциянын натыйжасында пайда болгон продуктулардын бири аткарат. Катализацыйлық процесстин бул түрү автокатализ деп аталат. Мисалы, козукулак кислотасын калий перманганаты менен окисленүү реакциясында пайда болгон Mn^{2+} иону ушул эле реакциянын катализатору болуп

эсептелет. Реакция башталганда жай жүрөт, эритмеде Mn^{2+} иондору көбөйгөн сайын реакция тездейт:



§ 4. Химиялык теңдештик жана аны жылыштыруу шарттары

Реакциялардын натыйжасында пайда болгон продуктулардын кайра түздөн-түз өзара аракеттешкен баштапкы заттарга ажырашы кайталанма реакциялар деп аталат. Кайталанма реакцияларга теңдештик абал мүнөздүү.



Кайталанма реакциялардын мүнөздүү бөтөнчөлүгү – жабык системада аягына чейин жүрбөйт. Реакцияга кирген заттар эквиваленттик өлчөмдө алынса да, реакциянын продуктуларын пайда кылууга толук жумшалбайт, белгилүү бир чекке жеткенде түз жана тескери жүргөн процесстердин ылдамдыгы барабар болуп калат.

Реакцияга кирген жана алардан пайда болгон заттардын концентрацияларынын өзгөрбөй турган абалы, б. а. $V_1 = V_2$ химиялык теңдештик деп аталат. V_1 – түз жүргөн, V_2 – тескери жүргөн реакциянын ылдамдыгы.

Реакцияга киричүү заттарды аралаштырганда биринчи иретте түз жүргөн реакциянын ылдамдыгы V_1 жогору болот да ага карама-каршы жүргөн реакцияныкы $V_2 = 0$. Ал эми анча-мынча реакциянын продуктулары топтоло баштагандан тартып, тескериисинче ага каршы жүргөн реакциянын ылдамдыгы жогорулай баштайт.

Ошентип отуруп бир мезгилде түз жүргөн реакциянын ылдамдыгы менен ага карама-каршы жүргөн реакциянын ылдамдыктары барабар болуп калышат. Бул учурда динамикалык химиялык теңдештик пайда болду деп түшүнүшүбүз керек (4.2-сүрөт).

Тенденшик абалга $V_1 = V_2$ массанын таасир этүү законун пайдалануу менен көпчүлүк химиялык процесске колдонулуучу тенденшик константасы чондугун алабыз:



4.2-сүрөт. Химиялык теңдештиктин шарты.

$$V_1 = K_1[A]^m \cdot [B]^n ; V_2 = K_2[C]^p \cdot [D]^q$$

$V_1 = V_2$ болгондуктан $K_1[A]^m \cdot [B]^n = K_2[C]^p \cdot [D]^q$ болот.

Реакциялардын ылдамдыктарынын константаларын өзүнчө топ-топ, тенденштик константасын чыгарабыз:

$$K = \frac{K_1}{K_2} = \frac{[C]^p \cdot [D]^q \text{ (продуктусу)}}{[A]^m \cdot [B]^n \text{ (башт. заттар)}} \quad (4.4)$$

Аммиактын пайда болуу шартында $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ тенденштик константасы төмөнкүчө туюнтулат:

$$K = \frac{[NH_3]^2}{[N_2] \cdot [H_2]^3}$$

Суунун диссоциациясы үчүн:



$$K = \frac{[H^+] \cdot [OH^-]}{[H_2O]}$$

Жалпысынын кайталанма реакциялар үчүн массалардын таасир этүү закону төмөндөгүчө окулат:

Реакциянын натыйжасында пайда болгон продуктулардын (коэффициенттери даражага көтөрүлгөн) концентрацияларынын көбйтүндүлөрү менен реакцияга кириччү заттардын концентрацияларынын көбйтүндүлөрүнүн өзара катышы түркүтүү чоңдук.

Тенденштик константасы концентрацияга, басымга жана температурага көзкаранды.

Тенденштиktи жыльштыруунун шарттары, Ле-Шателье принципи

Температураны, басымды, реакцияга кириччү заттардын концентрацияларын өзгөртүү менен тенденштиktи жыльштырууга болот. Бул үчүн реакциянын кандай шартта жүзөгө ашаарын, сырткы чойронүн таасирин эске алышыбыз керек. Жалпысынан тенденштиktи керектүү жакка жыльштыруу үчүн Ле-Шателье принципине таянабыз.


Ле-Шателье принципи: «*Эгерде тенденштик абалдагы турган системага температураны, басымды ж. б. параметрлерди өзгөртүү менен таасир этсек, анда тенденштик таасир эткен факторлорго карама-карши багытка жылат*».

Бул әрежени толук түшүнүү үчүн кәэ бир конкреттүү мисалдарга токтолуп кетели:

a) экзотермикалык реакция үчүн:




1. Температуранын таасири. Реакция өзү жылуулук бөлүп чыгаруу менен жүргөндүктөн, температураны жогорулатсак тенденштик солго жылат, б. а. пайда болгон аммиак ажырай баштайт.




Эгерде температураны төмөндөтсөк, анда реакциянын натыйжасында бөлүнүп чыккан жылуулуктун ордун толтурган болобуз, натыйжада тенденштик он жакты көздөй жылат:




2. Басымдын таасири. Реакциянын сол жагында 4 молекула, ал эми он жагында 2 молекула болгондуктан басымды (*P*) жогорулатсак, тенденштик басымы аз жакты, б. а. аммиактын пайда болушун көздөй жылат:



Ал эми тескерисинче басымды томондотсөк, тенденштик сол жакты, б. а., аммиактын ажырашын көздөй жылат:




Жыйынтыктап айтканда, аммиакты кобүрөөк өлчөмдө алыш үчүн басымды белгилүү өлчөмдө чоңайтуп, ал эми температураны азайтышыбыз керек:



б) эндотермикалык реакцияны карап көрөлү:



1. Температуранын таасири. Температураны жогорулатсак, термодинамиканын шартына ылайык *K* чоноёт, натыйжада тенденштик онду көздөй, ал эми температураны томондотсөк, тескерисинче солду көздөй жылат:



2. Басымдын таасири. Реакцияга катышкан жана пайда болгон молекулалардын саны барабар болгондуктан, тенденштике басым таасир этпейт.

Химиялык тенденштике концентрациянын таасири

Мисалы, уксус кислотасынын электролиттик диссоциациясына




$[\text{CH}_3\text{COO}^-]$ менен $[\text{H}^+]$ озгөрүлөрү түздөн-түз таасирин тийгизет:

а) продуктунун бири, мисалы $[\text{H}^+]$ азайса, диссоциация процесси онго жылат.

Мындай процесс уксус кислотасына азыраак сандагы щелочту кошкондо ишке ашат: $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$.

б) продуктунун экинчиси, мисалы CH_3COO^- жогорулатсак, диссоциация процесси солго жылат.

Мындай процесс уксус кислотасынын эритмесине кургак туз CH_3COONa кошсок байкалат. Себеби туз күчтүү электролит болгондуктан $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$ он жакта көп топтолот:



Жогоруда айтылгандарды жыйынтыктап төмөнкү корутундуларга келебиз:

1) реакцияга кирген заттардын бирин толугураак пайдалануу үчүн аны менен өзара аракеттешкен экинчи затты ашыгы менен алуу керек;

2) реакциянын натыйжасында пайда болгон продуктударды көп өндүрүп алууда аларды реакция жүрүп жаткан чөйрөдөн чыгарып туруу керек;

3) тенденштике константасынын тенденмесин колдонуп реакциянын оптималдуу шарттарын аныктап, анын жүрүшүн башкарууга болот.

Химиялык тенденштиктин илим-изилдөө иштеринде жана ар кандай практикалык милдеттерди аткарууда мааниси чон. Түрдүү температура менен басымда системанын тенденштике абалын аныктоо химиялык процесстерди жүргүзүүнүн, технологиялык процесстердин схемаларын түзүүнүн, эл чарбасына керектүү заттарды өндүрүүнүн экономикалык жактан арзан шарттарын аныктоого мүмкүндүк берет.

§ 5. Эритмелер жана алардын концентрациялары

Эки же андан көп компоненттен жана алардын продуктударынан (солваттар, гидраттар) турган гомогендүү система эритме деп аталат. Эритме катуу, суюк жана газ абалында болуп, эриткичтен

жана анда эриген заттардан турат. Заттардын бардыгы бирдей агрегаттык абалда болсо, көбүрөөк алынган компонент эриткич, азыраагы – эриген зат болуп эсептелет. Мисалы, 80 мл суу жана 20 мл спирттен турган эритме болсо, суу – эриткич, спирт – эриген зат болот.

Эреже катары молекулалары уюлсуз эриткичтерде уюлсуз жана аз уюлдуу заттар, ал эми уюлдуу эриткичтерде – иондук жана уюлдуу байланыштуу бирикмелер жакшы эрийт.

Эритменин концентрациясын билбей туруп ага сандык мұнөздөмө берүү мүмкүн эмес. Эритменин же эриткичин белгилүү бир өлчөмүндөгү (масса, көлөм) эриген заттын санын (*г, г-моль, г-экв.*) туюнтыкан чоңдукту концентрация деп атайбыз.

Концентрацияны туюндуруунун ар түрдүү ықмалары бар, алардын ичинен лабораториялык практикада көп колдонулғандары төмөнкүлөр: массалык үлүш же проценттик концентрация. 100 г эритмеде эриген заттын грамм саны.

Эриген заттын массалык үлүшү (*N*). Эриген заттын массасынын жалпы эритменин массасына болгон катышына барабар, ченем бирдиги жок, чоңдук катары аныкталып жүрөт. Мисалы, 100 г эритмеде 5 г эриген зат болсо, анын массалык үлүшү $N = 5/100 = 0,05$ ке барабар. Ал эми проценттик концентрациясы – 5%.

Айрым окуу китептеринде проценттик концентрация (%) менен эриген заттын массалык үлүшү (*N*) бирдей чоңдук катары каралып жүрөт. Бирок проценттик концентрация деген түшүнүктүү эриген заттын массалык үлүшүнөн айырмалап кароо ынгайлуу. Мындаи болгон учурда жогоруда келтирилген мисалдагы эритменин проценттик концентрациясы $C_{\%} = 5/100 \cdot 100 = 5\%$ ке барабар болот.

4.1-маселе. Проценттик концентрациясы 10% болгон 500 г кайнатма туздун эритмесин даярдаш үчүн канча грамм туз жана суу алып керек?

Чыгаруу: а) $100 \text{ г} \quad 10 \text{ г}$
 $500 \text{ г} \quad x$
 $x = 500 \cdot 10 : 100 = 50 \text{ г.}$

б) $500 \text{ г} - 50 \text{ г} = 450 \text{ г}$

Жообу: 500 г 10% түү NaCl эритмесин даярдоо үчүн 50 г NaCl ду 450 г сууга эритишибиз керек.

4.2-маселе. Эгерде 15 г NaOH 385 г сууга эритсек, анда эритмеги эриген заттын массалык үлүшү канча болот?

Чыгаруу: а) Эритменин жалпы массасын табабыз:

$$15 \text{ г} + 385 \text{ г} = 400 \text{ г.}$$

б) Шарт боюнча пропорция түзөбүз:

$$\begin{array}{rcl} 400 \text{ г} & \underline{\quad} & 15 \text{ г} \\ 100 \text{ г} & \underline{\quad} & x \end{array} \quad x = 100 \cdot 15 : 400 = 3,75\%$$

Жообу: 100 г эритмеде 3,75 г NaOH әрип жүргөндүктөн NaOH тын массалык үлүшү 3,75 : 100 = 0,0375.

Эритменин молярдуу концентрациясы же молярдуулугу деп 1 литр эритмеги эриген заттын молунун саны аталат. Мисалы, 1M, 2 M жана 0,1 M күкүрт кислотасынын эритмелери деген 1 литр эритмеде 1 г-моль (98 г), 2 г-моль (196 г), 0,1 г-моль (9,8 г) күкүрт кислотасы әрип жүргөндүгүн корсөтөт. Эгерде эриген заттын молунун саны (n) жана көлемү (V) белгилүү болсо, эритменин молярдуулугун томонку формула менен аныктайбыз: $M = n/V$.

4.3-мисал. 23,4 г Na_2SO_4 сууга эриткендеги көлемү 125 мл болгон эритменин молярдуулугун аныктагыла.

Чыгарылышы:

а)	Na_2SO_4 молунун санын табабыз
	$n = m/M = 23,4/142 = 0,165 \text{ моль}$
б)	$125 \text{ мл} \underline{\quad} 0,165 \text{ моль}$
	$1000 \text{ мл} \underline{\quad} x \text{ моль}$
	$x = 1000 \cdot 0,165/125 = 1,32 \text{ M}$

Эритменин нормалдуу концентрациясы же нормалдуулугу деп 1 литр эритмеги эриген заттын грамм-эквивалент саны аталат. Мисалы, 1н, 0,5н, 2н, H_2SO_4 эритмеси 1 литр эритмеде 1 г-экв (49 г), 0,5 г-экв (24,5 г), 2 г-экв (98 г) бар экендигин туунтат. Таатал заттардын грамм-эквиваленттик массасын томонку формулалар аркылуу табууга болот:



$$\text{г-экв}_{\text{кисл}} = M \text{ кисл/негиздүүлүк}; \text{г-экв}_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 98 : 2 = 49,$$

$$\text{г-экв}_{\text{негиз}} = M \text{ негиз/жегичтүүлүк}; \text{г-экв}_{\text{Ca(OH)}_2} = 74 : 2 = 37.$$

$$\text{г-экв}_{\text{түз}} = M_{\text{түз}} / K_{\text{мет}} B_{\text{мет}}; \text{г-экв}_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3} = M : 2 \cdot 3 = 342 : 6 = 56,1.$$

Мындан башка, г-эквивалентти табыш үчүн берилген химиялык реакциянын жүрүшүн эске алабыз.

$M: \text{Mg(OH)}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{MgSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$. Мында г-экв $M_{\text{Mg(OH)}_2} = M : 2$. Ал эми $2 \text{Mg(OH)}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = (\text{Mg OH})_2\text{SO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$ реакция үчүн г-экв $M_{\text{Mg(OH)}_2} = M : 1$. Берилген реакцияда Mg(OH)_2 кислоталуулугу анын алмашылган гидроксил группасына барабар болуп алынды. Ушундай эле ыкма менен окислендиргич-калыбына келтиргичтердин эквиваленттик массасын тапсак болот.




са, ал молекулалар менен суунун уюлдуу молекулаларынын ортосунда электр-статикалык диполь-диполдук таасирден бузулуп, гидратташкан иондорго ажырайт (4.3-сүрөт). Эгерде эриткич суудан башка зат болсо процесс сольватация деп аталат.

Эритменин буусунун басымы, тонуу жана кайноо температуralары

Таза суюктуктун үстүндөгү буусунун басымы ар бир температурада белгилүү бир мааниге ээ болот. Эгерде суюктукта кандайдыр бир зат эрип жүрсө, ал суюктуктун буулануусун азайтат. Ошондуктан, туруктуу температурада эритменин үстүндөгү эриткичин буусунун басымы (P) таза эриткичин үстүндөгү басымдан (P_0) дайыма аз болот. Эритменин концентрациясы канчалык жогору болсо, анын үстүндөгү эриткичин буусунун басымы ошончолук аз болот. Ошондуктан, көлөмдөрү бирдей таза эриткич менен эритмени ачык идиште эркин буулантсак, эритмеге караганда таза эриткич тезирээк бууланат. Демек, эритме пайда болгондо дайыма $P << P_0$ болот, мында P_0 – таза эриткичин үстүндөгү эриткичин буусунун басымы, P – эритменин үстүндөгү таза эриткичин буусунун басымы.

Эритменин үстүндөгү эриткичин буусунун басымынын азайышы $P << P_0$ сольватация же гидратация процесси менен тыкыз байланыштуу (4.4-сүрөт).



4.4-сүрөт. Эриткич жана эритменин үстүндөгү эриткичин буусунун басымы.

Гидратация процессинин натыйжасында ($t = \text{const}$ мезгилде) эриген зат эриткичин молекулаларынын белгилүү өлчөмдөгү бөлүгүн өзүнүн тегерегинде кармап кала алат. Ошондуктан $P < P_0$, демек басымды жогорулатуу үчүн кошумча дагы ысытуу талап кылышат.

2) эритмеги молярдык концентрациясын табабыз.

a) 40 г NaOH ————— 1 м

4 г NaOH ————— x м

$$x = 1 \cdot 4 / 40 = 0,1 \text{ м эритме}$$

б) Формула боюнча: $C = \frac{m \cdot 1000}{M \cdot V} = \frac{2 \cdot 1000}{40 \cdot 500} = 0,1 \text{ м}$

4.7-маселе. 35% түү же формула боюнча күкүрт кислотасынын ($\rho = 1,26 \text{ г/мл}$) моль концентрациясын эсептегиле.

Чыгаруу: а) 1 л 35% кислотанын массасын табабыз:

$$\rho = m / V \rightarrow m = \rho V = 1,26 \cdot 1000 = 1260 \text{ г}$$

б) 100 г эритмеде ————— 35 г H_2SO_4 болсо

1260 г эритмеде ————— x г H_2SO_4 бар

$$x = 441 \text{ г}$$

в) 98 г H_2SO_4 ————— 1 м


441 г H_2SO_4 ————— x м

$$x = 4,5 \text{ м}$$

Эрүү процессиндеги физикалык, химиялык кубулуштар

Эрүү процессинде химиялык жаратылышы ар түрдүү эриген зат менен эриткичин бөлүкчөлөрү өзара аракеттенишет. Натыйжада, эриген заттын сырткы бетиндеги иондор же молекулалар кристаллык торчонун ички бөлүкчөлөрү менен байланышы начарлап, гидратташкан ион түрүндө суунун молекулаларынын башаламан киймылышын таасиринен эриткичин чөйрөсүнө диффузияланышат.

Ошентип, эриген заттын кристаллы айрым гидратташкан ион жана молекулага ажырап суу менен гомогендүү системаны пайда кылат. Эгерде катуу заттын кристаллдары уюлдуу молекулалардан тур-




4.3-сүрөт. Иондордун гидратациясы.

са, ал молекулалар менен суунун уюлдуу молекулаларынын ортосунда электр-статикалык диполь-диполдук таасирден бузулуп, гидратташкан иондорго ажырайт (4.3-сүрөт). Эгерде эриткич суудан башка зат болсо процесс сольватация деп аталат.

Эритменин буусунун басымы, тоонуу жана кайноо температуralары

Таза суюктуктун үстүндөгү буусунун басымы ар бир температурада белгилүү бир мааниге ээ болот. Эгерде суюктукта кандайдыр бир зат эрип жүрсө, ал суюктуктун буулануусун азайтат. Ошондуктан, туруктуу температурада эритменин үстүндөгү эриткичин буусунун басымы (P) таза эриткичин үстүндөгү басымдан (P_0) дайыма аз болот. Эритменин концентрациясы канчалык жогору болсо, анын үстүндөгү эриткичин буусунун басымы ошончолук аз болот. Ошондуктан, көлөмдөрү бирдей таза эриткич менен эритмени ачык идиште эркин буулантсак, эритмеге Караганда таза эриткич тезирээк бууланат. Демек, эритме пайда болгондо дайыма $P << P_0$ болот, мында P_0 – таза эриткичин үстүндөгү эриткичин буусунун басымы, P – эритменин үстүндөгү таза эриткичин буусунун басымы.

Эритменин үстүндөгү эриткичин буусунун басымынын азайышы $P << P_0$ сольватация же гидратация процесси менен тыкыз байланыштуу (4.4-сүрөт).



4.4-сүрөт. Эриткич жана эритменин үстүндөгү эриткичин буусунун басымы.

Гидратация процессинин натыйжасында ($t = \text{const}$ мезгилде) эриген зат эриткичин молекулаларынын белгилүү өлчөмдөгү бөлүгүн өзүнүн тегерегинде кармап кала алат. Ошондуктан $P < P_0$, демек басымды жогорулатуу үчүн кошумча дагы ысытуу талап кылышат.

§ 6. Электролит әмес жана электролиттердин касиеттери

Эриген заттын жаратылышина жарапша әритме әкиге бөлүнөт:

1. Электролит әместер, сууда эригенде молекулаларга ажырайт, электр тогун өткөрүшпөйт:

Электролит әмес + $H_2O \longrightarrow$ молекулалар.

2. Электролиттер, сууда эригенде оң (+) жана терс (-) иондорго ажырагандыктан, алар электр тогун өткөрүшөт:

Электролит + $H_2O \longrightarrow$ оң (+) жана терс (-) иондор.


Суусуз кислоталар, кургак туздар, негиздер жана таза дистиллирленген суу электр тогун өткөрбөйт. Эгерде сууга бир аз туз же башка электролит салып әритсек, ошол замат лампочка күйөт, ал эми кайра электроддорду канттын же башка электролит әмес заттын әритмесине салсак лампочка күйбөйт. Ошентип бол тажрыйбалардын негизинде туздардын, кислоталардын, негиздердин суудагы әритмелери электр тогун өткөрөрү аныкталган. Әритмелери электр тогун өткөргөн заттар электролиттер, ал эми электр тогун өткөрбөгөндөр электролит әмвестер деп шарттуу бөлүнгөн.

Электролиттик диссоциация теориясы

Электролиттер сууда эригенде иондорду пайда кылары жөнүндөгү ойду швед химиги С. Аррениус (1887-ж.) өзүнүн электролиттик диссоциация теориясына негизги жобо кылыш алган.

Аррениустун электролиттик же иондук теориясынын негизги жоболору төмөнкүлөр:

1. Электролиттердин молекулалары сууда эригенде иондорго ажырайт. Ар бир электролит оң жана терс заряддуу ион пайда кылат. Мисалы, $HNO_3 \rightleftharpoons H^+ + NO_3^-$ ж. б. Иондор жөнөкөй K^+ , H^+ , O^{2-} , Cl^- , татаал OH^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , NH_4^+ , $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ болушу мүмкүн. Иондордун оң заряды менен терс зарядынын суммасы барабар болгондуктан әритме электр жактан нейтралдуу болот (4.5-сүрөт).



4.5-сүрөт. Анион менен катиондордун электр талаасында жылышы.

2. Иондордун касиеттери молекула же атомдордун касиеттерине тақыр окшобойт. Мисалы, молекулалық суутек (H_2) сууда эрибейт, ал эми суутектин иондору (H^+) сууда өтө көп болушу мүмкүн. Калий иондору (K^+) сууга таасир этпейт, ал эми металл түрүндөгү калий (K^0) суудан суутекти сүрүп чыгарып, калий гидроксидин пайда кылат. F^- , Cl^- , Br^- , I^- иондору түссүз, жытсыз бөлүкчөлөр, ал эми эркин абалдагы $C1_2^0$ сары суюктук, Br_2^0 кескин жыттуу женил учуп кетүүчү кочкул-кызыл суюктук. OH^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , PO_4^{3-} иондору эритмелерде гана болот, эркин абалда кездешпейт.

3. Эритме аркылуу ток өткөндө иондор карама-каршы эки багытка: он иондор катодго (катиондор), терс иондор анодго (аниондор) бағытталып жылат. Электроддорго жетип иондор зарядын, аны менен бирге өзүнө мүнөздүү касиеттерин жоготушат.


Эриткичин таасири менен электролиттердин иондорго ажырашы электролиттик диссоциация же иондошуу деп аталат, кадимки эле химиялық тенденмелер менен туунтулат. Мисалы,




Гидроксиддер диссоциациясы. Гидроксид элементтин оксидинин суу менен бирикмеси. Азыркы мезгилде көпчүлүк элементтердин гидроксиддери белгилүү: $\mathcal{E}(OH)_n$, мында \mathcal{E} – гидроксидди пайда кылган элемент, n – элементтин окисленүү даражасы жана гидроксид группаларынын саны.

Берилген гидроксиддин кислота же негизге таандык экендиги, анын диссоциациялануу мүнөзүнөн аныкталат. Эгерде берилген гидроксид OH^- – ионун пайда кылуу менен диссоциацияланса – негиз; H^+ – пайда кылса – кислота, шартына жарааша OH^- – иондорун да, H^+ – иондорун да пайда кылса, амфолит болот;



Негиздин диссоциациясы:



Кислотанын диссоциациясы:



Амфолиттин диссоциациясы:



Эгерде элемент бир нече гидроксид пайда кылса, алардын окисленүү даражасынын жогорулашы негиздик касиеттеринин азайып, кислоталық касиеттеринин күчөшүнө алып келет. Алсак, $Fe(OH)_2$ нин негиздик касиеттери $Fe(OH)_3$ салыштырма күчтүү; күкүрттүү кислотага (H_2SO_3) караганда күкүрт кислотасы (H_2SO_4) күчтүү кислота.


Натрий ионунун заряды кичине, радиусу чоң болгондуктан NaOH күчтүү негиз:




Натрииге караганда Mg^{2+} заряды эки эсө чоң, радиусу кичирээк болгондуктан магний гидроксиди начар негиз, сууда аз эрийт:



Магнийден алюминийдин заряды чоң (Al^{3+}), радиусу кичине болгондуктан типтүү амфолит болуп эсептелет. Андан кийинки элементтердин иондорунун заряддары улам чоноюп радиустары кичирейип, уюлдаштыруу күчтөрү көбөйүп отургандыктан гидроксиддердин кислоталык касиеттери күчөйт. H_2SiO_3 – начар кислота, H_3PO_4 – орто күчтүү кислота, H_2SO_4 – күчтүү, HClO_4 – абдан күчтүү кислота:




Негиздик же кислоталык касиеттерди ачык көрсөткөн гидроксиддер сууда жакшы эрийт, алардын диссоциациясын төмөнкүдөй көрсөтүүгө болот:



Күчтүү жана начар электролиттер

Электролиттик диссоциациянын кайталанма процесс экендиги жөнүндөгү окуу С. Аррениус теориясынын эң маанилүү жоболорунун бири болуп эсептелет. Ошондуктан заттын иондорго ажырашы диссоциация деп аталса, иондордун кайра молекулага биригиши моляризация деп аталат.



Моляризация карама-каршы заряддалган иондордун электростатикалык тартылуу күчтөрү менен шартталат. Ошентип, берилген ар бир моментте электролиттин эритмесинде эриген заттын иондору менен катар «молекулалары» да болот. Иондук бирикмелер үчүн моляризация шарттуу түшүнүк.

Электролиттер эритмесинде тендештик абал тез эле жетишилет. Мында поляризацияланган бөлүкчөлөр менен гидратташкан иондордун концентрацияларынын ортосунда убакыттын ар бир моментине жооп берген сандык катышы болот. Бул катыш диссоциация дара жасын туондурат да a менен белгиленет.

Иондорго ажыраган молекулалардын жалпы эриттүүгө алынган заттын молекулаларынын санына болгон катышы диссоциация да-

рајасы деп аталат. Адатта бирдик үлүштөрү же процент менен туңтулат:

$$\alpha = \frac{n}{N} \cdot 100, \quad (4.8)$$

мында N – эриген бөлүкчөлөрдүн жалпы саны; n – иондорго ажыраган бөлүкчөлөрдүн саны.

Электролиттик диссоциация даражасына таасир этүүчү негизги шарттар төмөнкүлөр:

1. Электролиттин жаратылыши. Концентрациясы бирдей болгон HCl , CH_3COOH диссоциация даражалары башкача. Электролиттерди диссоциация даражасына жарапша күчтүү ($\alpha > 30\%$), орточо күчтүү ($\alpha = 2 - 30\%$) жана начар ($\alpha < 2\%$) электролиттер деп шарттуу бөлүштөт. Электролит эмес заттар иондошпогондуктан $\alpha = 0$ болот.

2. Эриткичин жаратылыши. Эриткичин молекулаларынын уюлдуулугу канчалық чоң болсо, ошончолук иондоштуруучу жөндөмдүүлүгү жогору болот. Мисалы, суутек хлориди бензолдо, толуолдо же башка уюлсуз эриткиче эрийт, бирок иондорго ажырабайт, ал эми сууда жакшы иондошот.

3. Эритменин концентрациясы. Электролиттин эритменин концентрациясын өзгөртүү диссоциация даражасына абдан чоң таасир этет. Концентрациялуу эритмелерди суюлтуу диссоциация даражасын көбөйтөт. Мисалы, күкүрт кислотасынын концентрациялуу эритменин диссоциация даражасы кичине сан. Мындаи эритмеде суутек иондору (H^+) жокко эсе болгондуктан, ал темир менен реакциялашпайт, демек, суутек бөлүнбөйт, ал эми күкүрт кислотасынын суюлтулган эритмеси менен темир тийишсе, суутекти сүрүп чыгарат. Ошондуктан концентрациясы жогору күкүрт кислотасын темир цистерналарда сакташат. Туз кислотасынын 1 н эритменин диссоциация даражасы $\alpha = 78\%$, ал эми 0,1 н эритменини $\alpha = 92\%$.

4. Температура. Ле-Шательенин принципине ылайык, эритменин температурасын жогорулатуу диссоциациянын даражасын көбөйтөт. Муну менен катар иондордун гидратташуусу жана эритменин иләэшкектиги азаят, бул процесстер эритменин электр өткөргүчтүүн жогорулатат.

5. Бир түрдүү иондорду эритмеге кошуу. Эритмеги иондордун биригинин концентрациясын көбөйтүү электролиттин диссоциация даражасын азайтат. Мисалы, аммоний гидроксидинин эритменине:



аммоний хлоридинин эритмесин күйсак, NH_4^+ концентрациясы көбөйт. Ле-Шателье принцибине ылайык тенденштик солго жылгандыктан аммоний гидроксидинин диссоциация даражасы азаят.

Электролиттин иондорго ажырашы:

Көп негиздүү кислоталар жана көп кислоталуу негиздер удаалаш баскычтар аркылуу диссоциацияланат:





Эми суутектин экинчи ионунун бөлүнүшү кыйындык менен жүрөт, себеби эки терс заряддуу SO_4^{2-} иону HSO_4^- ионуна караганда көбүрөөк кулондук күч менен H^+ тартып турат:





Ошондуктан күкүрт кислотасынын эритмесинде SO_4^{2-} иондорунун саны аз болот. Ушул сыйяктуу эле фосфор кислотасы да бир нече баскычтар аркылуу диссоциацияланат.

Көп кислоталуу негиздер да баскычтуу диссоциацияланат:



Туздар катуу абалда да иондордон тургандыктан сууда металлын жана кислоталык калдыктын иондоруна толук ажырашат.

Кычкыл жана негиздик туздар бир нече баскыч менен ионго ажырашат:



Ошентип, улам кийинки баскычында диссоциациянын константасы, кислотанын кислоталык күчү, негиздин негиздик күчү кескин азайып отурат.

Диссоциация константасы. Электролиттик диссоциация кайталанғыч процесс болгондуктан, начар электролиттердин эритмелерин мүнөздөө үчүн массанын таасир этүү законун колдонуу ынгайлуу.

Суюлтулган эритмелерде суунун концентрациясы туруктуу чондук болгондуктан, аны тенденштик константасына киргизүү керек.

Мисалы, уксус кислотасынын диссоциациясына массанын таасир этүү закону колдонулат:



$$K = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

§ 7. Суунун диссоциациясы. Суутектик көрсөткүч жана туздардын гидролизи

Өтө тактык менен жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн негизинде таза суу өтө начар болсо да ченөөгө мүмкүн болгудай электр тогун өткөрөөрү аныкталган. Суунун диссоциациясынын даражасы $\alpha = 1,8 \cdot 10^{-8}$ (22°C).

Суунун диссоциациясынын механизми төмөнкү тенденции менен туюнтулат:



Суу өтө начар электролит болгондуктан анын диссоциациясына массасын таасир этүү законун колдонууга болот:

$$K = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]} = 1,8 \cdot 10^{-16} \text{ (22°C)} \quad (4.9)$$

Таза сууда $[\text{H}^+]$ менен $[\text{OH}^-]$ иондордун концентрациясы өтө аз болгондуктан суунун диссоциацияланбаган молекулаларынын молярдык концентрациясы $[\text{H}_2\text{O}]$ туруктуу сан: $[\text{H}_2\text{O}] = 1000/18 = 55,56$ моль/л. Ошондуктан $K_B = K \cdot [\text{H}_2\text{O}]$, ал эми

$$K \cdot [\text{H}_2\text{O}] = (1,8 \cdot 10^{-16}) \cdot (55,56) = 10^{-14} \text{ барабар.}$$

$$\text{Демек, } K = [\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-] = 10^{-14} \quad (4.10)$$

Бул сан кислота, щелочь жана туздардын суудагы эритмелери үчүн туруктуу, ал тенденции суунун иондорунун көбөйтүндүсү деп аталат. Эритменин чөйрөсү нейтралдуу, кислоталуу (кычкылдуу), щелочтуу болушу үчүн суутек ионунун концентрациясы $[\text{H}^+]$ жана $[\text{OH}^-]$ гидроксил ионунун концентрацияларынын сандык катыштары төмөнкүдөй болушу керек:

Нейтралдуу чөйрөдө $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7}$ моль/л

Кислоталуу чөйрөдө $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-] > 10^{-7}$ моль/л ($10^{-6}-10^{-1}$)

Щелочтуу чөйрөдө $[\text{H}^+] < [\text{OH}^-] < 10^{-7}$ моль/л ($10^{-8}-10^{-14}$)

Жогоруда көрсөтүлгөндөй өтө кичине сандар менен иштөө бир топ кыйынчылыкты туудурат. Ошондуктан суутектик көрсөткүч түшүнүгүн (pH) колдонуу ынгайлуу.


Суутектик көрсөткүч (pH) деп суутек ионунун концентрациясынын ондук логарифмасынын терс сандык мааниси аталат. Математикалык түрдө:

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+] \quad (4.11)$$

Эгерде жогоруда көрсөтүлгөн $[H^+]$ сандык маанилерин (4.11) формулага койсок, анда чойрөнү аныктоочу рНтын маанилери табылат.

Нейтралдуу чөйрөдө	pH = 7
Кислоталуу чөйрөдө	pH < 7
Шелочтуу чөйрөдө	pH > 7.

$[H^+]$ = 10^{-1} ден 10^{-14} моль/лге чейин өзгөргөндүктөн, анда pH шкаласы төмөнкүчө болот:



Чөйрөнүн pH маанисин аныктоонун ар түрдүү ыкмалары бар. Көпчүлүк убактарда эритменин чөйрөсүн индикаторлордун жардамы менен аныкташат. Алардын түсү эритменин pH жараша өзгөрүп турат (4.1-таблица).

4.1-таблица

Индикаторлордун чойрөнүн pH жараша тусунун өзгөрүшү

Индикаторлор, рНтын өзгөрүү чеги	Эритменин чөйрөсү		
	нейтралдуу	кислоталуу	щелочтуу
1. Метилоранж 3.1–4.4	саргыч-кызыл	кочкул-кызыл	сары
2. Лакмус 6.0–8.0	сыя-көк	кызыл	көк
3. Фенолфталеин 8.2–10.0	түссүз	түссүз	күлгүн-кызыл

Тұздардың гидролизи

Эриген зат менен эриткичин өзара аракеттешүү реакциясы, жалпысынан, сольволиз деп, эгерде эриткич суу болсо – гидролиз деп аталат. Бул процесстер ишке ашканда эриген заттын курамдык бөлүкчөлөрү эриткичин иондору менен реакциялашып жаңы бирикмелерди пайда кылат, эритменин pH өзгөрөт. Айтылган ойлорду жыйынтыктап гидролиз процессине төмөнкүчө аныктама берүүгө болот:

- «Туздардын иондорунун бир бөлүгүнүн суунун уюлдуу молекулалары менен реакциялашуудан начар электролитти пайда кылып,


суутектик көрсөткүчтүү өзгөртүү менен жүргөн реакцияларды гидролиз деп атайбыз».

Туздар кислота менен негиздердин нейтралдашуу реакциясынын натыйжасында пайда болору белгилүү. Ошондуктан туздардын бардыгы гидролизге учурбайт. Мисалы, күчтүү кислота жана щелочтон пайда болгон туздар гидролиз реакциясына дуушар болбогондуктан чөйрө нейтралдуу бойдон калат.

Төмөнкү туздар гидролизге учурбайт:


1. Күчтүү кислота + начар негиз = туз, м: CuCl_2 , $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ ж. б.
2. Начар кислота + күчтүү щелочь = туз, м: Na_2CO_3 , K_2CO_3 , NaHCO_3 ж. б.
3. Начар кислота + начар негиз = туз, м: $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ ж. б.

Күчтүү кислота менен күчтүү негиздин ортосунда пайда болгон туздар гидролизге учурбайт. Себеби химиялык реакциянын негизинде чөкмө, газ же начар электролит пайда болбайт. Мисалы,





Калган үч типтеги туздар гидролизге учурбайт. Мисалы,

а) Күчтүү кислота жана начар негиздин ортосунда пайда болгон туздар (CuCl_2 , $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$, $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$) гидролизге учураганда чөйрө кычкылдуу, $[\text{H}^+]$ ашыкча болот.



б) Начар кислота менен күчтүү негиздин ортосунда пайда болгон туздардын (Na_2CO_3 , K_2CO_3 , CH_3COONa) гидролизинин натыйжасында чөйрө щелочтуу, $[\text{OH}^-]$ ашыкча болот.




в) Начар кислота жана начар негиздин ортосунда пайда болгон туздардын ($(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, $\text{CH}_3\text{COONH}_4$) гидролизинин натыйжасында кислота же негиздин күчтүүлүгүнө жараша начар щелочтуу, начар кычкылдуу, ал эми кээ бир учурларда нейтралдуу чөйрөлөр кездешет.



$\text{NH}_4^+ + \text{HOH} = \text{NH}_4\text{OH} + \text{H}^+$ – начар кычкылдуу чөйрө.

Гидролиз процессин аягына чейин жүргүзүүгө же токтотуп коюга болот. Ал үчүн шартка жараза, Ле-Шателье принцибине ылайык $[\text{H}^+]$ же $[\text{OH}^-]$ кошуу, же температураны жогорулаттуу керек.

Эгерде бир иондун концентрациясын көбөйтсөк, анда процесс иондорду байланыштыруучу жакты көздөй, ал эми тескерисинче ошол эле иондун концентрациясын азайтсак, анда процесс иондордун жаны санын пайда кылуучу жакты көздөй жүрөт. Мисалы,



Начар эриген электролиттердин эригичтиги эритмеге бирдей иондорду кошуудан азаят. Жыйынтыктап айтканда, электролиттердин ортосундагы реакциянын жүрүшүнүн негизги шарты болуп чөкмөнүн түшүшү, газ абалындагы жана аз диссоциацияланган заттардын пайда болушу жана эритмеден иондордун биригинин алышын кетиши эсептелинет.

Мисалга амфотердик электролиттерди алыш көрөлү:



a) Кислота кошсок чөкмө эрийт, нейтралдашуу реакциясы жүрөт.

эрите
 $\downarrow \uparrow$
чөкмө

б) Щелочь кошсок чөкмө эрийт, бирок цинк аниондун курамында болот.



Гидролиздин мааниси. Гидролиз процесси глюкозаны, ксилозаны, этил спиртин ж. б. тамакка кошулуучу органикалык кислоталарды алууда кенири колдонулат. Пероксиддердин жана алардын туздарынын гидролизи өнөржайда полимерлерди, майлардын гидролизинин натыйжасында самынды, глицеринди алууда, ал эми ферменттик гидролиз болсо тамак, текстиль, фармацевттик өнөржайларда кенири колдонулат.

Буфердик эритмелердеги процесстер түздөн-түз гидролиз реакциясы менен байланышкан. Согуш техникасында ууландыруучу заттар-

дан тазалоодо (дегазация), ичүүчү сууларды жана буу казандарына келүүчү сууларды коррозиялоочу заттардан тазалоодо гидролиздин мааниси өтө чон.


Минералдардын гидролизинин натыйжасында жер кыртышынын курамы өзгөрөт жана суу менен деңиздерге, көлдөргө агыш барыш чөкмөлөрдү пайда кылат. Чөкмөдөгү породалар басымдын, температураларын таасири астында дегидратацияга, декарбонизацияга учуртай да, жашоого ыңгайлуу шарттар түзүлөт.

Осмос кубулушу жана осмостук басым.

Вант-Гофф закону

Суюк эритмелерде газдар сыйактуу эле диффузия кубулушу мунөздүү. Суюктуктарда диффузиянын натыйжасында эриген заттын бөлүкчөлөрү эриткичин массасына тегиз тарапат.

Эгерде эритме менен эриткичи жарым өткөргүч жаргакчалар – мембрана (ичеги, табарсык, пергамент кагазы, целлофан ж. б.) менен бөлүп койсок, диффузия бир багыттуу жүрөт. Жарым өткөргүч жаргакчалардан эриткичин молекулалары (суу, спирт ж. б.) жецил өтөт, эриген заттын молекулалары (кант, целлюлоза, карбамид ж. б.) өтпөйт. Мындай мембраналарды химиялык ыкма менен даярдап алууга болот. Өтө майда тешиктери бар фарфор идишти биринчи көкташтын, андан кийин калий ферроцианидинин эритмесине матырсак, орун алмашуу реакциясынын натыйжасында майда тешиктерге жез ферроцианиди чөгөт да, идиш жарым өткөргүч жаргакчанын ролун аткарыш калат:



● Эриткичин молекулаларынын мембрана аркылуу бир тарааттуу диффузиясы – осмос кубулушу, ал эми осмос кубулушун токтотуучу, сырткы атмосфералык басымга барабар күч осмостук басым деп аталат. Осмос басымын ченеген аспап осмометр деп аталат (4.6-сүрөт).

Сүрөттө көрсөтүлгөндөй ички идишке канттын эритмесин куюп, аны бөлөк идиштеги эриткиче матырсак, мембрана аркылуу эриткичин молекулалары диффузияланып айнек түтүкчө аркылуу көтөрүлөт.



4.6-сүрөт. Осмометрдин иштөө принципи.

Качан гана гидростатикалык басым белгилүү бир чекке жетип осмостук басымга төнөлгенде осмос токтойт.

Эритменин осмостук басымы Вант-Гофф (1886-ж.) закону аркылуу туюнтулат:

$$\pi_{\text{осм}} = CRT, \quad (4.12)$$

мында С – эритменин молдук концентрациясы.

Жогоруда келтирилген маалыматтарды жыйынтыктап Вант-Гофф законуна төмөнкүдөй аныктама берүүгө болот: «*Эриген зат газ абалында болуп (температурысы бирдей шартта) эритменин көлөмүнө барабар көлөмдү ээлөп тургандағы көрсөткөн басым осмостук басымга барабар*».

Эгерде эки эритменин осмостук басымдарын салыштырсак, анда шарттуу түрдө кабыл алынган түшүнүк келип чыгат:

$$\pi_1 = \pi_2 - \text{изотоникалык}$$

$$\pi_1 > \pi_2 - \pi_1 - \text{гипертоникалык}$$

$$\pi_1 < \pi_2 - \pi_1 - \text{гипотоникалык}$$

Оsmos кубулушунун турмушта мааниси абдан чоң. Адамдын десинин температурысы нормалдуу учурда (37°C) осмостук басымы $\pi_{\text{осм.}} = 7,7-8 \text{ atm}$ болот. Ошондуктан дарылоо максатында канга суюктук куйганда, сөзсүз анын басымы $\pi_{\text{осм.}} = 7,7-8 \text{ atm}$ га барабар болушу керек, б. а. эритме изотоникалык болууга тийиш: $\pi_1 = \pi_2$. Эгерде канга гипертоникалык $\pi_1 > \pi_2$ эритме куюлса, кызылкан денечелеринин челкабыгы аркылуу суу чыгат да, алардын көлөмдөрү кичирайип, бырышат. Тескериинче, гипотоникалык $\pi_1 < \pi_2$ эритме канга куюлса, кызыл кан денечелерине суу кирип көлөмү чоноюп, анын челкабыкчасы жарылып кетиши мүмкүн. Чөлдүү же шорлуу жерлерде өскөн өсүмдүктөрдүн клеткаларынын ичиндеги суюктуктарынын осмостук басымы 100 атмга чейин жетиши мүмкүн. Мындай кубаттуу басым тамыр системалары аркылуу жер кыртышынын терен жана нык катмарларынан өсүмдүктөргө керектүү азық заттарды тартып алып сицирүүгө, б. а. өсүмдүктөрдүн өсүп-өнүгүшүнө мүмкүндүк берет. Туздуу тамактан кийин суусоо, көпкө чейин суу ичпесе өсүмдүктөрдүн солушу, тамак сицирүү ж. б. процесстер осмос кубулушуна байланыштуу ишке ашат.

Буфердик эритмелер

Окшоп иондун диссоциация даражасын азайтуучу касиети буфердик эритмелерди даярдоодо пайдаланылат. Буфердик эритме деп

сүйлеканда, кислота же щелочь кошкондо pH туруктуу, өзгөртпөстөн кармап турууга жөндөмдүү эритменин системасын атап жүрүштөт. Жаныбарлардын каны, заарасы, ашказан ширеси, кыртыштагы эритмелер ж. б. буфердик эритмелерге мисал болот. Атайын даярдалган буфердик эритмелер аналитикалык химияда колдонулат.

Буфердик эритмелердин курамы :

1. Начар кислота + анын тuzu → кычкылдуу буфер

Мисалы, $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{MeCO}_3 \rightarrow$ карбонаттык буфер

2. Начар негиз + анын тuzu → щелочтуу буфер

Мисалы, $\text{NH}_4\text{OH} + \text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow$ аммиактык буфер

Буфердик эритменин алышы:

Системанын бир компоненти начар электролит болгондуктан, ага массанын таасир этүү законун колдонуп, буфердик эритмени даярдоочу формуланы таап алабыз.

Буфердик касиет, б. а. $\text{pH} = \text{const}$ сактап калуусу, системанын бир компоненти сырттан кошулган күчтүү кислота же щелочь менен толук нейтралдашып кетмейинче сакталат. Буфердик эритменин $\text{pH} = \text{const}$ сактап калуу касиети буфердик сыйымдуулук деп аталат.

Буфердик сыйымдуулук деп 1 л буфердик эритменин pH маанисин 1 чондукка өзгөртүүгө кеткен күчтүү электролиттин г-экв. саны аталат.

Буфердик эритмелерди даярдоо, алардын касиеттерин үйрөнүү жана пайдалануу аналитикалык химия курсунда кенири баяндалат.

Эригичтиктин көбөйтүндүсү

Канчалык начар эриген чөкмө болбосун, эритмеде аз болсо да анын каныккан эритмеси менен тенденция болот:



Тенденцикин константасын пайдалансак **эригичтиктин көбөйтүндүсү ЭК (ПР)** деген түшүнүк келип чыгат:

$$K = \frac{[\text{A}^+] \cdot [\text{B}^-]}{[\text{AB}]} \quad (4.13)$$

Эгерде бөлчөкту өзгөртсөк: $K \cdot [\text{AB}] = [\text{A}^+] \cdot [\text{B}^-]$,

мында $K \cdot [\text{AB}] = \text{ЭК}$

демек, $\text{ЭК} = [\text{A}^+] \cdot [\text{B}^-] \quad (4.14)$

4.13 формуланы пайдаланып, аналитикалык химияда чөкмөнүн пайда болуусун жана эрүү шартын аныктап жүрүшөт:

а) Чөкмөнүн пайда болушу

$$\text{ЭК}_{AB} > [A^+] \cdot [B^-]$$

б) Чөкмөнүн эритмеге өтүшү

$$\text{ЭК}_{AB} < [A^+] \cdot [B^-]$$

в) Тенденцияк абал

$$\text{ЭК}_{AB} = [A^+] \cdot [B^-]$$

Аналитикалык практикада эгерде начар электролиттин ЭК белгилүү болсо, ал боюнча анын эригичтиги Рны же тескерисинче заттын таблицадагы эригичтиги боюнча ЭК аныктап жүрүшөт:


$$P = \sqrt{\text{ЭК}_{AB}} \quad (4.15)$$

Мисалы, бирдей заряддуу ионго ажыраган заттын $\text{ЭК} = 5,2 \cdot 10^{-12}$ болсо, анын эригичтиги $P = 2,6 \cdot 10^{-6}$ барабар.

? Суроолор жана конұгүүлор

1. Химиялык реакциянын ылдамдыгын жана ага таасир этүүчү факторлорду атагыла.

2. Массанын таасир этүү закону жана анын ар түрлүү процесстерде колдонулушун көрсөткүлө.



3. Химиялык тенденцияк жана аны жылыштыруунун шарттары, Ле-Шателье принципин айтып бергиле.

4. Эритмелер, алардын пайда болушун түшүндүрүүчү физикалык, химиялык теориялардын маанисин түшүндүргүлө.

5. Сольватация же гидратация кубулушунун кандай мааниси бар?

6. Эритмелердин концентрацияларынын туюнтулуши: проценттик, молдук, нормалдык, молялдык концентрацияларга мисал келтиргиле.

7. Осмос кубулушу деген эмне? Өсүмдүк кандай кыртышта жакшы өсөт?

8. Осмостук басым жана аны аныктоонун ықмаларын көрсөткүлө.

9. Мөмө дарактарын эмне үчүн кеч күздө сугарышат?

10. Буфердик эритмелер, алардын курамы, касиеттери, алынышына мисал келтиргиле.


11. Электролиттик диссоциация теориясы. Күчтүү жана начар электролиттердин бир нечесин санап өткүлө.

12. Электролит эритмелеринин баскычтуу диссоциациясын көрсөткүлө. H_3PO_4 , H_2SO_4 , Al(OH)_3

13. Төмөнкү процесстин: $\text{KJ} + \text{AgNO}_3 \rightleftharpoons \text{AgJ} + \text{KNO}_3$ иондук реакцияларынын тенденмелерин жазгыла.

14. Суунун электролиттик диссоциациясын пайдаланып, суутектик көрсөткүчкө аныктама бергиле.

15. Түздардын гидролизи жана анын мааниси. Соданын гидролиз реакциясынын теңдемесин жазгыла.
16. Шорлуу кыртышта эмне үчүн өсүмдүк жакшы өспөйт?
17. Эригичтик жана эригичтиктин көбөйтүндүсүнүн маанисин айтып бергиле.
18. 30%түү ($d = 1,28$) күкүрт кислотасынын молдуу, нормалдуу концентрациясын аныктагыла.
19. 200 г сууга 20 г кайнатма туз эритилди. Эритменин % концентрациясын аныктагыла.
20. 40%түү спирттин суудагы эритмесинде канча г спирт жана суу бар?
21. 1 М, 0,1 М щелочтун эритмесин даярдоо үчүн канча г NaOH керек?
22. 3 л, 0,1 н күкүрт кислотасынын эритмесин даярдоо үчүн 96% ($\rho = 1,8$) H_2SO_4 кислотадан канча мл алуу керек?
23. Суунун электролиттик диссоциациясы үчүн теңдештик константасын тапкыла.
24. Уксус кислотасынын диссоциация константасын туюнтуул:



ХИМИЯЛЫК РЕАКЦИЯЛАРДЫН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

§ 1. Химиялык реакциялардын түрлөрү

Гомогендүү жана гетерогендүү реакциялар


Химик-окумуштуулар химиялык айланууларды изилдөөнү өздөрүнүн бирден-бир илимий аракеттеринин негизги бөлүгү катары эсептешет. Алар илимий-изилдөө иштериндеги коюлган максаттарына жараша, химиялык айлануулардын механизмин анын жүрүү себептерин, түрлөрүн, ылдамдыктарын ага таасир эткен факторлорду, айланууларды өзгөртүү багыттарын, аларды башкаруу жана анын жүрүшүн текшерип туруу ыкмаларын изилдешет.

Химиялык айланууларды химиялык реакция деп түшүнөбүз. Ошол химиялык реакцияга агрегаттык абалдары ар түрдүү болгон газдар, суюктуктар жана катуу заттар түрдүүчө айкалышта катышкандастырына (газ – суюктук, суюктук – катуу зат, газ – катуу зат) жараша реакциянын жүрүү законченемдүүлүктөрү да ар башкача болушат.

● Айлана-чөйрөдөн чектелген заттар же алардын аралашмалары система деп аталат. Система гомогендүү жана гетерогендүү болушат (5.1-схема).

5.1-схема


Системанын түрлөрү




Бирдей курамга жана касиеттерге ээ болгон, башка бөлүктөрдөн беттик чеги менен айырмаланган системанын бөлүгүн фаза деп атайдыз. Гомогендүү системага газдардын аралашмасы, аба жана эритмелер кирет. Абада азот, кычкылтек, асыл газдар жана көмүртек (IV) оксиidi аралашып жүрүшөт. Бир эле эриткичте, мисалы, сууда бир канча заттар, натрий хлориди (NaCl), магний сульфаты (MgSO_4) азот

жана кычкылтек эрип жүрсө гомогендүү системаны пайда кылышат. Бул эки системанын биринчиси газ абалындагы, экинчиси заттардын суудагы эритмеси – суюк фазадагы системалар.

Гомогендүү реакция системанын бардык көлөмүндө жүрөт. Мисалы, күкүрт кислотасына натрий тиосульфатынын эритмесин таасир этсек, эритменин өнү боз чангылт болуп өзгөрүп, системанын бардык көлөмүндө байкалат. Боз чангылттын пайда болушу реакциянын белгиси болуп, күкүрттүн эркин түрдө бөлүнүп чыгуусу менен байланышат.



Гетерогендүү системага суу менен муздун, абада көмүр чанчалары менен күкүрттүн кармалып турушу, суунун, бензиндин аралашмасы мисал боло алат. Гетерогендүү системада жүргөн реакциялар фазалардын чектешкен бетинде жүрөт. Мисалы, туз кислотасы менен цинк металлы аракеттешкенде, реакция цинк металлынын кислота менен тийишкен бетинде жүрөт:




Катализтик жана катализтик эмес реакциялар

Көпчүлүк химиялық реакциялар өтө жай, айрымдары тез жүрүшөт. Жай жүргөн реакцияларды тездөтүүгө, тез жүргөн реакцияларды басандатууга болот.

Химиялық реакциянын ылдамдыгын аралык активдүү заттарды пайда кылуу менен тездөтип, реакциянын ақырында өзү коромжуга учурабай, өзгөрүсүз калган заттар катализаторлор деп аталат. Катализаторлордун катышуусу менен химиялық реакциянын ылдамдыгын өзгөртүүчү процесс катализ, ал эми катализатордун таасири менен жүрүүчү реакция катализтик деп аталат. Катализаторлордун таасири жекече мүнөздө болуп, универсалдуу катализаторлор кездешпейт. Катализ экиге бөлүнөт: гомогендүү жана гетерогендүү.


5.2-схема



Катализ теориясынын аралык комплекстерди пайда кылуу шарты гомогендүү системаларга мұнөздүү. Реакцияга катышкан заттар менен катализатордун фазалары бирдей, б. а. бирдей агрегаттык абалда болушат.


Гетерогендүү каталиттик реакциялардагы катализатордун ролу активдүү адсорбция теориясы менен түшүндүрүлөт. Заттардын өзүнүн сырткы бетине башка заттардын бөлүкчөлөрүн сицирип алуу касиети адсорбция деп аталат. Орус академиги А. А. Баландин активдүү адсорбция теориясынын негизинде гетерогендүү катализатордун химиялык реакцияны ылдамдатуу жөндөмдүүлүгү реакцияга катышкан заттардын молекулаларынын мейкиндиктик структурасына жана катализаторлордун бетиндеги активдүү борборлордун геометриясына байланыштуу болот. Реакцияга катышуучу заттардын молекулалары активдүү борболорго (атомдорго) сицирилет. Мультиплет теориясы боюнча активдүү борбордун геометриялык жайгашышы катализдешүүчү молекуладагы атомдордун беттик түзүлүшү менен дал келүүсү зарыл. Молекулалар бир канча активдүү борболорго сицирилет да, реакцияга катышуучу заттардын ортосундагы химиялык байланышты начарлатат. Начарлап калган химиялык байланыштар реакцияга катышуучу баштапкы заттардын молекулаларынын ортосунда кайрадан бөлүштүрүлөт.

Ар түрдүү химиялык реакциялардын катализатордун борборлорунда сицирилген атомдордун сандары 2, 4, бга ж. б. барабар болушат. Мында борборлор (2) – дуплет, (4) – квадратадуплет жана (6) – секстет деп аталат, жалпысынан булар мультиплет деп аталат. Ушул теориянын негизинде алмашуу реакциясынын механизмин карайлы. Катализаторлордун эки атому дуплетти түзгөн реакциянын механизмин схемалык түрдө туюнталы. Реакцияга AB жана CD заттары катышып, AC жана BD заттарын пайда кылышат. Бул реакциядагы катализатордун ролу көрсөтүлөт.



Бул реакциянын схемасынан реакцияга катышкан заттардын атомдорунун жайгашуулары өзгөрбөстөн, алардын ортосундагы химиялык байланыштар кайрадан бөлүштүрүлүп жаңы заттар пайда болуп, ал эми реакция аяктаганда катализатор бошонуп өзгөрүүсүз мурунку абалына келди. Катализатордун гетерогендүү реакцияга вана-




дий (V) оксиidi катализатор болгон күкүрт (IV) оксидинин кычкыл-tek менен окистенүүсү мисал боло алат.



Химиялык өнөржайларда катализиттик реакциянын мааниси зор. Алардын 70% тен ашыгы катализаторду колдонушат: нефтехимиялык, фармацевттик, синтетикалык заттарды өндүрүүчү өндүрүштөр, тамак-аш өнөржайлары ж. б. болуп саналат. Көпчүлүк заттарды өндүрүү: аммиак, күкүрт кислотасы, азот кислотасы, суутек, щелочтор, синтетикалык заттарды (органикалык жана органикалык эмес синтездөөдө) катализиттик реакциянын негизинде өндүрүп алышат. Химия илиминде катализатор катышпай жүргөн реакциялар да белгилүү. Мындай реакцияларды катализиттик эмес реакциялар деп аташат. Катализиттик эмес реакцияларга көпчүлүк окистенүү (куйүү), ошондой эле алмашуу реакциялары кирет. Алардын мисалдары менен силер таанышасынар.


Кайталануучу жана кайталанбоочу реакциялар

Химиялык реакциялар кайталанбоочу жана кайталануучу болуп экиге бөлүнөт. Кайталанбоочу химиялык реакция бир багытта жүрөт. Реакцияга катышкан заттар же алардын бири толук жумшалып аягына чейин жүргөн реакцияны кайталанбоочу деп аташат. Мисалы, аммоний дихроматынын $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ажыраши. Натрий сульфатынын Na_2SO_4 барий хлориди менен аракеттенүүсү ж. б.




Бул реакциялар бир багытта болуп, баштапкы заттар толук реакцияга киргенге чейин жүрдү. Реакциялардын продуктуларынан кайра баштапкы заттарды ала албайбыз. Мындай реакциялар аз санда болот. Көпчүлүк иондук реакциялар акырына чейин жүре турганы силерге тааныш.


Кайталануучу реакциялар кайталанбоочу реакцияларга салыштырганда көптүк кылат. Мисалы, бөлмө температурасында эле йоддун буусу менен суутекти аралаштырсақ, алардын ортосунда реакция жүрүп йоддуу суутек пайда болот:



Эгерде йоддуу суутекти идишке толтуруп оозун жаап койсок, бир канча убакыт өткөндөн кийин эркин йоддун буусу байкалат.



Реакциянын кайталангыч мүнөзүн туюнтуу үчүн карама-каршы багыттагы жебелер колдонулат:



Бир канча убакыт өткөндөн кийин эки реакциянын ылдамдыктары бирдей болуп, реакцияга чейинки баштапкы заттардын концентрациялары реакциянын продуктуларынын концентрациялары менен бирдей абалга келет. Бул учурда үзгүлтүксүз молекулалардын пайда болуусу жана ажыроосу жүрөт.

Экзотермиялык жана эндотермиялык реакциялар



Силерге белгилүү болгондой, айрым химиялык реакциялар жылуулук бөлүп чыгаруу менен жүрсө, айрымдары жылуулук бермейинче жүрбөйт.

Химиялык реакция учурунда бөлүнүп чыккан же сицирилип алынган жылуулук санын реакциянын жылуулук эффективиси дешет. **Химиялык реакциянын жылуулук эффективисине жарааша экзотермикалык жана эндотермикалык болуп бөлүнүшөт.**

Жылуулукту бөлүп чыгаруу менен жүргөн реакциялар экзотермикалык деп аталат. Сыртка жылуулук бөлүп чыгаруу менен жүрүүчү реакцияларга мисал келтирели:




Жылуулукту сырттан сицирип алуу менен жүргөн реакциялар эндотермикалык деп аталат. Эндотермикалык реакцияларга төмөнкүлөр мисал боло алат.




Иш жүзүндө «заттын пайда болуу жылуулугу» жана «күйүү жылуулугу» деген түшүнүктөр колдонулат. Заттын пайда болуу жылуулугу жөнөкөй заттардан татааал заттар пайда болгондо бөлүнүп чыккан жылуулук. 25°C жана $0,1 \text{ MPa}$ басым кезинде жөнөкөй заттар-

дын ажыроо жылуулугун жана зат пайда болуу жылуулугун нөлгө барабар деп эсептөө кабыл алынган.

Жөнөкөй заттардан бир моль бирикме пайда болгон кезде бөлүнүп чыккан же сицирилип алынган жылуулук заттын пайда болуу жылуулугу деп аталат. Мисалы, суутектин бир молу 0,5 моль кычкылтек менен аракеттешкенде 285,8 кДж/моль заттын пайда болуу жылуулугу бөлүнүп чыгып, бир моль суу пайда болот:



Бир моль зат кычкылтекте күйгөндө бөлүнүп чыккан жылуулук саны күйүү жылуулугу деп аталат. Ацетилендин бир молу кычкылтекте күйгөндө күйүү жылуулугу 1300 кДж /моль болот:





Химиялык реакция мезгилинде сицирилип алынган же бөлүнүп чыккан жылуулук саны тенденеге кошо жазылса, ал термохимиялык деп аталат. Бул пайда болуу жана күйүү жылуулуктарынын мааниси атайын маалымдамаларда берилет. Алар физикалык чондуктарды эсептөө учурунда колдонулат. Жогору жакта жазылган суутек, ацетилен, магнийдин кычкылтекте күйүшү жана сымап (II) оксидинин ажыроосун көрсөтүп жазган тенденелер термохимиялык тенденелерге мисал болот.

§ 2. Химиялык реакциянын типтери


Реакцияга катышкан заттардын молекулаларынын өзгөрүшүнө жараша химиялык реакциялар бир канча типтерге бөлүнөт. Химиялык процесске катышуучу жана пайда болгон заттардын курамындағы айрым атом-иондордун окистенүү даражасынын өзгөрүшү менен жүргөн реакциялар окистенүү-калыбына келүү деп аталат. Реакцияга катышкан жана пайда болгон заттардын сандарына жараша: кошулуу, ажыроо, орун алмашуу, алмашуу деп бөлүнөт. Санап өткөн реакциялардын айрымдары боюнча сөз кылыш өтөлү.

Кошулуу реакциясы

Эки же андан көп заттар аракеттенишип, реакциянын натыйжасында бир затты пайда кылган реакцияны кошулуу реакциясы деп билебиз:




Реакцияга эки зат катышып, бир эле реакциянын продуктуларын: алюминий оксидин, цинк сульфидин жана метан газын пайда кылышты. Реакцияга жөнөкөй зат катышып, алардын курамындагы атомдор окистенүү даражасын өзгөрткөнүн байкадык. Реакцияга татаал эки зат катышып бир эле реакциянын продуктусун пайда кылган учурлар да белгилүү. Мисалы, кальций оксиidi суу жана көмүртектин (IV) оксиidi менен аракеттенишет:



Бул учурда реакцияга катышкан заттардын курамындагы химиялык элементтер окистенүү даражасын өзгөрткөн жок. Демек, бардык эле кошулуу реакциясы окистенүү-калыбына келүү реакциясына кире бербейт.

Орун алмашуу же сүрүп чыгаруу реакциясы


Химиялык реакцияга татаал жана жөнөкөй заттар катышып, жөнөкөй заттын атому татаал заттын курамындагы бир химиялык элементтин атому менен орун алмашса ал орун алмашуу реакциясы болот.



Биздин мисалдарда цинк кислотанын курамындагы суутектин атомдору жана химиялык активдүүлүгү жогору болгон темир, жез (II) сульфатынын эритмесиндеги жез иону (Cu^{2+}) менен орун алмашты.



Ажыроо реакциясы

Химиялык реакцияга бир татаал зат катышып, реакциянын натыйжасында бир канча жөнөкөй жана татаал заттар пайда болот:



Жогорку реакцияларда кычкылтек электронун бөлүп чыгарып окистенди. Сымап, азот жана марганецтер электронду кошуп алышып калыбына келиши. Химиялык реакцияга бир эле татаал зат катышып, реакциянын натыйжасында эки же андан көп татаал заттар пайда болгон учурлар бар. Бул учурда баштапкы жана акыркы



продуктунун курамындагы химиялық элементтердин окистенүү даражасы өзгөрбөйт:



Ошентип кошулуу реакциясындай эле, ажыроо реакциялары окистенүү даражасын өзгөрткөн жана өзгөртпөй жүргөндөрү болот. Кошулуу жана ажыроо реакциясы бири бирине карата карама-каршы процесстер. Ушул процесстер бизди курчаган айланы чөйрөдө белгилүү тенденциите жүрүп турат. Ошондуктан жаратылыш, дүйнө дайыма өзгөрүүгө дуушар болуп бир түрдүү заттардан башка түрдөгү заттар тынымсыз пайда болот жана ажырашат.


Алмашуу реакциясы

Реакция эки татаал заттын ортосунда, суу эритмелеринде жана кургак абалдарында жүрөт. Алмашуу реакциясы иондордун алмашуусу менен жүрүп, реакциянын натыйжасында пайда болгон заттардын бири реакциянын системасынан начар эриген чөкмөнүү, газды же диссоциация даражасы төмөн болгон заттарды пайда кылат. Мисалы, натрий сульфаты менен барий хлоридинин, уксус кислотасы менен натрий гидроксидинин жана натрий корбанаты менен туз кислотасынын ортосунда жүргөн реакциялар:



Окситтенүү-калыбына келүү реакциялары

Жогоруда силер окситтенүү-калыбына келүү реакциясын эсиңерге түшүрдүнөр. Эми төмөнкү берилген реакцияларды электрондук жана иондук теориялардын негизинде анализдел, тиешелүү жыйынтык чыгаргыла:



Бул реакцияга цинктин атому менен суутектин жана хлориддин иондору катышты. Реакциянын жүрүшүндө цинктин окситтенүү даражасы 0ден +2ге чейин жогорулап, ал эми суутектин иону +1ден 0гө чейин төмөндөдү. Цинк электронун берип, окситтенүү даражасын


жогорулатты. Суутек иону электронду кошуп алыш, окситенүү дарражасын төмөндөттү, натыйжада цинк окситенип – калыбына келтиргич, ал эми суутек иону калыбына келип, окислендиргич болду.

Практикада кенири колдонулуп жүргөн күчтүү окислендиргичтер галогендер (F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2), марганец (VI) оксиidi, калий перманганаты ($KMnO_4$), хром (VI) оксиidi (CrO_3), азот кислотасы, кычкылтект, озон ж. б.

Күчтүү калыбына келтиргичтер щелочтуу жана щелочтуу жер металлдары болуп саналат. Окисленүү калыбына келүү реакциялары реакцияга катышкан заттардын жаратыльшына, жүргөн шарттарга жараша үч типке бөлүнөт; молекулалар ортосундагы, молекула ичиндеги жана өзү окисленүү жана өзү калыбына келүү (диспропорциялануу) реакциялары.


Молекулалар ортосундагы ОКК реакциялар

Окислендиргичтер жана калыбына келтиргичтер реакцияга катышкан ар түрдүү молекулалардын ортосунда жүрөт. Мисалы,




Бул кошуп алган жана бөлүп чыгарган электрондордун санын көрсөткөн тенденце электрондук баланс тенденмеси деп аталат. Электрондук баланс тенденмеси боюнча кошуп алган жана бөлүп чыгарган электрондордун сандары бирдей. Мында эки моль марганец (IV) оксиidi туура келери байкалды. Бирок пайда болгон марганецтин эки ионун байланыштырууга дагы эки молекула туз кислотасы керек. Ошондуктан калыбына келтиргичтин ролун аткарған туз кислотасынын алдына төрт коэффициенти коюлуп, калган реакцияга катышкан атомдор ошого карап тенделди.


Электрондук-баланс ыкмасын пайдаланып, окисленүү-калыбына келүү реакциясына дагы бир мисал жазып тендейли:



Эми окисленүү даражасын өзгөрткөн элементтерди белгилеп, электрондук-баланс тенденмесин жазалы.





Электрондук-баланс тенденциясынан көрүнүп турғандай калыбына келтиргич эки электронун бөлүп чыгарды, окислендиргич төрт электронду кошуп алды. Аларды кыскартып, алмаштырып жазганда электрондук баланс түзүлөт, келип чыккан сандарды калыбына келтиргич жана окислендиргичтерге коэффициент түрүндө жазылып, тендендеги калган атомдор тенделип коюлат:



Келтирген окисленүү – калыбына келүү реакциясынын тенденси көрсөтүп турғандай, ар башка заттарда кармалып жүргөн бир эле элемент – күкүрттүн окисленүү даражасы ар түрдүү экенин көрсөттү. Ошол окисленүү даражасы ар түрдүү болгон күкүрттүн атомдорунун ортосунда электрондор бир атомдон экинчисине өтө ала турганына мисал болду.



Молекула ичиндеги ОКК реакциялары

Окислендиргич жана калыбына келтиргич бир эле заттын молекуласында кармалып жүрсө, андай реакцияларды молекула ичиндеги ОКК реакциялар деп аташат. Мынданай реакцияларга көпчүлүк термикалық ыкма менен ажырай турған процесстер мисал боло алышат.



Диспропорциялануу же өзү окисленүү өзү калыбына келүү реакциялары

Бирикменин курамында бир түрдүү химиялық элементтин атомдорунун окисленүү даражасынын жогорулашы жана төмөндөшү менен жүргөн реакциялар бар. Диспропорциялануу реакцияларына катышкан баштапкы бир заттан реакциянын натыйжасында эки же андан көп жаңы зат алынат. Мисалы, азоттуу кислотанын, натрий гипохлоритинин ажыроо тенденциясын жазалы.




Бир бирикменин курамындагы бир эле химиялық элементтин атомдорунун окисленүү даражасынын жогорулашы жана төмөндөшү менен жүргөн реакциялар диспропорциялануу реакциясы деп аталат.


§ 3. Аллотропиялык айланыштар, изомерлешүү, полимерлешүү реакциялары

Бир эле химиялык элементтин атомунун бир канча жөнөкөй затты пайда кылуу кубулушун **аллотропия**, ал эми ошол пайда болгон жөнөкөй заттарды элементтин аллотропиялык түр өзгөрүшү деп коюшат.

Кычкылтек элементинин эки аллотропиялык түрү белгилүү: кычкылтек жана озон. Кычкылтек белгилүү шартта озонго өтө алат. Кычкылтекке жогорку электр разряддарын таасир эткенде озон пайда болот. Лабораторияда озонатор куралы менен озонду алсак, жаратылышта чагылган чартылдал, жогорку электр разряддары пайда болгондо агадагы кычкылтек озонго айланат. Ушундай эле кычкылтектин озонго айлануу процессин ийне жалбырактуу токойлордогу кара гай чайырлары агадагы кычкылтекти озонго айландырат.




Озон өзгөчө химиялык активдүүлүккө ээ болгон кычкылтектин аллотропиялык түр өзгөрүшү. Анын молекуласы женил ажырап, атом түрүндөгү кычкылтекти пайда кылат.



Реакциянын натыйжасында пайда болгон атомардык кычкылtek көпчүлүк заттарды окистендирет.

Аллотропиялык өзгөрмөлөргө көпчүлүк химиялык элементтер дуушар болушат. Мисалы: күкүрт, фосфор, кремний, көмүртек ж. б. бир канча жөнөкөй заттарды пайда кыла алышат. Күкүрттүн кристаллдык, пластикалык, фосфордун ак, кара жана кызыл түрлөрү, көмүртектин алмаз, графит, карбин кристаллдык жана аморфтук кремний аллотропиялык айлануулардын негизинде пайда болушат. Мындай аллотропиялык айлануулар учурунда структуралык өзгөрүлөр болуп, байланыштары жана атомдордун мейкиндиктеги жайгашуу орундары өзгөрөт.



Мисалы, сегиз атом күкүрттөн турган кристаллдык торчо ысытуудан бузулуп ар башкача жайгашып калаарын билесинер (сүрөттү кара). $\text{S}_8 \rightarrow \text{S}_6 \rightarrow \text{S}_2$ өтүшү ыктымал.





Изомерлешүү реакциялары

Заттардын касиеттери алардын курамындагы атомдордун санына эле байланыштуу болбостон, ал атомдордун мейкиндикте жайгашуу тартибине байланыштуу болот. Мындай өзгөрүүнү изомерия кубулушу түшүндүрөт.



Курамы, молекулалык массалары бирдей болуп, молекулалык түзүлүштөрү менен айырмаланган бир эле заттын ар түрдүү заттарды пайда кылуу кубулушу изомерия же изомерлешүү деп аталат. Изомерия кубулушу органикалык заттардын бардык класстарына мунөздүү. Изомерия кубулушу бирикмеги көмүртек атомунун чынжырына, кош жана үчтүк байланыштардын ордуна, функционалдык топтордун жайгашынына, бензол шакекчесиндеги орун алмаштыргычтардын жайгашуу тартибине, ошондой эле мейкиндиктик стереоизомерияларга байланыштуу болот. Мисалы, пентанга туура келген изомерлерди жазалы.





Органикалык заттардын курамындагы функционалдык топтордун жайгашкан орундарына жарааша изомерлер пайда болот.




C_4H_6 формуласы менен туюнтулган углеводороддун курамындагы үчтүк байланыштын жайгашуусу боюнча пайда болгон изомерлерге мисал келтирели:




$\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ формуласына туура келген молеин кислотасы мейкиндик эки изомерди пайда кылат. Ал төмөнкүдөй жазылат:




$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$ – толуолдун курамындагы бензол шакекчесинде орун алмаштыргычтардын жайгашышы боюнча ар түрдүү заттар пайда болушат.



о-крезол





м-крезол



п-крезол

Полимерлешүү жана поликонденсация реакциялары

Молекуласынын курамында кош жана үчтүк байланыштары бар углеводороддор полимерлешүү реакцияларына катышып ири макромолекулалуу заттарды пайда кылышат. Мисалы: этилен, пропилендин полимерлешүү реакциялары:



Полимерлердин касиеттери анын курамындагы мономерлердин санына, алардын түзүлүшүнө, мейкиндиктик структураларына жараша болот. Мисалы, этиленди полимерлештируүдө полимерлешүү даражасы 20га жакын болсо, анда иләэшкек суюктук алынат. Башка шартта полимерлешүү даражасы 100гө чейин болсо, жумшак чайырсыяктуу зат алынса, шартты өзгөртүү менен полимерлешүү даражасы 1000ге жетсе, катуу полимер алынат.

Диендик углеводороддор дагы полимерлешүү реакцияларына жөндөмдүү болушат. Жөгорку молекулалуу заттарды алуунун башка

дагы бир ыкмасы бар, ал поликонденсация реакциясы болуп саналат.


Жогорку молекулалуу заттарды, төмөнкү молекулалуу заттардан алууда кошумча продуктуну пайда кылуу менен жүргөн процесс поликонденсация реакциясы деп аталат. Поликонденсация реакциясы учурунда баштапкы заттын молекуласы экиден кем эмес заттар менен аракеттенишет. Мындай биригүү кош байланыштын эсебинен эмес, эки башка функционалдык топтордун аракеттешүүсүнөн жүрөт. Силер поликонденсация реакциясы менен полисахариддерди, аминокислоталарды өткөндө тааныш болгонсунар.

Аминоуксус кислотасынын бир канча молекуласы аракеттенишип (амин тобу менен карбоксил топторунун аракеттенүүсү) жогорку молекулалуу бирикме жана төмөнкү молекула сунуу пайда кылды. Пайда болгон макромолекуланын курамында көп жолу кайталануу-


чу элементардык звено сакталат: $\text{H} \quad \text{O}$
 $\text{---N---CH}_2\text{---C=O}$.

Поликонденсация реакциясына ар түрдүү функционалдык топтору бар заттардан тышкары бир функционалдык топтору бар заттар дагы катыша алат. Мындай учурда чынжырдын узарышы үчүн экинчи башка заттын функционалдык тобу биринчи реакцияга катышкан заттын курамдык бөлүгү менен өзара аракеттешкендей болот. Буга мисал катары фенол менен формальдегиддин аракеттешүүсүн карайлы.

Фенолдун молекуласындагы атомдордун топторунун өзара таасирлеринин натыйжасында фенолдун молекуласындагы 2, 4, 6 көмүртек атомдору менен байланышкан суутек атомдору кыймылдуу келип, альдегид тобу менен реакцияга кирет.



Реакциянын натыйжасында пайда болгон аралык зат фенолспирти кайра фенолдун молекуласы менен аракеттенишип, суу жана жогорку молекулалуу зат пайда болот. Пайда болгон продукту метаналь менен кошуулуп, андан алынган зат кайра фенол менен аракеттенишип, натыйжада фенолформальдегид чайрыы алынат.



Фенолформальдегид полимеринин түзүлүшү мейкиндик торчо болот. Мейкиндиктик түзүлүштөгү полимер термопластикалуулугун жоготуп, бекем болуп калат.

Термопластикалуулуктан айырмаланып, жогорку температурада эрибей жана жумшарбай турган полимерлер термореактивдүү полимерлер деп аталат. Фенолформальдегид полимери термореактивдүү. Фенолформальдегид полимерине (чайырына) ар түрдүү толуктоочторду кошуу менен (жыгач таарындылары, айнек буласы, ар түрдүү боёчу заттарды, пахтадан жасалган кездемелердин үзүндүлөрүн ж. б.) фенолформальдегид пластмассасы алынат, иш жүзүндө фенопласт деп аталат. Кошулган толуктоочторго карата фенопластардын түрлөрү пайда болот. Алар текстолит, волокнит, гетинакс, айнекпласт, карболит ж. б. деп атальшат. Алар сапатына, касиетине жараша түрдүү тармактарда колдонулат.


Текстолиттен машиналардын тетиктерин, шарик-подшипниктерин даярдашат. Булар чон күчкө туршук берүүчү жерлерде колдонулат. Мындан жасалган машинанын тетиктерин суу менен майлашат ж. б. Гетинакс радио-электротехникада электроизоляциялык материал катары колдонулат. Айнекпласттан чон өлчөмдөгү автомобилдердин кузовдору, автоцистерналар, карболиттен телефон аппараттары ж. б. жасалат. Кыскасы фенопласт эл чарбасынын түрдүү тармактарына кулачын кенен жайып кирип келген полимер.

Ошентип полимерлешүү, поликонденсация реакцияларынын жардамы менен өндүрүлгөн полимерлер эл чарбасынын, техникиянын талаптарын канааттандыруучу тармактарда кенири колдонулуп, айрымдары металл конструкцияларын алмаштырууга чейин пайдаланылууда. Бул полимерлер полиэтилен, полипропилен, полихлорвинил, полиметилметакрилат, полистирол жана фенолформальдегид полимерлери ж. б. Полимерлешүү реакцияларынын наыйжасында синтетикалык каучуктар, синтетикалык булалар, киркетирүүчү каражаттар өндүрүлөт.


Этерификация реакциялары

- Кислоталар менен спирттер аракеттешип татаал эфирди жана сууну пайда кылган реакция этерификация реакциясы деп аталат. Этерификация процесси кайталануучу процесс. Спирттер орга-

никалык эмес жана органикалық кислоталар менен аракеттешип, татаал эфирлерди жана сууну пайда кылышат.



кукүрт кислотасынын этил эфири



уксус кислотасынын метил эфири

Этерификация реакциясынын продуктулары көптөгөн татаал эфири-

лер болот. Мисалы, кумурска метил эфири $\text{H}-\overset{\text{O}}{\underset{||}{\text{C}}}-\text{O-CH}_3$, уксус

этил эфири $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\underset{||}{\text{C}}}-\text{O-C}_2\text{H}_5$, уксус амил эфири $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\underset{||}{\text{C}}}-\text{O-C}_5\text{H}_{11}$,

кукүрт кислотасынын этил, метил эфири $\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5-\text{O} \\ > \\ \text{CH}_3-\text{O} \end{array} > \text{SO}_2$,


уч нитроглицерин $\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{O}-\text{NO}_2 \\ | \\ \text{CH}-\text{O}-\text{NO}_2 \\ | \\ \text{CH}_2-\text{O}-\text{NO}_2 \end{array}$ ж. б. заттар.

Этерификация реакциясынын продуктуларынын колдонуу тармактары отө кенири. Татаал эфирлердин көпчүлүгү эриткич болгондуктан органикалық заттарды эритет. Көпчүлүк татаал эфирлер же миштердин эссенцияларын даярдоодо жана медицинада, парфюмериада, лак өндүрүүдө, айрымдары пластмассаны, ацетат жибектерин алууда, жарылгыч заттарды даярдоодо колдонулат.

Суроолор жана конүгүүлор

1. Системага аныктама бергиле. Система канчага бөлүнөт?
2. Гомогендүү реакцияга мисал келтирип, аныктама бергиле.

3. Гетерогендүү реакцияны кандай түшүнөсүңөр? Мисал келтиргиле.
4. Катализатор жана катализдик реакция жөнүндө билген маалыматыңды айтып бергиле.
5. Кайталаңбоочу реакцияга аныктама берип мисал менен далилдегиле.
6. Кайталаңуучу реакцияны кандай түшүнөсүңөр? Мисал келтиргиле.
7. Химиялық реакцияның жылуулук эффектиси кандай?
8. Термохимиялық теңдемени кандай түшүнөсүңөр?
9. Окисленүү даражаларын өзгөртүү менен жүргөн кошулуу жана ажыроо реакцияларына мисал келтиргиле.
10. Реакцияга катышкан заттардын курамындагы атомдор окисленүү даражаларын өзгөртпөй жүргөн кошулуу жана ажыроо реакцияларына мисал келтиргиле.
11. Орун алмашуу жана алмашуу реакцияларына мисал келтирип, аныктама бергиле.
12. Окисленүү-калыбына келүү реакцияларының кандай түрлөрү бар?
13. Аллотропиялық айланууларды кандай түшүнөсүңөр? Мисал менен далилдегиле.
14. Изомерлер кандай топторго бөлүнөт? Мисал келтиргиле.
15. Полимерлешүү реакциясы деп эмнени айтабыз? Полимерлердин кандай түрлөрүн билесиңер?
16. Полимерлер эл чарбасының кандай тармактарында колдонулат?
17. Поликонденсация реакциясының натыйжасында алынган полимерлердин практикалық ролу кандай?
18. Полимерлешүү жана поликонденсация реакцияларының окшоштук жана айырмачылық жактары кайсылар?
19. Этерификация реакциясының натыйжасында алынган заттардын айрымдарын атагыла.
20. C_5H_8 - затынын мүмкүн болгон изомерлерин жазыла.
21. 0,25 моль натрийгидрокарбонатын ажыратканда (н.ш.) бөлүнүп чыккан көлөмдөгү көмүртектин (IV) оксидин, акиташ суусу аркылуу өткөзгөндө канча грамм кальций карбонаты пайда болот?
22. 9 г алюминий кычкылтек менен аракеттешкенде 273,5 кДж жылуулук бөлүнүп чыккан. Бул реакциянын термохимиялық теңдемесин түзгүлө.
23. Күкүрттү кычкылтекте күйгүзгөндө 16 г күкүрт (IV) оксиidi пайда болуп, ошол реакция учурuna 73,15 кДж жылуулук бөлүнүп чыккан. Ушул реакциянын термохимиялық теңдемесин түзгүлө.
24. 0,25 моль сымап (II) оксиidi ажырағанда 22,5 кДж жылуулук талап кылышы. Ажыроо реакциясынын термохимиялық теңдемесин түзгүлө.
25. Төмөнкү берилген теңдемедеги окисленүү даражасын өзгөрткөндөрдү белгилеп, электрондук баланас ыкмасынын негизинде төндегиле. Окистендергич жана калыбына келтиргичтерди көрсөткүлө:



Лабораториялык тажрыйбалар

Полиэтилендин касиеттери менен таанышшуу

1. Полиэтилендин үлгүсүн спирт шамына ысыткыла. Эмнени байкадыңар? Жумшарган полиэтилендин формасын айнек таякчынын жардамы менен өзгөрткүлө. Өзгөргөн формадагы полиэтилен үлгүсүн муздаткыла. Андан кийин ал үлгүнү бөлмө температурасында өзгөртүүгө аракет жасагыла. Тажрыйбадан алынган маалыматтарды иш дептеринерге жазгыла. Жыйынтык чыгаргыла.

2. Полиэтилендин үлгүсүн күйгүзгүлө. Жалындын түсүнө, күйүү продуктуларына көнүл бургула. Эмнени байкадыңар?

3. Калий перманганатынын эритмеси жана бром суусу куюлган эки пробиркадагы заттардын өнүнө көнүл бургула. Андан кийин экөөнө тен бирдей өлчөмдө полиэтилен кесекчесин салгыла. Бир канча минута чайкагыла. Байкаган маалыматтарды эсиңерге туткула.

4. Күкүрт кислотасынын жана натрий щелочунун эритмелери куюлган эки пробиркага полиэтилен кесекчесинен 2–3тү салгыла. Чайкагыла. Эмнени байкадыңар? Өзгөрүү байкалдыбы?

Тажрыйбадан алынган маалыматтарга таянып, полиэтилендин касиеттери боюнча жыйынтык чыгаргыла. Иш орундарыңарды иретке келтирип койгула.

5. Жогорку молекулалуу бирикмелерден даярдалган пластмасаларды лабораторияда кантип таанып-билүүгө болот?


АЙРЫМ ЗАТТАРДЫН ӨНДҮРҮШТӨ АЛЫНЫШЫ

§ 1. Күкүрт кислотасын өндүрүү

Күкүрт кислотасы химия өнөржайынын негизин түзөт десек жаңылбайбыз. Анткени химия өнөржайында күкүрт кислотасы технологиялык процесстерде колдонулат. Күкүрт кислотасынын касиеттерине байланыштуу ар түркүн өндүрүштө, турмушта кенири колдонулгандыктан, анын өзүн көп өлчөмдө өндүрүп алуу зарылчылыгы келип чыгат. Күкүрт кислотасын өндүрүүдө анын жаратылышта кенири таркалган бирикмелери жана эркин түрдөгү күкүрт, айрым түстүү металлдарды өндүрүүдөгү өндүрүш калдыктары ж. б. сырьелор пайдаланылат (6.1-схема). Күкүрт жер кыртышынын (массасы боюнча) 0,05% ин түзөт.

6.1 - схема

Күкүрттүн жаратылыштагы сырьеору



Акыркы жылдары күкүрт кислотасын өндүрүүгө комплекстүү машиле жасоо багыты басымдуулук кылууда. Мисалы, түстүү металлдарды алардын сульфиддерин өндүрүүдө пайда болгон күкүрт (IV) оксиidi (SO_2) жана күкүрттүү суутек (H_2S) сырье катары колдонулууда. Мында ар түрдүү химиялык өндүрүштөрдүн биргелешин иштөө принципи иш жүзүнө ашырылууда. Күкүрт кислотасын өндүрүүчү көп заводдордо темир колчеданын – пиритти күйгүзүү менен күкүрт (IV) оксиidi алынат.


Темир колчеданынан күкүрт (IV) оксидин алуу

Лабораториялык шартта SO_2 ни 6.1-сүрөттө көрсөтүлгөн курал менен алабыз.

Айнек түтүккө темир колчеданынын бир канча бөлүгүн салып, аны ысытуу керек. Ысыган түтүк аркылуу аба же кычкылтек жиберилет. Ысыган темир колчеданы кычкылтек менен тийишкенде окистенүү реакциясы жүрүп, кескин жыттуу күкүрт (IV) оксиidi пайда болот, ал айнек түтүктүн экинчи жагындагы газ өтүүчү түтүк аркылуу стакандагы сууга сицирилет. Стакандагы сууга индикатор араштырып коюлган. Анын өнүнүн өзгөрүшү менен күкүрттүү кислотанын пайда болгонун билебиз.

Күкүрт кислотасын өндүрүүчү заводдо темир колчеданы – пирит FeS_2 атайын меште күйгүзүлөт. Күйгүзүүчү меште темир колчеданынын күйүү ылдамдыгы төмөнкү шарттарга байланыштуу: күйүү зонасындагы абанын курамындагы кычкылтектин кармалып туруу концентрациясына, колчедандын майдаланган бөлүкчөлөрүнүн өлчөмдөрүнө (2–3 мм), аларды араштырып туруу даражасына жана колчедандын жеке касиеттерине жараша болот.


Азыркы химия өндүрүшүнүн негизги принциптеринин бири темир колчеданын – сырьёну толук, үзгүлтүксүз күйгүзүп, күкүрт (IV) оксидин көп өндүрүү болуп саналат. Ага жетишүү максатында күйдүрүүчү мештин өндүрүмдүүлүгүн жогорулаттуу керек. Меште жүргөн химиялык реакция экзотермикалык болгондуктан реакция учурунда бөлүнүп чыккан энергияны системадан чыгарып, аны максаттуу пайдаланган дурус. Химиялык процесстерди оптималдаштыруу, башкаруу жана текшерүү автоматтык аспаптарды туура пайдалана билүү менен жүргүзүлөт. Мештин ишин оптималдаштыруу үчүн сырье катары жаратыльштан алынган пиритти эмес, аны флотациялык ыкма менен тазартылган, бош породасынан ажыратылган таза пиритти күйгүзүү талапка ылайыктуу. Реакциянын ыкчам жүрүшүн камсыз кылуу үчүн реакцияга катышкан заттардын тийишүү бетин көбөйтүү максатында темир колчеданын майда бөлүкчөлөргө талкалайт. Талкаланганды бөлүкчөнүн өлчөмү бир ммден болсо, ал мештин ичиндеги кайноочу катмарда жакшы күйөт. «Кайноочу катмар» колчедандын өтө майдаланган бөлүкчөлөрү жана анын кычкылтек менен байытылган аба арашмасынын кыймылы – кайнап жаткан суюктукту элестет. Мындай шартта бөлүкчөлөр бири-бири менен жабышып калганга үлгүрбөй реакция тез жүрөт. Абанын курамында кычкылтектин кармалып жүрүшүн 60% жогорулатканда ысытууга жумшалуучу жылуулук сакталат.



6.1-сүрөт.
Күкүрт (IV) оксидинин лабораторияда алыныши.

Мештен алынган физика-химиялык маалыматтардын негизинде оптимальдуу температура 800°Сге экени белгилүү. Эгерде меште жүргөн химиялык реакция учурунда болунуп чыккан жылуулукту, системадан чыгарыш кетпесе температура 1400°Сге жогорулап кетет. Оптимальдуу температураны күйдүрүүчү меште кармап туроо үчүн «кайноочу катмардын» ичиндеги бөлүкчөлөрдү тынымсыз аラлаштырып турса, анда мештин бардык жеринде температура бирдей сакталыш жүрөт. Системадан ашыкча жылуулук буу казанына баруучу түтүктөр аркылуу чыгарылыш турат. Аба күйгүзүү талап кылган өлчөмдөн ашыкча жиберилет. Меште күйүү реакциясы аяктагандан кийин сырткы атмосферага көлөмү боюнча 14,5% күкүрт (IV) оксиidi, ар кандай өлчөмдөгү күкүрт чандары, мышьяк (III) оксиidi As_2O_3 , азыраак сандагы күкүрт (VI) оксиidi жана катализаторду уулантуучу башка аラлашмалар болунуп турат.

Акыркы жылдары суткасына 2000 т темир колчеданын күйгүзүүчү мештер иштетилет. Оптимальдуу шарттарды толук пайдаланып, темир колчеданын күйгүзгөндө кенде кармалып жүргөн күкүрт 98% күкүрт (VI) оксидин пайда кылат. Ал эми темир колчеданында кармалып калган күкүрттүн калган бөлүгү өндүрүш калдыгы менен кошо калат (6.2-сүрөт).



6.2-сүрөт. Күкүрт кислотасынын өнөржайда алынышы.

1 – кайнаган катмарда күйгүзүүчү меш; 2 – циклон аппараты; 3 – электр чыпкасы; 4 – кургатуучу мунара; 5 – жылуулук алмаштыргыч; 6 – контакт аппараты; 7 – сицирүүчү мунара.

Күкүрт (IV) оксидин тазалоо

Меш газында кармалып жүргөн күкүрт (IV) оксиди менен чогуу аралашып жүргөн аралашмалар катализаторду ууландырып, анын каталиттик таасирин төмөндөтөт. Аралашмада кармалып жүргөн газдар циклон аппараттарында тазартылат.

Ал бири бирине кийгизилген эки цилиндрден турат. Газдардын аралашмасын сырткы цилиндрге жогортон төмөн карай жиберет. Газдар спираль боюнча төмөн жылат. Газдардын молекулаларынын кыймылынын таасири астында чандын бөлүктөрү сырткы цилиндрдин бетине ыргытылып, чандын чонураак бөлүктөрү ылдый кулап түшөт. Алар чогулгандан кийин сыртка чыгарылып салынат. Циклон аппаратынан чыккан чандын эң майда бөлүкчөлөрү меш газынын курамында калып калат. Мындан кийин меш газынын аралашмасында кармалып жүргөн чандын эң майда бөлүкчөлөрүнөн тазарттуу үчүн аралашманы электр сүзгүчүнө жиберет. Электр сүзгүчү араларына ичке зым тартылган металл торчолорунан турат. Металл торчолоруна жогорку чыңалуудагы (60000 В) турактуу электр тогу жиберилет. Ошол учурда торчолордун араларында жаткан зымдар терс, ал эми тордун өзү он заряддалат. Газдардын аралашмасы электр сүзгүчүнүн камерасына астыңкы жагынан жиберилет.

Күчтүү электр талаасынын таасири менен эң майда чанчалар терс заряддалып он зарядга ээ болгон торчого тартылып, өзүнүн зарядын жоготуп, атайын бункерге барып түшөт. Ошентип меш газдарынын аралашмасы электр сүзгүчүнөн өткөндөн кийин чандардан тазаланат.

Эми газдардын аралашмасын суу бууларынан тазарттуу үчүн кургаткыч мунарага жиберилет.

Кургатуучу мунаранын ичи кислотага чыдамдуу керамика менен капталган. Мунаранын төмөнкү жагында керамикалык плитадан жасалган торчолору мамычага бекитилген. Торчолор кислота менен газдардын тийишүү беттерин көбөйтүү үчүн керамикалык шакекчелер менен толтуруулган. Кургатуучу мунаранын жогорку жагына 98% түү күкүрт кислотасы шакекчелерди аралап агып келет, ал эми меш газынын аралашмасы төмөн жактан жогору карай жиберилет. Бул учурда карама-каршы агым принциби сакталат. Концентрацияланган күкүрт кислотасы меш газынын аралашмасында кармалып жүргөн сууну сицирип алат. Сууну сицирилип алган күкүрт кислотасынын концентрациясы 97,2% ке чейин төмөндөйт. Кислотанын концентрациясын жогорулаттуу үчүн концентрациясы жогору кислотадан кошуп, кайра сицируүчү мунарага кайтарып жиберилет.

Меш газы кармалып жүргөн аралашмадан тазартылгандан кийин кычкылтек менен байытылган аба жана күкүрт (IV) оксиди кон-

такт аппаратына жиберилет. Күкүрт (IV) оксидин окислендирүү менен күкүрт (VI) оксидине айландыруу каталиттик кайталанма реакциянын натыйжасында ишке ашырылат. Ошондуктан катализаторду жана оптималдуу температуралы туура тандап, күкүрт (VI) оксидин өндүрүп алуунун өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга болот.

Күкүрт (IV) оксидин анын (VI) оксидине окислендирүү реакциясынын ылдамдыгына платина, темир (III) оксида жана ванадий (V) оксида таасир этет. Платина кымбат металл, ал эми темир (III) оксидине салыштырганда өндүрүштүк шартта ванадий (V) оксидинин (V_2O_5) каталиттик аракети жогору. Ошондуктан контакт аппаратында катализатор катары ванадий (V) оксида колдонулат. Контакт аппаратында катализатордун катышуусу менен окисленүү реакциясы жүрөт:



Ванадий (V) оксида V_2O_5 аппараттагы текчелерге катмарлап жайгаштырылат. Катализатордун таасири менен окисленүү процесси кыйла төмөнкү температурада жүрүп, реакциянын тенденшиги солдон онго жылып, күкүрт (VI) оксидинин өндүрүлүшүн бир кыйла жогорулатат.

Күкүрт кислотасын күкүрт (VI) оксидин гидратациялоо менен алуу. Контакт аппаратынан чыккан белгилүү температурага чейин муздатылган реакциянын продуктусу күкүрт (VI) оксида сицирүүчү мунарага жиберилет.

Сицирүүчү мунарада күкүрт (VI) оксида сууну сицирип 98% түү күкүрт кислотасына чейин эрийт. Күкүрт (VI) оксида суунун бетиндеги майда тамчыларга кошуулуп, сууга синбей турган күкүрт кислотасынын майда тамчыларын – туманды пайда кылат. Ушул себептен сицирүүчү мунарада 98% түү күкүрт кислотасы алынат, анын үстүнкү бетинде суу буулары болбайт. Реакциянын тенденмеси төмөнкүдөй туюнтулат:



Сицирүүчү мунарадан чыккан күкүрт кислотасы концентрацияланган болот да, «олеум» деп аталат.

Күкүрт кислотасын контакт ыкмасы менен өндүрүүдөгү негизги процесстер үзгүлтүксүз, бардык аппараттардын иштөөсү механизациялаштырылган жана автоматтасылган. Негизинен химиялык окисленүү жана сицирүү, эритүү процесстери күйгүзүүчү меште, контакт аппаратында жана сицирүүчү мунарада жүрөт. Циклон аппараты, электр сүзгүчү меш газын калган чандардан тазартат, кургатуучу мунара меш чаңында кармалып жүргөн суу буусунан кургатылат.

Күкүрт кислотасын өндүрүүдө башка өндүрүштөр менен бирдиктүү иштөө принциби, химиялык реакциялардын жүрүшү үчүн оптималдуу шарттарды түзүү (температура, катализаторду туура тандоо, реакцияга катышкан заттарды тазалоо жана тийишүү бетин көбөйтүү ж.б.)

гетерогендүү катализ теориясы, реакциянын жылуулугун натыйжалуу пайдалануу, карама-каршы агым принциби, өндүрүштүк процесстерди уюштуруу жана аны башкарууну механизациялаштыруу жана автоматташтыруу менен таанышасынар. Биз санап өткөн бул принциптер химиялык өндүрүштүн илимий негизин түзөт.

Мындан тышкарь, күкүрт кислотасын контакт ыкмасы аркылуу өндүрүү менен таанышууда анда иштеген кызматкерлер: инженер-технологдор, аппаратчылар, лаборант-аналитиктер ж. б. квалификациялар боюнча маалымат алдыңар. Күкүрт кислотасын өндүрүүчү заводдордо иштеген бардык кызматкерлердин эмгеги корголот жана алар эмгек коопсуздук техникасынын эрежелери менен тааныш болуп, өз иш орударында аларды так сакташат. Күкүрт кислотасын өндүрүүчү заводдордо иштеген жетекчилер жана башка кызматкерлер айлана-чөйрөнү коргоого көнүл буруп, анда пайдаланылган аппараттарды жылчыксыз кармоого жана өндүрүш таштандыларын тазарткычтар аркылуу өткөзүп, зиянсыздандыруу милдеттерин так аткаруулары тийиш.

§ 2. Аммиакты жана азот кислотасын өндүрүү

Биз азотту камтыган аба дениз-океанынын түбүндө жашайбыз. Көлөмү боюнча азот абанын 78% ин түзөт. Жер кыртышында массасы боюнча 0,02% азот кармалып турат. Азот жашпоонун булагы болгон белок затынын курамдык бөлүгү. Өсүмдүктөр белокту синтездөөдө тамырлары аркылуу топурактан аммонийди жана нитрат иондорун – азотту тартып алышат.

Көпчүлүк өсүмдүктөр (chanактуу өсүмдүктөрдөн башкасы) эркин азотту сицирип ала алышпайт. Ошол абанын курамындагы эркин азоттун молекуласын байланышкан азотко өткөзүүнүн үстүндө көптөгөн окумуштуулар иш аракеттерди жасашууда. Ушул суроону чечүүнүн бир ыкмасы азотту суутек менен байланыштырып, аммиакты синтездөө болуп саналат. Өндүрүштө аммиакты синтездөө эки негизги процесстин негизинде жүрөт:

1. Белгилүү температурага чейин азот менен суутектин аралашмасын ысытып, туруктуу басым астында кысуу менен синтездөө колоннасына жиберүү.

2. Синтездөө колоннасынан чыккан газдардын аралашмасын муздатып, аммиакты конденсациялап, суюктукка айландыруу.

Реакцияга катышпай калган азот менен суутектин аралашмасын сырттан келген газдар менен чогуу синтездөөчү колоннага кайрадан кайтарып жиберүүчү технологиялык процесс циркуляциялык принципте болушу керек.

Биз байкагандай аммиакты синтездөөчү сырьёнун бири сууну ажыратуудан, ал эми азот абаны суюктукка айландыруудан бөлүнүп

алынат. Ошентип азот менен суутектен аммиакты синтездөө төмөнкү реакция боюнча ишке ашат:



Силер реакциянын тенденциесинен анын кайталанма экендигин байкалыңар. Ошондуктан химиялық реакциянын ылдамдығы анын продуктусунун көбийүү жағына жылышы зарыл. Бул реакция экзотермик болуп, газдардын көлемү кичирейүү менен жүргөндүктөн, жогорку басымда, төмөнкү температурада жүргүзүгө жетишүү керек. Өнөржайлыштык шартта температуранын төмөндөшү $400^{\circ}C$ реакциянын ылдамдығынын азайышына алып келет. Ал эми температураны жогорулатсак аммиак баштапкы заттарга ажырап, продуктунун чыгышы төмөндөйт. Бул учурда химиялық өндүрүш үчүн жалпы принциптердин бири оптимальдуу температура, басым жана катализатор туура тандалышы зарыл. Аммиакты синтездөө активдүүлүгү жогору болгон катализаторду табуу женил иштерден әмес. $450-500^{\circ}C$ де катализатордун каталиптик таасири жогорулайт, бирок өндүрүш үчүн бул температура жогорку деп эсептелинет. Ошондуктан синтездөө колонналарын куруу кымбатка турганына карабастан басымды жогорулаттуу менен аммиактын чыгышы көбөйтүлөт. Химиялық реакциянын ылдамдығына температура жана басымдын тийгизген таасирин 6.1-таблицадан байкай аласыңар.

6.1-таблица

Тенденциелдик абалда аммиактын синтезделиши


Басым (МПа)	(°C) температурада аммиактын чыгышы, % менен			
	400	450	500	550
10	25,12	16,43	10,61	6,82
30	47,00	35,83	26,44	19,13
100	79,82	69,69	57,47	41,16

Аммиакты синтездөөде колдонулуп жаткан катализатор ар кандай металлдардын оксиддери кошулган темир порошогу. Синтез атайдын бийиктиги 20 мгэ жеткен колоннада жогорку температурада жүргүзүлөт (6.3-сүрөт).

Синтездөөчү колоннада температура, жогорку басым колдонулгандыктан, материалды узак сактоо үчүн, катализаторлор толтурул-

ган цилиндр кутусу менен колоннанын тулкусунун ортосуна боштук калтырышат. Сырттан келген азот-суутек аралашмасы ушул боштук боюнча келип, колоннанын дубалдарын өтө ысып кетүүдөн сактайт.

Азот менен суутектин аралашмасы экзотермикалык реакция болгондуктан жылуулук алмаштыргыштар пайдаланылат. Синтездөөчү колоннадан чыккан газдардын аралашмасы, жылуулук алмаштыргышта сырттан келген аба белгилүү температурага чейин ысытылат. Контакт аппаратындагы жылуулук алмаштыруучу принцип, аммиакты синтездөөдө дагы колдонулаарын байкадынар. Лабораторияда аммиакты алууну эсиңерге түшүргүлө.



6.3-сүрөт. Аммиактын өнөржайда алынышы:
1 – турбокомпрессор; 2 – синтездөөчү колонна;
3 – муздаткыштар; 4 – сепаратор.

Аммиак өндүрүшүндө ар түрдүү кесиптеги кызматкерлер жана жогорку квалификациялуу операторлор, компрессорчулар, аппаратчылар, катализаторчу жана заводдук химия лабораториясынын лаборанты иштейт. Мындан тышкары, аммиак заводундагы технологиялык функцияны автоматтык аппараттар аткарат. Оператор ошол автоматтык куралдардын жардамы менен негизги сырьёнун сарпталышын, температураны, басымды, газдардын агымдарын жөнгө салып турат. Компрессорчу азот-суутек аралашмасынын оптималдуу басымын компрессордун жардамы менен камсыз кылат ж. б.


Азот кислотасын өндүрүү

Азоттук жер семирткичтерди өндүрүүдө азот кислотасынын 80% ке жакыны жумшалат. Күкүрт кислотасын ар кандай ыкмалар менен өндүрүүдө дагы азот кислотасы керектелет. Азот кислотасынан айрым органикалық нитробирикмелер алынып, алардан боёк, дарылық жана жарылгыч заттар даярдалат. Минералдық кислоталардын ичинен колдонулушу боюнча үчүнчү орунду ээлейт. Азот кислотасы активдүү реагент катарында белгилүү. Ал алтын, платина, tantal, родий жана иридийден башка бардық металлдар менен аракеттенишет. Ушундай ар тармактуу колдонулган азот кислотасын өндүрүштө көп өлчөмдө өндүрүп алуу талабы келип чыгат. Өндүрүштө азот кислотасын өндүрүүдөгү сырьёлорго аммиак жана аба кирет. Аммиактан азот кислотасын өндүрүү үч стадияга бөлүнөт:

1. Катализатордун катышуусу менен аммиакты азоттун (II) оксидине чейин окислендирүү, б.а.



2. Азот (II) оксидин кычкылтектин катышуусунда анын (IV) оксидине чейин окислендирүү, б. а.



3. Пайда болгон азот (IV) оксидин сууга сицирүү, б. а.




Сырттан келген аммиак менен аба (белгилүү көлөмдүк катышта-сүрөттө көрсөтүлгөн) аралаштыргычка жиберилип, андан кийин газдардын аралашмасы контакт аппаратына берилет. Аба кычкылтек менен байытылып, азоттун проценттик курамы төмөндөтүлгөн абалда жүргөн болот.

Контакт аппаратында жүргөн реакция экзотермикалық, гетерогендүү, катализатордун контакттада жүрүшү үчүн оптималдуу шарттарды түзүү талабы турат. Ошолордун бири катализаторду туура тандап алуу. Көптөгөн катализаторлордун ичинен аммиакты азот (II) оксидине чейин окислендирүү үчүн платина-родий катализатору пайдаланылат. Алар торчо түрүндө даярдалып контакт аппаратына горизонталь абалдагы бир нече катмарды пайда кылыш жайгашат. Платина-родий катализатору химиялық реакциянын ылдамдыгын жогорулатат. Катализатор өзүнүн катализатордун катышуусунда аммиакты азот (II) оксидине чейин окислендирүү үчүн оптималдуу температура 800°C экенин эксперимент


көрсөттү. Атмосфералық басымда аммиактын окисленүүсү жогору болот. Ал эми басым 0,3–1 МПа болгондо, окисленүүсү төмөндөйт, мында азот (II) оксидинин чыгышы 96% ке чейин төмөн болот. Демек, басымдын жогорулашы менен аммиактын окисленүүсү төмөндөйт деген жыйынтыкка алыш келет. Аммиак-аба аралашмасында аммиактын өлчөмү 15% тен төмөн болууга тийиш, андан жогорулап кетсе, газдардын аралашмасы жарылып кетүү коркунучун туудурат. Контакт аппаратынан чыккан газдардын аралашмасы окислендиргич мунарага жиберилет.

Окислендиргич мунарада азот (II) оксиidi анын (IV) оксидине чейин окистениши кадимки температурада жүрөт. Бул эки газ тийишкен жерде эле реакция төмөнкү тендемеде көрсөтүлгөндөй жүрөт:




Окислендиргич мунарадан чыккан газдардын аралашмасы сицирүүчү мунарага жиберилет. Сицирүүчү мунаранын ичи фарфордон жасалган шакекчелер менен толтурулган. Мунаранын жогору жагынан суу, төмөн жагынан газ жиберилет. Мында карама-каршы агым пайда болуп шакекчелерди аралап өтүүдө суу менен газдын тийишүү мүмкүнчүлүктөрү жогору болот.

Сицирүүчү мунарада азот (IV) оксиidi суу менен реакцияга катышып, эки кислотаны; азот жана азоттуу кислоталарды пайда кылат.




Азоттуу кислота кычкыл чөйрөдө түрүксуз, ажырап кетет.




Азоттуу кислота ажыраганда пайда болгон азот (II) оксиidi газдардын аралашмасында ашыкча болгон кычкылтек менен биригип, азот (IV) оксидин пайда кылат. Эки тендемени бириктирип, төмөнкүдөй жазсак болот.



Жогору жакта айткандай баштапкы газдардын аралашмасында ашыкча кармалып жүргөн кычкылтек менен азот (II) оксиidi кайрандан кошулуп дагы азот (IV) оксидин пайда кылат:



Акыркы эки тендемени бириктирип, төмөнкү тендемени алабыз:



Кадимки басымда азот кислотасын өндүргөндө концентрациясы анча жогору эмес 50–60% түү кислота алынат. Айрым заводдордо


басымды 5 МПага чейин жогорулатып 98% концентрацияга ээ болгон азот кислотасын өндүрүшөт.

Жыйынтыктап айтканда оптимальдуу шарттарды: азоттун реакция учурунда пайда болуу мүмкүнчүлүгүн төмөндөтүү, азот (II) оксидинин өндүрүштө алышынын жогорулатуу, катализатордун катализтик касиеттерин жакшыртуу, оптимальдуу температура 800°C кармалып, аралашмада аммиакка салыштырганда кычкылтектин ашыкча алышыны, контакт аппаратына келүүчү газдардын аралашмасын чыпкадан өткөзүү (катализатор ууланбас үчүн), басымды жогорулатпоо ж. б. у. с. түзүү менен өндүрүштүн өндүрүмдүүлүгүн жогорулатып, иштелип чыккан продукциянын өзүнө турган наркын төмөндөтүүгө болот.

§ 3. ЧОЮН ӨНДҮРҮҮ

Дүйнөлүк химия өнөржайынын негизги милдеттеринин бири – химия илиминин жетишкендиктерин, химиялык өндүрүштү эл чарбасынын бардык тармактарына колдонууга багыттоо болуп саналат. Металлдарды жана алардын куймаларын өндүрүүнү тездетилген темп менен өнүктүрүп, өнөржайдын талаптарын канаттандыруу керек. Анткени оор өнөржайынын өнүгүшү темир жана анын куймаларынын: чоюн, болоттун өндүрүлүшүнө байланышкан.

Химиялык жактан таза темир – күмүштөй жалтырак, ийилчээк металл, женил магниттелет, $\rho = 7870 \text{ кг}/\text{м}^3$, эрүү температурасы 1539°C, кайноо температурасы 2740°C. Жылуулук жана электр тогун жакши өткөзөт, женил иштетилет. Өтө таза темир абада оксид катмары менен капталып туруктуу болот. Эгерде темирде башка заттардын аралашмасы кармалган болсо, аны тез дат басат.



Темир жаратылышта кенири таркалган элемент. Ал кычкылтек, кремний, алюминийден кийинки жер кыртышында (массасы боюнча) 5% кармалган жана төртүнчү орунду ээлейт.

Темирдин жаратылыштагы бирикмелери кендер түрүндө кездешет:

Fe_3O_4 – магниттүү темир, Fe_2O_3 – гематит (кызыл темир),

$\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ – лимонит (күрөн темир), FeCO_3 – сидерит (темир шпаты), FeS_2 – пирит (темир колчеданы) жана мышьяк күкүрт менен аралашкан кендер түрүндө болот.

Темир жана анын куймалары эл чарбасынын бардык тармактарында кенири колдонулат. Өнөржайда темирдин өзүнө караганда анын куймалары кенири пайдаланылат. Айрыкча өндүрүштө легир-

ленген болотту колдонуу тармагы кенен. Колдонуу тармагына жараша болотту үч топко бөлүп жүрүштөт:

1) Конструкциялык. Вагон жасоодо, денизде сүзүүчү кеме, көпүрө курууда, курулуш ишинде колдонулуучу конструкцияларды жасоочу.

2) Инструменталдык. Ар кандай тармактарда колдонулуучу аспаптар жасоочу.

3) Болот өзгөчө касиетке ээ, дат баспайт, кислота жана ысыкка чыдамдуу.


Бирикмелеринин ичинен айрым туздары, мисалы, жети молекула сууну камтыган темир (II) сульфаты ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) темир купоросу деген ат менен айыл-чарба зыянкечтерине каршы күрөшүүдө, сыйя жана минералдык боекторду өндүрүүдө колдонулат.

Темир (III) сульфаты $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ сууну тазалоодо чөктүргүч (коагулятор), темир (III) хлориди алты молекула сууну кармап жүрсө ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) көпчүлүк химия өнөржайынын технологиялык процесстеринде катализатордун ролун аткарышат. $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ – сары кан тuzu жана $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ – кызыл кан туздары темир иондорун ($\text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+}$) таанып-билиүүдө реактив катары пайдаланылат.

Жогорку айтылгандардын негизинде темир, анын куймалары жана бирикмелери эл чарбасынын өнүгүшүндө белгилүү орунду ээлей турганын билдинер. Темир анын жаратылышта таркалган бирикмелеринен металлургиялык ыкма менен бөлүнүп алынат.


Жаратылыш бирикмелеринен металлдарды алуунун өнөржайлык ыкмалары жөнүндөгү илимди металлургия деп атайбыз. Металлургия эки чоң топко бөлүнөт (6.2-схема).

6. 2 - схема



Чоюн өндүрүү

Чоюнду домна мештеринде темир кенинен өндүрүп альшат. Домна меши конус формасында жасалып, бийиктиги 60 м, диаметри 10 мге жетет. Анын ички керегесине отко чыдамдуу кыш тизилип, сыртынан болот каңылтыры менен капталат (6.4-сүрөт).



6.4-сүрөт. Домна мешинин түзүлүшү:

1 – колошник; 2 – шихта; 3 – распар; 4 – көөрүк; 5 – горн; 6 – регенератор.


Домна мешинин жогорку бөлүгү – колошник, ортоңку бөлүгү – шихта, бир кыйла кенейтилген бөлүгү – распар, эн төмөнкү бөлүгү – көөрүк (горн) болот. Көөрүктүн эки жагында тешиктер бар. Алар аркылуу чоюн жана шлак чыгарылып турат. Көөрүк очогунун жогору жагында мешке абаны үйлөтүүчү тешиги да бар.

Домна мешинин үстүнкү жагы биринин үстүнө бири жайгаштырылган автоматтык жүктөөчү эки сүзгүчтөн турат. Кен, кокс жана флюс (CaCO_3 же SiO_2) үстүнкү чанактан салынып, андан кийин экинчи чанакка түшүрүлөт. Ылдыйкы чанактан кен, кокс жана флюстар катмар-катмар болуп, мешке түшөт. Жогорку жана ылдыйкы конустардын кезектешип иреттүү иштешинин натыйжасында, кен менен жүктөө убагында меш жабык болуп, газ регенераторго берилет. Регенератордун ичинде газ күйүп жогорку температурага чейин ысытуу менен домна газы жана аны күйгүзүүгө зарыл болгон аба башка регенераторго берилет. Ушул учурда биринчи регенератор аркылуу муздак аба жиберилет, ал регенератордон белгилүү температурага чейин ысытылгандан кийин мешке жиберилет. Домна газынын жана абанын агымы автоматтык түрдө жөнгө салынат.


Домна мешинде жүрүчү химиялык реакциялар жана алардын ылдамдыктарын тездетүүчү шарттар

Домна мешинин өндүрүмдүүлүгү анын өлчөмүнө гана жараша болбостон андагы жүргөн химиялык реакциялардын ылдамдыктырына да байланыштуу болот. Химиялык реакциянын ылдамдыгын тездетүүчү негизги факторлору реакцияга катышкан заттардын концентрациясын жогорулатуу, тийишүү беттерин көбөйтүү, мешти реакция жүрүгө ыңгайлдуу температура менен камсыз кылуу ж. б.

Химиялык реакциянын ылдамдыгын тездетүүчү санап өткөн факторлорго кайрылып өтөлү. Реакцияга катышкан заттардын тийиштүү беттерин көбөйтүү үчүн мешке келүүчү абаны кычкылтек менен байытып, анын концентрациясын жогорулатат же мешке жаралыш газы жиберилет. Белгилүү температурага чейин ысытылган ташкөмүрдөн алынган кокс абанын курамындагы кычкылтек менен реакцияга кирет, б. а. күйөт:




Реакция экзотермикалык, анын натыйжасында бөлүнүп чыккан жылуулуктун эсебинен мештин ичиндеги катмарлап салынган бардык заттар ысытылат, ошондо реакциянын продуктусу болгон көмүртек (IV) оксиidi чок болуп ысытылган кокс менен өзара аракеттешет:



Мындан кийин мештин ичиндеги темир кени (Fe_2O_3) белгилүү температурага ($450^{\circ}C - 500^{\circ}C$) чейин жеткенде көмүртек (II) оксиidi менен реакцияга кирет. Темирге чейин калыбына келтирүү бир нече баскычты ичине камтыган ар түрдүү температуралык режимде жүргөн реакциялардын продуктусу болот. Домна мешинде жүргөн көпчүлүк реакциялар гетерогендүү. Реакцияга кирген заттардын тийишүү бетин көбөйтүү үчүн кычкылтектин концентрациясын жогорулатуудан тышкары, реакцияга катышкан катуу заттарды белгилүү өлчөмдөргө чейин майдалашат. Кендин жана флюстун өтө майда чаңчаларын бирикирип «бышырып», андан кийин мешке толтурушат.

Домна мешинин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуучу дагы бир шарт, темир кенин байытып, темир (III) оксидин башка аралашмалардан ажыратып, анын концентрациясын жогорулатат. Кенди тазартуунун жогорку эффективдүү ыкмасын пайдаланышат. Домна мешинде жогортон кен, кокс жана флюс жүктөлөт, төмөнтөн кычкылтек менен байытылган аба үйлөтүлөт (карама-каршы агым принциби).

Домна мешинде жүргөн реакциялардың тенденциелери төмөнкүдөй биригинин артынан әкинчеси удаалаш жүргөндүгү көрсөтүлүп жазылат:





Температура 600°Сге жогору болгондо пайда болгон темир окалини (Fe_3O_4) көмүртек (II) оксиidi менен реакцияга кирет:



Калыбына келүү реакциясы температура жогорулаганда (700°Сге чейин) андан ары жүрөт:



Ошентип, меште жүргөн калыбына келүү реакциялары баскычтуу, белгилүү температуралык режимде (1100°С) аяктап, темир өндүрүлүп алынат. Жогору жакта жүргөн реакцияларды бириктирип төмөнкүдөй жазсак болот:




Калыбына келген темир кенде аралашма түрүндө кармалып жүргөн кремний, фосфор жана күкүрттү эритип чоюнду пайда кылат. Темир кенинде кыйындык менен эрий турган аралашмалар кармалып жүрөт. Аларды ажыратып бөлүп алуу үчүн домна мешине темир кени, кокстан тышкары, флюс же плавинилер кошулат. Флюстун ролун кальций карбонаты CaCO_3 аткарат. Ал кендеги кармалып жүргөн аралашмалар менен женил эрий турган шлактарды – бирикмелерди пайда кылат.


Мештеги кармалып турган температуранын эсебинен кальций карбонаты ажырап кетет:




Пайда болгон кальций оксиidi кенде кармалып жүргөн кремний (IV) оксиidi менен реакцияга кирет:



Кендин курамында аралашма түрүндө кармалып жүргөн фосфордун кандайдыр бир бөлүгү кычкылтектек менен аракеттенишет:




Жогорку реакциянын натыйжасында пайда болгон фосфор (V) оксиidi кальций оксиidi менен аракеттенишип, кальций фосфатын пайда кылат:



Пайда болгон кальций фосфаты да шлакка кетет. Мештин ар кандай бөлүктөрүндө түрдүүчө реакциялар жүрөт. Мештеги жүргөн реакциялардын натыйжасында пайда болгон шлактар балкып эрип, алар чоюндан женил болгондуктан мештин төмөнкү очогунда (горн) чоюндуң үстүндө жайгашат. Очоктугу тешиктиң жогоркусунан шлакты, төмөнкүсүнөн чоюнду ағызып куюп альшат.

Мешти кен, кокс жана флюстар менен толтуруу, шлак жана чоюнду куюп алуу механизациялаштырылган. Домна мешиндеги процесстерди башкаруу андагы оптималдуу шарттарды кармап туруу автоматтык өлчөөчү, текшерүүчү аспаптардын жардамы менен жүргүзүлөт.

Домна мешинде, кокстун ордуна курамында метанды кармап жүргөн жаратылыш газы дагы колдонулат. Анда кандай химиялык реакциялар жүрөт? Бул коюлган суроого төмөнкүчө жооп берсек болот. Метан күйүүчү газ, ал күйгөндө көмүртек (IV) оксиди жана суу пайда болот. Меште көмүртек (IV) оксидинин көп пайда болушу анын (II) оксидинин концентрациясынын өсүшүнө алыш келет. Жогоруда аталган реакциялардын тендемелери төмөнкүдөй түюнтулат:



Бул реакциянын продуктусунан байкалып тургандай көмүртек (II) оксидинен башка кошумча калыбына келтиргич-суутек пайда болду. Кокстун ордуна жаратылыш газын домна мешинде пайдаланганда анын өндүрүмдүүлүгү жогорулайт.

Домна мешинен чыгарылган чоюнду муздатуу шартына жараша ак же боз чоюн болушу мүмкүн. Боз чоюнда 1,7–4,3% ке чейин көмүртек, 1,25–4% ке чейин кремний, 1,5% марганец болот. Чоюнда кремний көп кармалып жүргөндүктөн, көмүртектин эриши төмөндөп, көмүртек графит түрүндө бөлүнөт.

Ак чоюн. Кремний аз санда кармалат. Курамы 1,7–4,3% ке чейин көмүртек, 4% тен жогору марганецтен турат. Көмүртек темир карбиди (Fe_3C) цементит түрүндө болот. Ак чоюн катуу, морт. Бул касиетти цементит берет. Ак чоюндан болот өндүрүлөт.


Боз чоюн салыштырмалуу жумшагыраак, механикалык жактан женил иштетилет. Эркин көмүртек чоюнга жумшактыкты берет. Андан машинанын ар кандай тетиктери (дөңгөлөк, түтүктөр ж. б.) жасалат.

§ 4. Болот өндүрүү

Чоюндан болотту өндүрүү негизинен үч ыкма менен жүргүзүлөт (6.3-схема).

6.3 - схема


Болот өндүрүүнүн ыкмалары



Болот өндүрүүдөгү сырье ак чоюн. Чоюнда кармалып жүргөн көмүртекти жана башка аралашмаларды окистендириүү менен алардын санын азайтуу керек. Флюстун жардамы менен кремний, марганецтин кармалышын өтө аз санга чейин төмөндөтүүгө болот.

Кычкылтек-конвертордук ыкма





Чоюнду болотко айландыруу ыкмасы (латын сөзүнөн *converte* – айландыруу). Бул ыкмада аралашмаларды күйгүзүү конвертордо жүргүзүлөт. Англиялык окумуштуу Г. Бессмер (1856-ж.) конвертордук ыкма менен чоюндан болотту алган. Чоюнду болотко иштетүүде аралашманын окисленүү процесси конвертор (6.5-сүрөт) деп аталган, алмурут сымал формадагы металл менен капталган чон куралда (идиште) ишке ашырылат.





6.5-сүрөт. Бессмер конвертору: 1 – антаргыч түзүлүш механизми; 2 – конвертор; 3 – форма; 4 – чоюнду куюучу аянт.

Конвертор ич жагы отко чыдамдуу кыш, сырты жука металл менен капталган. Конвертор мезгил-мезгил менен иштей турган


аппарат. Ага балкыган чоюнду оозунан куюшат. Чоюнга металдардын сыйыктары (100 т) жана ақиташ кошо салынат. Фурма аркылуу кычкылтекти чоюндун эритиндисине үйлөткөндө көмүртек, фосфор, кремний, күкүрт жана марганецтер менен кошо темир дагы окисленүү реакциясына катышып, алардын оксиддери пайда болот. Конвертордо төмөнкүдөй окисленүү реакциялары жүрөт:



Реакциялардан бөлүнүп чыккан жылуулуктун эсебинен конвертордо өтө жогорку температура кармалып тургандыктан чоюнду болотко айландыруу процесси тез темп менен жүрөт. Ақиташ-флюс ажыраганда пайда болгон кальций оксиidi кислоталык оксиддер менен аракеттенишет:




Реакциянын натыйжасында пайда болгон кальций силикаты жана фосфаты оной балкып эрүүчү заттар болгондуктан шлак түрүндө болоттун үстүндө калкып калат. Күкүрт дагы кальций сульфиди түрүндө шлакка өтөт:



Болотто анын сапатын төмөндөтүүчү темир (II) оксиidi бир аз өлчөмдө калып калат. Болотту андан тазалоо үчүн марганецти кошот. Марганец темир (II) оксиidi менен реакцияга кирет:



Реакциянын натыйжасында пайда болгон марганец (II) оксиidi кремний (IV) оксиidi менен реакциялашат:




Пайда болгон марганец (II) силикаты дагы шлак түрүндө болоттон бөлүнүп чыгат.

Чоюнду өндүрүүнүн калган эки ыкмасында дагы калыбына келүү процесси жогоркудай реакцияларга негизделген. Окисленүү-калыбына келүү процесси аяктагандан кийин конверторду жантайтып, шлакты биринчи, андан кийин болотту куюп алышат.

Мартен ыкмасы

Мартен ыкмасы менен болотту өндүрүүдө мартен мешинде окисленүү-калыбына келүү процесси жүрөт. Мартен мешинде чоктой какшыта ысытылган чоюн аркылуу аба же кычкылтек жиберилет. Чоюнга темир (III) оксиidi, темирдин сыйыктары кошулат, алар да окисленүү-калыбына келүү

процессине катышат. Мартен мешинин калган мештерден айырмасы темир кени да калыбына келип, болоттун түрдүү маркалары алынат. Мартен мешинде мурунтан белгиленген өлчөмдө көмүртек, кремний жана легирлештируучу (марганец, молибден, вольфрам) металлдар кошулат (6.6-сүрөт).



6.6-сүрөт. Мартен мешинин түзүлүшү:

1 – күйүү продуктусу; 2 – терезе;
3 – ванна; 4 – газ; 5 – кычкылтек жана аба; 6 – регенераторлор.

Мартен меши эки бөлүктөн турат.

1. Ванна. Анын ичи отко чыдамдуу кыш менен кыналып төшөлгөн, төбөсү казанбак формасында болуп ийилип, жабылууга ыңгайлуу. Ага шихтаны, темир кени, чоюн, сыныктар, темир жүктөмө терезелери аркылуу салышат. Процесстерди байкоочу терезелерди тешиктери бар капқактар менен жабышат. Мештин арт жагында болотту ағызып алуучу түтүктөр бар.

2. Регенераторлор. Мартен мешинин төрт регенератору бар. Анын экөө аркылуу отундун күйүшүнүн натыйжасында пайда болгон газды өткөзүшөт. Температурасы жогору болгон газдар регенератордун керегесин абдан ысытат. Андан кийин ысык абанын ағымын муздак эки регенераторго багыттайт. Ал эми ысыган регенераторго сырттан аба жана кычкылтек жиберилет. Ошентип, регенератор сырттан жиберилген муздак газды белгилүү температурага чейин ысыганда мешке жиберип турат. Мындай ыкма менен окисленүү процессинин натыйжасында бөлүнүп чыккан жылуулук сырттан келген муздак газды ысытууга пайдаланылат. Регенераторлорду кезектештирип ысык жана муздак аба жиберип, ишин жөнгө салып турушат. Мештеги температура $1700\text{--}1750^{\circ}\text{С}$ ге чейин жетет. Мартен мешинде кычкылтек менен байытылган абаны үстүнөн өткөзүшөт. Ушул учурда анын үстүнкү бетинде жайгашкан аралашмалар гана окисленет. Ал эми балкыган чоюндуң терең катмарындағы аралашмалар темир

оксидинин амындағы күчкүлтек менен оқистенишет. Көпчүлүк учурда чоң темир кенин кошуп жаткан себептери да ушунда.

Марте шинде чоюнду болотко айландырууда жүргөн химиялык процес оной көзөмөлдөнүп, болоттун ар түрдүү маркаларын өндүрүп ал шарт түзүлгөн. Ошондуктан бул ыкма башкалардан айырмалаа. Бул меште, биз жогору жакта айткандай, темирдин сыныктар айра иштетүүгө болот. Ал эми темир кенин калыбына келтирип, кармалып жүргөн кычкылтекти, чоюндун терең катмарындағы лашмаларды окистендирүүгө колдонушат.

Электротехникалык шинде болотту өндүрүү

Электр ши эн жогорку температурада иштейт. Жаа ыкмасынын жарда менен электр мешиндеги эн жогорку (2000°С ге жакын) температурармалып турат. Бул меште жогорку температуранын кармалып шу балкуу температурасы жогору, мыкты сапатка ээ болгон лег нген болотту алууга мүмкүндүк берет. Мартен мешин курууга кандайда электр мешин куруу арзанга турат.

§ Химия өндүрүшүнүн илимий негиздери

Мектептегі программасында химия өндүрүшү боюнча белгилүү көлөмдөгү материалдар берилген. Силер химиялык өндүрүштүн айрымдары менен таанышып, ошонун негизинде жалпы химиялык өндүрүш жөнде ар түркүн маалыматтарды алдыңар. Химиялык өндүрүштөң көпчүлүгү жаратылышта таркалган сырьеорду химиялык жана кайрадан иштетип, эл чарбасынын өнүгүшү үчүн зарыл болғаматериалдар менен камсыз кылууда. Ушул аздыр-көптүр билінгерге таянып жалпы химиялык өндүрүштүн илимий негиздери менен силерди тааныштырып өтөлү:

1. Иш-лүүчү табигый кендерди өзү менен кошо жүргөн «курутктерден» артып (флотациялык ыкма, калкытып чыгаруу, магнитке тартуу ж. б.), кенди байытуу. Мисалы, күкүрт кислотасын өндүрүүдөгү колчеданын байытып тазартуу.

2. Реквизига катышкан заттардын тийишүү беттерин көбөйтүү максатындандарди белгилүү өлчөмдөргө чейин майдалоо, абаны кычкылтесиен байытуу же жаратыльш газын пайдалануу.

3. Хим өндүрүшүндө жүрө турган процесстерди тездетүүчү оптимальдуу үйлестарды туура тандоо.

4. Аргондүрүш үчүн оптималдуу температура, басым жана катализатор тандоо.

5. Хим түк реакция учурунда бөлүнүп чыккан жылуулукту жылуулук аштыргычтарда пайдалануу.

6. Кар -жаршы агым жана циркуляция принциптерин түрдө пайдала (аммиакты, күкүрт жана азот кислоталарын өндүрүүдө).

7. Химия өндүрүшүндөгү аппараттарды, алардын түзүлүштөрүн жана иштөө принциптерин үйрөнүү.

8. Өндүрүштөгү химия-технологиялык процесстерди уюштуруу, башкаруу жана текшерүү (өндүрүштү механизациялаштыруу, автоматаштыруу жана роботтоштуруу).

9. Химия өндүрүшүнүн үзгүлтүксүз иштөөсүнө жана башка өндүрүштөр менен байланышына шарт түзүү.

10. Өндүрүш калдыктарын, таштандыларын кармап калууга же чыпкадаң өткөзүп тазартууга жетишүү.

11. Өндүрүш калдыктарынан айлана-чөйрөнү коргоо, эмгекти сактоо, коопсуздук эрежелерин туура колдонууга жетишүү.

12. Өндүрүш иштеп чыккан продуктунун наркын төмөндөтүүгө аракет кылуу.

13. Өндүрүш иштеп чыккан продуктуларды сарамжалдуу, үнөмдүү пайдалануу.

Химия өндүрүшү органикалык эмес химиянын жалпы түшүнүктөрүнө таянат жана аны системалаштырып өнүктүрөт. Химия өндүрүшү жана технологиялык процесстер таяна турган жалпы түшүнүктөргө төмөнкүлөр кирет: «адсорбция», «гомогендүү жана гетерогендүү реакциялар», «химиялык реакциялардын ылдамдыгы жана тенденшик», «тенденшиктиң жылышына таасир эткен факторлор», «катализ», «гомогендүү жана гетерогендүү катализ», «катализатор жана анын көп түрдүүлүгү», «окистенүү жана калыбына келүү реакциясы», «электролиз» ж.б.


Жогоруда биз санап өткөн түшүнүктөр химия өндүрүшүнүн илимий фундаменттери болуу менен өндүрүштүк процесстердин негизинде ал түшүнүктөрдүн мазмуну терендей, көлөмү кеңеет. Өндүрүш шартына ылайыктуу анда жүргөн химиялык реакциялардын ылдамдыгын тездетүүгө жетишүү үчүн реакцияга катышкан заттардын концентрациясын, температурасын жана басымын туура пайдаланышат. Ушул түшүнүктөр технологиялык процесстердин теориялык негизин түзөт.

Мисалы, «аммиакты өндүрүү» аммиакты өндүрүштүк шартта синтездөө үчүн температура, басым жана катализаторлордун ролу боюнча билиминдерди эске түшүргүлө. Дагы бир мисал, түстүү металлдарды өндүрүүдө (коргошун, цинк жана жез), алардын кендерин бышырууда күкүрт (IV) оксиidi пайда болот. Өндүрүш таштандысы катары пайда болгон бул күкүрт (IV) оксиidi айлана-чөйрөгө чон зыян келтирет. Азыркы учурда айлана-чөйрөнү бузган өндүрүш таштандылары атайын түзүлүштөгү аспаптардын жардамы менен тосулуп кармалат. Ушул өндүрүш таштандыларынан кошумча киреше өндүрүлүп алынат. Мисалы, жез сульфидинен 1 т жезди өндүрүп алууда пайда болгон күкүрт (IV) оксиidi (таштанды) тосулуп кармалса, андан 10 т күкүрт кислотасын алууга болот.

Күкүрт кислотасын өндүрүүдөгү сырье пирит өзү менен чогуу жез, цинк, коргошун, кобальт жана башка металлдардын бирикмелиерин кармап жүрөт. Калдыксыз өндүрүштү уюштурганда бул металлдарды өзүнчө бөлүп алуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Ал эми чоюн жана болот өндүрүүдө пайда болгон шлактарды цементтин ар кандай түрлөрүн өндүрүүгө пайдаланса болот. Демек, келечекте калдыксыз өндүрүштөрдү курууга жетишүү зарыл.

Кара металлургиянын алдындагы дагы бир ири максаттары болуп, чоюн жана анын куймаларын өндүрүүнү өзгөртүү менен кендин өзүнөн эле болотторду өндүрүүгө жетишүү керек. Домна процессин аттап өтүп, кенден болотту алууга жетишүү кара металлургия өнөржайын түп-тамырынан бери өзгөртүүнү талап кылат. Мындай иштер башталып калды.

Алсак, темир кенин жаратылыш газы менен калыбына келтирүү. Реакциянын төндемеси төмөнкүдөй:




Жогорку процесс айланып туруучу цилиндрдик меш аркылуу ишке ашат. Мештеги температура темирдин балкып эрүү температурасынан төмөн болот. Мында көпшөк темир алынат. Аны электр мешинде иштетип болот өндүрүлөт. Мындай ыкма менен өндүрүлгөн болоттун өзүнө турган наркы арзан болот.

§ 6. Кыргызстандагы химия өндүрүшү, анын негизги проблемалары

Кыргызстан минералдык кенбайлыктарга бай өлкө. Геологиялык чалғындоолордун натыйжасында көптөгөн табигый минералдык кендердин запастары табылган. Кендерди шарттуу түрдө үч топко бөлсө болот: кендиң, кендиң эмес, күйүүчү (6.4-схема).

6.4 - схема



Көпчүлүк учурда кендиң минералдарды химиялық продуктударды жана металлдарды өндүрүүдө колдонушат. Санап өткөн минералдың кенбайлыктардың бардык түрлөрү Кыргыз өлкөсүндө кенири тарапган жана алардың өнөржайды иштетүүчү запастары көп. Геологиялық чалгындоонун натыйжасында 26дан ашык ар түрдүү металлдарды өндүрүүчү кенбайлыктар жана 100дөн ашык көмүр, нефть, газ, минералдың жана жер астындағы суулар табылды. Азыркы учурда казып алуучу кендердин 40тан ашығы иштетилүүдө. Кыргыз Республикасының төмөнкү аймактарында казып алынуучу кенбайлыктардың орчуандуу өлчөмү жайгашкан. Алар төмөнкүлөр:

1. Чаткал, Нарын зоналарында сурьма, вольфрам, мышьякты камтыган кендер жана сейрек кездешүүчү элементтердин кендери, темир кендери (Жетим темир кени), нефелин жана сиенит кендери, поташ, аморфтук (кендиң эмес), көмүрдүн ар кандай түрлөрү, кум, шагыл-таштар ж.б. таркалган.

2. Фергана-Какшаал зонасында сурьма, сымап, мышьяк, вольфрам, кобальт кендери, көмүрдүн бардык түрлөрү. Өзгөн, Көкжаңгак, Фергана өрөөндөрүндө нефтинин запастары бар.

3. Ысыккөл облусунун Сарыжаз зонасында калайды камтыган кендер жана Жыргалаң айлында таш көмүр, ар кандай минералдың булактар ж. б. бар.

4. Хайдархан жана Кадамжай кен талааларында сымап, сурьма кендери кенири тарапган, ал кендердин запастары көп.


5. Кан-Сумсар зонасында коргошун-цинк жана жез кендери, алардан кошумча күмүш, кадмий, алтын өндүрүлөт.

6. Ачыкташ (Талас району), пирит, халько пирит; карбонаттуу породалардан: акиташ, доломит, мергель ж. б.

7. Ысыккөл, Нарын, Талас облустарында алтын кендери ачылып, ишке киргизилүүдө.

8. Түштүк-Тяньшань, Кабак, Түштүк Ысыккөл аймактарында көмүрдүн ар түрдүү түрлөрү, Жумгал районунда нефелин жана сиенит (алюминийди өндүрүүчү сырье), республиканың бардык райондорунда отко чыдамдуу топурак (Кызылкыя), кум-шагыл таш пародалары кенири тарапган. Геологиялық чалгындоо иштери улантылууда, келечекте дагы көптөгөн табигый минералдың кенбайлыктар ачылыши ыктымал.

Эл чарбасының талабын канааттандыруу үчүн кенбайлыктарды жана жергиликтүү сырьеорду иштетүүчү химия өндүрүштөрү иштейт жана жаңылары ишке киргизилмекчи (6.5-схема).



Алардын айрымдарына токтолуп өтөлу:

1. Тоокен комбинаттары. Мында кендиң-сейрек кездешүүчү металлдардың концентраттары даярдалат. Бул комбинатта селен, кадмий өндүрүлөт. Алар менен бирге эле кремний, анын ири кристаллы өстүрүлөт (Орловкадагы сейрек металлдардың концентратын рафинирлөө, Карабалтадагы рафинирлөө комбинаттары кирет).

2. Түстүү металлдарды өндүрүүгө Кадамжай сурьма, Хайдархан сымап, Кумтөр алтын жана сейрек металлдарды өндүрүү комбинаттары кирет. Булар иштете турган сырьеңору сурьма (III) оксидинин коюуланган концентраты, киноварь ж. б.

Кадамжай сурьма комбинаты жаңы технологиялық процесстерди өндүрүшкө киргизүү менен өндүрүлүп чыгарылган продукциянын сурьманын сапатын жогорулатууга жетишти. Бул комбинатта сырьеңү комплекстүү пайдаланууга жетишип, сурьма-сымап өндүрүшүнүн калдыктарынан, кымбатка турган сурьма сырьесун кайра иштелген калдыктан бөлүп алууга жетишти.

Сурьма-сыман өндүрүшүнүн таштандыларын жаратылыш газын пайдаланып, атайын мешти кайрадан иштетип, түстүү металлдарды бөлүп альшты. Комбинаттын металлургдары электрдик ыкма менен сурьманы өндүрүп, өтө таза сурьма альшты. Комбинат 20дан ашык өндүрүшкө өз продукциясын берет жана 12ден ашык четөлкөлөргө сатат.

Сурьма (III) оксидинен (Sb_2O_3) таза маркадагы Су – 00099,999% сурьмасы өндүрүлөт. Су – 00 жана Су – 000 маркасындагы сурьмалар жогорку категорияга киргизилген.

Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары менен бирдикте сурьма комбинатынын инженер-металлургдары өтө таза «экстра» сурьманы өндүрүп алуу технологиясын иштеп чыгып, айлануучу меште оксиддик кенди иштете алышты. Комбинат иштеп чыгарган продукциясын Лейпцигде, Броно, Осако, Дамаск жана Брюсселде өткөрүлгөн эларалык көргөзмөлөргө койгон жана алардын сапаттык эталондоруна татыктуу болгон.

Ушундай жогорку жетишкендикке ээ болгон комбинат кийинки кайра куруу жылдарында башынан көп кыйынчылыктарды өткөзүп, мурункудай өлчөмдө сурьма өндүрбөй калган. Азыркы кезде инвесторлорду таап, ишин кайра жандандыра баштады.

Хайдархан сымап комбинаты жаңы технологиялык процесстерди механизациялаштырып, көптөгөн рационализатордук сунуштарды киргизүү менен өндүрүмдүүлүктүү жогорулатып, бир топ экономикалык ийгиликке жетишкен. Хайдархан сымап комбинаты иштеп чыгарган продукция биздин өлкөдөн башка да чет мамлекеттерге жиберилет. Азыркы учурда бул комбинаттын алдында дагы көптөгөн суроолорду чечүү ишин уюштуруу милдеттери турат. Керамика, кыш чыгаруучу заводдордо курулушта колдонулуучу кыштын ар кандай түрү жасалат, андан тышкары канализацияда колдонулуучу түтүктөр даярдалат.

Үй тиричилигинде пайдаланылуучу буюмдар: топурактан, фаянстан, фарфордон жасалган идиштер Бишкектеги жана Токмоктогу айнек заводдорунда чыгарылат. Сыре катары акиташ, сода жана таза кварц куму колдонулат. Атайын меште сырьеелор белгилүү сандык өлчөмдө кошулуп, аралаштырылат, мештеги температура 1500–1600°Cе чейин жетет.

Жогорку температурада сода, акиташ, кум менен аракеттеништ. Меште төмөнкүдөй реакция жүрөт:



Пайда болгон натрий, кальций силикаттары ашыкча алынган кремний (IV) оксиidi менен эритилет. Ошентип, бир нече заттын аралашмасынан турган масса алынат. Демек, айнек бир нече заттын аралашмасынан турган куйма болот. Кадимки терезе айнегинин курамы мындай формула менен туюнтулат: $Na_2O \cdot CaO \cdot SiO_2$.

Эрип турган айнектин массасына ар кандай форманы айнекти үйлөөчүлөр берип, каалаган формадагы айнек идиштер, банка, шише ж. б. жасалат. Эриген масса муздаганда коюуланып, абан барып


катарап калат. Катканга чейин кандай форма берсе, ошол форма сакталып калат. Созулганда ар түрдүү айнек таякчаларды, түтүктөрдү алса болот. Айнектен айнек жиптер созулуп, андан кездемелер алынат. Айнек кездемелерден жылуулук жана электр изоляторлор жасалат.

Айнекти өндүрүүдө сырье катары поташ (K_2CO_3) алынса, анда отко чыдамдуу айнек өндүрүлөт. Мындаи айнектен лабораторияда колдонулуучу куралдар даярдалат. Анын формуласы: $K_2O \cdot CaO \cdot 6SiO_2$.

Эгерде сырье катары поташ (K_2CO_3) жана коргошун (II) оксиди (PbO), кум (SiO_2) алынса, андан хрусталь айнектери алынат. Ал жарыкты жакшы чагылдырат, ошондуктан андан призма жана линзалар даярдалат.

Түстүү айнекти алуу үчүн сырьего ар кандай металлдардын оксиддери кошулат: хром (III) оксиidi айнекке жашыл өн берет, жез (II) оксиidi айнекти көгүш-жашыл өнгө боёт ж. б.

Күрмөнү жана Канттагы цемент заводдору сырье катары акиташ, топурак жана кремний (IV) оксидин пайдаланышат. Атайын цементти бышыруучу мештерде топурак менен акиташ жана кремний (IV) оксидинин ортосунда өтө татаал процесс жүрөт. Топурак жана акиташ жогорку температурада ажырап, суу жана көмүртек (IV) оксиidi реакциянын сферасынан бөлүнүп чыгат. Жөнөкөйлөтүлгөн түрдө меште жогорку температурада каолинит жана акиташ ажырайт, жүргөн реакциянын тендемесин жазалы:



Акиташ ажыраганда пайда болгон кальций оксиidi менен кремний (IV) оксиidi кошулуп, кальций силикатын пайда кылат. Реакциянын натыйжасында пайда болгон (суу жана көмүртек (IV) оксидинен башкасы) заттардын айрым бөлүктөрү бышырылат. Бышырылган заттарды муздаткандан кийин аларды өтө майдалап талкалышат. Ар түрдүү силикаттардан турган массаны жанчып талкалгандан кийин цемент алынат. Цементтер курамына карата ар кандай болот.

Бул заводдордон өндүрүлгөн цемент өлкөбүздүн муктаждыгын камсыз кылыш, калганы башка мамлекеттерге да жиберилет. Силер билгендей курулуш ишинде цемент көп колдонулуп, бетондун түрү даярдалат. Шлак-бетондон, темир-бетондон заводдордун, плотиналардын дубалдары жасалып, көпчүлүк курулуштарда колдонулат.

Кыргыз өлкөсүндө чалғындалып табылган кенбайлыктарды толук иштетүүгө жетишүү үчүн Камбарата ГЭСнин 1- жана 2-каскаддарын куруп, ишке киргизип, электр энергиясын көп өлчөмдө өндүрүүгө жетишүү зарыл.

Эгерде электр энергиясы көп өндүрүп чыгарылса, Жумгал райондагы нефелин жана сиенит сырьеорунун негизинде алюминий чыгаруучу комбинатты куруп, алюминий жана кошумча продукттарды өндүрүп чыгаруу менен өлкөнүн экономикасын жогорулатуу шарттарынын бири чечилмек. Химия жана технологиялык процесстердин жаңылыктарын иштеп жаткан өндүрүштөрдө пайдалануу менен өндүрүштү жаңылатып алардын өндүрүмдүүлүктөрүн жогорулатууга жетишүү зарыл.

Химия өндүрүшүн уюштуруучу, башкаруучу кадрлар маселесин чечүү, ошол өндүрүштө иштөөчү ар кесиптеги жумушчуларды даярдоо тез чечилүүгө тийиш болгон маселелердин бири. Химия өндүрүштөрүнүн биргелешип иштөө принциптерин кенири жайылтуу керек.


Келечекте кара металлургияны өнүктүрүүгө инвесторлорду таап, Жетим темир кенин иштетүүгө аракет жасоо зарыл. Чоюн жана анын куймаларын өндүрүүгө жетишсек, өлкөнүн кубаттуулугу жогоруламак. Биздин өлкөдө жергиликтүү кенбайлыктардын негизинде химия өнөржайын өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү жогору, ал келечектин иши.

Суроолор жана конүгүүлөр

1. Күкүрт кислотасын өндүрүүчү заводдор кайсы сырьёну пайдаланышат?
2. Күйдүрүүчү меште кандай реакция жүрөт? Реакция үчүн оптимальдуу шарттар кайсылар?
3. Контакт аппаратынын иштөө принциби кандай?
4. Кандай максаттарда карама-карши агым принциби колдонулат?
5. Күкүрт (IV) оксидин анын (VI) оксидине окислендерүүдө оптимальдык шарттар кайсылар?
6. Күкүрт (VI) оксидинен сиңирүүчү мунарада канча % кислота алынат?
7. Азыркы химия өндүрүшүнүн илимий негиздери кайсылар?
8. 60% пиритти камтыган 16 т кенден канча массадагы күкүрт кислотасын өндүрүп алууга болот?
9. 2,4 т пириттен 98% түү канча тонна күкүрт кислотасын алууга болот?
10. Төмөнкү айлануулардын схемасын иш жүзүнө ашыруучу төндемени жазып төндегиле, пайда болгон заттарга аныктама бергиле:
 - a) $\text{FeS}_2 \rightarrow \text{SO}_2 \rightarrow \text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow \text{Fe(OH)}_3 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Fe}$
 - b) $\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{SO}_2 \rightarrow \text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{FeCl}_3$
11. Аммиакты өндүрүүдө заводдордо кайсы аппараттар колдонулат? Алардын негизгилерин айтып бергиле.
12. 20 г аммоний хлориди ашыкча алынган кальций гидроксиди менен

аракеттешкенде аммиактын чыгышы 98 % болсо, канча литр аммиак бөлүнүп чыгат?

13. Төмөнкү айланууну иш жүзүнө ашыруучу химиялық реакциялардың тенденциелерин жазып, төндегилене.



14. 1 т аммиакты өндүрүү үчүн канча массадагы суутек жана азот керек?

14. Гүл аммиактың дұрындағы жағдайда олардың көмегінде күннен көздеңдер. 15. Жаратылышта кеңири тараптап калған темир кенин билесиңер? Домна мешинин түзүлүшүндегі кандай жана анда кандай оқистенүү-калыбына келүү реакциялары жүрөт?

16. Чоюндан болотту алүүнүн кандай ыкмаларын билесиңер?

17. Мартен мешинин түзүлүшүн жана иштөө принцибин мұнөздөгүле.

18. 696 т магниттүү темирди Fe_3O_4 толук калыбына келтирүү үчүн канча тонна көмүртек керектелет?

19. Химия өндүрүшүнүн илимий негиздері химиянын кайсы негизги түшүнүктөрүнө таянылат?

20. Тоо-кен комбинаттары өндүрүп чыгарган продукциялардан билгендерди атагыла.

21. Бизде металлургияның кайсы түрү өнүккөн?

22. Силикат өнөржайына кайсылар таандык?

23. Бишкек жана Токмок айнек заводдору кандай продукция иштеп чыгарат? Алар кайда колдонулат.

24. Цемент өндүрүүчү кайсы заводдорду билесиңер? Алар кайсы сырье-нун негизинде иштешет?

ХИМИЯ ЖАНА ЭЛЕКТР ТОГУ

§ 1. Окисленүү-калыбына келүү реакциялары жана аларды тендеөнүн электрондук баланс ыкмасы

Негизги түшүнүктөр


Бардык химиялык реакцияларды (ажыроо, сүрүп чыгаруу, орун алмашуу, кошулуу) топтоштуруп негизинен эки топко бөлүүгө болот:

1. Реакцияга катышкан элементтердин окисленүү даражалары өзгөрүсүз жүргөн реакциялар.

2. Реакцияга катышкан элементтердин бардыгынын же бир бөлүгүнүн окисленүү даражалары өзгөрүү менен жүргөндөр. Окисленүү даражалары өзгөрүү менен жүргөн процесстерди окисленүү-калыбына келүү реакциялары – ОККР деп аташат.

Окисленүү-калыбына келүү реакциялары жаратылышта жана техникада маанилүү ролду ойнойт. Дем алуу, тирүү организмде заттардын алмашуусу, чи्रүү-ачуу процесстери, өсүмдүктүн жашыл жалбырактарындагы фотосинтез кубулуштары, отундун күйүшү, металлдардын дат басышы, көпчүлүк металлургиялык процесстер ОККР менен тыгыз байланыштуу. Ушул реакциялардын жардамы менен кислоталар, щелочтор, аммиак, металлдар, кычкылтек, суутек, галогендер алынат жана гальваникалык элементтерде химия энергиясы электр энергиясына айланат.

Жалпы алганда окисленүү-калыбына келүү процесси электрондордун алмашуусу менен жүрөт:




Химиялык реакциянын жүрүү процессинде электрондорун берген атом же ион калыбына келтиргичтер, ал эми электрондорду кошуп алгандар – окистендиргичтер деп аталат. Бул карама-каршы эки процесс бири биринен ажырагыс жалгашкан, себеби алардын ар бири өз алдынча химиялык процессте ишке ашпайт, б. а. калыбына келтиргичтер электрондорун берип өздөрү окистенишет, ал эми окистенгичтер электрондорду кошуп алыш калыбына келишет.

Окисленүү-калыбына келүү кубулуштарын талдоону женилдетүү үчүн элементтердин окисленүү даражасы же окистендиргич сан жөнүндөгү түшүнүктөрдү пайдалануу ынгайлуу.


Химиялык реакцияларда бардык атомдордун окистенүү даражаларынын алгебралык суммасынын сакталуу эрежесин эске алып, эгерде реакциянын натыйжасында атомдун **окистенүү даражасы жогоруласа**, ал **окистенип**, атомдун окистенүү даражасы азайса – калыбына келип жатат деп түшүнүү керек.

Элементтин окистенүү даражасын аныктоодо төмөнкү жөнөкөй эрежелерге таянабыз:


1. Атом, молекулаларда элементтин окистенүү даражаларынын алгебралык суммалары ар дайым 0гө барабар:




2. Кычкылтектин атомунун окистенүү даражасы OF_2 башка бирикмелерде -2 ге барабар. Ал эми $\text{OF}_2 +2$ ге барабар:







3. Суутектин окистенүү даражасы көбүнчө $+1$ ге барабар болот. Ал эми активдүү металлдар менен болгон бирикмелеринде суутектин окистенүү даражасы -1 ге барабар:




4. Туздардагы металлдардын окистенүү даражасы кислота калдыгынын валенттүлүгү боюнча аныкталат:



5. Эгерде заттын молекуласы үч же андан көп элементтин атомдорунан турса, анда ортонку элементтин окистенүү даражасын төмөнкүчө аныктайбыз: бирикмедеги элементтердин окистенүү даражаларынын алгебралык суммалары 0гө барабар деп белгисизди табабыз:



6. Органикалык эмес бирикмелерде көмүртектин окистенүү даражасы = $+2, +4$ (CO, CO_2) болсо, органикалык бирикмелеринде анын окистенүү даражасы = $-4, -2, +1, +2, 0$ ж. б. болушу мүмкүн:



Элементтердин окистенүү даражаларын эсептеп чыгаруу менен биз анын мааниси нөлгө, он жана терс мааниге ээ болоруна жооп

беришибиз керек. Эгерде биз нейтралдуу атомду карап көрсөк, анда алардагы он заряддалган протондордун саны менен терс заряддалган электрондордун сандары барабар, демек, алардын алгебралык суммалары нөл болот. Молекулаларда шарттуу алынган он жана терс иондордун алгебралык суммалары да нөлгө барабар деп эсептелинет.

Элементтин он маанидеги окистенүү даражасы анын протондорунун саны электрондун санынан көп болуп калганда, б. а. элемент электрондорун берип жибергенде пайда болот. Он заряддын саны элемент берген электрондордун санына барабар.

Тескерисинче, электрондорду кошуп алган элементтин окистенүү даражасы терс мааниге ээ болот. Бул учурда электрондун саны протондун санына караганда ашык болуп калат.

Калыбына келтиргичтердин электронду берип жиберүү процесси окистенүү деп аталат.


Окистенүү: $\text{Me}^0 - n\bar{e} = \text{M}^{+n}$; $\text{S}^{-2} - 2\bar{e} = \text{S}^0$; $\text{S}^{-2} - 8\bar{e} = \text{S}^{+6}$

Me^0 , S^{-2} – калыбына келтиргичтер, ал эми процесс окистенүү болот. Демек, окистенүү мезгилиnde ар дайым элементтин окистенүү даражасы чоноёт, б. а. $-4 \rightarrow +7$.

Окистендиргичтер (атом, молекула, ион) реакциянын жүрүшүндө электрондорду кошуп алуу менен, эгерде нейтралдуу атом болсо терс ионго, он заряддалган ион болсо, нейтралдуу же заряды азайган он ионго өтүп кетишет да, өздөрү калыбына келишет. Заряддардын саны кошуп алынган электрондордун санына жараша болот.


Окистендиргичтин электрондорду кошуп алуу процесси калыбына келүү деп аталат.

Калыбына келүү:



Калыбына келүүдө окистенүү даражасы төмөндөйт: $+7 \rightarrow -4$

Типтүү калыбына келтиргичтерге – металлдар, терс заряды бар иондор, ал эми типтүү окистендиргичтерге – галогендер, он заряддалган иондор кирет. Кээ бир атомдор, иондор окистендиргич жана калыбына келтиргичтин ролун аткарышат. Мисалы,



P^0 , S^0 , Cl^0 , N^0 , H^0 – окистендиргичтин жана калыбына келтиргичтин ролун аткара алышат.

Окистенүү калыбына келүү реакциясы жана ага байланыштуу электр-химиялык процесстерге жана ОККР тендеөнүн электрондук баланс методуна кыскача токтолуп кетүүнү туура таптык.


Электрондук баланс түзүү методу

Электрондук баланс методунун негизги жобосу төмөнкүчө баяналат: «Калыбына келтиргич берген электрондун жалпы суммасы окистендиргич кошуп алган электрондорго барабар болушу керек». Берген (-) жана кошуп (+) алган электрондор үчүн эң кичине ортоткыншылдуулукта жүргүзгөн дурус:


1. Реакцияга чейинки жана андан кийин пайдаланып, туура аныктоо.

2. Окистенүү даражаларын өзгөрткөн элементтерди – калыбына келтиргичтерди жана окистендиргичтерди өзүнчө тенденциин алдына бөлүп жазгандан кийин ОД аларды аныктоодо төмөнкү эрежени пайдалануу ынгайлдуу. Мисалы, $2\text{Cu}^0 + \text{O}_2^0 = 2\text{Cu}^{+2}\text{O}^{-2}$.


а) (-) белгиси, б. а. калыбына келтиргичти аныктоодо, элементтин реакциядан кийинки окистенүү даражасы канчага чонойсо, ошончо сан коюлат:



б) (+), б. а. окистендиргичти аныктоодо, элементтин реакциядан кийинки окистенүү даражасы канчага кичирейсе ошончо сан коюлат:




в) калыбына келтиргич берген электрондор окистендиргич кошуп алган электрондордун суммалары барабар болушу үчүн эки сандын эң кичине ортоткыншылдуулукта жүргүзгөн дурус: Электрондук баланс түзөбүз:



Жогоруда көрсөтүлгөн эрежелер туура аткарылгандан кийин гана жалпы реакцияны тендешибиз керек.

Электрондук баланстан кийинки келип чыккан коэффициенттерди реакцияга чейин жана кийин тиешелүү элементтин астына коюу жетиштүү болот:



ОККР тенденциянын ирети:

1. Калыбына келтиргич жана окистендиргич;
2. ОККР катышпаган металлдар;
3. Кислота калдыктары;
4. Жалпы суутек;
5. Бардык кычкылтектер.

§ 2. Электр тогу жана химиялык реакциялардын себептери. Электр-химия

Электр-химия химиялык энергиянын электр энергиясына айланышын жана электр энергиясынын химиялык синтездоодо колдонулушун окутуучу физикалык химиянын бөлүгү. Электр-химиянын теориялык негизин окисленүү-калыбына келүү реакциялары түзөт.

Биз мурдагы главада металлдар негизинен калыбына келтиргичтер – электрондорун берип жиберүүгө, ал эми металл эместер окислениргичтер – электрондорду кошуп алууга жөндөмдүү деп белгилеп өткөнбүз. Бирок металлдарды жана суутекти өзара салыштырсак бири экинчисине караганда калыбына келтиргич, экинчиси окислениргич болуп саналат. Негизинен электр-химиялык процесстер суутек менен бирге металлдардын ортосундагы ОККР негизинде жүрөт.

Электр-химиялык процесстин маңызын түшүнүү максатында сууга матырылган металл пластинкасынын үстүнкү бетиндеги эрүү процессине көңүл буралы. Кандай гана металл болбосун суунун уюлдуу молекуласынын таасиринен эрип, эритмеге металлдын гидратташкан иондору түрүндө өтө баштайт.

Активдүү металлдар үчүн:



Активдүүлүгү начар металлдар үчүн:



Башкача айтканда активдүү металлдын сырткы бети гидратацияланган ионго салыштырмалуу (–), ал эми активдүү эмес металлдардыкы (+) заряддалып калат. Жалпысынан металлдардын эрүү процессин токтотуу үчүн, Ле-Шателье принцибине ылайык, металлдарды өз тузунун эритмесине матырышыбыз керек.

● *Өз тузунун эритмесине матырылган «металл – туз» системаын электрод же гальваникалык жарым элемент деп аташат.*

Металл менен эритменин чектешкен бетинде кош электрлик катмар пайда болот (7.1-сүрөт).


Металлдын сырткы бети менен эритменин ортосундагы он жана терс заряддардын айырмасы – электроддук потенциал деп аталат, ал Нерстин тенденеси аркылуу туюнтулат:

$$\varphi = \varphi^0 + \frac{RT}{nF} \ln C, \quad (7.1)$$

мында φ – электроддук потенциал, φ^0 – стандарттык электроддук потенциал, R – газ туруктуулугу, T – абсолюттук температура

Zn(-)

Cu(Y)



7.1-сүрөт. Металлдын сырткы бетиндеги кош электрлик катмар:
а) – активдүү металл; б) – начар активдүү металл.

$^{\circ}\text{K}$ ($T = 273 + t^{\circ}\text{C}$), F – Фарадей саны, n – металл ионунун заряды, C – металл ионунун концентрациясы $C = [\text{Me}^{+n}]$.

Эгерде натуралдык логарифманы (\ln) ондук логарифмага (\lg) айландырып, туруктуу чондуктарды $t = \text{const}$ учурунда ордуна койсок, анда Нернстин жөнөкөйлөтүлгөн тенденции алынат:

$$\phi = \phi^0 + \frac{0,058}{n} \lg C \quad (7.2)$$

Электроддук потенциалдын ϕ – абсолюттук маанисин өлчөө кыйын, аны стандарттык электроддук потенциал ϕ^0 аркылуу эсептеп чыгарууга ыңгайлуу. Ал үчүн эң биринчи металлдардын стандарттык электроддук потенциалдарын тажрыйба жасап, аныктап чыгышат.


$\phi_{\text{Me}^0/\text{Me}^{+n}}$ аныктоо үчүн концентрациялары $C = 1 \text{ г-экв/л}$ болгон эритмелерине матырылган металл электроду менен стандарттык суутек электродунун ортосунан гальваникалык элемент жасап, анын электр кыймылдаткыч күчүн ченешет.

Металлдардын стандарттык электроддук потенциалдары $\phi_{\text{Me}^0/\text{Me}^{+n}}^0$, $t = 25^{\circ}\text{C}$, $[\text{Me}^{+n}] = 1 \text{ г-экв/л}$ болгон учурда стандарттык суутектик электрод менен түзүлгөн гальваникалык элементтин электр кыймылдаткыч күчүн ченөө аркылуу туюнтулат (7.2-сүрөт).

Кандай гана гальваникалык элемент болбосун анын электр кыймылдаткыч күчү E төмөнкү тенденме аркылуу туюнтулат:

$$E = \phi_{\text{Me}^0/\text{Me}^{+n}}^{(+)} - \phi_{\text{Me}^0/\text{Me}^{+n}}^{(-)} \quad (7.3)$$

Эгерде $[\text{Me}^{+n}] = 1 \text{ моль/л}$, $[\text{H}^+] = 1 \text{ моль/л}$ болсо, анда $E = \phi^0(+) - \phi^0(-)$ болот. Башкача айтканда гальваникалык элементтин электр кыймылдаткыч күчү металлдардын стандарттык электроддук потенциалдарына барабар болуп калат. Ушундай экспери-



7.2-сүрөт. Стандарттык электроддук потенциалды аныктоочу гальваникалык элемент.

менталдык ыкма менен аныкталган $\varphi_{\text{Me}^0/\text{Me}^{+n}}^0$ өзара салыштырсак же аларды маанисине жараза төмөнтөн жогору карай жайгаштырсак, бизге белгилүү металлдардын (Н.Н. Бекетов аныктаган) электрхимиялык чыналуу катарын алабыз.



§ 3. Металлдардын электр-химиялык чыналуу катары

Me:	Калыбына келтиргич		
	φ^0 , в	-3,02, -2,71	-1,67 -0,76
			0,0 +0,34 +1,50
окистендиргич			→

Металлдардын электр-химиялык чыналуу катарынан бир нече натыйжа келип чыгат.


Биринчи натыйжа: металлдын стандарттык потенциалы канчалык терс мааниде болсо, калгандарына салыштырмалуу, ал ошончо лук калыбына келтиргич болуп саналат.

Алдыңкы катардагы металл өзүнөн кийинкилерин бирикмелеринен сүрүп чыгара алат:



Ушул жерден металлдардын активдүүлүгү менен электр-химиялык катарын салыштырып, алардагы айырмачылтарына токто-

луп өтөлү. Мурда экинчи главада белгиленгендей металлдардын активдүүлүгү алардын электрондорду берип жиберүү жөндөмдүүлүктөрүнө жараша аныкталган. Мезгил боюнча активдүүлүк бир электронду берүүгө жөндөмдүү металлга, андан кийинкиси – эки, анаң үч электрондорду берүүчү элементтерге тиешелүү болгон:





Ал эми группа боюнча активдүүлүк атомдук радиустардын чоношуна жараша болот деп далилдегенбиз:




Бул катарга көз жүгүртсөк литийден натрий, андан калий активдүү болмок. Ал эми металлдардын электр-химиялық чыналуу катарында литий эң күчтүү калыбына келтиргичтин ролун аткарат. Демек, металлдардын активдүүлүгүн, алардын электр-химиялық катардагы активдүүлүгүнөн айырмалап анализдөө керек. Металлдардын электр-химиялық активдүүлүк катарында металлдардын жалан гана электрондорду берүү жөндөмдүүлүктөрү эмес, алардын стандарттык электроддук потенциалдарынын маанилери эске алынат.

Экинчи натыйжа: суутекке чейинки терс потенциалдуу металлдар суутекке салыштырмалуу калыбына келтиргичтер. Алардын активдүүлөрү (Na, K) суутектин ионунун концентрациясы өтө төмөн суунун курамынан суутекти сүрүп чыгарарын жакшы билебиз. Активдүүлүктөрү салыштырмалуу начарыраактары кислоталардан суутекти сүрүп чыгара алышат:




Үчүнчү натыйжа: суутектен кийин жайгашкан металлдар суутекти бирикмелеринен сүрүп чыгара алышпайт.



Суутектен кийинки $\text{Cu}, \text{Ag}, \text{Pt}, \text{Au}$ металлдар концентрациялары жогору азот, күкүрт кислоталарында эрийт, бирок суутекти сүрүп чыгара алышпайт. Мында металлдар суутекке эмес, металл эместерге салыштырмалуу калыбына келтиргичтер болуп саналат.

Негизинен концентрациясы жогору болгон азот жана күкүрт кислоталары менен металлдар реакциялашканда эч качан суутек бөлүнүп чыкпайт, металлдардын активдүүлүгүнө жараша металл эместер теренирээк калыбына келиши мүмкүн:






калыбына келтиргич



окистендиргич



калыбына келтиргич



окистендиргич

Электроддук потенциалдын өлчөмү канчалық кичине терс сан болсо, ал бөлүкчөнүн калыбына келтиргич активдүүлүгү ошончо жогору болот. Мисалга фтор менен суутектин электронду кошуп алып, терс ион пайда кылғандагы нормалдуу электроддук потенциалдарын (E^0) салыштырып көрөлү:




Демек, F_2 молекуласы күчтүү окистендиргич, ал эми H_2 – күчтүү калыбына келтиргич.

§ 4. Гальваникалык элементтер, аккумуляторлордун иштөө принциби

Химиялык энергияны электр энергиясына айландыруучу эки электроддон турган система гальваникалык же электр-химиялык элемент деп аталат. Эки электродду туюк чыңжырга туташтырганда ар бириnde биз жогоруда талдаган химиялык реакциялар жүрөт да анда болүнгөн энергия электр энергиясына айланат. Мындай электр-химиялык жарым элементтеги химиялык реакциянын толук тенденции эки электроддогу реакциялардын суммасынан турат. Гальваникалык элементте сырткы жана ички чыңжырга болот. Сырткы чыңжырга электроддорду туташтырган зым өткөргүч, ал эми ички чыңжырга электролиттин эритмеси. Мисал катарында өз туздарынын эритмесине матырылган жез менен цинктен даярдалган гальваникалык элементти карап көрөлү (7.3-сүрөт).

Бир стаканда өз тузунун эритмесине матырылган цинк, экинчи стаканда өз тузунун эритмесине матырылган жез электроддору жайгаштырыл-




7.3-сүрөт. Даниэл-Якобинин гальваникалык элементинин схемасы.

ган. Эки эритме калий хлориди менен толтурулган айнек түтүкчө аркылуу туташтырылган (ички чынжыр). Сырткы чынжыр туташтырылар замат цинк пластинкасы эрип, цинк иондору ($Zn^0 \rightarrow Zn^{+2} + 2e^-$) эритмеге өтөт, жез иондору жез пластинкасына бөлүнүп ($Cu^{+2} + 2e^- \rightarrow Cu^0$) чөгө баштайт. Цинк-жездөн куралган гальваникалық элементти төмөнкү схема түрүндө жазышат:




Иштөө принциби:


а) цинк тузунун эритмесине матырылган гальваникалық жарым элементтеги процесс төмөнкү реакция менен туюнтулат:



б) жез тузунун эритмесине матырылган гальваникалық жарым элементтеги процесс төмөнкү реакция менен көрсөтүлөт.



в) гальваникалық элементтин ортосундагы эки тик сыйык (||) цинк менен жез жарым элементтери бири-бири менен электролити бар айнек түтүк менен туташтырылганын баяндайт. Бул реакциянын жүрүшү менен ички чынжыр боюнча жез сульфатынын эритмесинен цинкти карай сульфат иондор диффузияланышат да, цинктин иондору менен цинк сульфатынын эритмесин пайда кылат. Гальваникалық жарым элементтерде жүргөн реакциялардын суммалық тендемеси орун алмашуу реакциясы сыйктуу:



Реакцияда цинк калыбына келтиргич, ал эми жез окистендиргич ролун аткарғандыгы айкын көрүнүп турат.

Гальваникалық элементтин электр кыймылдаткыч күчү ЭЭК он жана терс потенциалдардын айырмасына барабар:

$$\text{ЭКК} = \varphi^{(+)} - \varphi^{(-)} \text{ б. а. } \text{ЭКК} = \varphi_{Cu^0 / Cu^{+2}}^{(+)} - \varphi_{Zn^0 / Zn^{+2}}^{(-)}$$

Аккумуляторлор, алардын иштөө принциби

Гальваникалық элементтердин ЭККүн көбөйтүү үчүн алардын бир тобун удаалаш туташтырып батареяларды алышат. Электр тогу сарпталгандан кийин кайрадан ток берип иштеп кетүүчү батареялар **аккумуляторлор** деп аталат.

Аккумуляторлор. Мисал катары коргошундан жасалган аккумулятордун иштөө принцибин карап көрөлү. Аккумулятор көп майда тешиктери бар эки коргошун пластинкасынан турат. Ал эми майда тешиктер PbO дон жасалган паста менен толтурулуп 30% түү күкүрт кислотасынын эритмесине салынган болот. Аккумуляторду иштетүү үчүн биринчи иретте аны заряддал алуу керек.

Аккумуляторду заряддоо. Аккумулятордун бош колонкаларына күкүрт кислотасынын эритмесин куйган мезгилде, тез эле төмөнкү реакция жүрөт:




Натыйжада коргошун пластинкалары начар эрүүчү PbSO_4 менен капиталып калат. Андан кийин пластинкаларды стабилизатор аркылуу турактуу токко туташтырабыз.

Катоддо калыбына келүү процесси жүрөт:



Аноддо окисленүү процесси жүрөт:




§ 5. Электролиз жана анын колдонулушу

Фарадей закондору

Электролит аркылуу электр тогу өткөндө электроддордо жүргөн окисленүү жана калыбына келүү процесстери электролиз деп аталат. Электролизди электролизердун жардамы аркылуу жүргүзүшөт (7.4-сүрөт).

Электролиттин эритмесине матырылган электроддорду токтун булагы менен туташтырганда андагы он иондор катодго, терс иондор анодго жылышат. Алар электродго жеткенде заряддарын жоготуп, эритмедин бөлүнүшөт же өзара аракеттенишип, электролиздин экинчилик – окис-




7.4-сүрөт. Электролизер схемасы.

тенүү-калыбына келүү реакцияларынын продуктуларын пайда кыльшат. Негизинен электролиз электролиттин балкып эригендеги же суудагы эритмесиндеги процесстерден кескин айырмаланат.

Заттардын балкып эригендеги электролизи


Аталган процесске суу кошулбагандыктан металлдардын калыбына келиши анын электр-химиялык чыңалуу катарындагы ордуна көзкаранды эмес. Кандай гана электролит болбосун катоддо металлдар калыбына келет. Мисалы,



Катоддо $/ - / \leftarrow \text{Mg}^{+2}$, $\text{Mg}^{+2} + 2\text{e}^- = \text{Mg}^0$ – калыбына келди.

Аноддо $/ + / \leftarrow 2\text{Cl}^-$, $2\text{Cl}^- - 2\text{e}^- = \text{Cl}_2^0$ – окисленди.

Эки реакциянын тендермен кошуп жазсак, анда жыйынтыктоочу тендермени алабыз:



Экинчи мисал катары: $\text{Na}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons 2\text{Na}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

Катоддо $/ - / \leftarrow 2\text{Na}^+$, $2\text{Na}^+ + 2\text{e}^- = 2\text{Na}^0$ – калыбына келди.


Аноддо $/ + / \leftarrow \text{SO}_4^{2-}$, $2\text{SO}_4^{2-} - 4\text{e}^- = 2\text{SO}_3 + \text{O}_2$ – окисленди.

Жыйынтыктоочу тендерме $4\text{Na}^+ + 2\text{SO}_4^{2-} = 4\text{Na}^0 + 2\text{SO}_3 + \text{O}_2^0$ деп жазылат.

Заттардын суудагы эритмелеринин электролизи

Бул учурда суунун диссоциациясын $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ эске алуу зарыл. Электр тогунун талаасында катодду көздөй металлдын он иондору Me^+ жана суутектин H^+ (H_2O) иону, анодго болсо кислота калдыктары, таза OH^- (H_2O) жылышат. Электродго жеткен мезгилде, энергияны аз талап кылуучу, катоддук жана аноддук процесстер биринчи жүрөт.

Катоддук процесстер. Катоддо электр-химиялык системанын электроддук потенциалдары жогору болгон окисленген формалары биринчи калыбына келишет. Ошондуктан электролиттердин суудагы эритмелеринин электролиз мезгилинде активдүү металлдарга караңда биринчи иретте нейтралдуу жана щелочтуу чөйрөдө суутек калыбына келет:



Аноддук процесстер. Аноддо биринчи иретте электроддук потенциалдары кичине болгон электр-химиялык системанын калыбына келген формалары окисленет. Мындан башка электролиз процессинде анод болуп жасалган заттар дагы окисленип кетерин эске ал-

ганыбыз зарыл. Ошондуктан аноддук процесстердеги электролизди активдүү аноддогу жана инерттүү аноддогу (графит, платина) деп экиге бөлүп окуганыбыз ынгайлуу.

Фарадей закондору. 1. Электролиз кезинде алынган заттын массасы, система аркылуу өткөн электр тогунун санына түз пропорциялаш:

$$m = KQ \quad (7.4)$$

Эгерде электр тогунун санын кулон аркылуу туюнсак $Q = It$, анда $m = KIt$, K – электр-химиялык коэффициент, I – ток күчү, t – убакыт.

2. Бирдей эле сандагы электр тогу, ар башка электролиттердин эритмесинен, өзүнүн химиялык эквивалентине түз пропорциялаш болгон массадагы заттын санын бөлүп чыгарат.

Экинчи закондон мындай деген натыйжа келип чыгат: 1 г-экв. затты бөлүп чыгарыш үчүн $9,67 \cdot 10^7$ К электр тогу жумшалат. Ошентип, электр-химиялык туруктуулуктун маанисин таап алууга болот.

Заттын электр-химиялык эквиваленти же туруктуулугу деп электролиз учурунда 1 К электр тогунун таасири астында электролизден бөлүнүп чыккан заттын массасын айтабыз.

$$9,65 \cdot 10^7 \text{ ————— } 1 \text{ г-экв.}$$

$$1 \text{ кулон } \text{———— } K$$

$$K = \text{г-экв.} : 9,65 \cdot 10^7$$

Алынган K маанисин тенденциине коюп, бөлүнүп чыккан заттын массасын табабыз. $m = \text{г-экв.} : 9,65 \cdot 10^7 \cdot I \cdot t$ же

$$m = \frac{\vartheta}{F} It \quad (7.5)$$

№12-мисал: Жезді толук бөлүп алыш үчүн 8 кг жез сульфатынын эритмеси аркылуу, күчү 9,65 А болгон токту канча убакытка дейре өткөрүү керек?

$$\text{Чыгаруу: а) } \text{г-экв.}_{\text{CuSO}_4} = 160 : 2 = 80 \text{ г.}$$

$$\text{б) } 160 \text{ г } \text{———— } 64 \text{ г}$$

$$8000 \text{ г } \text{———— } x \text{ г, } x = 3200 \text{ г}$$

Башкача айтканда бөлүнүп чыгуучу жездин массасы = 3200 г болуш керек.

$$\text{в) } m = \frac{\vartheta}{F} It, \tau = \frac{mF}{\vartheta I} = (3200 \cdot 9,65 \cdot 10^7) : (80 \cdot 9,65) = 4 \cdot 10^8 \text{ с.}$$

§ 6. Коррозия, анын түрлөрү жана мааниси

Сырткы чөйрөнүн таасири астында металлдан жасалган буюмдардын дат басып бузулушу же башка заттардын өз алдынча ажырашы коррозия деп аталат. Коррозия процесси окисленүү-калыбына келүү реакциясынын бир түрү.

Коррозия химиялык (газдардагы) жана электр-химиялык (электролиттердеги) болуп бөлүнөт. Химиялык коррозия деп системада электр тогу пайда болбостон, сырткы чөйрөдөгү газдардын таасири астында металлдардын бузулуу процессин түшүнөбүз. Газдардагы металлдардын коррозиясы, жогорку температурада металдын бетинде суунун буусу жок кезде жүрөт. Мындай коррозияга мештердин арматуралары, мотордун ички бөлүкчөлөрү, газ трубиналарынын калактары кирет.

Химиялык коррозиянын натыйжасында металлдардын оксиддери пайда болот. Ошондуктан мындай шартта иштетилүүчү тетиктер көбүнчө температурага туруктуу болгон кобальт, никель куймаларынан, бети алюминий, хром менен капталган болоттордон жасалат.


Электр-химиялык коррозия. Электр-химиялык коррозия деп электролиттин чөйрөсүндө, системада электр тогу пайда болуу менен металлдын бузулушу аталат.

Мындай коррозияга нымдуу абада турган металлдын дат басышы, сууну бууга айландыруучу казандардын, танкерлердин сууга тийген капталдары жана суу түтүктөрүнүн бузулушу кирет. Электр-химиялык коррозия мезгилинде металлдар сууга эрип, иондорго ажырайт же металлдын сырткы бетинде сууга эрибеген дат топтолот.

Кандай гана электр-химиялык коррозия болбосун, алар сууда эрип жүргөн кычкылтектин, суутектин иондорунун таасири астында жүрөт. Бул учурда металлдар окисленет, ал эми кычкылтек менен суутектин иондору болсо калыбына келет.

Кычкылтектин жана суутектин ионунун H^+ суудагы калыбына келиши:


Нейтралдуу жана кычкыл чөйрөдө:



Металлдын, мисалы темирдин окистениши: $Fe^0 - 2e^- = Fe^{+2}$,


$Fe^{+2} + 2OH^- = Fe(OH)_2$, $4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O = 4Fe(OH)_3$ – темирдин даты.

Мисал катары болоттун электр-химиялык коррозиясын карап көрөлү. Болоттон жасалған буюмдардың бети канчалық тегиз болгону менен баары бир өйдө-ылдый жерлери болот. Ошондуктан бул жерлердин кычкылтектек менен байланышты ар түрдүү болгондуктан, металлардың тегиз эмес бетинде потенциалдардың айырмасы пайда болот (7.5-сүрөт).



7.5-сүрөт. Темир коррозиясынын схемасы.

Кычкылтектек аз байланышкан металлардың чункур бети терс заряддалып калат да (–) аноддун милдетин, ал эми дөңсө жерлери кычкылтектек менен дайыма көп байланышта болгондуктан, кычкылтектек металлардың иондорун өзүнө көбүрөөк тарткан болот, натыйжада ал беттер он заряддалып (+), катоддун милдетин аткарып кальшпат. Мынданай шартта аноддон катодду көздөй электрондордун өтүшү аноддук аяңчанын коррозияга дуушар болушуна алып келет.



Натыйжада $Fe^{+2} + 2OH^- = Fe(OH)_2$ пайда болот, андан ары темир датына айланат: $4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O = 4Fe(OH)_3$.

Коррозиянын ылдамдыгы металлдагы аралашмалар, атмосферадагы жана эритмедеги туздар, кислоталар ж. б. бирикмелер таасир этишет. Мисалы туздуу дениздерде, океандарда металлдарды тез дат басат. Эгерде металлардың курамында андан активдүүлүк жөндөмү азыраак металл болсо, мисалы, темир менен жез кандалып турганда, темирди тезирээк дат басат. Ошондуктан жер кыртышындағы, суулардагы, атмосферадагы, эритмедеги коррозияларда болтурбай коюунун ықмаларын иштеп чыгуу өтө зарыл милдеттердин бири.

Коррозияны болтурбай коюунун ықмалары:


- химиялык жактан туруктуу металлдарды тандоо;
- металлардың бетин дат басуудан сактоочу заттар менен каптоо;
- коррозия болуучу чөйрөнүү кычкылтектен арылтуу (деаэрациялоо);

- электр-химиялык ықмаларды пайдаланып, металл бетин даттан сактоочу оксиддер Al_2O_3 , ZnO ж. б. менен каптоо;
- ингибиторлорду кошуу NaNO_2 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, K_2CrO_4 , Na_3PO_4 ;
- механикалык ыкма. Ар түрдүү боёк, лак ж. б. дат бастырбочу заттар менен металлдардын бетин сырдоо, каптоо ж. б.

Коррозияны болтурбай, металлдарды алдынала дат басуудан сактап калуу ишинин өтө чоң социалдык-экономикалык мааниси бар. Себеби коррозияны болтурбай коюу менен өлкөдө биз миллиондогон тонна металлдарды үнөмдөөгө жетишебиз. Коррозияга дуушар болгон металлдарды кайра иштетүүгө кеткен кошумча чыгымдарды үнөмдөп, аны адам баласынын социалдык абалын жакшыртууга жумшоо пайдалуу.

? Суроолор жана конүгүүлөр

1. Элементтин окистенүү даражасы жана аны аныктоо.
4. Электрондук баланс түзүү ықмаларынын негизги шарттары кайсылар?
5. Төмөнкү теңдемелерди:




6. Гальваникалык элемент жана анын иштөө принцибин айтып бергиле.
9. Металлдардын коррозиясы, коррозиянын түрлөрү жана коррозия менен кантит каршы күрөшүүгө болот?
10. Электролиз жана анын маанисин түшүндүрүп бергиле.
14. Металлдардын электр-химиялык чыңалуу катарынын башындагы Li, K металларын кантит алууга болот?

ЭЛЕМЕНТТЕРДИН ХИМИЯСЫ БОЮНЧА БИЛИМДИ СИСТЕМАЛАШТЫРУУ

§ 1. Химиялык элементтердин жаратылышта таркалышы, мезгилдик системадан алган орду

Жаратылышта химиялык элементтердин таркалышы бирдей эмес. Алардын айрымдары жаратылышта эркин абалында (кычкылтек, азот, күкүрт, жез, күмүш, алтын жана платина ж. б.) таркалса, көпчүлүк химиялык элементтер бирикмелердин курамында жер кыртышында кармалып жүрүшөт. Жер кыртышында химиялык элементтердин таркалышын, кармалып жүрүшүн окута турган илим геохимия илими деп аталат. Геохимия илиминин түптөлүшүнө жана өнүгүшүнө өз салымдарын кошкон советтик окумуштуулар В.И.Вернадский менен А.Е.Ферсмандын эмгектери зор.

Жер кыртышында эң көп таркалган – кычкылтек элементи. Ал жер кыртышында (массасы боюнча) 49% таралып жүрөт. Экинчи орунду кремний элементи, жер кыртышында 26%, үчүнчүсү алюминий 7%, темир 5%, кальций 4%, ал эми натрий, калий, магний элементтеринин ар бири 2% кармалып жүрөт. Ошентип 8 элемент жер кыртышынын 97% ин түзөт. Калган баардык элементтер аз санда кармалып, 3% ке чейин жер кыртышында таркалган (8.1-сүрөт).



8.1-сүрөт. Химиялык элементтердин жаратылышта таркалышынын диаграммасы.

Химиялық элементтер пайда кылган жөнөкөй заттардың касиеттери боюнча металлдар жана металл эместер болуп бөлүнөт. Эн сырткы AO кандай электрон менен толтурулгандығына жарапша *s*, *p*, *d*, *f* элементтер деп шарттуу аталышат.

Сымаптан башка бардык металлдар кадимки шартта катуу, металлдык жалтырактыкка ээ, жылуулук жана электр тогун жакшы өткөрүшөт, серпилгич, айрымдары морт болушат.

Ал эми металл эместер, металлдардыңндай касиеттерди көрсөтө альшпайт. Айрым металл эместер газ абалында (суутек, кычкылтек, азот, хлор, фтор, гелий ж. б.), суюктары да бар, ал бром жана катуу абалындагы металл эместерге: иод, күкүрт, фосфор, көмүр ж. б. кирет. Металл эместер жылуулукту, электр тогун начар өткөрүшөт, айрымдары өткөргүч эмес. Катуу металл эместер морт, тез талкаланнып майда чаңчага өтөт.

Элементтердин мезгилдик системасынын төмөнкү жагында эки 14 химиялық элементтерден турган катарлар берилген. Анын бириңчи катары церийден *Ce* башталып, лютеций *Lu* элементи менен аяктайт. Бул элементтер мезгилдик таблицанын алтынчы мезгилиnde лантан *La* менен гафнийдин *Hf* аралыгында жайгашып, валенттүүлүгү, касиеттери лантанга окшош. Бул элементтердин атомунун түзүлүшүндөгү электрондук денгээлчелеринин толтурулушуна жарапша *f*-элементтер же сейрек кездешүүчү элементтер деп аталат. Жаратылышта лантан, церий жана неодим жер кыртышында (массасы боюнча) 0,001% кармалып жүрөт. Мезгилдик системанын жетинчи мезгилиnde орун алган актиний *Ac* жана резерфордий *Rf* элементтеринин ортосундагы 14 химиялық *f*-элементтен турган катарда торий *Tn*, протактиний *Pa* жана уран *U* кездешет. Калгандары жасалма ыкмалар менен алынат. *s*-элементтерге I жана II группанын негизги подгруппасынан (кызыл), ал эми *d*-элементтери (көк) ар бир группанын кошумча подгруппасынан орун альшкан. *p*-элементтер мезгилдик системада сарғыч түс менен өзгөчөлөнүп көрсөтүлгөн.

§ 2. Металл эместер, алардын физика-химиялық касиеттери, алынышы жана колдонулушу

Элементтердин мезгилдик системасында металл эместер *p*-элементтердин арасынан бериллийден астатка чейин диагональ жүргүзгөндө анын он жагында жайгашат. Металлдарга салыштырганда металл эместер аз санда.

Металл эместер ар кандай агрегаттык абалда болушат. Газ абалындагылар – суутек, кычкылтек, азот, хлор, фтор жана асыл газдар. Суюк түрүндөгүсүнө бром, ал эми катуу абалдагы металл эместерге фосфор, күкүрт, йод, көмүртек, кремний ж. б. таандык.

Металл эместердин өнү, жыты жана сууда эригичтиги, жылуулук, электр өткөргүчтүгү (начар өткөрөт же өткөзбөйт), балкып эрүү, салыштырма массалары ар башка. Мисалы, фтор, хлор, бром жана йод накта металл эместер. Кадимки шартта фтордун өнү ачык жашыл, хлор сарғыч жашыл. Бром кызыл күрөн түстөгү суюктук, йод металлдык жалтырактыкка ээ болгон катуу зат. Булар галогендер деп аталат (туз пайда кылуучулар), бардык галогендер өсөнкүн жыттуу жана организмге физиологиялык терсаасир этишет. Сууда эригичтиги ар түрдүү. Фтордун суудагы эритмеси алынбайт. Ал активдүү болгондуктан суу менен аракеттешип кетет. 20°Cде бир көлөм сууга 2,3 көлөм хлор эрийт. Сарғыч жашыл түстөгү хлор суусун пайда кылат. Бир литр сууга 3,5 г бром эрийт, эритменин өнү кызыл-күрөн түстө болуп, бром суусу деп аталат. Йод сууга караганда башка органикалык эриткичтерде жакшы эрийт (спирт, бензол, бензин ж. б.). Галогендердин молекулалары уюлсуз коваленттик байланыштан пайда болгондуктан молекулалары уюлсуз же аз уюлдуу болгон органикалык эриткичтерде жакшы эрийт.

Күкүрт типтүү металл эмес сары түстөгү катуу зат. Балкып эрүү температурысы 113°C, кайноо температурысы 444,6°C. Сууда эрибейт, органикалык эриткичтерде (спирт, бензол жана эфирде) аз эрийт. Тыгыздыгы $\rho = 2,07 \text{ г/см}^3$, жылуулукту жана электр тогун начар өткөзөт. Күкүрттүн бир канча аллотропиялык түр өзгөргүчтөрү бар, ысытканда алар бири бирине өтүп турат.


Азот газ абалында өнсүз, жытсыз болот. Эрүү температурысы $-209,86^\circ\text{C}$, кайноо температурысы $-195,8^\circ\text{C}$. Катуу абалында кристаллдык торчосу молекулалык. Сууда начар эрийт.

Мезгилдик системада солдон онду карай металл эместердин атомдорунун заряддары чоноюп, радиустары азаят. Ошондуктан металлдарга салыштырганда металл эместердин сырткы энергетикалык дөнгээлдеги электрондорду тартуу күчү чон. Айрыкча экинчи жана үчүнчү мезгилде жайгашкан металл эместердин окислендиргич касиеттери жогору.

Металл эместердин окислендиргич касиеттери төмөнкү тартипте жогорулайт:




Металл эместердин ичинен күчтүү окислендиргич фтор, ошондуктан металлдар жана суутек фтор менен күчтүү аракеттенишет:




Натрий фтордо кадимки температурада же жарыктын таасиринде күйөт. Ушул реакция сыйктуу калий, коргошун жана темир дагы жарыктын таасири менен кадимки температурада күйүп, алардын фториддерин пайда кылат. Реакция учурунда фтор суутектин атомдорун тартып алат. Фтор химиялык реакция учурунда өз электронун башка химиялык элементтерге бербейт. Фтор накта металл эмес.

Кычкылтек накта металл эмес. Ал химиялык реакция учурунда өз электронун фтор элементине гана берет. Бул учурда кычкылтек он окистенүү даражасын көрсөтүшү ыктымал (OF_2), мында ал калыбына келтиргич боло алат.

Калган бардык металл эместер калыбына келтиргич касиеттерге ээ болушат. Бул касиет төмөнкү элементтердин катарында кычкылтектен кремнийди көздөй жогорулайт.



Кычкылтекке жанаша жайгашкан хлор кычкылтек менен түздөн-түз кошула албайт. Хлордун кычкылтектик бирикмелери кыйыр түрдө алынат:




Бул бирикмелеринде хлор он окистенүү даражасын көрсөтөт.

Азот өтө жогорку температурада кычкылтек менен аракеттенишип, калыбына келтиргич касиетти көрсөтөт:




Азотко салыштырганда кычкылтек күкүрт менен тез аракеттенишет:




Бул келтирилген реакцияда күкүрт калыбына келтиргич касиетке ээ болуп кычкылтекке өз электронун берип, кычкылтекти калыбына келтирди.

Күкүрт терс электрлүлүгү өзүнүкүнөн төмөн элементтин электронун тартып алып, окистендиргич касиетке да ээ боло алат. Ал төмөнкү реакциядан байкалат:



Көмүртек кычкылтек менен аракеттенишкенде калыбына келтиргич касиетти көрсөтө алат:



Бул учурда хлор VII валенттүү жана +7 окистенүү даражасын көрсөтө алат. Жогору жакта көрсөтүп кеткен хлордун валенттүүлүктөрү жана окистенүү даражаларына туура келген бирикмелери төмөнкүлөр:



HClO_2 – хлорит кислотасы, анын туздары KClO_2 хлориттер,

HClO_3 – хлорат кислотасы, анын туздары хлораттар,

HClO_4 – хлор кислотасы, анын туздары перхлораттар деп аталат.


Ал эми галогендер суутек менен аракеттенишип НГ – галогендүү суутекти, металлдар менен кошулуп МeГ – туздарды пайда кылган тендемелерин өзүңөр айрым галогендер үчүн жазып, заттарды атап койгула.

Фтордон башка галогендердин кычкылтектүү бирикмелеринде калыбына келтиргич касиеттерин көрсөтө алышат. Мисалы, калий хлоратынын ажыроо реакциясынын электрондук баланс тенденесин жазалы:




§ 3. Айрым металл эместердин алышы жана колдонулушу


Фтор жана хлорду алардын жаратылышта кенири таркалган бирикмелерин электролиздөө ыкмасы менен өндүрүп алышат. Фтордуу бирикме KHF_2 балкып эриген эритиндиси баскыч менен иондорго ажырайт:



Катоддо, ток булагынын терс уюлунда (–) суутек иондору калыбына келет:




Аноддо фторид иону окистенет:



Жогоркудай эле натрий хлоридинин балкып эриген эритиндисин электролиздейт:




$^{35,5}_{17}\text{Cl}$ (+17) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5 3d^0$




Экөөнүн төң сырткы электрондук дөңгээлдеринде бирден ($2p$), ($3p$) жалкы электрондору бар. Бул алардын окшоштук касиеттерин мүнөздөөгө мүмкүндүк берет. Айырмасы фтор атомунда бош d энергетикалық дөңгээлчеси жок. Андай болгондо анын электрондорун дүүлүккөн абалга келтириүү мүмкүн эмес. Ошондуктан фтор бир химиялық байланышты пайда кылып, бир (I) валенттүү, жупсуз электронго сырттан дагы бир электронду кошуп алып, түгөйлөшүү мүмкүнчүлүгү болгондуктан -1 окистенүү даражасын көрсөтө алат.


Ал эми хлордон баштап, башка галогендердин $3d$, $4d$, $5d$ бош атомдук орбиталдары болгондуктан, квант энергиясынын таасири менен электрондорду дүүлүккөн абалына өткөзүү энергетикалық жактан ыңгайлуюу;




Жогорку учурда хлордун үч жупсуз электрондору болгондуктан III валенттүү, окистенүү саны $+3$ болот.




Схемада жупсуз электронунун саны беш, ал беш химиялық байланыш пайда кыла алат. Демек V валенттүү жана $+5$ окистенүү санын көрсөтө алат.





Ток булагынын терс уюлу (-) катоддо натрий иону калыбына келет:



Аноддо ток булагынын он уюлу (+) хлорид иону окисленет, Cl^- иону өзүнүн ашыкча электронун анодго берип, калыбына келүү процесси жүрөт:



Лабораторияда хлорду күчтүү окислендиргичтерге концентрацияланган туз кислотасын таасир этип алышат:



Бром туздуу көлдөрдөн жана деңиз суусунан алынат. Айрым учурларда жаратылыштагы туздардан бромду алышат.

Йодду деңиз балырынан, деңиз капустасынын күлүнөн жана бургулоодон алынган суулардан бөлүп алышат.

Металл эместердин колдонулуштары


Суюк фтор ракеталык күйүүчү заттарды окислендирүү максатында колдонулат. Фторду көп өлчөмдө фторорганикалык заттарды алууда пайдаланышат.

Хлордуу суутекти алууда (туз кислотасын), кездеме, кагазды агартууда, ичүүчү сууну зыянсыздандырууда, хлор акиташины өндүрүүдө, айыл чарба зыянкечтерине каршы күрөшүүчү уулуу заттарды өндүрүүдө хлор колдонулат. Хлордун эң негизги бирикмеси аш тузу NaCl , тамак-аш продуктусун бузулуудан сактоодо, туздоодо колдонулат жана андан хлор өндүрүлөт. Натрий гидроксидин жана натрий карбонатын өндүрүүдө кайнатма туз колдонулат. Алар самын өндүрүүдө жана боёо ишинде колдонулат.

Бром жана анын бирикмелери калий бромиди, натрий бромиди медицинада, сүрөт тартууда колдонулат.

Йоддун 5% түү спирттеги эритмеси даярдалып, ал медицинада пайдаланылат. Йоддун бирикмеси калий йодиди аналитикалык химияда, медицинада колдонулат. Күмүш йодиди AgI фотоматериалдарды даярдоодо колдонулат.


Галогендердин кычкылтектүү бирикмелери: гипохлорит, хлорат жана перхлораттар пахтадан, зыгырдан жасалган кездемени, кагазды агартууда колдонулат. Агартуу процесси төмөнкүдөй реакциянын негизинде жүрөт:




Хлор акиташы CaOCl_2 дезинфекциялоодо пайдаланылат. Калий хлораты KClO_3 ширенке чыгарууда, перхлораттар – пиротехникада колдонулат.

§ 4. Суутек – жаратылышта таралышы, алышы, касиеттери жана колдонулушу

Суутек атомунун түзүлүшү эн жөнөкөй, ал бир электрондуу атом. Атом ядросу электрондук булут менен капталып турат. Суутек атомунун электрондук түзүлүшү:





Электрондук булутунун формасы шар формасында болот. Суутек шартка жараша металлдар сыйктуу электронун бөлүп чыгарат, айрым учурларда металл эместер сыйктуу электронду кошуп алат. Мисалы,



Жер кыртышында кычкылтек элементи басымдуу болгондой эле Ааламда суутек элементи басымдуулук кылат. Ошондуктан суутек Ааламдын элементи деп да аташат. Суутек космостук атомдук отун катары Күн жана жылдыздардын энергиясынын булагы. Жаратылышта суутек кенири таралган, ал сууда, бардык органикалык бирикмелердин курамында, эркин түрүндө кээ бир жаратылыш газдары менен кездешет. Жер кыртышынын массасынын 0,15%, гидросферанын 1% ин түзөт. Күн массасынын жарымы суутектен турат.

Жаратылышта суутек эки изотоп-протий ${}^1_1 \text{H}$ (99,98%) жана дейтерий ${}^2_1 \text{D}$ (0,02%) түрүндө кездешет. Суутектин радиоактивдүү үчүнчү изотобу ${}^3_1 \text{T}$ тритий болот.


Лабораторияда суутекти металлдардын активдүүлүк катарында суутекке чейин турган металлдар суюлтулган туз жана күкүрт кислоталары менен аракеттешүүдөн альшат:



Өндүрүштө суутектин алышы

Ал үчүн арзан сырьеңу пайдаланып кызартып ысытылган көмүргө суу буусун таасир этүүдөн суу газы деп аталган газдардын аралашмасы алышат. Пайда болгон газдардын аралашмасына катализаторлор-


ду катыштырып, 560°C температурада ысытканда көмүр II оксиidi (газдардын аралашмасынын курамындагы) суу буусу менен аракеттенишип, көмүртек (IV) оксиidi жана суутек пайда болот:



Газдардын аралашмасынан суутекти бөлүп алуу женил болот. Мындан тышкary көп өлчөмдө таза суутекти өндүрүү сууну электр тогунун жардамы менен электролиздеөдөн альшат. Суунун электр өткөргүчтүгүн жогорулатуу үчүн ага натрий гидроксидин NaOH, күкүрт кислотасын H₂SO₄ жана натрий сульфаты Na₂SO₄ ж. б. электролиттерди кошушат. Мында катоддо суутек иону H⁺+e⁻→H⁰, H⁰+H⁰→H₂↑ калыбына келет. Ал эми аноддо окистенүү процесси жүрөт:



Гидроксил иону окистенип, суу жана кычкылтек бөлүнүп чыгат. 1300°C температурада никель Ni катализаторунун катышуусунда метан CH₄ суу менен H₂O аракеттенишет.



350°C никель Ni менен темирдин Fe катышуусунда метан ажырайт.




Суутектин касиеттери

Суутек женил газ. Абадан 14,4 эсе женил, түссүз, жытсыз, сууда начар эрийт. Төмөнкү басым астында -252,8°C суюктукка өтөт. Суутек химиялык жактан активдүү, анын активдүүлүгү температуранын таасири менен жогорулайт. Көпчүлүк бирикмелерде (+), айрым учурда металлдар менен аракеттенишкенде (-) окистенүү даражасын көрсөтөт. Ысытканда көпчүлүк металл әместер: хлор, бром, кычкылтек жана күкүрт менен аракеттенишет. Ал эми фтор менен бөлмө температурасында эле жарылуу менен реакциялашат:




Суутек металл әместердин көпчүлүгү менен аракеттешкенде төмөнкүдөй типтеги бирикмелерди пайда кылат: RH₄, RH₃, RH₂, RH. Суутек кычкылтекте күйгөндө көп сандагы жылуулук бөлүнүп чыгат.



Эки көлөм суутек бир көлөм кычкылтектин аралашмасы катуу жарылууну пайда кылып кошулат. Бул газдардын аралашмасы «күркүрөк газ» деп аталат.


Суутектин калыбына келтиргич касиети металлдарды алардын оксиддеринен калыбына келтируүдө байкалат:



Суутек щелочтуу жана щелочтуу жер металлдары менен активдүү аракеттенишет, бул учурда суутек окистендиргичтер ролун аткарат.



Суутектин металлдар менен пайда болгон гидриддери гидролизге учурашат:



Азыркы учурда көпчүлүк химиялык элементтердин гидриддери белгилүү. Түзүлүшү жана касиеттери боюнча гидриддерди төрт топко бөлүшөт:

1. Учма газ түрүндөгү гидриддер – NH_3 , CH_4

2. Туз сыйактуу гидриддер – NaN , CaH_2 , KH , AlH_3 ж.б

3. Полимерлүү гидриддер – $(\text{BeH}_2)_x$, $(\text{AlH}_3)_x$

4. Металлга окшош гидриддер туруктуу курамга ээ болборт.

Металлдарда суутек эрип жүргөн катуу эритмелер (мисалы, палладийде суутек эрип жүрөт) түрүндө болушат.

Суутектин колдонулушу

Суутектин колдонулушу анын касиеттерине байланыштуу болот. Суутек женил газ болгондуктан, ал аэростат жана дирижаблерди (гелий менен аралаштырып) толтурууда колдонулат. Суутекти жогорку температуралы алууда пайдаланышат. Кычкылтексуутек жалыны металлдарды ширетүүдө, кесүүдө колдонулат. Суутек металлдарды оксиддеринен тазартууда жана металлдарды алардын оксиддерин калыбына келтирип, өндүрүп алууда химия өнөржайында аммиакты өндүрүүдө, суюк майды катуу майга айландырууда колдонулат.

Суутектин изотоптору дейтерий ${}_{1}^2\text{D}$ жана тритий ${}_{1}^3\text{T}$ -атомдук энергетикада (термоядролук күйүүчү) чон мааниге ээ. Суутектин изотопторунан алынган оор суу D_2O ядролук реакторлордо «нейтрондорду жайлатаачу» катары колдонулат. Бирикмеги суутектин (жедорду жайлатаачу) катары колдонулат.

нил суутекти) тритий 3_1T менен алмаштырып «белгиленген» препарраттар химиялык илимий изилдөө ишинде жана медицинада колдонулат. Келечекте экологиялык таза отун катары пайдаланылыши ықтымал.

§ 5. Металлдар – жаратылышта алардын таркальшы, алынышы, физика-химиялык касиеттери жана колдонулушу

Биздин эрага чейин эле металлдарды химиялык процесстердин негизинде бөлүп альшканы белгилүү болгон. Байыркы Египетте биринчи колдонулган металлдар алтын жана жез болгону белгилүү. Кийинчерәэк коргошун, калай, күмүш жана темирди практикада кенири колдонушкан. Көптөгөн жылдарды камтыган, ар кандай орнаменттерди пайдалануу менен алтын, күмүш, жез, колодон жасалган буюмдар, жасалгалар байыркы металлургдардын чебер колунан жаралган деген маалыматтар бизге белгилүү. Алхимикитердин асыл металлдарды (алтын, күмүш ж. б.) издеши, башка металлдарды асыл металлдарга айландыруу жөнүндөгү иштери бир жактуу болсо да химияда көп фактыларды топтоду. Анда азыркы учурда 115 химиялык элемент белгилүү болсо, анын 85тен ашыгы металлдар. Шарттуу түрдө металлдарды активдүү, женил, өтмө жана оор металлдар деп топторго бөлүшөт. Металлдардын көпчүлүк касиеттери окшош болгондугуна карабастан, алар жөнүндө курамын, түзүлүшүн, касиеттерин ж. б. камтыган аныктама бериле элек.

Бир сымаптан (кадимки шартта сымап суюк) башкасы катуу металлдар, металлдык жалтырактыкка ээ, жылуулук жана электр тогун жакшы өткөрүшөт. Көпчүлүк бирикмелердин курамында он заряддуу ион түрүндө болот. Алар серпилгич жана созулгуч касиеттерге ээ экендиги боюнча маалыматыңар бар.

Металлдар негизинен кара (темир, марганец, хром) жана түстүү деп бөлүнөт. Түстүү металлдар оор (цинк, жез, коргошун, сымап), женил (калий, натрий, магний, алюминий), сейрек кездешүүчү (литий, рубидий, цезий, бериллий, молибден, вольфрам, цирконий, гафний, ванадий, ниобий), сейрек кездешүүчү жер металлдары (скандий, иттрий, лантан, лантаноиддер), асыл металлдар (алтын, күмүш, платина, радий, рутений, осмий), радиоактивдүү металлдар (радий, торий, уран, актиний жана актиноиддер) деп подгруппаларга бөлүнөт.

Металлдар тыгыздыгынын өлчөмү боюнча эки топко бөлүнөт: тыгыздыгы 5 g/cm^3 дан кичине болгондор женил металлдар, алар литий, натрий, калий, магний, кальций, цезий, алюминий, барий.

Тыгыздығы $5 \text{ г}/\text{см}^3$ дан чоң болгондор оор металлдар, алар: цинк, жез, темир, калай, коргошун, күмүш, алтын ж. б.

Металлдардың эң женили литий Li, тыгыздығы $0,534 \text{ г}/\text{см}^3$, ал эми эң оору осмий Os $22,5 \text{ г}/\text{см}^3$.

Электр тогун эң жакшы өткөргүч металлдар күмүш, жез, алтын, алюминий ж. б., начар өткөргүчтөр коргошун, сымап, сурьма. Температураны жогорулатканда металлдардың электр өткөргүчтүүлүгү азайып, температураны төмөндөткөндө, тескерисинче, жогорулайт. Металлдардың физикалық жана химиялық касиеттериндеги жалпылыктын себептери алардың атомдорунун түзүлүшүндөгү жана кристаллдық торчолорундагы жалпы окшоштугу менен түшүндүрүлөт. Металлдардың кристаллдық торчолорунун түйүндөрүндө металлдың он иондору жайгашкан, ал эми алардың ортосундагы боштуктарда электрондор эркин кыймылдан жүрүшөт. Биш электрондор белгилүү бир иондоро таандық болбогондуктан кичине эле потенциалдардың айырмачылығынын таасиринен алар белгилүү бир бағытта жылып электр тогун пайда кылат. Бул касиет металлдардың электрди жакшы өткөргүчтүгүн шарттайт.

Металлдар катуулугу боюнча бири биринен абдан айырмаланат. Сымап кадимки шартта суюк абалда болот. Ал эми натрий, калий жана индий металлдары алардың жумшактығынан бычак менен онай эле кесилет. Эң катуу металл хром, алмаз сыйктуу аны менен айнек кессе да болот.

Металлдар балкып эриши боюнча онай жана кыйындық менен эрүүчүлөр болуп бөлүнөт. Онай эрүүчүлөр: цезийдин эрүү температурасы $+28,5^\circ\text{C}$, галлийдики $+29,7^\circ\text{C}$, кальцийдики $63,6^\circ\text{C}$, натрийдики $+97,8^\circ\text{C}$, калайдыкы $+231,9^\circ\text{C}$, коргошундуку $+324,3^\circ\text{C}$, ал эми кыйындық менен эрүүчүлөр темирдики $+1539^\circ\text{C}$, платинаныкы $+1769^\circ\text{C}$, хромдуку $+1875^\circ\text{C}$, эң жогорку эрүү температурасы вольфрамга тиешелүү, ал $+3390^\circ\text{C}$.


Металлдардың жаратылышта таралышы. Металлдардың ичинен жер кыртышында кенири таркалганы алюминий, андан кийин килери темир, кальций, магний жана титан. Калган металлдар анчалық көп эмес санда жер кыртышында кармалып жүрөт. Элементтердин жер кыртышында массасы боюнча кармалып жүрүү диаграммасында берилген хром жер кыртышында массасы боюнча 0,3%, никель – 0,2%, жез – 0,01% таркалган. Металлдар жаратылышта активдүүлүгүнө жараша эркин, бирикмелер түрүндө кездешет. Активдүү металлдар алардың туздары, орточо активдүүлүккө ээ болгон металлдар сульфиддер жана оксиддер, ал эми активдүүлүктөрү төмөн металлдар эркин абалда кездешерин билесинер.

Металлдардын алышы


Бирикмелер түрүндө таркалган металлдарды өндүрүп алуунун ар кандай ықмалары бар: пиromеталлургиялық, гидрометаллургиялық жана электролиз.

1. Пиromеталлургиялық ықма

Активдүүлүгү анча жогору болбогон металлдар алардын оксиддерин жана сульфиддерин күйгүзүп, оксиддерин көмүр, көмүртек (II) оксиidi, суутек жана алюминий менен калыбына келтирип алышат. Мисалы,




Металлдардын сульфиддерин күйгүзүп, оксиддерин көмүр менен калыбына келтирип да алышат. Мисалы,



Туздарды ажыратып, оксиддерин көмүр менен калыбына келтирип, металлды бөлүп алсак болот:



Көмүр менен туруктуу карбиддерди пайда кылбаган металлдардын оксиддери калыбына келтирилет. Эгерде металлдар көмүр менен туруктуу карбиддерди пайда кылса, алардын оксиддерин суутек менен калыбына келтиришет:



2. Металлотермия ықмасы

Анда металлдарды алардын оксиддеринен активдүү металлдар менен сүрүп чыгаруу аркылуу алса болот.



Айрым учурларда жогорку ықманы алюминий калыбына келтиргич катары колдонулгандыктан алюминотермия деп аташат.


3. Гидрометаллургиялық ықма

Мында металлдарды алар кармалып жүргөн кендерден реагенттердин жардамы менен бөлүп чыгып, сууда эрий турган бирикмелерине откөзүп, ошондон кийин металлдар бөлүп алынат. Кендерден металлдарды бөлүүчү айрым реагенттер: күкүрт кислотасы, цианид-

дер (H_2SO_4 , KCN ж.б.) болуп эсептелет. Жез (II) оксидин CuO кармап жүргөн кенди күкүрт кислотасы менен иштеткенде ал оксид менен аракеттенишет:






Эритмеде жез (II) сульфаты эриген түрүндө болот. Эми ошол эритмени электролиздөө же жезден активдүүлүгү жогору болгон металл менен жезди сүрүп чыгаруу аркылуу өндүрүлөт:



Жогоркудай гидрометаллургиялык ыкма менен күмүштү, цинкти, кадмийди, молибденди жана уранды өндүрүп алышат.

4. Электролиз ыкмасы


Электролиз ыкмасы менен активдүү женил металлдар: калий, натрий, кальций, магний жана алюминийди өндүрүп алышат. Электролиз процесси менен силер таанышсыңар. Мисал катарында никель сульфатынын суудагы эритмесинин электролизине токтолуп өтөлү:



Металлдардын физика-химиялык касиеттери

Металлдык кристаллдык тордун түйүндөрүндө он зарядга ээ болгон иондор жана электр-нейтралдуу атомдор жайгашып, алардын аралыгында эркин кыймылда болгон электрондор металлдык кристаллдык торчону түзүштөт (8.2-сүрөт).

Иондор менен электр-нейтралдуу атомдорду эркин кыймылдан жүргөн электрондор бүткүл кристаллды бойлоп жаткандыктан байланыштар үзүлбөйт. Ошондуктан металлдарга




8.2-сүрөт. Металлдык кристаллдык торчонун схемасы.

иийлгичтик касиет мүнөздүү. Ушул касиеттер алтын, күмүш жана жезде жакшы байкалат.

Металлдарга жарык нуру түшкөндө эркин электрондор аларды кайра чагылдырат, ошондуктан металлдар жалтырактык касиетке ээ.



Металлдардын электр тогун, жылуулукту жакшы өткөрүшү электрондордун багыттуу кыймылы менен түшүндүрүлөт. Потенциалдардын азыраак айырмачылыгынын натыйжасында алар терс уюлдан он уюлга багыттуу кыймылга келет. Алтын, күмүш жана жездин жылуулук өткөргүчтүгү эң жогору, висмут менен сымаптын жылуулук өткөргүчтүгү эң төмөн.

Металлдар сырткы энергетикалык деңгээлдериндеги электрондорун женил бөлүп чыгарып, он заряддуу ионго айланышат:




Металл эместерден айырмаланып металлдар электрондорду кошуп альшпайт. Металлдардын сырткы энергетикалык деңгээлинде-ги аз сандагы электронун женил берип, реакцияга катышат.


Сырткы электрондук катмарында бирден электрону болгон металлдар күчтүү калыбына келтиргичтер болушат. Металлдардын жөнөкөй заттар: кислоталар, активдүүлүгү төмөнүрөөк металлдардын туздары, галогендер, күкүрт, көмүртек, кремний жана суутек менен аракеттенишкенде металлдардын калыбына келтиргич касиеттери даана байкалат:



Айрым металлдардын калыбына келтирүү жөндөмдүүлүгү жогору болгондуктан суутекти калыбына келтирип, гидриддерди пайда кылат:





Өтмө металлдардын атомунун түзүлүшүндөгү өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу химиялык реакция учурунда, алар сырткы жана d-атомдук орбиталдагы электрондорун бөлүп чыгаргандыктан, өзгөрмөлүү валенттүүлүктөрүн көргөзүшөт:




Амфотердик касиетке ээ болгон металлдар эки жактуу (металлдык жана металл әместилик) касиетти көрсөтүшөт. Белгилүү бир шартка

металлдар металл әместиң касиеттерди көрсөтөт. Амфотердик касиетке ээ болгон металлдар: цинк, алюминий, хром (III), калай (IV), марганец (IV) ж. б.



Эритмеде натрий тетрагидроксо-цинкаты пайда болот:



Металлдар бири-бири менен биригип металлдың байланыш аркылуу сырткы көрүнүшү боюнча металлдарга окшош, интерметаллдың бирикмелерди пайда кылышат. Мисалы, сурьманынын Sb кээ бир металлдар менен болгон бирикмелери: Na_2Sb , Ca_2Sb , NiSb ж. б. белгилүү. Металлдарга салыштырганда интерметаллдардың катуулугу жогору, ийилгичтеги төмөн болот. Интерметаллдардың көпчүлүгү практикалық мааниге ээ. Мисалы, сурьма-алюминий AlSb , сурьма-индий InSb жарым өткөргүч катарында кенири колдонулат.

Металлдардың колдонулушу

Айрым металлдарга кадимки шартта абанын кычкылтеги, суутаасир этпегендиктен андай металлдар менен женил дат басуучу металлдардан жасалган машинанын тетиктерин капташат. Ошондой металлдардың бири цинк. Цинкти ар кандай металлдар менен балкып эриген абалында аралаштырып муздаттуу менен куймалар алынат. Мисалы, жез, алюминий, никель менен болгон цинктин куймасын – латунду алууда колдонушат. Ар түрдүү батареяларда колдонулуучу цинк-көмүрдү гальваникалық элементти даярдоодо пайдаланышат.

Таза түрүндө металлдар сейрек колдонулат. Көпчүлүк учурда алардың куймалары пайдаланылат. Куймалардың касиеттери аларды түзгөн компоненттеринен айырмаланат. Алтын менен күмүш жумшак металлдар болгондугуна карабастан алардың куймалары катуу. Куймалардагы байланыш металлдың, ошондуктан алар металлдың касиеттерди көрсөтөт. Куймаларды даярдоодо алдынала көздөгөн касиеттери боюнча даярдашат. Мисалы, кислота щелочко, температурага туруктуулугу, катуулугу, температуралық режимдерге жооп бергендей талаптарды канаттандырышы эске алынат. Куймалар жалгыз металлдардан даярдалбастан металл-металл әместер (C, Si, P, I) аралашмасынан да алынат. Мындай куймалар өтө бекем, жешилүүгө туруктуу, иштетүүгө элпектеги менен баалуу.

Дюралюминий куймасынын курамы, алюминий 95%, жез – 4%, марганец жана магний – 0,5% тен турат. Бул куйма женилдиги жана бекемдиги боюнча баалуу. Алюминий менен жезге салыштырганда катуу. Ошондуктан дюралюминий самолет куруу өнөржайында колдонулат.

Суроолор жана конүгүүлор

1. Металл эместер элементтердин мезгилдик системасында кандай жайгашкан? Алардын атомунун түзүлүшү металлдардыкынан кандайча айырмаланат?

2. Галогендерге кайсы металл эместер кирет? Эмне себептен галогендер деп аталып калган?


3. Натрий хлоридинин балкып эриген эритиндиси аркылуу электр тогун өткөзгөндө катоддо 11,5 г натрий бөлүнүп чыкты. Ушул учурда аноддо канча литр хлор Cl_2 бөлүнүп чыгат?

4. Лабораторияда күчтүү окислендиргичтер калий перманганатынын 0,25 молуна концентрацияланган туз кислотасын таасир эткенде (н.ш) канча литр хлор бөлүнүп чыгат?

5. Элементтердин мезгилдик системасында суутектин биринчи группада орун алышын кандайча түшүнөсүздөр?

6. Жаратылышта суутек кайсы бирикмелердин курамында кездешет? Эмне үчүн суутекти Ааламдын элементи дешет?

7. Төмөнкү айланууларды иш жүзүнө ашыруучу реакциялардын теңдемелерин түзгүлө. Пайда болгон заттарды атагыла.



8. Суутектин лабораторияда, өнөржайда алынышина мисал келтиргиле.

9. Кайсы учурда суутек оң (+) жана терс (-) окисленүү даражасын көрсөтөт?

10. Суутек жана анын бирикмелери эл чарбасынын кайсы тармактарында колдонулат?

11. 6 г натрий гидриди гидролизге учуралганда (н.ш) канча литр суутек бөлүнүп чыгат?

12. 11,2 л суутек пайда болсун үчүн канча грамм кальций гидриди гидролизге учурайт (н.ш.)?

13. 14 г темир суу менен аракеттенишкенде канча грамм темир окалинасы жана (н.ш.) канча литр суутек бөлүнүп чыгат?

14. 3 көлөм суутек менен бир көлөм кычкылтектин аралашмасын эвдиометр куралында электр тогунун таасири менен жардырганда канча грамм суу пайда болот? Кайсы газдан канча көлөм реакцияга катышпай калат?

15. 6 г көмүр суу буусу менен аракеттенишкенде (н.ш.) канча литр көмүртек (II) оксиди жана канча литр суутек пайда болот?

16. Металлдарды жаратылышта таркалган бирикмелеринен кантит бөлүп алабыз?

17. Металларды алуунун пиromеталлургиялык ыкмасын мұнөздөп бергиле. Мисалдар келтиргиле.



18. Гидрометаллургиялык металлдарды алуу ыкмасын кандай түшүнөсүңөр?

19. Магниттүү темирден Fe_3O_4 алюминотермия ыкмасы менен темирди өндүрүп алуунун тәндемелерин жазып, тәндегиле. Электрондордун өтүшүн көрсөткүлө.

20. Натрий хлоридинин эритмесин электролиздегендеге (н.ш) 7,2 л суутек бөлүнүп чыкты. Эритмеде канча массадагы жана канча моль натрий гидроксиди пайда болду?

21. 1 л 18% жез (II) сульфатынын эритмеси аркылуу ($\rho = 1,12 \text{ г/см}^3$) 23,2 л күкүрттүү суутекти өткөрүштү. Кайсы зат канча өлчөмгө чөкмөгө түштү?

22. Төмөнкү айланууну иш жүзүнө ашыруучу химиялык реакциялардын тәндемесин жазып, тәндегиле:



ӨТМӨ МЕТАЛЛДАРДЫН ХИМИЯСЫ

Өтмө металлдардын мезгилдик системадан алган орду

Д. И. Менделеевдин мезгилдик системасындағы кошумча подгруппасында жайгашкан металлдардың бардығы d -элементтер болуп саналат. Аларга: скандий, титан, ванадий, хром, марганец, темир, кобальт, никель, жез жана цинк подгруппасы деп аталған 10 элементтин катарындағылар киред. Бул элементтердин атомдорунун сыртқы электрондук катмарында s әки электрон сакталып турат, ал әми кийинки калған электрондору астынқы ($n-1$) d катмарында жайгашкан. Ошондуктан аларды өтмө металлдар деп аташат. Айрым металлдарда, мисалы, хромдо, жезде, сыртқы электрондордун өтүшү жүрөт да эн сыртқы деңгээлде жалғыздан бир электрон калат. Мына ушундай касиеттери менен башка металлдардан айырмаланат. Кошумча подгруппаның металлдарының химиялық активдүүлүгү, негизги группаның элементтеринен айырмаланыш, төмөнтөн жогору карай активдүүлүгү күчөйт.

VIII группадагы айрым d -элементтери: рутений, осмий, максимальдуу окистенүү даражасы +8ге барабар болгон бирикмелерди пайда кылат.

Кошумча подгруппадагы металлдардың атомдорунун окистенүү даражасының жогорулашы менен алардың оксиддеринин, гидроксиддеринин негиздик касиеттери төмөндөп, кислоталық касиеттери жогорулашты. Мисалы хром (II) оксиidi CrO негиздик, хром (III) оксиidi Cr_2O_3 – амфотердик, ал әми хром (VI) оксиidi CrO_3 – кислоталық оксид. Ага ылайық кислота H_2CrO_4 хром кислотасы, $\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ әки хромдуу кислота туура келет.


Кошумча подгруппаның металлдары жана анын куймалары азыркы техникада практикалық мааниси зор, ошондуктан мүмкүн болушунча ар бир кошумча подгруппаның өтмө металлдардың атомунун түзүлүшү, физикалық, химиялық касиеттери менен өзүнчө таанышып карайбыз.

§ 1. Жез подгруппасының металлдары

Жез подгруппасының металлдарына үч элемент киред: жез, күмүш, алтын, алар щелочтуу металлдар сыйктуу эле эн сыртқы деңгээлинде бирден s -электрондору бар, ал әми айырмасы акыркы

катмарында $3s^2 3p^6 3d^{10}$ – 18 электрондун болушу бул элементтерге туруктуулук касиетти берип турат. Щелочтуу металлдардан кескин айырмачылыгы жез, күмүш, алтын Cu, Ag, Au кыйындык менен окисенишет, кычкылтекте туруктуу болушат, жез подгруппасынын металлдарынын активдүүлүгү жогоруда белгилеген катарда азаят. Ошондуктан жез кычкылтек менен өтө кыйындык менен болсо да окисенет. Оксиддери, гидрооксиддери сууда эрибейт, начар гидрооксиддерге кирет. Металлдардын активдүүлүк катарында суутектен кийин түрушат. Ошондой болсо да бирикмелеринде жез +1, +2, алтын +1, +3, күмүш +1 кээде +2, +3 деген окисенүү даражасын көрсөтүшү мүмкүн жана валенттүүлүктөрү окисенүү даражасына туура келет.

Жез. Атомдук түзүлүшү томөндөгүдөй:



Жез атомунун $3d\ AO$ жайгашкан онунчу электрону кыймылдуу болгондуктан, төртүнчү s-денгээлинен «секирик» абалында астыңкы деңгээлге өтөт, ошондуктан жез бирикмелеринде +1, жез (I) оксидинде Cu_2O жана жез (II) оксидинде $\text{CuO} + 2$ окисенүү даражасын көрсөтөт.

Изотоптору бар: $^{64}_{29}\text{Cu}$, $^{65}_{29}\text{Cu}$.

Жаратылышта кездешшиши

Жез жаратылышта аз санда болсо да эркин абалда, ал эми көпчүлүк учурда кен түрүндө – сульфид абалында кездешет. Эн маанилүү минералдары Cu_2S жез жалтырагы, жез колчеданы же халькопирит CuFeS_2 , борнит Cu_3FeS_3 , кычкылтектүү бирикмелеринен, мисалы, малахит $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu(OH)}$, азурит $2\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu(OH)}_2$ жана куприт Cu_2O , тенорит CuO ж. б.



Алынышы: Таза жезди бирикмелеринен бөлүп алуу бир канча баскыч менен жүрүүчү татаал процесстен кийин ишке ашырылат. Адегенде жездин сульфиддик кендерин күйгүзүү менен жез оксидин альшат:



Андан кийин кокс жана кум менен иштетип шлакты өзүнчө жезден бөлүп альшат. Бул аралашма «купферштейн» деп аталат.




Андан кийин «купферштейнди» конвертордо балкытып эритип, «кара жезге» чейин калыбына келтиришет:




Бул алынган жез анча таза болбайт, ошондуктан, аны башка бирикмелерден тазалоо үчүн кайрадан балкытып ээритишет, «кара жездөн» анод жасап, $\text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$ эртмени электролиздоо менен таза жез алышат.

Физикалык касиеттери. Жез мала кызгылт түстөгү металл, оной ийилет, созулат, борборлоштурулган түйүндүү торчого ээ. Балкып ээрүү температурасы 1083°C ; 2582°C де кайнайт, жылуулукту жана электр тогун эң жакшы өткөрөт.


Химиялык касиеттери. Жез химиялык активдүүлүгү боюнча күмүш жана алтындан айырмаланат. Жез гана кадимки шартта кычкылтек менен жай окисленет, ал эми температураны 400°C ден жогору берсек толук окисленип, жез оксидин пайда кылат. Эгерде кычкылтек жетишсиз болсо, анда жез (I) оксидине чейин окисленет:






Кургак абалдагы хлор жез менен аракеттенбейт, ал эми абанын кичине эле нымдуу болушу менен хлор активдүүлүгүн көрсөтөт да, жез менен оной реакцияга кире баштайт:




Ошондой эле температураны жогорулатканда селен, теллур, күкүрт менен да активдүү реакцияга кирет:



Жез татаал заттар менен реакциялашат. Мисалы, концентрацияланган туз жана күкүрт кислоталары жылуулуктун таасири менен реакцияга кирсе, кадимки шартта концентрацияланган азот кислотасы менен аракеттene алат:



Жез активдүүлүгү боюнча начар болгондуктан бирикмелеринен активдүү металлдардын таасириинен орун алмашат:



Жез бирикмелери


Жез (I) оксиidi Cu_2O кызыл түстөгү порошок абалындагы зат болот, ал эми жез (II) оксиidi CuO кара түстө, жаратылышта «тено-рит» деген ат менен минерал түрүндө кездешет. Жезди окислендирип, ошондой эле жез (II) гидроксидин ысытуудан да алууга болот:



Жез (I) гидроксиди CuOH туруксуз, ошондуктан, тез эле ажырап кетет жана аммиак менен аракеттенишип комплекстик бирикмени пайда кылат:



Жез (II) гидроксиди жез (II) валенттүү туздарга щелочь менен таасир эткенде көк түстөгү чөкмө түрүндө пайда болот:



Жез (II) гидроксиди азыраак амфотердик касиетке ээ болот.


Жез (II) туздарынын көпчүлүгү сууда жакшы ээришет. Сууда жакшы эрибеген туздарга жез сульфиди CuS жана жез фосфаты $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$ кирет. $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ минералы да начар эрийт.

Колдонулушу

Жез жана анын куймалары электр-химиялык өнөржайда электр тогун өткөргүч зымдарды алууда жана башка азыркы өнүккөн техникада колдонулат. Металлургиялык өнөржайда жездин калай менен куймасы коло Cu 80% – Sn 20%, цинк менен куймасы латунь Cu 60% – Zn 40%, алардан машиналардын тетиктерин, суу ағызуучу крандарды, эшиктердин туткасын, илгичтерди жасаптат. Организмде жез өтө керектүү: кан айлануу процессин жакшыртууда, өсүүгө жардам берип, гемоглобиндин азайыш кетүүсүнөн сактайт. Ветеринарияда жез купоросу (көкташ) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ күйгүзүүчү, кустуруучу жана ички курттарды өлтүрүүчү реагент катары пайдаланылат, ал эми $(\text{CuOH})_2\text{CO}_3$ өсүмдүк бактерияларын өлтүрүү үчүн жана боёкторду алууда колдонулат.

§ 2. Цинк подгруппасынын металлдары

Мезгилдик системанын II подгруппасынын өтмө d-металлдарынын электрондук түзүлүшүн көрсөтсөк төмөнкүдөй болот:




Бул элементтердин щелочтуу жер металлдарынан өзгөчөлүгү ($n-1$)d АО бардыгы 18 электрон, ал эми акыркы электрондук дөңгөлинде 2ден электрону болот. Ал эми щелочтуу жер металлдарда бериллийден башкасында 8 электрон, ал эми эң сыртында экиден электрондору болот. Химиялык реакцияга киргендө цинк подгруппасынын өтмө металлдары эң сырткы орбитасындағы эки электронун жоготушат да +2 окисленүү даражасы менен бирикмелерди пайда кылышат. Алар щелочтуу жер металлдарынын элементтеринен айырмаланыш, өздөрүнө

мүнөздүү комплекстүү бирикмелерди түзүүгө жөндөмдүү келишет. Цинк подгруппасындағы элементтердин бардығы күмүш сыйктуу жалтырак, кристаллдық түзүлүшкө ээ болгон металлдар, ал эми сымап кадимки шартта суюк абалда болот. Сымап металлдардын электр-химиялык чыңалуу катарында суутектен кийин турат, ошондуктан кычкылтек-тин таасирине туруктуу келет. Экинчи группанын негизги группасын-дагы металлдардын оксиддери, гидроксиддери негиздик касиеттерге ээ, ал эми цинк подгруппасынын элементтеринин оксиддери амфотердик касиеттерге ээ болушат, башкача айтканда начар негиздик касиет-терге ээ.

Цинк

Бирикмелеринде туруктуу +2 окисленүү даражасын көрсөтөт. Мисалы, цинк оксиidi, гидроксиidi, хлориди ж. б.




Жаратылышта кездешиши

Цинк жаратылышта эркин абалда дәэрлик кездешпейт. Бирик-мелери кен түрүндө кездешет: гальмей же ZnCO_3 , цинк обманкасы ZnS (сфалерит). Жер кыртышында болжол менен 0,01% өлчөмүндө цинк шпаты кармалып жүрөт. Канамик $\text{Zn}_2\text{SiO}_4\text{H}_2\text{OZnCO}_3$, «кызыл цинкит» же цинктин оксиidi ZnO .

Алынышы

Цинкти анын кендеринен байытуу ыкмасы менен цинктик кон-центратын алат. Көмүртек, көмүртек (II) оксиidi жана суутек менен калыбына келтирүү менен таза цинкти алышат:




Физикалык касиеттери

Цинк күмүш сыйктуу жалтырак, тыгыздыгы $7,13 \text{ g/cm}^3$ болгон оор металл. Төмөнкү t° майдаланып кетүүчү касиетке ээ, ал эми $100^\circ - 150^\circ\text{C}$ ийилчээк, чоюлчаак келип, жука металл пластинкасы алынат. Жаратылышта беш изотобу бар. Мисалы, $^{64}_{30}\text{Zn}$, $^{66}_{30}\text{Zn}$, $^{68}_{30}\text{Zn}$, $^{67}_{30}\text{Zn}$, $^{70}_{30}\text{Zn}$.


Химиялык касиеттери

Цинктин химиялык активдүүлүгү щелочтуу жана щелочтуу жер металлдарынан начарыраак, ал эми коргошун, калай, жез, сымап, күмүш жана алтындын активдүүлүгүнөн жогору болот. Цинкти кур-так абада кармаганда көп убакытка чейин металлдық жалтырактык


касиетин жоготпойт, ал эми абанын нымдуу болушу менен цинк оксиддик катмар менен капталат да, андан ары атмосферада металдын бузулушунан, коррозияга учурашынан сактайт. Цинк кадимки температурада суу менен реакцияга кирбейт, ал эми температураны жогорулатууда цинк суу менен активдүү реакцияга кирет. Эгерде цинкти оксиддик катмарынан тазалап, суу менен ысытсак, реакция суутеки бөлүп чыгаруу менен жүрөт.



Температураны көтөрүү менен Zn галогендер менен реакцияга кирип, галогениддерди – туздарды пайда кылат:




Күкүрттүү суутек металлдык цинкке таасир эткенде анын үстүнкү бети цинк сульфидинин чыдамдуу жука катмары менен капталыш, металлдын андан ары реакцияга кириүсүн токтотот:



Цинк суюлтулган туз жана күкүрт кислоталары менен реакцияга кирип, тиешелүү туздарды пайда кылат:





Ал эми концентрацияланган күкүрт жана азот кислоталары менен реакцияга киргенде цинк калыбына келтиргич касиетин гана көрсөтөт, суутек бөлүнүп чыкпайт:



Цинк щелочтор менен амфотердик касиетин көрсөтүп, суутеки бөлүп чыгарат:



Цинк металлдардын активдүүлүк катарында өзүнөн кийинки металлдарды бирикмелеринен сүрүп чыгара алат:




Цинк бирикмелери


ZnO цинк оксиidi жаратылышта кен түрүндө кездешет. Борпон ак түстөгү зат. Бул бирикме амфотердик касиетке ээ болгондуктан кислоталарда жана щелочтордо оной эрип, реакцияга кирет, натыйжада цинк туздары жана цинкаттар пайда болот:




Цинк оксидин ысытканда негиздик оксиддер менен реакцияга кирип цинкаттарды, ал эми кремний (IV) оксиidi менен айнек сыйктуу массаны пайда кылат:



Zn(OH)_2 цинк гидроксиidi ак түстөгү чөкмө абалында болот. Бул чөкмө цинктин туздары щелочтор менен реакцияга киргенде пайда болот. Амфотердик касиетин көрсөтөт.



Цинк гидроксиidi аммиакта женил эрип цинктин аммиакаты деп аталган комплекстүү бирикмени пайда кылат:



Цинктин жогоруда келтирилген бирикмелеринен башка дагы туздары бар.


Жаратылышта ZnS цинк обманкасы, $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ цинк купоросу, ZnCl_2 цинк хлориди ж.б. туздары кенири түрдө тараалган.

Колдонулушу

Цинк ар түрдүү тармактарда колдонулат. Темир жана болоттон жасалган буюмдардын бетин коррозиядан сактоо үчүн каптоого пайдаланылат. Цинктин алюминий менен куймасы латунь түрүндө көп колдонулат. Цинк гальваникалық элемент катары пайдаланылат жана айыл чарбасында микроэлемент катары өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн жакшы шарт түзөт. Цинк туздары ветеринарияда күйүк, жара айыктыруучу май катары цинк оксиidi пайдаланылат. Цинк оксиidi ZnO техникада ак боёкту алууда жана резина, замазка, соргуч кагаздарды чыгарууда бириктирүүчү зат катары колдонулат. Цинк сульфаты ZnSO_4 , цинк хлориди ZnCl_2 жыгачтарды чиритпей сактоо үчүн, ал эми цинк, күмүш сульфиддери $\text{ZnS} + \text{CdS}$ телекөрсөтүүчү экрандарды, түтүктөрдү даярдоо үчүн пайдаланышат.

Сымап

Сымаптын атомунун түзүлүшү $\text{Hg}^{+80} \dots 5s^2 5p^6 5d^{10} 6s^2$, ал цинк металлы сыйктуу бирикмелеринде туруктуу +2 окисленүү даражасын көрсөтөт, сымаптын оксиidi, гидроксиidi, хлориди ж. б. туздары белгилүү:



Сымап байыркы замандан бери белгилүү металлдардын бири. Башка металлдардан айырмаланып, кадимки шартта, сымап суюк түрдөгү өзгөчө жалтырак жана тыгыздыгы жогору металл.

Жаратылышта кездешүүсү


Жаратылышта сымап эркин абалда аз кездешет, көбүнчө бирикмелер түрүндө болот: сульфид HgS ; селенид $HgSe$; теллурид $HgTe$; оксид HgO ; хлорид $HgCl_2$ ж. б. минералдарда көп кездешет. Кенири таралган кендеринен HgS – киноварь – сымап сульфиди сымапты өндүрүүчү негизги булактардын бири.

Алынышы

Сымапты, анын кени киновардан HgS алышат. Бул учурда сымап буу түрүндө бөлүнүп чыгат, аны муздаткыч кабыл алгычтардын жардамы менен суюк абалга айландырышат:



Мындан тышкary темир же кальций оксиidi менен ысытып, таза сымапты алууга болот:




Физикалык касиеттери

Сымап күмүш сыйктуу ак түстөгү жалтырак суюк металл, $38,84^{\circ}C$ катуу абалга өтөт, $356,95^{\circ}C$ де кайнайт. Катуу абалында ийилгич, чоюлгуч металл. Сымап менен көп металлдар амальгамаларды пайда кылышат. Сымаптын буусу өтө уулдуу болот, эгерде организм ууланса, оной менен чыкпайт, көпкө чейин уулантып жүрө берет, ошондуктан сымап менен өтө этият мамиле жүргүзүү талап кылышат.

Химиялык касиеттери

Кадимки шартта кургак аба, кычкылтек сымапка таасир бербейт, бирок азыраак өлчөмдө нымдуу абанын болушу менен сымап реакцияга кирип, сымаптын боз түстөгү оксидин пайда кылат. Эгерде $350^{\circ}C$ ге чейин ысытсак, сымап абада кызыл түстөгү оксидин HgO пайда кылат, аны $500^{\circ}C$ ге ысытсак, кайра жөнөкөй заттарга сымапка жана кычкылтекке ажырап кетет. Сымап бирикмелеринде дайым $+2$ окисленүү даражасын көрсөтөт, бирок, кара түстөгү сымап (I) оксиди Hg_2O дагы бар экендиги белгилүү:





Кадимки шартта сымап хлор менен Hg_2Cl_2 пайда кылат, аナン сымаптын хлоридине – сулемага $HgCl_2$ өтөт.




Сымап күкүрт менен женил эле реакцияга кирет. $Hg + S = HgS$ сульфиди пайда болот. Ошондуктан сымап жерге төгүлүп калган учурда күкүрт менен иштетип, тазалап алышат. Сымап сууда щелоч-

тордо эрибейт, ал эми кислоталарда эрийт, сымаптын санына жарапша анын +1 жана +2 окистенүү даражасындагы туздарды пайда кылышат:




Сымап +2 сымаптын хлоридинде HgCl_2 сымап +1ге чейин калыбына келет.





Сымап бирикмелери


HgO сымап оксиidi сары жана кызыл түстөгү зат, ысытканда женил эле сымапка жана кычкылтекке ажырап кетет. Сымаптын (II) оксиidi негиздик оксид, ошондуктан кислоталар менен реакцияларга кирип, женил эрий турган туздарды пайда кылышат:




Сымап (II) оксиidi сууда эрибейт, ал щелочтордо сымаптын туздарынын эришинен пайда болот:




Сымаптын туздары катализатор катарында көптөгөн химиялык процесстерге катышат. Мисалы, сулема ацетиленди гидрохлордоодо катализатордук касиетин көрсөтөт:




Кучеровдун реакциясында сымап сульфиidi пайдаланылат:



$\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ сымап нитраты сууда жакшы эрийт, ысытканда сымап оксидине HgO чейин ажырайт. Сымап күчтүү окистендиргич болгондуктан, аны туздарынан активдүү металлдардын жардамы менен калыбына келтирип алышат:



Сымап кошулган пестициддерди ажыратып билүү үчүн «сымап күзгү» деп аталган реакция пайдаланылат. Ал үчүн таза жез тыйындын үстүнө пестицидди салса, тыйындын үстүндө жалтыраган суюктук бөлүнүп чыкканы көрүнөт:



Сымаптын колдонулушу

Металл түрүндөгү сымап ар түрдүү куралдарды – кварц лампаларын термометр ж. б. жасоодо колдонулат. Мисалы, сулема HgCl_2 антисептик жана дезинфекция жасоочу зат катары колдонулат. Сулема өтө уулуу зат, анын 0,2–0,4 г адамды өлүмгө дуушар кылат. HgS киноварь көбүнчө кызыл боёк жасоодо пайдаланылат.

§ 3. Титан подгруппасынын металлдары

Атомунун электрондук түзүлүшү төмөнкүдөй:



Эң сырткы орбитасында 2 электрону, ал эми астынкы катмарында 2,6,2 электрондору бар. Химиялық реакцияга киргенде титан, цирконий, гафний 2,3 кәэде 4 электронун берип, бирикмелерди пайда кылат. Ошондуктан алар окисленүү даражалары Me^{+4} , Me^{+3} , Me^{+2} ни көрсөтүшөт. Титан подгруппасындагы элементтердин эн түркүтүү бирикмелери окисленүү даражалары +4 болгон учур. Титан, цирконий жана гафний катуу абалында күмүштөй ак, жалтырак, чоюлчаак, ийилчээк, женил, катуу металлдар, кристаллдык торчолору гексагоналдык жана борборлоштурулган куб түрүндө болот. Кадимки шартта үчөө тен коррозияга туруктуу.

Титан


Титан эң сырткы катмарында 2 электронун эле бербестен, астынкы $3d^2$ деңгээлиндеги электронун берүүгө жөндөмдүү болот. Бирикмелеринде Ti^{+2} , Ti^{+3} , Ti^{+4} деген окисленүү даражасын көрсөтө алат, бирок +4 окисленүү даражасы менен туруктуу бирикме. Мисалы, TiO_2 , TiCl_4

Жаратылышта кездешүүсү


Титан жаратылышта кенири тараган, жер кыртышында 0,6% кармальш жүрөт. Жаратылышта титан титаномагнетин $\text{FeTiO}_3 \cdot n\text{Fe}_3\text{O}_4$, ильменит FeTiO_3 , сfen CaTiSiO_5 жана рутил TiO_2 , брукит TiO_2 , анатаз TiO_3 деген минералдар түрүндө кездешет.

Алынышы

Таза титанды алуунун бир нече ыкмасы бар. Адегенде титан (IV) оксидин көмүртекти катыштырып, хлор менен иштетип, титан тетрахлоридин алышат:




Андан кийин, тетрахлоридди щелочтуу же щелочтуу жер металдарын болоттон жасалган туюк идиште ысытуу менен таза титанды алууга болот:



Бул ыкма магний-терминалык деп аталат, 850°C де ишке ашат.

Кийинки кездерде титанды титан кендерин иоддоо ыкмасы менен байытыш, 1800°C учма келген тетраиодидди вольфрам ысык жиби аркылуу терминалык диссоциация жүргүзүү менен көп санда өндүрүп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланып жатышат:




Физикалык касиеттери


Титан күмүш түстүү ак, жалтырак, ийилчээк, женил, бирок катуу металл. Титандын гексагоналдык жана борборлоштурулган куб модификациялары белгилүү. Титан башка металлдарга салыштырмалуу женил металлдарга кирет, тыгыздыгы $4,49 \text{ g/cm}^3$, 20°C ошол эле учурда кыйындык менен эрүүчү катуу металл, эрүү $t_s = 1677^{\circ}\text{C}$, кайноо $t_c = 3277^{\circ}\text{C}$, коррозияга туруктуу болот, алюминий сыйактуу кабыкча менен капталган.

Химиялык кисиеттери


Титан кадимки температурада коррозияга туруктуу, ал эми 610°C кычкылтекте күйөт. Титан майдаланган абалында суу менен реакцияга $700^{\circ}\text{C} - 800^{\circ}\text{C}$ кирип, суутекти сүрүп чыгат:




Титан бардык галогендер менен активдүүлүгүнө жарааша $150^{\circ}\text{C} - 400^{\circ}\text{C}$ реакцияга кирип тетра галогениддерди пайда кылат:




Ал эми $700^{\circ}\text{C} - 800^{\circ}\text{C}$ титан азот, күкүрт, көмүртек, фосфор менен аракеттенишет:



Суюлтулган кислоталардан суутекти сүрүп чыгарат:



Титан падыша арагында жакшы эрийт:




Титандын колдонулушу

Дениз суусунда колдонулуучу куралдарды жасоодо, ар түрдүү күймаларды алууда, аба учактарынын, дениз кемелеринин, вагондордун тетиктерин титан менен каптоодо, легирленген болот алууда (ферротитан феррокарботитан, ферросиликотитан ж.б.), минералдык акбоёкту даярдоодо, өзгөчө катуу куймалары: карбид, нитрид, бромиддери механикалык жактан турштук берүүчү, кесүүчү, бургурлоочу тетиктерди жасоодо пайдаланылат. Титан хлориди $TiCl_4$ алтынды, күмүштү, сымапты калыбына келтирүү үчүн, ал эми титан нитриди, карбиди TiN , TiC өтө катуу, баалуу таштарды жылмалоодо колдонулат. Титан карбидинен түзөтүүчү аппараттар, электроддор жасалат.

§ 4. Хром подгруппасынын металлдары

Хром, молибден, вольфрам атомдорунун электрондук түзүлүшү төмөнкүчө:



Хром менен молибдендин эң акыркы катмарында бирден электрону бар, астыңкы катмарында 2,6,5 электрон жайгашкан. Ал эми вольфрамдын эң акыркы катмарында 2 электрон, астыңкы катмарында 2,6,4 электрон жайгашкан. Химиялык реакцияга кирген учурнда хром, молибден, вольфрам бирикмелеринде 2,3,4,5,6 валенттүүлүктүү көрсөтүшөт. Хром подгруппасындагы элементтер Cr, Mo, W катуу, жалтырак, жогорку температурада балкып ээрий турган металлдар. Бирок хром молибден менен вольфрамга салыштырмалуу морт, үбөлөнмө келет. Молибден катуу болгону менен жакшы жылмаланып, жогорку температурада ал кандоого, чоюуга элпек келет. Вольфрам бардык металлдардын ичинен ото жогорку температурага турштук берет, 3410°C де эрийт. Химиялык активдүүлүгү боюнча хром подгруппасындагы элементтер төмөнкү активдүүлүктүү көрсөтүшөт. Молибден менен вольфрам хромго Караганда жакындыгы бар. Табиятта бул элементтер жалаң гана бирикмелер абалында кездешет.

Хром

Эгерде туура иреттүүлүктөгү электрондук толтуруу жүрсө, сырткы катмарынын электрондук формуласы $3d^4 \cdot 4s^2$ болмок. Демек, валенттик катмарынын бир электрону стендага өтүү мүмкүнчүлүгүн колдонуп (жарымы бирден электрон менен толтурулган), ички катмарга өтүп кеткен да, $3d^5 \cdot 4s^1$ формуласына ээ болуп калган. Ошондуктан хром бирикмелеринде Cr^{+1} , Cr^{+2} , Cr^{+3} , Cr^{+4} , Cr^{+5} , Cr^{+6} окистенүү даражасын көрсөтө алат, бирок +1,+4,+5ке барабар болгон окистен-

ген абалдарынын бирикмелери туруксуз болгондуктан, хром +2,+3,+6 окистенүү даражалары менен туруктуу бирикмелерди беришет: хром (II) оксиidi, хлориди жана хром (III) оксиidi, гидроксиidi CrO , CrCl_2 , Cr_2O_3 , Cr(OH)_3 , CrO_3 , K_2CrO_4 ж. б. бирикмелери белгилүү.



Жаратылышта кездешүүсү

Хром жаратылышта кеңири тарапланган элементтердин бирине кирет. Кендердин курамында бирикмелер абалында болот. Эн кеңири тарапланган кендер төмөнкүлөр:

FeCr_2O_4 – хромит, $\text{Mg},\text{Fe}\text{Cr}_2\text{O}_4$ – магнохромит, $\text{Fe}(\text{CrAl})_2\text{O}_4$ – алюмохромит, PbCrO_4 – крокоит жана Cr_2O_3 – хром охрасы түрүндө кездешет.

Альпиншы

Хром өнөржайда электр мешинде хромдуу темирди жана хром оксидин көмүр, көмүртек, алюминий менен калыбына келтирүүдөн алынат:







Физикалык касиеттери

Хром ак, жалтыраак металл. Анын тыгыздыгы $7,2 \text{ г}/\text{см}^3$, эрүү температурасы 1903°C , кайноо температурасы 2570°C . Хром абада сыртынан жука катмар – хромдун оксиidi менен капталыш калат, бул анын андан ары окистенишинен сактайт. Хромго көмүртекти кошсок катуулук сапаты жогорулайт, бирок морт, үбөлөнгүч болуп калат, ошондуктан башка металлдар менен куймалары кеңири алынат жана колдонулат.

Хромдун химиялык касиеттери

Хромдун сырткы бетиндеги байланыштарга катышпай калган электрондор бош валенттүүлүк бирдиктерди пайда кылганда откөзгөн, анын бети абада жука оксиддик кабыкча менен капталат, ошондуктан бөлмө температурасында фтордон башка заттар менен реакцияга кирбейт. Ысытканда хром терс электрлүү элементтердин дээрлик баардыгы менен аракеттенишип, иондук жана уюлдук бирикмелерди пайда кылат:



Ал эми хромдун +2,+3 жана +6 окистенүү сандарында хром негиздик, амфотердик жана кислоталык касиеттерге ээ. Бул касиет-

тер иондук радиустарга көзкаранды болгондуктан үчүнчү мезгилдин элементтерине салыштырмалуу карап көрөлү.

Mg^{+2} – 0,78 Å	Al^{+3} – 0,57 Å;	S^{+6} – 0,30 Å
Cr^{+2} – 0,81 Å	Cr^{+3} – 0,64 Å	Cr^{+6} – 0,35 Å
$Mg(OH)_2$ негиз	$Al(OH)_3$ амфотердик негиз	H_2SO_4 кислота

Ушундай эле радиуска ээ болгон хром бирикмелери көрсөтүлгөндөй касиеттерге ээ болот:

$Cr(OH)_2$ негиз	$Cr(OH)_3$ амфотердик негиз	$Cr(OH)_6$ же H_2CrO_4 кислота
CrO негиздик	Cr_2O_3 амфотердик	CrO_3 кислоталык оксид

Хром бирикмелери

Хром грекче «боёк» дегенди түшүндүрөт. Чындыгында эле хром дэл элементтеринин катарында туруп, электрондорунун түзүлүшүнө ыла-йык жарык нурларынын кай бир узундуктары электр-магниттик тол-кундарын тандап сицирүү, түстүү иондорду пайда кылуу мүмкүнчүлүгү бар.


хром (II) оксили CrO – кара	хром (II) гидроксили $Cr(OH)_2$ – жашыл	хроматион CrO_4^{-2} – сары
хром (III) оксили Cr_2O_3 – жашыл	хром (III) гидроксили $Cr(OH)_3$ – бозомтук жашыл	эки хроматион $Cr_2O_7^{-2}$ – кызғылт

Хром (II) оксили кара түстөгү порошок, негиздик оксиддерге кирет, ага $Cr(OH)_2$ гидроксили ылайык. Хром (II) гидроксидин анын туздарына щелочторду кошуу менен альшпат:





Пайда болгон хром (II) гидроксидин экиге бөлүп алыш, бирине кислотаны, экинчисине щелочту таасир этсек, щелочто эрибей тур-гандыгын көрөбүз, демек хром (II) гидроксили негиз, ал эми хром (II) оксили негиздик оксиддерге кирет. Хром (II) хлориди $CrCl_2$ кристаллык зат, нымды, сууну тартып алууга жөндөмдүү болот. Суудагы каныккан эритмесинен көгүлтүр түстөгү $CrCl_2 \cdot 4H_2O$ кристаллогидрат пайда болот. Хром (II) хлоридин хром менен туз кислотасынын аракеттешүүсүнөн пайда болот. Эгерде кислота ашыкча алынса, эрит-медеги суутектин иондору менен окистенип, хром $Cr^{+2} \rightarrow Cr^{+3}$ окис-


тенүү даражасына өтөт. Электрондон биринен экинчисине жылууга жөндөмдүү болот:




Хром Cr^{+3} бирикмелери бир кыйла туруктуу жана көп таралган. Туздарынын эритмелери жашыл түстө болот. Хром (III) оксидин лабораторияда төмөнкү реакцияларды пайдаланып алышат:



Хром (VI) оксиidi CrO_3 табиятта «хром охрасы» деген ат менен кездешет. Жашыл түстө болот, түсү туруктуу болгондуктан боёк катары көп тармакта колдонулат. Хром (III) оксидине көгүш же жашыл түстөгү $\text{Cr}(\text{OH})_3$ хром (III) гидроксиidi туура келет. Щелочь, сода менен реакцияланышат:




Хром (III) туздарына щелочторду таасир этүү менен хром (III) гидроксиidi алынат:




Хром (III) гидроксиidi амфотердик касиетке ээ болот:




Хром (III) гидроксидин ысытса, курамындагы сууну жоготуп хром (III) оксидине айланат:



Хром (III) хлориди CrCl_3 сяя кызыл түстөгү кристаллдык зат. Аны 600°C хром менен хлордун түздөн-түз кошулушунан алууга болот:



Ошондой эле хром (III) оксидине көмүр жана $700-800^\circ\text{C}$ ысытылган хлорду таасир этүү менен хром хлоридин алууга болот:



Хром (III) туздары көп жагынан алюминий туздарына окшош болушат. Суудагы эритмелеринде гидролизге учурдайт. Хром (III) бирикмелери сяякөк түстө болот, эгер ысытса, жашыл түскө өтөт, ал эми муздагандан кийин баштапкы сяякөк түсүнө келет. Түстөрдүн

мындай өзгөрүүсү туздардын гидратациясы ар түрдүү түстөгү изомерлерди пайда кыла алат деген түшүнүктүү пайда кылат.




Хромдун маанилүү бирикмелеринин бири хром (VI) оксиidi CrO_3 жана анын кислоталары: H_2CrO_4 – хром кислотасы, $\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ – дихром кислотасы. Хром (VI) оксиidi CrO_3 күрөң кызыл түстөгү кислоталык оксид, өтө уулуу кристаллдык зат. Анын хроматына жана дихроматына күчтүү кислоталарды таасир этип алышат:




Хром (VI) оксидинин суудагы эригенине жараша сарғыч кызыл жана кызыл түстөгү, кычкыл даамы бар эритмелерди, б.а. кислоталарды пайда кылат.

H_2CrO_4 – монохром кислотасы; $\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ – дихром кислотасы
 $\text{H}_2\text{Cr}_3\text{O}_{10}$ – трихром кислотасы; $\text{H}_2\text{Cr}_4\text{O}_{13}$ – тетрахром кислотасы


Хром оксиidi CrO_3 күчтүү окислендергич. Ага органикалык спирти күкүрт кислотасынын катышуусунда күйгүзөт, реакция күчтүү жарылуу менен жүрөт:



Хром кислоталарынын щелочтуу металлдар жана аммоний иону менен пайда болгон туздары сууда жакшы, ал эми калган металлдардын туздары сууда начар эришет. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ калий дихроматы күчтүү окислендергич катарында химиялык технологияда кенири колдонулат.



Бул реакция кычкыл чөйрөдө жүрөт. Калий дихроматынын кызылт сары түсү Cr^{+3} ионунун негизинде жашыл түскө өтөт. Дихроматтар ошондой эле иодид жана бромиддерди эркин галогендерге чейин окислендерет.



Дихроматтар бромдуу суутек менен реакцияга киргенде кычкыл чөйрө түзүүнүн кажети жок, себеби HBr кислотасы калыбына келтирүүчү чөйрөнү өзү түзө алат:



Колдонулушу

Хром катуу, анын үстүнө туруктуу оксиддик кабыкчаны пайда кылгандыктан электролиз ыкмасы менен металлдарды хромдоодо

колдонулат, темир аралашкан күймасы жогорку сапаттагы дат бас-паган болотторду өндүрүү үчүн темирге кошулат. Көпчүлүк бирикмелиеринде ачык жана тунук түстү бергендиктен, хроматтар менен бихроматтардан анилин боекторун алышат. Хром (III) оксиidi Cr_2O_3 китең басмасында, фосфор менен айнекти көгүлтүр түскө боёодо колдонулат. Жаратылышта кездешүүчү коргошун хроматы PbCrO_4 сары күрөн, сары боекторду даярдоо үчүн пайдаланылат. Хроматтар, дихроматтар техникада, терини иштетүүдө, текстиль, боек, фармацевтик өнөржайларда кенири колдонулат. «Нихром» – хром менен никелдин «хромаль» деген күймалардын каршылыктары өтө жогору болгондуктан аларды ар түрдүү ысытуучу приборлорду жасоодо, өнөржай иштеринде ысытуучу элемент катары колдонулат.

Молибден


Молибден атомунун түзүлүшү хромдукуна окшош. d АО беш ячайкасы бирден электрон менен толгон. Бирикмелиеринде Mo^{+2} , Mo^{+3} , Mo^{+4} , Mo^{+5} , Mo^{+6} окисленүү даражаларын көрсөтөт, бирок булардын ичинен туруктуу бирикмени окисленүү даражасы Mo^{+6} болгондору пайда кылат.

Жаратылышта кездешүүсү


Молибден жаратылышта дисульфид, молибдат, оксиддер ж.б. абалда учурайт. Жалпы жер кыртышында 0,001% өлчөмүндө кездешет: MoS_2 – молибденит, молибден көп кармалган 60% жаратылыш минералы. CaMoO_4 – павеллит, $\text{Fe}(\text{MoO}_4)_3 \cdot 7,5\text{H}_2\text{O}$ – молибден охрасы же ферромолибденит, PbMoO_4 – вульфенит ж. б. минералдары белгилүү.

Альнышы


Молибденди алуу үчүн анын кендерин байытып, андан кийин аны суутек менен калыбына келтирип алышат:




Молибден (VI) оксидин суутек менен ысытып калыбына келтируү эки баскыч менен жүрөт:



MoO_3 (VI) оксидин металлотермикалық ыкма менен кальций, магний, алюминий, цинк ж. б. да калыбына келтирип алышат.



Ошондой эле кремний, кобальт, көмүртек менен да калыбына келтирип молибденди алышат:



Физикалык касиеттери


Молибден күмүштөй ак түстөгү металл. Молибден гексагоналдык жана борборлоштурулган кубдук кристаллдык торчодогу түзүлүшкө ээ, ал оор металлдарга кирет. Тыгыздыгы 10, 22 г/см³, эрүү температурасы 2610°C, ал эми кайноо температурасы 4830°C. Электр тогун откөрүмдүүлүгү никель, платина, темир, сымаптардан жогору турат. Молибден оңай ийилет, чоюлат, женил ийкемдүү штамповкалағанга, созгонго ж. б. механикалык касиеттерге ээ болгон металл. Башка металлдар менен болгон куймалары көп, дәэрлик бардык тармактарда колдонулат.

Химиялык касиеттери


Бөлмө температуранында молибден туруктуу касиетке ээ. Температураны 500°C-ге чейин ысытсак молибден кычкылтек менен оңай реакциялашат:



Молибден өзүнүн бирикмелеринде +2, +3, +4, +5, +6 деген окисленүү даражасын көрсөтө алат, бирок булардын +6 менен болгон бирикмеси туруктуу болот. Молибденди 700–800°C суу буусу менен аракеттендирип, адегенде молибден (IV) оксидине MoO₂, андан ары ысытууну улантканда MoO₃ молибден (VI) оксидине өтөт:



Молибден галогендер менен активдүүлүгүнө жараша фтор менен 60°C, калгандары 60–800°C химиялык реакцияга кирет:





Молибденге жогорку температураны берүү менен MoSe – селенид, MoTe₂ – теллурид, MoS₂ – сульфид, Mo₃N – нитрид ж.б. пайда кылуу менен жүргөн реакцияга кире алат. Бөлмө температуранында HCl, HF, HNO₃ кислоталарынын эритмелерине туруктуу келет. Па-дыша арагында жана концентрациясы жогору болгон азот кислотасында эрийт.

Молибден бирикмелери

Молибдендин +2, +6га чейин окисленүү даражасын көрсөткон бирикмелери көп, бирок биз молибден +6 туруктуу окисленүү даражасын көрсөткөн бирикмелерине токтолуп, касиеттерин карайбыз. MoO₃ – кислоталык оксид, ага H₂MoO₄ кислотасы ылайык келет жана ком-

плекстүү бирикмелерди пайда кылат. Молибден (VI) оксиidi MoO_3 – отө көп түрдүү түстү бере алат – ак, сары, саргыч кызыл, кызыл, күрөн жашыл.

Молибден (VI) оксиidi щелочтор менен реакцияга кирип изомерлүү комплекстик бирикмелерин пайда кылууга жөндөмдүү келет:



Молибден кислотасы H_2MoO_4 – ак түстөгү кристаллдык зат. Молибден кислотасынын эки модификациясы бар, сары – лимон түстүүсү, сууда начар эрийт; экинчиси көгүлтүр түстөгүсү сууда жакшы эрийт. Щелочтор менен белгилүү катышта аракеттенишип, молибдаттарын пайда кылат, мисалы, $\text{CaMoO}_4(\text{NH}_4)_2$, MoO_4 , PbMoO_4 , Hg_2MoO_4 , CuMoO_4 – кальций, алюминий, коргошун, сымап жана жез молибдаттары.

Колдонулушу

Молибден көбүнчө куймалардын сапатын жогорулатуу максатында пайдаланылат. Молибдендин тантал жана платина менен куймасынан лабораторияда пайдаланылуучу идиштерди жасашат. Таза молибден электрондук лампа, ысыткыч анод, сетка, катодду жана ысыкка чыдамдуу болгон кармагычтарды жасоодо колдонулат. Бирикмелеринен $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ бул кристаллогидраттык зат фосфор кислотасынын сапаттык анализин жүргүзүү үчүн реагент катары колдонулат. Молибден (VI) оксиidi MoO_3 айрым металлдарды алуучу реакцияларда катализатор катары колдонулат. Молибден көгү – $\text{Mo}_2\text{O}_5 \cdot 3\text{MoO}_3$ боёк катары кенири колдонулат.

Вольфрам

Вольфрам атомунун түзүлүшү молибден жана хромдон айырмаланып эң акыркы катмарында 2 электрон, астынкы катарында 2, 6, 4 электрон жайгашкан. Бул элементте да *d* атомдук орбиталь жарым толуп бүткөн эмес, окисленүү даражасы өзгөрүлмөлүү +2, +3, +4, +5, +6 болот.


Жаратылышта кездешшиши.

Вольфрам табиятта эркин абалда кездешпейт. Негизинен вольфрамит FeWO_4 , MnWO_4 , шеелит – Ca WO_4 , шпольцит – PbWO_3 , ферритунгистит ж.б. минералдар түрүндө кездешет.


Алыншы

Вольфрамды алуунун ыкмалары жогоруда хром менен молибденди алган сыйктуу эле. Жаратылыштагы бирикмелерин күйгүзүп, алынган оксиддерин суутек, көмүртек, көмүртек оксиддери менен же

металлотермикалык ыкма менен калыбына келтирүүдөн алышат. Жаратылыш минералы шеелитти CaWO_4 ашыкча алынган концентрацияланган туз кислотасы менен иштеткенде кальций вольфраматы вольфрам кислотасына өтөт, андан WO_3 алынат:



Вольфрам (VI) оксидинен $860^\circ\text{C} - 920^\circ\text{C}$ суутек менен калыбына келтирүү менен таза вольфрам алынат:



Физикалык касиеттери

Вольфрам – ак түстөгү оор металл, тыгыздыгы $19,3 \text{ g/cm}^3$, эрүү температурасы 3400°C , кайноо температурасы бардык металлдардыңынан жогору болот – 5930°C . Кристаллдык торчосу борборлоштурулган куб формада. Вольфрам өтө туруктуу, аны кызарта ысытканда гана окисленет, ал эми кислоталарда падыша арагында эрибейт, бирок азот кислотасы менен фтордуу суутектин аралашмасында эрийт. Электр тогу жана жылуулукту өткөрүмдүүлүгү жезден төмөн, темир жана никелден жогору болот. Өтө катуу болгондуктан механикалык иштетүү кыйыныраак, бирок металлокерамикалык ыкма менен алынган вольфрам бир кийла ийкемдүү келет, женил чоюлат, ийилет. Вольфрам жипчесинин диаметри $0,007 \text{ mm}$ жукалыкка чейин созуп электр лампочкаларын жасоодо пайдаланылат.

Химиялык касиеттери




Химиялык көзкарап менен алганда вольфрам бөлмө температурасында кычкылтек менен аракеттенбейт. Эгерде 900°C температурага чейин ысытсак кычкылтек менен аракеттенишип WO_3 оксидин пайда кылат:






Суу менен 600°C баштап реакцияга кирет:



Галогендердин ичинен фтор менен бөлмө температурасында реакцияга кирет, ал эми калгандары температуранын таасири менен аракеттенишет:




Температураны жогорлатуу менен вольфрамдын селен, теллур, азот менен химиялык реакцияга киришине жетишүүгө болот:




Вольфрам озунөн кийинки металдарды: коргошун, жез, алюминий, цирконий оксиддеринен калыбына келтире алат.

Вольфрам бирикмелери


Вольфрам оксиidi WO_3 күрөн түстөгү зат. Эгерде $500^{\circ}C$ ге чейин ысытса вольфрам (VI) оксидине чейин окисленет.



WO_3 сары түстө болот, ага ылыйык келген кислотасы H_2WO_4 кызгылт сары түстө. Вольфрам (VI) оксиidi металлдык оксид менен ар кандай сандык катышта аракеттенишип, вольфраматтарды, тактап айтканда поливольфраматтарды пайда кылышат:



Вольфрам кислотасы щелочтордо эрип, вольфраматтарды пайда кылат:



Колдонулушу

Өнөржайда вольфрамды өндүрүүнүн негизги максаты – жогорку сапаттагы болотту алуу. Курамында вольфрамы бар болоттор сапаттуу касиеттерге ээ болушат: катуу, сүрүлүүгө чыдамдуу, жогорку температурага жана химиялык реагенттерге туруктуу, ийилгич, чоюлгуч ийкемдүүлүгү менен башка куймалардан өзгөчөлөнүп турат. 20% вольфрам кошулган болоттон металл кесүүчү курч аппараттар даярдалат. Вольфрам менен хром кошулган болоттон абдан курч арааны, тетиктерди штамповкалоочу аппараттар жасалат. Вольфрамдын куймалары отко чыдамдуу, өзгөчө хром менен кобальт кошулган куймалар – «стеллит» отко чыдамдуу, катуу, туруктуу куйма болгондуктан химиялык өндүрүш жайларда колдонулат. Вольфрам, жез жана күмүш кошулган куймалардын электр тогун өткөрүмдүүлүгү жогору жана жылуулукту жакшы өткөрүп көпкө чыдамдуу болот. Ошондуктан, бул куймадан рубильник, ширетүү үчүн электроддор жасалат. Таза вольфрам зымы, лентасы электр лампаларында, радиоэлектроникада жана рентген техникасында пайдаланылат. Вольфрам зымы ысыкка өтө чыдамдуу жана чыналууну көтөрө алат. Мисалы, электр

лампаларында 2200–2500°С температурада электр тогун өткөрүп көп убакытка чейин чыдайт, ушул сапаттарына ылайык электр мештеринде колдонулат (3000°С). Вольфрам карбиди WC катуулугу жагынан алмазга жакын. Курамында WC башка дагы титан карбиди, тантал жана ниобий кошулган куймасынан атайын кесүүчү жана бургулоочу аппараттардын тетиктерин жасашат. Вольфрам бирикмелеринен: реактив, катализатор, боёк заттары, керамика, отко чыдамдуу жыгач кездемелерди чыгарууда колдонулат.

§ 5. VIII группанын *d*-элементтерине жалпы мұноздомө

VIII группанын кошумча подгруппасына 9 өтмө металл кирет. Темир триадасына темир, кобальт жана никель кирет. Калган металлдар палладий жана платинанын триадасын түзүштөт.

Темир триадасына кирген өтмө металлдардын атомунун электронунун түзүлүшү төмөндөгүчө:



Үч атомдун тең эң сырткы катмарында экиден электрондору бар, химиялык реакцияга киргенде эки электронун оной беришип, +2 окистенүү даражасына ээ болуп калышат. Химиялык бирикмелерди пайда кылууда экиден жогору электрондорун берүүгө туура келгенде толуп бүтпөгөн *d* деңгээлиниң чыгарып беришет. Ошентип, темир бирикмелеринде +2 жана +3 окистенүү даражасын көрсөтөт, ал эми никель +2, кобальт аралык абалды ээлейт. VIII группанын кошумча подгруппасына кирген металлдардын эң максималдуу окистенүү даражасы +8, рутений менен осмийдин бирикмелеринде RuO_4 , OsO_4 , ал эми калган металлдардың ар кандай болот. Мисалы, темир +6, иридий, ради +5, платина, палладий +4, кобальт, никель +3 окистенүү даражасын көрсөтө алышат. Бул 9 элементтин практический мааниси чоң, алардын ичинен темирге кененирээк токтолуп, карайбыз.

**Темир, жаратылышта кездешиши, физика-химиялык
касиеттери, бирикмелери жана алардын колдонулушу**

Темир жаратылышта эркин абалда аз санда кездешет, негизинен кычкылтектик бирикмелери «темир кендери» түрүндө болот. Алар га магниттүү темир, магнетит – Fe_3O_4 ($\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$) 72% га чейин Fe болот. Кызыл темир, гематит – Fe_2O_3 65% Fe. Күрөң темир, лимонит – $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 60% Fe. Шпат темири, сидерит – FeCO_3 35–40% Fe. Күкүрт колчеданы, пирит – FeS_2 46% Fe. Булардан башка да

ильменит – FeTiO_3 , магномагнетит – $\text{FeMg}[\text{Fe}_2\text{O}_4]$ ж. б. кендери кездешет,

Темир жарым силикат түрүндө да кездешет. Андрадит – $\text{Ca}_3\text{Fe}_2[\text{SiO}_4]_3$, гиперстен – $\text{FeMg}_2[\text{Si}_2\text{O}_6]$.


Темирдин физикалык касиеттери

Таза темир күмүш сыяктуу ак металл, балкып эрүү температурысы 1539°C . Темирдин төрт аллотропиялык модификациясы бар: $\alpha\text{-Fe}$ 768°C туруктуу, $\beta\text{-Fe}$ $768^{\circ}\text{C}-906^{\circ}\text{C}$, $\gamma\text{-Fe}$ $906^{\circ}\text{C}-1401^{\circ}\text{C}$ жана $\delta\text{-Fe}$ $1401^{\circ}\text{C}-1536^{\circ}\text{C}$ туруштук берет. α , β , γ – модификациясынын кристаллдык торчосу борборлоштурулган кубдук түзүлүшкө ээ. Темирдин төрт туруктуу изотобу бар. Атомдук массалары 54, 56, 57 жана 58 к.б. Радиоактивдүү изотоптору $^{55}_{26}\text{Fe}$ жана $^{59}_{26}\text{Fe}$ эсептелет. Таза темир жумшак, кургак абада окисленбейт, нымдуу абада окисленип убакыттын өтүшү менен темир гидроксидине өтөт, б. а. дат басат. Башка көп металлдардан айырмаланып темир магнитик касиетке ээ, 600°C жумшак болуп калат, андан ар кандай формадагы тетиктерди ж. б керектүү нерселерди жасоого болот, ал эми 1000°C де темир ичке зым болгончо чоюлат.


Темирдин химиялык касиеттери

Химиялык касиеттери боюнча темир, кобальт менен никелге окишош келет, бирок химиялык активдүүлүгү темирдики алардан жогору турат. Темирдин бирикмелеринде туруктуу Fe^{+2} , Fe^{+3} , андан сырткары Fe^{+4} , Fe^{+6} окисленүү даражаларына туура келген бирикмелири кездешет.





Темир нымдуу абада сыртынан дат менен капталат:




Ушул эле реакцияны $4\text{Fe}^0 + 3\text{O}_2^0 \rightarrow 2\text{Fe}_2^{+3}\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ темир даты деп түшүнсөнөр болот. Темирди 150°C де ысытуу менен темир окалинасына айланат:





Ысытсак башка металл эместер менен активдүү реакцияга кирет:



Темир суюлтулган туз жана күкүрт кислотасы менен женил реакцияга кирет, суутекти бөлүп чыгарат:



Концентрацияланган күкүрт жана азот кислоталары менен бөлмө температурасында темир эрибейт, ал ысытканда уулуу газдарды бөлүп чыгаруу менен жүрөт:



Металлдардын активдүүлүк катары боюнча темир өзүнөн кийинки тургай металлдарды бирикмелеринин курамынан сүрүп чыгара алат:




700°Сден жогору ысытылган темир суу буусу менен кайталанма реакцияга кирет.



Темир бирикмелери

Темирдин негизги бирикмелеринин окисленүү даражасын +2 жана +3 болгондору мүнөздөйт, темир (VI) бирикмелери аз санда феррат деген ат менен кездешет. Мисалы, калий ферраты K_2FeO_4 , барий ферраты BaFeO_4 , FeO темир (II) оксиidi кара түстөгү женил окисленүүчүү порошок. Темир (III) оксидин 500°Сде калыбына келтирүү менен алынат:



Темир (II) оксиidi негиздик оксид, сууда эрибейт, ал эми кислоталар менен женил аракеттенишет:



Темир (II) оксиidi азот кислотасы менен аракеттенишет, анда темир (III) туздары пайда болушу менен жүрөт, себеби азот кислотасы күчтүү окислендиргич.




Темир (II) туздары калыбына келтиргичтер болуп саналат. Темир (II) туздарына щелочтур эритмесинен куйсак агыш көгүлтүр түстөгү темир (II) гидрооксидинин чөкмөсү чөгөт, ал чөкмө тез эле каарыш, анан күрөң түске өтөт. Чөкмөнүн түсүнүн тез өзгөрүшү темир абада окистенип темир (III) гидрооксидине өткөндүгүн билдирет.





Темир (II) гидроксиidi кислоталарда эрип туздарды пайда кылат: темир (II) туздары сульфаттар, хлориддер, фториддер ж. б. сыяктуу орто туздар жана комплекстүү кристаллогидрат туздары бо-

лот. Мисалы, FeSO_4 , FeCl_2 , FeF_2 , $\text{FeF}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, ацидотуздары $\text{K}[\text{FeF}_3]$ $\text{K}_2[\text{FeF}_4]$, $\text{NH}_4[\text{FeF}_3] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{K}_3\text{Na}[\text{FeCl}_6]$, $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. Туздарынын ичинен эң маанилүүсү темир купоросу $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ жана темир дихлориди FeCl_2 . Темир купоросу минералдык боекторду өндүрүүдө, боёк иштетүүдө жана айыл чарба зыянкечтери менен күрөшүүдө химикат катары колдонулат. Темир (II) хлориди таза темирди суутек менен калыбына келтирип алуудагы баштапкы зат.




Темир (II) туздары ар түрдүү окистендиргич заттардын таасири менен женил эле темир (III) туздарына өтөт. Окистендиргичтер болуп азот кислотасы, калий перменганаты, хлор ж. б. Мисалы,




Жогоруда келтирилген мисалдардан кийин биз мындай жыйынтыкка келсек болот: демек, темир (II) бирикмесинин эритмелеринде дайыма темир (III) катиону жүрөт, ошондуктан биринен экинчисине өткөндүгү, ага байланыштуу түстөрү да өзгөрүп турат.


Fe_2O_3 темир (III) оксиidi. Табиятта кычкылтек менен болгон туруктуу бирикмеси, жаратылышта кызыл темир – гематит Fe_2O_3 деген кен абалында кездешет, темир (III) оксиidi темир суриги, охрасы, мумиясы деген ат менен боекторду өндүрүү үчүн колдонулат. Темир (III) оксиidi кызыл күрөн түстөгү катуу порошок түрүндөгү зат. Жогорку температурада темир окалинасына өтөт.




Темир (III) оксиidi начар амфотердик касиетке ээ болот. Эгерде щелочтор же щелочтуу металлдардын карбонаты таасир этсе, анда феррит деген бирикмени пайда кылуу менен аракеттенет:




Пайда болгон ферритке сууну таасир этсе толугу менен гидролизденет:




Темир (III) оксиidi кислоталар менен реакцияга кирип, темир (III) туздарын пайда кылат:



Темир (III) туздарына щелочторду таасир этүүдөн кызыл күрөн түстөгү темир (III) гидроксиidi альнат:




Темир (III) гидроксиди Fe(OH)_3 , темир (II) гидроксидине салыптырганда начар негиз, б.а. амфотердик касиетке ээ, сууда начар эрийт, суюлтулган кислотада, жылытылган күчтүү щелочтордо жакшы эрийт, химиялык реакцияга кирип туздарды пайдала кылат:




Темир (III) туздары FeCl_3 , $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, FePO_4 , кристаллогидраттары $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, аммиакаттары $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{NH}_3$ кенири белгилүү.

Темир (II) туздарынан темир (III) туздарын айырмалай турган мүнөздүү сапаттык реакцияны реагент – калий роданиди KSCN же аммоний роданиди NH_4SCN менен жүргүзүлөт. Бул реакцияда калий роданидинин эритмесинин курамындагы түссүз (SCN^-) терс иону менен, байланышып «кызылкандын» түсүндөй болгон начар диссоциациялануучу темир (III) роданидин пайдала кылат, ал эми эритмеде калган темир (II) роданиди түссүз абалда болот, бул реакция темир (III) туздарын аныктоочу сапаттык реакция болуп эсептелет:



Ал эми темир (II) туздарын аныктоо үчүн калий цианидинин эритмесине таасир эткенде темир (II) цианидинин ак чөкмөсү чөгөт:



Эгерде калий цианидинин эритмесинен ашыкча дагы күйсак, ак чөкмө эрип, комплекстүү бирикме гексацианоферрат (II) пайдала болот.



Гексацианоферрат (II), бара-бара кристаллдашат да ачык-сары түстөгү $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ кристаллогидратына өтөт, бул тузду «сарыкан тузу» деп атаса да болот.

Колдонулушу

Темир бирикмелеринин ичинен магниттүү темир $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{FeO})$, (II) жана (III) оксиддик аралашма магнитке тартылуучу электр тогун өткөргүч катары техникада аноддорду даярдоодо пайдаланылат. Аналитикалык химияда темир ачык таштары индикатор катары күмүш нитратын Al радониди менен титрлөө үчүн колдонулат, темир (III) нитраты $(\text{FeNO}_3)_3$ кездемелерди боёодо ачыткыч катары пайдаланылат. Пирит FeS_2 техникада темирди алууда жана күкүрт кислотасын өндүрүүдө колдонулат.

Никель жана платина

Никель жаратылышта Со сыйктуу, мышьяк жана күкүрттүн бирикмелери түрүндө кездешет. Купффер никель (NiAs), мышьяк никель жалтырагы. Платина жаратылышта алтын сыйктуу аз санда

кездешет. Платина металлдар менен бирикмелер түрүндө кездешет, электрондук формуласы:

Ni ⁺²⁶

.....3s²3p⁶3d⁸4s²

Pt ⁺²⁶


.....5s²5p⁶5d⁹6s¹

Физикалық касиеттери


Никель күмүштөй ак, катуу металл. Жакшы жылмаланат, магнитке оной тартылат, коррозияга абдан туруктуу. Азот кислотасында активдүү ээрийт. Никелдин химиялық жактан туруктуулугу, сыртынан жука оксиддик пленка менен капталгандыгында. Эгерде жогорку температура берилсе химиялық реакцияга кирүү жөндөмдүүлүгү жогорулат. Платина – ак, жалтырак металл, химиялық жактан абдан туруктуу, аба жана кислоталар менен жогорку температурада да реакцияга кирбейт. Падышпа арагында алтындан жай ээрийт.

Химиялық касиеттери

Никель бирикмелеринде Ni⁺² жана Ni⁺³ окистенүү даражасын көрсөтөт. +3 окистенүү даражасы туруксуз келет. Никель (II) оксиidi NiO жаратылышта «бунзенит» деген ат менен кездешет, кочкул жашыл түстөгү октаэдр формасындагы кристаллдык торчодогу түзүлүшкө ээ. Никель сырткы оксиддик катмардан тазаланганда хлор, күкүрт менен реакцияга кирет:




Татаал заттар менен кадимки шартта суюлтулган кислоталар болсо никель жай реакцияга кирет:



Никель бирикмелери

NiO – негиздик оксид, ага ылайыктуу Ni(OH)₂ никель (II) гидроксиidi. Никель (II) гидроксиidi анын (II) туздарына щелочторду таасир этүү менен алынат:



Никель (II) гидроксиidi Ni(OH)₂ негиз, жашыл түстөгү чокмо акырындап жашыл кристаллга айланат. Никель (II) туздары бар никелдин фториди, хлориди NiF₂, NiCl₂ ж. б., ошондой эле кристаллогидраттары белгилүү NiF₂ · nH₂O (n=4,3,2), K[NiF₃], K₂[NiF₄], кычкыл гидрофториддер (NiF₂ · 5HF · 6H₂O) ж. б.

Металлдардын куймалары жана алардын колдонулушу

Металлдардын химиясында силер жалпы касиеттери менен тааныштыңар, отмө металлдардын эң маанилүү бирикмелери алардын

касияттери менен таанышкандан кийин практикада кеңири колдонулган металлдардын куймалары жөнүндө таанышуу мүмкүнчүлүгүн аласынар. Куймалардын курамы эки же андан көп металлдардан турат, металлдарга тиешелүү касияттерге ээ болгон аралашма болот. Азыркы техникада металлдарды кара жана түстүү деп эки топко бөлөбүз. Кара металларга – темир жана анын куймалары (чион, болот жана феррокуйма, ошондой эле темирге кошулуучу негизги металлдар) марганец, хром кирет. Калган бардык металлдар «түстүү» деп аталышат.

Чион – курамында темир, көмүртек 1,7%, марганец, кремний, фосфор, күкүрт ж. б. болот. Чион морт болот. Машиналардын орчундуу тетиктерин жасоодо жана болотту өндүрүүдө колдонулат.

Болот – көмүртеги азайтылган темирдин куймасы, химиялык курамы ар түрдүү.

1. Көмүртектүү болоттор

- аз көмүртектүү болоттор, көмүртектин саны 0,3%;
- орточо көмүртектүү болоттор, 0,3тен – 0,65%;
- көмүртеги көп болоттор – 0,65% тен – 1,5%.

2. Легирленген болоттор – курамында хром, никель, марганец, титан, вольфрам, молибден, кремний, ванадий ж. б. түстүү металдар болот:

- аз легирленген болоттор 4% тен жогору эмес;
- орточо легирленген болоттор 4%–10% ке чейин;
- жогорку легирленген болоттор 10%–50% ке чейин металдар кездешет.

Жогоруда санап өткөндөрдөн болоттун курамына кирген металдарга жараша ар түрдүү сапаттуу касияттерди беришет: катуулук, коррозияга туруктуулук, жогорку температуралык, кислотага ж. б. сапаттары менен азыркы техникинын баардык тармактарында болот кеңири колдонулат.

Түстүү металлдардын негизги куймалары

Латунь – жездин цинк менен болгон куймасы (жез 60%–90% ке чейин) жезден бекем жана окисленүүгө көп дуушар болбайт. Латунга кремнийди, коргошунду, калайды, алюминийди, марганецти жана никелди кошкондо антикоррозиялык касиети жогорулайт. Латундан жасалган листтер, куюлган буюмдар, машина курууда, прибор жасоодо, целлюлоза – кагаз өнөржайларында атайын тор жасоодо колдонулат.

Коло – байыркы замандан бери колдонулуп келет. Мурда колону жез (80%–94%) менен калайдын (20–6%) куймасынан альшчу. Азыркы техникинын өсүшү менен калайы жок колону өндүрүүгө жетишти.

Алюминий колосу – курамында 5–11% алюминий болот. Бул коло антикоррозиялык жана механикалык жактан бекем касиетке ээ.

Коргошун колосу – курамында 25–30% коргошун болот. Негизинен жогорку басымда жана чоң ылдамдық менен иштөөчү подшипниктерди жасоо үчүн пайдаланылат.

Кремний колосу – курамында 4–5% кремний болот. Арзан болондуктан калай колосунун ордуна колдонулат.

Бериллий колосу – курамында 1,8–2,3% бериллий болот. Чыңалгандан кийин өзүнүн катуулугу, серпилгичтүүлүгү менен айырмаланат. Булардан пружиналар жана башка серпилме буюмдар жасалат.

Кадмий колосу – жез менен кадмийдин куймасы (1% чейин), троллейбустардын зымдарын, суу өтүүчү түтүктөрдү, газ өтүүчү түтүктөрдүн арматураларын өндүрүүгө, машина куруу иштерине колдонулат.

Силициддер – алюминий менен кремнийдин куймасы, кээде курамы татаалыраак болот. Бекемдиги жагынан болоттон кем калбайт, бирок андан женил болот. Көп тармакта колдонулат. Машина курууда көп тетиктер жасалат. Автомобиль өнөржайында мотор, поршень, ылдамдык кутулары ж.б. тетиктерди куюуда колдонулат.

Дюралюминий – бул куймада алюминийден башка жез, магний, кремний, марганец болот.

Cu – 3,8–4,8%, Mg – 0,4–0,8%, Mn – 0,4–0,8%, Al – 93–94%

Бабит – калай, коргошун, цинк же алюминийдин негизинде түзүлгөн. Алар антифракциялык куймалар, компрессорлор, электр кыймылдаткычтары, трактор, автомобиль, вагон, локомотивдердин подшипниктерин куюуда колдонулат.

Мельхиор – курамы 80% ке жакын жез жана 20% ке жакын никелден турат. Өтө катуу болот.

Нихром – 60% никель, 14–18% темир жана 18% хром; электр каршылыгы чоң, ошондуктан жылдыткыч приборлорду жасоодо колдонулат.

Катуу куймалар – катуу жана жешилүүгө чыдамдуу металл түрүндөгү материалдар. Алар касиетин $900\text{--}1000^{\circ}\text{C}$ ге чейин ысытканда да жоготушпайт. Негизинен вольфрам менен титандын карбидинен даярдалат. Вольфрам – кобальт катуу куймалары; 85 – 97% вольфрам карбидинен жана 13 – 15% кобальттан турат. Титан – вольфрам – кобальт катуу куймалары 34 – 85% вольфрам карбидинен, 6 – 60% титандын карбидинен жана 6 – 9% кобальттан түзүлгөн. Бургулоочу жана кесүүчү аппараттарды жасоодо колдонулат.

؟ Суроолор жана конүгүүлөр

1. Өтмө металлдардын атомунун түзүлүшүндө кандай өзгөчөлүктөр бар?
2. Негизги жана кошумча подгруппаларын металлдарынын атомдорунун түзүлүшүндөгү өзгөчөлүктөр кандай?
3. Металлдардын физикалык касиеттерин айтып бергиле.

4. Металлдардын химиялык касиеттери эмнеге негизделген? Тийиштүү реакцияларды, теңдемелерди жазып бергиле.

5. Коррозия деген эмне? Кайсы металлдар коррозияга учурашы мүмкүн? Андан сакталуу жолдорун билесиңерби?

6. Амфотердик касиетке ээ болгон кайсы металлдарды билесиңер, мисал келтиргиле.

7. Сууда эрибеген негиздик оксиддер, гидроксиддерди кантип алууга болот? Мисалдар жазыла.

8. Жез (II) гидроксидин, темир (III) гидроксидин ысытканда эмне пайда болот?

9. Кошумча подгруппанын металлдары кайсы кислоталар менен кандай реакцияга кирет? Тиешелүү химиялык реакциялардын теңдемелерин түзгүлө.

10. Азыркы мезгилдин техникасы үчүн кайсы металлдар абдан маанилүү дейбиз?

11. Бирикмелеринде хром кандай окистенүү даражаларына ээ? Мисал келтиргиле.

12. Темир триадасына кайсы металлдар кирет? Жалпы окшоштугунун айырмачылығы.

13. Металлдардын колдонулушунун турмуштагы жана өндүрүштөгү ордун мисалдар менен түшүндүргүлө.




14. Чоюндуң болоттон айырмасы эмнеде? Кайсынысы кандай сапаттарга ээ?

15. Легирленген болоттун кандай жакшы сапаттары жана кемчиликтери бар? Аны дагы жакшыртуу үчүн эмне кылат?

16. Куймалардын кандай түрлөрү белгилүү, кайда колдонулат?

17. Темир (II) туздарынан кайсы сапаттык реакцияны жүргүзүү менен аныктастырыз? Тиешелүү химиялык реакциялардын теңдемелерин түзгүлө.

18. Төмөнкү айланууларды ишке ашырууда тиешелүү реакциялардын теңдемелерин түзгүлө.




19. Барийди алиминотермикалык ыкма менен барийдин оксидинен алышат. Массанын үлүшү 91,8% болгон 600 г барий оксиidi менен массалык үлүшү 98,55% болгон 100 г алюминий аракеттенишкенде канча грамм барий алынат?

КОМПЛЕКСТИК БИРИКМЕЛЕР

§ 1. Комплекстик бирикмелер жана алардын номенклатурасы

Силер өтмө metallдар менен таанышканда алардын көпчүлүгү татаал биригүүлөрдү пайда кылуу жөндөмдүүлүктөрүнө ээ экендигин билдинер. Мындай касиетке ээ болгон metallдардын айрымдары төмөнкүлөр: жез, хром, кобальт, сымап жана асыл metallдар. Ар түрдүү өтмө metallдардын атомдору менен молекулалык бөлүкчөлөрдүн ортосунда начар жана күчтүү аракеттешүүлөр болуп, натыйжада татаал түзүлүштөгү комплекстер пайда болот.

XX кылымдын аягында курамын жана түзүлүшүн валенттүүлүк теориясы түшүндүрө албаган көптөгөн химиялык комплекстик бирикмелер табылган. Орус окумуштуусу А. Чугаев биринчилдерден болуп комплекстүү бирикмелерге аныктама берүүгө аракет жасаган. Анын пикири боюнча: «*Өз алдынча жашоого жөндөмдүү болгон жөнөкөй айкалышып биригүүлөрдөн пайда болгон продуктуну комплекстүү бирикме*» деп эсептеген. Мисалы, кобальт (III) хлориди жана аммиак, темир (III) цианиди менен калий цианиди өзара айкалышып биригүүлөрдүн негизинде курамдары төмөнкүдөй болгон комплекстерди пайда кылышкан:




Бул бирикменин курамына кирген айрым туздар өздөрүнө мүнөздүү жеке касиеттерин көрсөтө алган эмес, б. а. аналитикалык реагенттердин жардамы менен Co^{+3} катионун жана аммиакты, Fe^{+3} катионун жана цианид аниондорун өздөрүнө мүнөздүү реакциялардын жардамы менен аныктай алышпаган. Демек, бул бирикмелерди пайда кылган өтмө metallдардын катиондору Co^{+3} , Fe^{+3} менен байланышкан аниондор жана молекулалар өзара биригишип татаал комплекстик иондорду пайда кылгандары менен түшүндүрүлөт.


1893-жылы швейцариялык химик А. Вернер комплекстик бирикмелердин түзүлүшүн жана касиеттерин түшүндүрүүчү координациялык теорияны сунуштаган. Координациялык теориянын негизги абалдарынын бири кез келген комплекстүү бирикмелердин курамындагы он заряддуу катион же электр жактан нейтралдуу атом борбордук бөлүктүү ээлейт. Анын тегерегинде координацияланган (багытталган) белгилүү сандагы борбордук иондун зарядына ка-

рама-каршы зарядга ээ болгон аниондор же электр жактан нейтралдуу молекулалар курчап алат. Аларды лигандалар деп аташат. Борбордук ион же атом лигандалар менен биригип комплекстүү бирикмелердин ички сферасын түзүштөт. Ал эми комплекстүү иондун зарядына карама-каршы зарядга ээ болгон ион же электр жактан нейтралдуу бөлүкчө сферанын сыртында жайгашат. Сферанын сыртындагы иондор жана электр жактан нейтралдуу молекулалардын саны комплекстүү иондун заряддарынын санына, жаратылышина байланыштуу болот.

Ушул айтылгандарды төмөнкүдөй мисалдар менен далилдеп көрсөтөлү:




Жогоркудай курамдагы айрым комплекстүү бирикмелердин структуралык формуласын, ички сфераны чарчы кашаа, тышкы сферадагы иондорду жөнөкөй көрсөтүп жазалы.




Бул структуралык формулада борбордук комплексти пайда кылуучу атомдорду кандай аниондор жана электр жактан нейтралдуу молекулалар курчап алганы даана көрүнүп турат. Комплексти пайда кылуучу атомдорду же иондорду көпчүлүк учурда комплексти пайда кылуучу борбордук атом катары карашат. Демек, комплексти пайда кылуучу борбордук атомдун валенттүлүгү заряддуу иондорунун саны менен көрсөтүлөт. А. Вернердин координациялык теориясы комплекстик бирикмелердин жаратылышин, структуралык түзүлүшүн жана касиеттерин окуп-үйрөнүүдө негизги орунду ээлейт. Убакыттын өтүшү менен борбордук атом менен лигандалардын ортосундагы аракет күчтөрү, байланыш өзгөчөлүктөрү тактальп турат.

Комплекстик бирикмелерди көпчүлүк учурда координациялык бирикмелер деп да аташат. Борбордук атомдун тегерегинде аны курчап жүргөн лигандалар координациялык сан деп аталаат. Ал координациялык сан борбордук иондун же атомдун валенттүлүктөрүнө жараша болот. А. Вернер көптөгөн комплекстүү бирикмелерди анализдөө менен төмөнкүдөй жыйынтыкка келген: борбордук иондун заряды, тактап айтканда, борбордук атомдун окисленүү даражасы координа-

циялык санга таасир этүүчү негизги факторлордон болот деген. Төмөнкү комплекстүү бирикмелердин эритмелеринде кездешүүчү борбордук иондун заряддары менен координациялык сандар берилген.




Мисалы, Pt^{+2} координациялык саны 4.




Кош туздар жана комплекстик бирикмелер

Щелочтуу жер металлдардын туздары менен айрым өтмө металлдардын туздарынын эритмесин кристаллдаштырганда эритменден татаал курамдагы кош туздардын – квасцтардын кристаллдары бөлүнүп чыгат. Мисалы, магний сульфаты $MgSO_4$ менен хром (III) сульфатынын аралашмаларын сууга эритип кристаллдаштырганда татаал курамдагы кристаллдык зат бөлүнүп чыгат: $MgSO_4 \cdot Cr_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$. Пайда болгон кристаллдык затты сууда эритсек, ал толук курамдык бөлүкчөлөрүнө ажырап кетет:




Бул эритмеде кармалып жүргөн иондорду аналитикалык реагенттердин жардамы менен аныктап алсак болот. Суудагы эритмелеринде же балкыган эритиндисинде ар башка металлдардын катиондорун жана кислота калдыктарын пайда кылган электролиттерди кош туздар деп айтабыз. Мисалы, $KAl(SO_4)_2$, K_2NaPO_4 ж. б. Кош туздар комплекстик бирикмелерден айырмаланып суудагы эритмелеринде жөнөкөй иондорго ажырашат.

Ал эми комплекстик бирикмелердин курамында дагы эки башка металлдар кармалып жүрөт. Алар да кош туздар сыйяктуу иондорго ажырашат. Бирок кош туздардан айырмаланып комплекстик туздар татаал анион жана катиондорду, б. а. комплекстик иондорду пайда кыльшат. Мисалы,



комплекстик туздарынын диссоциациясы төмөнкүдөй болот:



Эгерде борбордук ион электр жактан нейтралдуу молекула менен байланышканда, пайда болгон татаал комплекстүү иондун заря-







ды комплексти пайда кылган борбордук иондун зарядына, ал эми аниондор менен байланышканда ашыкча кармалып жүргөн аниондун санына барабар зарядга ээ болот. Кош жана комплекстүү бирикмелер экөө төн электролит боло алышат.

Комплекстик бирикмелердин номенклатурасы



Комплекстик бирикмелерди атоодо кенири колдонулган номенклатура – эларалық, колдонмо жана теориялық химиктер союзунун органикалық эмес заттардын номенклатуралық комитети сунуш кылган атальштар колдонулат. Анын кыскача жазылышы (ПУРАК).

Комплекстик бирикмелерди атоодо, эларалық, системалық номенклатураны пайдаланып, биринчи ички сферадагы лигандалардын курамы, андан кийин борбордук иондун окистенүү даражасы рим цифрасы менен көрсөтүлүп, акырында сферанын сыртындагы иондор же нейтралдуу молекулалар аталат. Комплекстүү ион бир сөз менен аталат. Эгерде лиганданын курамында аниондор болсо, алардын латынча атальшына «-» дефис коюлуп атайды. Мисалы, Br^- -бром-, Cl^- -хлор-, CN^- -циан-, SO_4^{2-} -сульфат-, SO_3^{2-} -сульфит- жана башка. Андан кийин нейтралдуу молекулалар аммиак жана суу аталат. Аммиакты атоодо «амин», сууну атоодо «аква» терминдери пайдаланылат.

Лигандалардын сандары грек сандары менен көрсөтүлүп (ди, три, тетра, пента, гекса, гепта ж. б.) жазылышып, аталат. Мисалы,




Эгерде комплекстүү ион анион болсо, анда анын атальшына атмүчөсү кошулат.



§ 2. Комплекстик бирикмелердин классификациясы


Комплекстик бирикмелер курамына жана түзүлүшүнө, касиеттери-не байланыштуу төмөнкүдөй класстарга бөлүнөт: аммиакаттар, аква-комплекстер, ацидокомплекстер, туюк чынжырлуу же хелаттар. Булардын ар бирине кыскача мүнөздөмө берели.

Аммиакаттар – комплекстик бирикменин лигандалары аммиак молекулаларынан турат. Мындай бирикмелер аммиакаттар деп аталат. Мисалы,




Булардан башка курамында азотту кармап жүргөн аминдер лиганданын ролун аткарған комплекстүү бирикмелер да белгилүү. Мында лиганданы метиламин – CH_3NH_2 , $\text{C}_2\text{H}_5-\text{NH}_2$ – этиламин жана $\text{NH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{NH}_2$ – этилендиамин түзөт, мындай бирикмелер **амминаттар** деп аталат.

Аквакомплекстер – мындай комплекстүү бирикмелердин лигандаларын суунун молекуласы түзөт же лиганданын курамына башка атомдордун топтору (аниондор, электр жактан нейтралдуу молекулалар) менен бирге болот. Кристаллдашкан суу ички чөйрөнүн курамына кирбейт. Мисалы,




Чөйрөнүн сыртында жайгашкан кристаллдашкан суу, ысытканда женил ажырап кетет.


Ацидокомплекстер. Ацидокомплекстүү бирикмелердин лигандалары аниондор болушат. Буларга кош туздар тибиндеги комплекстер кирет. Мисалы,




Бул бирикмелерди кош туздар тибинде жазсак болот, мисалы,



Ацидокомплекстерге комплекстүү кислоталар, гидроксокомплекстер да кирет. Алардын мисалдары,





Аралык комплекстер. Аралык комплекстердин лигандалары нейтралдуу молекулалардан, аниондордон турушат. Аммиакаттар менен ацидокомплекстердин аралыгын ээлеген өтмө комплекстердин катарына төмөнкү бирикмелер кирет. Мисалы,



Түюк чынжырлуу комплекстер же хелаттар

Бул бирикмелерде комплексти пайда кылуучу борбордук атом чынжырдын курамына кирип, лигандалар менен коваленттүү, донор-акцептордук жана атомдордогу жупсуз электрондор аркылуу байланыш түзөт. Мындай типтеги комплекстер аминокарбон кислоталарына мунөздүү. Анын жөнөкөй өкүлү аминоуксус кислотасы $\text{NH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$ глицин болуп саналат. Аминоуксус кислотасы төмөнкү катиондор менен (Cu^{+2} , Pt^{+2} , Rh^{+3}) хелаттарды пайда кылышат. Аны төмөнкүдөй жазып көрсөтөлү:





Хелаттар, татаал комплекстер жалпысынан комплексондор деп аталат, аларды жогорку аминокарбон кислоталары да пайда кылышат.

§ 3. Комплекстик бирикмелердин изомериясы


Молекулалары бирдей сандық, сапаттық курамга ээ болуп, түзүлүшү жана касиеттери боюнча айырмаланган заттар изомерлер деп аталарын билесинер. Заттардың химиялық түзүлүшүн изилдөөдө изомерия кубулушуна негизги орун таандық. Эксперименттен алынған маалыматтар комплекстик бирикмелердин изомерлери бар экенин далилдеди. Бул бирикмелерде изомериянын бир канча түрлөрү бар. Алардың айрымдарына токтололу. Геометриялық, гидраттық, мейкиндиктиң, цис- жана транс- изомерлери ж. б. бар.

Геометриялық изомерия. Координациялық бирикмелердин курамындагы лигандалар борбордук атомдун тегерегинде симметриялуу жайланышса, анын координациялық сандары жуп – 2, 4, 6 сандар түрүндө болот. Анда аларга төмөнкүдөй геометриялық конфигурациялар туура келет.

Координациялык саны 6 болгон комплекстүү бирикмө октаэдр тибинде эки изомердик комплекстер түрүндө жашайт. Алардын курамын шарттуу түрдө туюнтысак, түзүлүштөрү төмөнкүдөй болот.




Цис – катарлаш жана транс – карама-каршы жайгашат дегенди билдирет. Жогорку комплекстик бирикмеде X лиганданын жайгашының карата эки башка изомерлер пайда болду. Комплекстердин геометриялық түзүлүшү атальштарына да таасир этет. Мисалы,



Заттардын атальштарынын алдына изомерлердин типтери жазылды.


Гидраттык изомерия

Эксперимент менен анализдегенде хром (III) хлоридинин кристаллогидраты $\text{CrCl}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ төмөнкүдөй түзүлүштө боло турганы аныкталды. Суунун молекуласынын комплекстин курамында жайгашшы боюнча ар түрдүү. Аны төмөнкүдөй туюнтуп көрсөтсөк болот:




Мында суунун молекуласының ар түрдүү орун альшына жараша комплекстик бирикменин өнүнүн жана башка касиеттеринин өзгөрүшү байкалат. Бул мисалдарда суунун молекуласы лиганда түрүндө ички чөйрөдө жана кристаллдашкан суу түрүндө сырткы чөйрөдө жайга-

шынты. Суунун молекуласы кандай орун алса да комплекстин курамдык бөлүгү болгондуктан мындай бирикмелерди гидраттык изомерия дейбиз. Эксперимент менен далилденгенде кристаллогидрат аквакомплекске жана кристаллогидраттык комплексе өтүп турат:




Көпчүлүк комплекстүү бирикмелер сууда эрип, комплекстүү иондорго ажырайт. Мисалы,




Бул учурда комплекстүү катиондорду пайда кылды. Ал эми $\text{K}[\text{Ag}(\text{CN})_2]$ ажыраганда комплекстүү анионду пайда кылат:



Шарттын өзгөрүшү менен комплекстүү иондор жөнөкөй иондорго чейин ажырашы ыктымал.




Комплекстин курамына кирген иондор өздөрүнө мүнөздүү реактивдердин жардамы менен таанылат. Ошондуктан көпчүлүк комплекстүү бирикмелер аналитикалык химияда колдонулат. Аналитикалык химияда «Чугаевдин реакциясы» деген ат менен никелдин Ni^{+2} -катиону эритмеден сандык жактан органикалык реагент-диметилглиоксима менен аныкталат:



Ушул зат менен Ni^{+2} – катиону ачык түстөгү никель комплексин пайда кылат.


Ички сферанын курамына жараша комплекстүү бирикмелер катион, анион типтеги бирикмелер жана электролит эмес типтеги комплекстүү бирикмелер болушат.

Сууда эриген комплекстүү бирикмелер күчтүү электролиттер сыйктуу толук бойдан катион жана аниондорду пайда кылыш ажырашат.



Мындай диссоциация биринчи катардагы диссоциация болот. Пайда болгон комплекстүү катион жана анион белгилүү бүтүндүктө болушат. Ал эми сырткы сферадагы хлорид Cl^- жана K^+ катиону калий хлоридинин диссоциациясына окшош иондорду пайда кылды.

Диссоциациянын экинчи катары лиганданы борбордук комплекси пайда кылуучудан ажыратуу эки баскычта жүрөт.



$[\text{PtCl}_4]^{2-}$ – комплекстүү ион начар электролит

Комплекстүү иондор катуу заттарда жана эритмелерде кездешет. Бул комплекстүү иондордун айрымдары биологиялык процесстер үчүн өтө маанилүү. Комплекстик иондор өсүмдүктөрдүн өсүшүндө, жаныбарлардын жашоо-тиричилигинде, белгилүү физиологиялык процесстерде негизги ролду ойнойт. Мисалы, гемоглобиндин курамына кирген кызыл пигмент – гемин жана өсүмдүктөргө жашыл өндү берген хлорофилл дагы комплекстик бирикменин курамдык бөлүктөрү болуп эсептелет. Гемоглобин темирдин катионун карман жүргөн комплекстүү бирикме, ал эми хлорофилл магнийдин комплекстик бирикмеси болуп эсептелет. Магний өтмө элемент болбосо да ал пайда кылган хлорофилл өзүнүн айрым касиеттери боюнча гемоглобинге жакын. Демек, комплекстик бирикмелерди өтмө элементтерден башкалар да пайда кыла алат. Өсүмдүктөрдөн бөлүп алган хлорофиллди анализдегенде бири-бирине окшош *A* жана *B* хлорофиллден турат. Алар структурасы боюнча айырмаланышат. Өтө майдаланган катуу заттарга ар түрдүү даражада адсорбцияланышат, ушундай ыкма менен *A* хлорофиллди *B* хлорофиллден ажыратып алса болот.

؟ Суроолор жана қонүгүүлөр

1. Комплекстүү бирикмени кандай түшүнөсүңөр?
2. Комплекстүү бирикмелерден мисал келтирип формуласын жазыла.
3. Комплекстүү бирикменин курамы кандай? Кандай бөлүктөн турат?
4. Комплекстүү бирикменин курамын көрсөтүүчү структуралык формуласын жазыла. Курамдык бөлүктөрүн атагыла.
5. Комплекстүү бирикмелердин номенклатурасы кандай?
6. Комплекстүү бирикмелердин кандай типтерин билесиңер?
7. Аммиакаттар жана аквакомплекстерге мисал келтирип, атагыла.
8. Ацидокомплекстер деп кандай заттарды түшүнөсүңөр?
9. Кош туздардан комплекстүү бирикмелердин айырмасы эмнеде?
10. Комплекстүү бирикмелер кандайча диссоциацияланат?
11. Комплекстүү катион жана анионго мисал келтиргиле.
12. Комплекстүү бирикмелердин кандай изомерлерин билесиңер?

13. Комплекстүү бирикмө деп эмнени айтабыз?
14. Комплекстүү бирикмелердин мааниси кандай?
15. Гемин жана хлорофилл түшүнүктөрү эмнени көрсөтөт?
16. Үй өсүмдүктөрүнүн бир жалбырагын алып, аны майдалап азыраак өлчөмдөгү спиртке эриткиле. Эмнени байкадыңар? Спиртте эрип жүргөн хлорофиллдин курамы кандай?
17. Бардык комплекстүү бирикмелердин эригичтigi жөнүндө кандай оюңар бар?

ДИСПЕРСТИК СИСТЕМАЛАР ЖАНА КОЛЛОИДДИК ЭРИТМЕЛЕР

§ 1. Дисперстик системалар жөнүндө түшүнүк жана алардын классификациясы

Бир заттын чөйрөсүндө башка заттардын майда бөлүкчөлөрү тегиз таралып жүргөн эки же андан көп компоненттерден турган гетерогендүү системаны дисперстик деп атайдыз.

Чөйрөгө тегиз таралып жүргөн майда бөлүкчөлөр дисперстик фаза, ал эми ошол бөлүкчөлөрдү камтыган эриткич дисперсиялык чөйрө деп аталат.

Мисалы, чандуу аба менен ылай сууну алсак: топурактын майда бөлүкчөлөр дисперстик фаза, ал эми аба менен суу дисперсиялык чөйрө болуп эсептелет.

Катуу заттын бөлүкчөлөрү суюктук чөйрөсүндө таралып жүргөн системалар (к/с) суспензиялар деп аталат. Концентрациялуу суспензияларды пасталар дешет. Мисалы, тип жуучу пасталар, бетмайлар ж. б.

Жер кыртышынын жана чөкмө минералдардын пайда болушунда, эл чарбасында суспензиялардын мааниси чоң. Мисалы: курулуш материалдары (цемент, ылай, актиш ж. б.), боёк, лак, адсорбенттер, жаратты майлоочу майлар, фунгидцидер, инсектицидер, пасталар ж. б. суспензия түрүндө колдонулат.

Бири биринде эрибеген, эки суюктуктун бири экинчисинде майда тамчылар түрүндө таралып жүргөн дисперстик система (с/с) эмульсия деп аталат. Мисалы, керосин, бензол, майдын суу менен аралашмасы же кадимки сүт. Эмульсиянын туруктуулугун көбөйтүү үчүн ага эмульгатор деп аталган затты кошушат. Эмульгаторлордун сырткы бети активдүү заттар.

Чөйрөсү газ, ал эми дисперстик фазасы суюк, катуу болгон дисперстик системалар (туман, булут, тутун, чаңдуу аба ж. б.) аэрозолдор деп аталат. Аэрозолдор айыл чарбасында зыянкечтерди жок кылууда кенири колдонулат.

Аэрозолдорго чаң, түтүн (дисперстик фазасы катуу заттар) жана туман (дисперстик фазасы суюктук) кирет. Мисалы: чаң – өтө майда топурактын, чопонун бөлүкчөлөрүнөн; түтүн – күйбөгөн көмүрдүн

күкүмдөрүнөн, күлдөн, ыштан; туман абадагы суунун өтө майда тамчыларынан тургандығы белгилүү. Аэрозолдор, эреже катарында полидисперстүү системалар болгондуктан, алар көпчүлүк касиеттери боюнча колloidдик эритмелерге оқшош болушат.

Дисперстик фазасы газ, ал эми дисперсиялық чөйрөсү суюктуктан турган система **көбүк** деп аталат. Ар бир көбүк бири бириңен өтө жука кабықчалар менен бөлүнүп турат. Ал кабықчалар тез жукарыш көбүктөр жарылат да, бири бирине биригип, өтө майда тамчыларды пайда кылат. Бұл процесс коалесценция деп аталат. Кәэ бир заттар (мисалы, сууда эриген белоктор) көбүктүн суюк кабықчаларында (кабықчанын ички бети газ менен тийишкен жеринде) колloidдик системаны пайда кылат да, көбүктөрдүн туруктуулугун жогорулатат.

Колloidдик дисперстүү системалар. Дисперстик фазаны түзгөн бөлүкчөлөрдүн өлчөмү боюнча ири дисперстүү системалар менен чыныгы эритмелердин ортосунан орун алышат. Дисперстик фазаны түзгөн бөлүкчөлөрдүн өлчөмү $10^{-5} - 10^{-6}$ смге чейин өзгөрөт. Мындай бөлүкчөлөр кагаз чыпкалардан өтүп кеткени менен жарым өткөргүч жаргакчалардан өтпейт. Жөнөкөй көз менен караганда тунук өндөнөт, бирок ультрамикроскоп аркылуу эриткичте тегиз таралыш жүргөн бөлүкчөлөр көрүнөт.

§ 2. Колloid эритмелеринин өзгөчөлүктөрү жана алыныш шарттары

Колloidдик эритмелер илгертен эле белгилүү. Алсак, алтындын колloidдик эритмеси – рубин айнеги алхимиктер тарабынан алынган, ал эми желим, килкилдек әчак эле белгилүү болгон.

Кийин заттарды колloid жана кристалloid деп эки топко бөлүү шарттуу экендигин тажрыйба жүзүндө далилдеген. Ал көпчүлүк заттардын шартын, чөйрөсүн ж. б. өзгөртүү менен колloid түрүндө да, кристалloid түрүндө да алуу мүмкүнчүлүгүн көрсөткөн. Мисалы, на трий хлориди сууда чыныгы эритме, ал эми бензолдо колloidдик эритме пайда кылат; белок белгилүү бир шарттарда кристаллдык абалда алынат; самын сууда колloidди, ал эми спиртте чыныгы эритмени пайда кылат.

Колloidдер жаратыльшта өтө кенири таркалган заттардын бири, анын практикалық жана илимий мааниси жогору. Мисалы, жаратыльштагы баалуу таштар, жер астындағы минералдар, тамак-аш продуктулары, сырт кийим, бут кийимдер, тұтұн, булут, жаратыльштагы киргилт суулар, жер кыртышы, топурак ж. б. бардыгы колloidдик системага таандық. Ал эми көпчүлүк биологиялық суюктуктар – кан, плазма, лимфа, жұлұн, белок, крахмал, шилекей ж.б. колloidдик эритмелердин мисалдары болушат.

Өнөржай өндүрүшүндө да коллоиддердин мааниси чоң. Алсак, нефтини өндүрүү, аны кайрадан иштетүүдө, металлургия, тоокен өнөржайларында, курулуш материалдарын, пластмассаларды, синтетикалық булаларды, каучук, резиналарды өндүрүүдө, кездеме, боёк, лак, тамак-аш, самын кайнатуу өнөржайларында коллоиддик эритмелер кенири колдонулат. Флотациянын жардамы менен кендерди байытуу, металлдарды механикалық, термикалық иштетүү, сүрөт иштеринде коллоиддик системалардын түздөн-түз тиешеси бар. Алсак парфюмериялық, фармацевттик өнөржайларда көпчүлүк турмуш-тиричиликке керектүү заттар, паста, крем, майлоочу майлар жана супензия, эмульсия түрүндө чыгарылат. Заттын коллоиддик абалын тереңирээк билсек, анда биз тоотектеринин, ар түрдүү кендердин жана минералдардын пайда болушун оной эле түшүнүп алабыз.

Жер кыртышын иштетүүдө, анын ичинен иондордун орун алмашуу реакцияларын, кыртышка сицирилген комплекстердин (ППК) түзүлүшүн, касиетин, гумус заттарынын химиясын окуп-үйрөнүүдө коллоиддик химиянын мааниси баалуу.

Өсүмдүктөрдү курт-кумурскалардан, отоо чөптөрдөн химиялық ыкма менен арылтууда коллоиддик химиянын ролу өтө жогору. Бул иштерге колдонулуучу уулду химикаттар, супензия, эмульсия, туман, тұтұн, аэрозолдор түрүндө колдонулат.

Эми коллоиддик химиянын негизги түшүнүктөрүнө токтолуп кетели. Эгерде дисперстик чөйрө суюктук болсо андай коллоиддик эритмелер – **золдор** деп аталат. Мисалы суудагы коллоиддик эритмелер – гидрозоль, спирттеги – алкозоль, бензолдогу –бензозоль, эфирдеги – этерезоль деп айтылат.

Шартка жаraphа коллоиддик эритмелер өздөрүнүн суюк абалын жоготот да, коюулана баштайт. Мындаи коюулана баштаган коллоиддик эритмелердин түрүн **гелдер** деп коёбуз. Алар золдор сыйяктуу гидрогель, алкогель, этерогель ж. б. деп аталат.

Коллоиддик эритмелер дисперстик фаза менен дисперсиялық чөйрөнүн өзара биригишине, аракеттенишине жаraphа **лиофилдүү** (эритем, сүйөм) жана **лиофобдуу** (эрите албайм, корком, сүйбөйм) болуп болунушет. Эгерде дисперсиялық чөйрөсү суу болсо, анда гидрофилдүү жана гидрофобдуу болуп аталат.

Лиофилдүү-коллоиддик эритмелерге белоктор, полисахариддер, каучук, полиамид жана жогорку молекулалуу заттардын эритмелери кирет.

Лиофобдуу коллоиддик эритмелерге – металлдардын гидрозолдору, сульфиддеринин эритмелери мисал боло алат.

Термодинамиканын принциптерине ылайык дисперстик системалар өз алдынча алынбайт. Ал үчүн белгилүү өлчөмдө энергия жум-

шап, кандайдыр бир жумуш аткарылыши зарыл. Мындан тышкary дисперстик системаларды же жалпы эле коллоиддерди алууда төмөнкү негизги шарттар аткарылыши керек.

Коллоиддерди алуунун шарттары

1. Дисперстик фаза дисперсиялық чөйрөдө эрибеши керек (мисалы май жана суу).

2. Коллоиддик системаны альш үчүн дисперстик фазанын диаметрин $\alpha = 10^{-5} - 10^{-7}$ смге жеткириш керек. Ал үчүн заттын бөлүкчөлөрүн майдалоо же атом иондорду чон агрегатка бириктirүү керек. Ошондуктан коллоиддерди алуунун эки ыкмасы бар. Бириңчиси дисперсиялық – заттын бөлүкчөлөрүн майдалоо. Экинчиси конденсациялық – майда бөлүкчөлөрдү ири агрегатка чейин чоңойтуу.

3. Коллоиддик система туруктуу болуш үчүн стабилизаторлордун – электролиттердин болушу зарыл. Себеби электролиттердин сырткы бетинде иондук-гидраттык катмар пайда болот. Мисалы, майды суу менен тазалоодо самын пайдаланылат.

Жогорку үч шарт туура болгондо, коллоиддик бөлүкчөлөр электр зарядына жана гидраттык катмарга ээ болушат дагы, система негизинен туруктуу абалга келет.

Дисперсиялық метод негизинен ири бөлүкчөлөрдү майдалоого негизделген. Ал үчүн ар түрдүү майдалагычтар – тегирмен сыйактуу, механикалық майдалоо ж. б. ыкмалары колдонулат.

Пептизация дисперсиялық методдо мисал боло алат. Пептизация деп жаңыдан бузулуудан пайда болгон гелди пептизатор-дисперстик чөйрөнүн жардамы менен майдалоо ыкмасын түшүнөбүз. Мисалы, топурактын суудагы эритмеси, ылай катуу боло баштаганда суу кошуп, аралаштырып, сусpenзияны кайрадан алуу.

Конденсациялық метод боюнча молекулаларды агрегаттарга бириктiriп, тиешелүү дисперстик фазанын өлчөмүнө чейин чоңойтуу керек. Ал үчүн ар түрдүү химиялық реакциялар: чөкмөгө түшүү, окисленүү-калыбына келүү, комплекси пайда кылуу ж. б. пайдаланылат. Негизинен конденсациялық ыкмада молекулалар биригип, чон агрегаттарды алууда тиешелүү шарттар туура келгени дурус.

1. Физикалық конденсацияда температура төмөндөшү керек. Мисалы: туман, булут ж. б. пайда болушу.

2. Дисперсиялық чөйрөнү башка эриткич менен алмаштыруу. Мисалы: конифоль, күкүрттүн суудагы золдору.

3. Химиялық конденсацияда чөкмөгө түшүүчү же начар эриген заттардын пайда болушуна алып келген бардык реакциялар колдонулат.

Жалпысынан коллоиддердин физика-химиялық ж. б. касиеттери мицелланын түзүлүшү менен байланыштуу. Мицелла коллоиддин эң кичине электр жактан нейтралдуу бөлүкчөсү.

Агрегат-мицелла пайда болушу үчүн төмөнкү жөнөкөй эрежелер сакталат:

1. Реакциянын натыйжасында начар эриген зат, комплекс же чөкмө пайда болушу керек.


2. Ал чөкмө же комплекс мицелланын ядросун түзөт. Ядронун тегерегине электр талаасынын таасириинен стабилизатордун текстеш иондору адсорбцияланып, потенциал аныктоочу катмарды пайда кылат.

3. Ядрого потенциал аныктоочу иондор менен кошо бир нече карама-каршы иондор адсорбцияланып, заряддуу бөлүкчө – грануланнын пайда болушуна алып келет.

4. Грануланын эң сырткы – диффузиялык катмарына, ички сферага батпай калган, карама-каршы иондор жайгашып, электр жактан нейтралдуу бөлүкчө мицелланы пайда кылышат. Натыйжада алгачкы чөкмө эрип, коллоиддик эритме – дисперстик система алынат.

§ 3. Коллоиддердин касиеттери

Коллоиддик бөлүкчөлөр он жана терс заряддуу болгондуктан электролиттер эритмеси сыйктуу эле электр тогун өткөрүштөт. Эреже катары металлдар, алардын сульфиддери менен галогениддери-нен пайда болгон коллоиддик бөлүкчөлөр терс, ал эми металлдар гидроксиддеринин грануласы он заряддуу болушат. Бөлүкчөлөрдүн зарядын төмөнкү тажрыйба далилдейт. Золго электр тогун жиберсек зарядынын белгисине жараша коллоиддик бөлүкчө эки электроддун бириң көздөй жылат (11.1-сүрөт).



11.1-сүрөт. Электрофорез кубулушу.


- Заряддуу бөлүкчөлөрдүн электр талаасында миграциясы же зарядына жараша тиешелүү электродго багытталып жылыши электрофорез деп аталат.

Кээ бир учурларда башка электролитти кошуу менен коллоиддик бөлүкчөлөрдүн зарядын өзгөртүүгө болот. Мисалы, коллоиддик бөлүкчөлөрү терс заряддуу болгон алтын золунун үстүнө, алюминий тузунун эритмесин куйса, алтындын коллоиддик бөлүкчөлөрү он заряддуу болуп калат да, электр талаасында багытын өзгөртүп, терс электродго тартылат. Эгерде алюминий тузунун эритмеси аз куюлса, алтындын коллоиддик бөлүкчөлөрү зарядын жоготуп, чөкмөгө түшөт, ал эми көп куюлса, чөкпөй зарядын гана өзгөртөт. Электрофорез кубулушу коллоиддик аралашманы бөлүү, тазалоо ж. б. процесстерде кенири колдонулат. Эгерде золду мембрана менен тоосулган баштыкка куюп, сууга салып койсок (11.2-сүрөт) жөнөкөй иондор мембранныдан сырткы идишке өтүп золь тазаланат.


- Дисперсиялык чөйрөнүн мембрана аркылуу бир жактуу диффузиясы диализ деп аталат.

Жарым өткөргүч жаргакчаны целлофан, пергамент ж. б. даярдашат. Мындай мембранныдан эриткичин молекулалары, эркин жүргөн же гидратталган иондор женил диффузияланышат, ал эми коллоиддик бөлүкчөлөр өтпөйт. Бир нече жолу эриткичи алмаштырса коллоиддик эритме тазаланат. Эгерде процесс көп ирет кайталанса, иондордун бардыгы жуулуп кетип дзета-потенциалды пайда кылууга иондор жетишсиз болуп калат да, коллоиддик бөлүкчө өзү калып бири бирине жабышып чөкмөсү түшөт. Диализ коллоиддерди тазалоодо гана эмес, коллоиддин жаратылышын далилдөөдө да колдонулат. Диализдин ылдамдыгы жаргакчанын бетинин чондугуна, эриткич менен золдун концентрацияларынын айырмасына көзкаранды. Ошондуктан диализди агып турган таза эриткичте жүргүзүү ишти тездетет.

- Электр тогунун жардамы менен диализди ылдамдатуу процесси электродиализ деп аталат.



11.2-сүрөт. Диализатор.



11.3-сүрөт. Тиндалъ конусу.

Электродиализ золду ашыкча иондордон тазалоонун эффективдүү методу болгондуктан, биоколлоиддерди (протеиндер, ферменттер, гормондор, пектин заттары ж. б.) тазалоодо кенири колдонулат.

Коллоиддердин дагы бир мүнөздүү касиеттеринин бири жарыкты чачыратуу жөндөмдүүлүгү. Эритмеге тийген жарыктын чачырашы, жарыктын коллоиддик бөлүкчөлөрдү айланып өтүүсүнүн натыйжасы болуп эсептелет. Ошондуктан коллоиддик эритмелерде чаңгылтануу – опалесценция кубулушу байкалат. Мында жарык нуру тийген ар бир мицелла өзү жарык булагы сыйктуу, жарык чыгарган чекитке окшогондуктан коллоиддик бөлүкчөлөрдү ультрамикроскопто байкоого болот. Коллоиддик эритме аркылуу өткөн жарык шооласы жайылып ачык конусту (үйдүн ичине түшкөн жарыктын шооласы) пайда кылат (11.3-сүрөт). Бул кубулуш Тиндалъ эффектиси же Тиндалъ конусу деп аталат.

Коагуляция жана пептизация

Коллоиддик эритмелердин туруктуулугу грануланын заряды жана сольваттык-диффузиялык катмары менен шартталгандыктан, алардын зарядын азайтуу же жоготууга багытталган бардык таасирлер коллоиддик эритменин туруктуулугун азайтат. Натыйжада коллоиддик бөлүкчөлөрдүн туруктуулугу бузулуп, бири-бирине жабышып, чоң-чоң агрегаттарды пайда кылат да эритмеден бөлүнүп чөгөт.

Коллоиддик бөлүкчөлөрдүн өзара биригип, чоюу процесси коагуляция (кандын, сүттүн уюп калышы) деп аталат. Коагуляция процесси коллоиддик эритмеде өтө жай жүрөт. Качан гана коллоиддик бөлүкчөлөр биригип, белгилүү бир өлчөмгө жеткенде өтө тез чөгүү процесси башталат. Бул процесс коллоиддин седиментациясы деп аталат.

Коллоиддик системалардын туруктуулугун ар кандай ыкма менен азайтууга болот: электролит кошуу, ысытуу ж. б. Электролит диффузиялык катмардагы иондорду нейтралдаштырып жоготот да, дзет-потенциалдын сандык маанисин нөлгө чейин азайтат.

Грануласынын заряддары карама-каршы ар түрдүү коллоиддик эритмелерди аралаштырса да коагуляция жүрөт. Мисалы, мышьяк сульфиди менен темир гидроксидинин коллоиддик эритмелерин аралаштырсак өзара бири бири коагуляциялашат, себеби алардын заряддары карама-каршы.

Лиофобдук коллоиддердин коагуляциясы кайталанбаган процесс болгондуктан чөкмөгө кайра эриткич кошуп, золду алуу мүмкүн эмес. Бирок чөкмөнүн үстүндөгү эриткичке бир аз электролит кошулса, чөкмө эрип кайра золь пайда болушу мүмкүн. Мында чөкмөдөгү бөлүкчөлөр электролиттин бир түрдүү иондорун адсорбциялап заряд-

далат да, заряддалган бөлүкчөлөр түртүлүп, дисперстик чөйрөнүн бардык көлөмүнө тарапып, золду пайда кылат. Электролит куюу менен чөкмөнү эритип, золду алуу процесси пептизация деп аталат. Пептизация коллоиддик эритмелерди алуунун дисперстик методорунун бири болуп эсептелет.

؟ Суроолор жана конүгүүлор

1. Дисперстик системаларга аныктама бергиле?
2. Коллоиддик эритмелер менен чыныгы эритмелердин айырмасы кандай?
3. Дисперстик системалардын классификациясы.
4. Суспензия, эмульсия, аэрозолдор, көбүктөр, алардын алынышы, касиеттери, колдонулушу.
5. Дисперстик системалардын алыныш шарттары жана ықмалары.
6. Коллоиддердин эл чарбасындагы мааниси. Коллоиддердин молекула-лык-кинетикалык, оптикалык, электрлик касиеттери.
7. Коллоиддердин алынышы жана бузулушу: пептизация, коагуляция, коалесценция кубулуштары.
8. Самындын кир кетирүүчү касиети эмнеге негизделген?
9. Диализ кубулушу эмнеге негизделген? Анын турмуштагы мааниси.
10. Аэрозолдорду айыл чарбасында колдонуудагы экологиялык талаптар кайсылар?
11. Коллоиддердин эл чарбасындагы жана турмуштагы мааниси. Эмне үчүн жаңы төрөлгөн балдарга сүт (эмulsion) беришет?
12. Чаң менен тұтұн, булут менен туман дисперстик системалардын кайсы түрүнө кирет?
13. Көбүктөр кантит пайда болот? Алардын турмуштагы мааниси. Суспензия жана эмульсияны кантит айырмалап алабыз?

ХИМИЯ ЖАНА ЭКОЛОГИЯ

§ 1. Минералдык жер семирткичтер

Өсүмдүктөрдүн өсүшүн жөнгө салуучу, түшүмдүүлүгүн жогорулатуучу жана кыртыштын асылдуулугун жакшыртуучу химиялық бирикмелер жалпысынан *жер семирткичтер* болушат. Азыркы мезгилде айыл чарбасында суюк комплекстик жер семирткичтер кенири колдонулууда. Мындай жер семирткичтердин курамында N, P, K башка экинчи азық заттары – Ca, Mg, S жана микроэлементтер Mn, В, Cu, Zn, Mo, Со болот, алар полифосфор кислотасынын негизинде алынат. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн органикалык, органо-минералдык, комплекстик жер семирткичтерди колдонуу жакшы натыйжа берүүдө. Бул учурда өсүмдүктөр үчүн керек болгон азық заттардан тышкары кыртыштын гумусу жакшыртылат. Комплекстик, органоминералдык жер семирткичтерге ар кандай өсүмдүктөрдүн чириндилери, чымкөн, суу сактагычтардын түбүндө чогулган калдыктар, сапропель ж.б. кирет. Жалпысынан жер семирткичтерди пайдаланууда алардын физика-химиялык касиеттерин, өлчөмүн, алынышыкмасын билүү, алардын ар бир түрүн максаттуу пайдалануу зарыл.

Азот жер семирткичтери

Азот – өсүмдүктөргө керек негизги элементтердин бири. Ал жөнөкөй жана татаал белоктордун, өсүмдүк клеткаларындагы цитоплазмалардын РНК жана ДНКлардын негизги курамын түзөт. Атмосферадагы азот, азот жер семирткичтери, азот кислотасынын аммоний туздары азоттун негизги булагы болуп эсептелинет: суюк амиак, амиак селитрасы NH_4NO_3 , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, KNO_3 , NH_4Cl , карбамид $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ жана амиакаттар $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ кирет. Аларды пайдаланууда касиеттерин эске алуу зарыл.

Фосфор жер семирткичтери

Фосфор – жаныбарларга керектүү негизги элементтердин бири. Фосфор жана фосфор кислотасысыз бир дагы жандуу клетка болушу мүмкүн эмес. Клетканын ядрасу болгон – нуклеопротеиддин курамы фосфор кислотасынан турат. Нуклеопротеиддер белоктор менен нуклеин кислотасынын бирикмеси (РНК, ДНК) болуп эсептелет. Нук-

леин кислотасынын курамында 20% ке жакын (P_2O_5 карата эсептегенде) фосфор бар. Фосфор көпчүлүк өсүмдүктүн курамында болуучу фитин, лецитин, кант фосфаттары ж. б. түрүндө кездешет.

Фосфор жер семирткичтери көбүнчө үрөн себердин астында жана өсүмдүктөр дан байлаган мезгилде кошумча азыктандыруучу зат катары колдонулат, өсүмдүктүн түшүмүн жогорулатат. Фосфору же тишиштүү өсүмдүктөрдүн даны чон, анын курамындагы канттын, крахмалдын саны көп болот.

Калий жер семирткичтери

Калий өсүмдүктүн өсүшү үчүн керек болгон негизги үч элементтин бири. Өсүмдүктүн курамында калий ион түрүндө кездешет, клетканын курамына кирбейт. Бирок, фотосинтез мезгилини АТФнын пайда болушуна жардам берет, цитоплазмадагы коллоиддердин туркуулугун жогорулатат. Натыйжада өсүмдүк убактылуу кургакчылыктан аз да болсо сакталып калат. Калий картошкада – крахмалдын, кант кызылчасында – канттын, жашылча жемиштерде моносахариддердин арбын топтолушуна алыш келет жана өсүмдүктүн сутика, ысыкка, ар түрдүү бактерияларга чыдамдуулугун, клетка маңызынын осмостук басымын жогорулатат. Калийдин жардамы менен өсүмдүктөрдө жогорку молекулалуу бирикмелер – целлюлоза, крахмал, гемицеллюлоза жана пектин заттарынын синтезделиши тездейт, натыйжада өсүмдүктөрдүн сөңгөгү жооноюп бекемдейт. Айыл чарба өсүмдүктөрүн калий, кальций, магний жана аммоний туздары менен азыктандыруу он таасирин тийгизет. Топуракта калий же тишилиз болсо өсүмдүктүн түшүмү азаят жана жагымсыз шарттарга туркуулугу бир топ начарлайт. Калий жетишилиз өсүмдүктөрдүн түшүмүн көпкө сактоого болбайт. Калий жетишпеген өсүмдүктөрдүн жалбырактары эрте саргайып, четтери куурап калат.

Дан өсүмдүктөрү гүлдөгөндөн кийин калийдин өсүмдүктөргө келиши токтолот. *Картошка, кант кызылчасы, капуста* бардык учурда калийге муктаж болушат. Айрыкча картошка гүлдөгөн мезгилде, кант кызылчасы менен капуста түйүлгөн учурда калийди көп талап кылышат. Калий айрыкча өсүмдүктөрдүн жалбырактарында топтолот.

Комплекстик жана органикалык жер семирткичтер

Эки же андан көп азык заттарынан жана микроэлементтерден турган жер семирткичтер комплекстик жер семирткичтер деп аталац. Комплекстик жер семирткичтерге фосфор-калийлик, азот-фосфордук, азот-калийлик жана азот-фосфор-калийлик туздар кирет. Алынуу ыкмаларына жарааша бул жер семиркичтер татаал, татаал-аралашма, аралаш, катуу жана суюк болуп бөлүнөт.

Татаал комплекстик жер семиркичтерге калий селитрасы KNO_3 , аммофос $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$, диаммофос $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$, фосфораммомагнезия NH_4MgPO_4 , полифосфаттар кирет. Булардын курамы катион менен аниондон турат жана аралашмалары аз, азық заттары мол болот.

Татаал аралашма комплекстик жер семиркичтерге – **нитрофоско** $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + \text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + \text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{NH}_4\text{Cl}$, $\text{KCl} + \text{KNO}_3 + \text{CaSO}_4$ жана $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 + \text{KCl}$ дун аралашмасы кирет. Мынданай жер семиркичтер жаратылыштагы фосфаттарды азот кислотасынын жардамы менен иштетүүдөн алынат.

Органикалык жер семиркичтерге канаттуулардын, малдын кыгы, фекалий, чымкөн, ачыган ар түрдүү таштандылар, сапропель, үйтиричилигиндеги, коммуналдык чарбалардагы жана өнөржайлардагы иштетилген таштандылар кирет. Алардын курамында өсүмдүктөргө керектүү болгон бардык макро- жана микроэлементтер болот. Органикалык жер семиркичтердин өсүмдүктөргө жана кыртышка тийгизген таасири чоң жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн жогорулатууга жардам берет. Минералдык жер семиркичтер менен чогуу пайдаланганда органикалык жер семиркичтердин эффективдүүлүгү бир кыйла жогорулайт. Себеби органикалык жер семиркичтердеги өсүмдүктөргө азық болуучу көпчүлүк элементтер минералдардын жардамы менен тез сицирилип алынат.

Микро- жер семиркичтер

Өсүмдүктөрдүн нормалдуу өсүшү үчүн негизги үч элементтен N, P, K дан башка өтө аз сандагы (0,001% жакын) микроэлементтер айрыкча керек. Алардын жетишсиздигинен өсүмдүктөр ар түрдүү ооруга чалдыгып, андан ары өсүүсүн токтолуп, куурап калат. Микроэлементтердин таасири астында өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү жогорулайт, алар организмидеги углеводдук, азоттук алмашууларга, окисленүү-калыбына келүү процесстерине активдүү катышат. Микроэлементтер өсүмдүктөрдүн ар түрдүү ооруларга жана сырткы чөйрөгө чыдамдуулугун жогорулатат, жашыл жалбырактагы хлорофиллдин үлүшүн көбөйтөт, фотосинтез кубулушун жакшыртат жана жалпы эле өсүмдүктүн өсүү процессиндеги ассимиляцияны тездетет.

Микроэлементтер нуклеин кислоталары менен ар түрдүү комплекстерди пайда кыльш, рибосомаларын физикалык касиеттерине, структурасына жана физиологиялык функциясына өз таасирин тийгизип, өсүмдүктөрдүн клеткалары аркылуу азыктануусун жакшыртат. Микро- элементтер жетишпеген кыртыштарга тиешелүү жер семиркичтерди чачуудан өсүмдүктүн түшүмдүүлүгү 10–15% ке чейин көбөйгөндүгү белгилүү. Бирок, микро жер семиркичтерди пайдаланууда айлана-чөйрөнү оор металлдар менен булгабоону эске алып, алардын кыртышта көп болуп кетишине жол бербөө керек.

Микро- жер семирткичтерге бор, жез, марганец, молибден, цинк, кобальт элементтери бар бирикмелер кирет.

§ 2. Айлана-чөйрөнү коргоонун негизги проблемалары

Адам баласы жашаган, эмгектенген жана эс алган жаратылыштагы жер, суу, аба, тоотектери, өсүмдүктөр, жаныбарлар жана ададардын колунан жасалган **объектилерди айлана-чөйрө** деп түшүнөбүз. Айлана-чөйрө адам баласынын күнүмдүк жашоосуна жана эмгектенишине түздөн-түз таасирин тийгизет. Илимий-техникалык революциянын натыйжасында адам баласы менен айлана-чөйрөнүн байланышы жана жалпы эле жаратылышты коргоо маселеси курч мүнөздөгү, актуалдуу маселелердин бири болуп калды. Ошондуктан, жандуу организмдин өзара жана алардын айлана-чөйрө менен байланышын окутуучу **экология илими**не бүгүнкү күндө чоң маани берилүүдө.

Айлана-чөйрөнүн организмге тийгизген таасири жалпысынан экологиялык факторлор деп аталат. Экологиялык факторлор негизинен абиотикалык, биотикалык жана антропогендик топторго бөлүнөт. **Абиотикалык** факторлордо климаттык, эдафикалык, топографиялык, гидрофизикалык жана гидрохимиялык таасирлер кирет. Климаттык факторлордун ичинен температуранын, жарыктын жана нымдуулуктун экологиялык мааниси өтө жогору. Ал эми базымдын, шамалдын тирүү организмге тийгизген таасири илимий түрдө аз изилденген.

Эдафикалык факторлор деп кыртыштын физикалык, химиялык, механикалык касиеттерине байланыштуу жаныбарларга тийгизген таасирин түшүнөбүз.

Гидрофизикалык жана гидрохимиялык факторлор деп суунун физикалык жана химиялык касиеттерине байланыштуу тирүү организмдерге тийгизген таасирин айтабыз.

Биотикалык факторлор деп жандуу жаратылыштын жана өсүмдүктөрдүн бири бирине тийгизген таасирин түшүнөбүз. Ар бир организм түздөн-түз же кыйыр түрдө башка организмдердин таасирине дуушар болот. Мисалы, өсүмдүк жер кыртышынан ар кандай азық заттар менен камсыз болот. Эгерде кыртышка көбүрөөк өлчөмдө азот жер семирткичтерин пайдалансак, анда нитраттык азот өсүмдүктөрдүн жемиштери аркылуу адамдын организмин ууландырат жана кээ бир учурларда өлүмгө дуушар кылат.

Антропогендик факторлор деп адам баласынын жаратылышка жана айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин айтабыз. Адамдар өзүнүн жашаган чөйрөсүнө, абага, сууга, жер кыртышына ж. б. өз таасирин

эки жактуу тийгизет. Бир жагынан биологиялык объект катары ал айлана-чөйрөнүн физикалык фактороруна, тамактануу, демалуу, зат алмашуу аркылуу көзкаранды. Экинчи жагынан адамдар өзүнүн жашоо шартын жаратылыш байлыктарын колдонуу менен жакшыртып алат. Ошентип, адам коому менен жаратылыштын ортосундагы тыгыз байланыштын эсебинен, кен байлыктары кайра иштелип, на-тыйжада айлана-чөйрөгө ар түрдүү таштандылар чыгарылат. Мындай өндүрүш менен айлана-чөйрөдөгү зат алмашуулар *антропогендик метаболизм* же социалдык зат алмашуу деп аталат.

Азыркы мезгилде айлана-чөйрөнү жана жаратылышты коргоонун **төрт негизги проблемасын**: айлана-чөйрөнү ар түрдүү булганычтан сактоо, калкты таза тамак-аш менен жабдуу, өнөржайды минералдык сырьё менен камсыз кылуу, энергетиклык маселелерди чечүү адам баласынын түздөн-түз милдети.

Жаныбарлардын организминде жана айлана-чөйрөдө сакталып калуучу радиоактивдүү элементтердин, сымап, коргошун, уулуу химикаттардын, синтездик кир кетирүүчү заттардын адам баласына жана жаныбарларга тийгизген тескери таасири өтө коркунучтуу. Айтылгандарга кошумча өнөржайдан, өзү жүрүүчү машиналардан бөлүнүп чыккан газдардын таасириин абадагы кычкылтектин азайышын жана токойлордун ченеми жок кыйылуусунан, капыстан чыккан өрттүн ж. б. кырсыктардын кесепетинен кычкылтектин толукталбай жатканын эскертип кетсек, айлана-чөйрөнү жана жаратылышты коргоонун кандай социалдык, экономикалык мааниси зор экендигин түшүнөбүз.

Айлана-чөйрөнү жана жаратылышты коргоонун проблемаларын чечүүнүн эки ыкмасы бар. Бириңчиси, өнөржайдан, айыл чарбасынан бөлүнүп чыккан зыяндуу заттарды тазалоо, ал үчүн өндүрүштө атайылап жасалган тазалоочу курулуштарды, бийик чыпкалуу морлорду жасоо керек. Экинчиси, таштандысыз же таштандысы аз технологияны пайдалануу. Ал үчүн сырьёну бир өндүрүштөн иштеткендөн кийин, экинчи өндүрүш керектегендөй кылыш пайдалануу керек. Эми адам баласынын жашоосун курчап турган атмосфераны, жаратылыштагы сууларды жана жер кыртышын коргоонун айрым ыкмаларына тоクトолуп өтөлү.

Атмосферанын курамы жана аны булгоочу уулуу заттар

Атмосфера кычкылтек, көмүртек, азот, суу ж.б. элементтердин жаратылышта айланышын жөнгө салып турат. Атмосферасыз жер бетинде эч кандай жашоо болбайт. Адам баласы тамаксыз бир нече жума, суусуз бир нече күн, **абасыз бир-эки минута**, ал эми атмосферасыз бир секунда жашай албайт. Ошондуктан атмосферадагы не-

гизги газдардын балансын сактап турлуу керек. Демалууда атмосферадагы көзгө көрүнбөгөн, өнсүз, жытсыз, уулдуу газдарды дем алууда бөлө албайбыз, ошондуктан бизди курчап турган атмосфераны таза кармоо бүткүл элдик иш.

Атмосферадагы абаны булгоочу булактарга негизинен өнөржай, автомобиль ж. б. транспорту кирет. Жылына атмосферага 200 млн т ашык CO_2 , 151 млн т SO_2 , 50 млн т ар түрдүү углеводороддор, 250 млн т ашык аэрозолдор учуп чыгат. Мындан тышкары атмосферага жаратальштын өзүнүн табигый айланыштарынын натыйжасында коргошун – 8700, мышьяк – 125, уран – 60, кадмий – 40, бериллий менен цирконий – 10, калай + ваннадий 4 эссе көп бөлүнүп чыгууда.

Жаратыльш суулары жана алардын булганышы

Бизди жыл сайын жаңыланып турлуучу суунун запасы кызыктырат, ал болжол менен алганда океандарга жыл сайын агып түшүүчү агын суулардын көлөмүнө барабар – 45000 км^3 . Мындей суулар жамгырдын, кардын, мөнгүлөрдүн эсебинен толукталып турат. Бирок ошого карабастан мындей ичүүгө, турмуш-тиричиликке керектүү болгон суулардын запасы өнөржайдын, айыл чарбасынын өсүшү менен жылдан жылга азаюуда, жер шарында жыл сайын жаңыланып турлуучу суунун запасы бирдей бөлүнгөн эмес. Ошондуктан жаратыльштагы сууларды рационалдуу, комплекстүү ыкма менен колдонуу жана аны ар түрдүү булганыш заттардан таза сактоо илимий-техникалык негизги маселелердин бири.

Ичилүүчү жана күнүмдүк турмушта пайдаланылуучу сууларды булгоочу негизги булактардын бири өнөржайлар менен коммуналдык чарбаларда пайдаланылган, айыл чарбасында колдонулган, кен байлыктарды, жыгачты иштетүүдөн бөлүнүп чыккан, темиржол жана суу транспортторун, минералдык жер семирткичти, пестициддердин калдыктарын агызып келген суулар эсептелинет.

Сууну булганыш заттардан тазалоонун ыкмасы өтө эле көп. Булганыш сууларды атайын сактоо учурунда күн нурунун таасири астында өзүнөн-өзү тазаланып калат. Мисалы, 24 сааттын ичинде суудагы 50% ке жакын бактериялар тазаланат, ал эми 96 саатта – 95%. Эгерде суу өтө булганыш калса, анда суу өзүнөн-өзү тазаланып калбайт. Жаратыльштагы ичилүүчү сууну таза сактоо үчүн өнөржайдан, коммуналдык чарбалардан чыккан сууларды атайын жасалган көлмөлөргө топтол, тазалангандан кийин гана агын сууларга кошууга уруксат берилет. Ошондой болсо да, азыркы мезгилде пайдаланылган сууларды тазалоо үчүн механикалык, химиялык жана биологиялык ыкмалар кенири колдонулууда.

Кыртышты булганыч заттардан сактоо

Кен байлыктарды казып алуу менен адам баласы жер кыртышын бузуп, абаны, сууну булгоодо. Ошондуктан кен байлыктарды казып алууда экологиялык пландуу иштерди кошо жүргүзүү зарыл. Мисалы, казылып алынган жерлерди кайрадан толтуруу, зыяндуу газдарды сыртка чыгарбоочу чыпкаларды пайдаланып, таштандысыз, циклдүү технологияны түзүү иштери кенири жүргүзүлүүгө тийиш. Экологиялык талапка ылайык тарыхый мааниси бар жерлер, кенбайлыктар, минералдык суулар, жер алдындагы коммуникациялар, инженердик курулуштар, радиоактивдүү таштандылар көмүлгөн жерлер мамлекеттик коргоого алыныши керек. Кийинки мезгилде минералдык ресурстарды үнөмдүү пайдалануу үчүн **күндүн, шамалдын, суунун, суутектин** энергиялары кенири пайдаланылууда, металлдарды ж.б. курулуш материалдарын алмаштыруучу жасалма пластмассаларды, булаларды өндүрүү иши жакшы жолго коюлууда.

Кенбайлыктарды, жалпы эле жер кыртышындагы өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды коргоо бүткүл мамлекеттик иш. Кыртышты rationalдуу түрдө пайдалануу, аны коргоо, айдоо, сугаруу, кургатуу жана жер семирткичтерди чачуу иштери пландуу жүргүзүлүшү керек. Бузулган кыртыштарды тез аранын ичинде калыбына келтирип, анын химиялык ар түрдүү уулдуу заттар менен булганышына, кургап кетип шорлуу, туздуу кыртышка, же болбосо ашыкча нымдуу келип, саздак жерге айланып кетишине жол бербөө керек.

Жаратыльшты коргоо жана жаратылыш ресурстарын rationalдуу түрдө пайдалануу бүткүл дүйнө мамлекеттеринин иши. Мындай мамлекеттик өзара келишимдерде ар бир өлкөнүн укугу, суверенитети сакталып, кабыл алынган милдеттерди ар бир өлкө абийирдүүлүк менен так аткарышы керек экендигин баса көрсөткөн. Жыйынтыктап айтканда айлана-чөйрөнү коргоо бүткүл элдик милдет.

? Суроолор жана конүгүүлөр

1. Минералдык, органикалык жер семирткичтер, алардын түрлөрү жана колдонулушу?
2. Азот, калий, фосфор жер семирткичтери жана алардын айыл чарбасындагы мааниси.
3. Аммиак селитрасы, мочевина кандай шартта жана кандай учурда колдонулат?
4. Фосфор жер семирткичтерине кайсылар кирет? Кандай өндүрүш калдыктары фосфор жер семирткичтери катары пайдаланылат?

5. Кайсы өндүрүш калдыктары калий жер семирткичи катары колдонулат?
6. Комплекстик жер семирткичтерди пайдалануудагы экологиялық талаптар. Микро- жер семирткичтер, алардын маанисин айтып бергиле?
7. Органикалық жер семирткичтер минералдық жана микро- жер семирткичтерди алмаштыра алабы?
8. Айлана чөйрөнү коргоонун негизги проблемалары.
9. Химиялық заттарды пайдалануудагы экологиялық шарттар кайсылар?
10. Атмосфераны, кыртышты, гидросфераны экологиялық коргоонун эларалық маанисine токтолуп өткүлө?

**Кислоталардын, щелочтордун 18°Сдин
концентрациялары жана тыгыздыктары**

Концентрациясы % менен	H ₂ SO ₄	HNO ₃	HCl	NaOH	KOH
4	1,027	1,022	1,019	1,046	1,033
8	1,055	1,044	1,039	1,092	1,065
12	1,083	1,068	1,059	1,137	1,100
16	1,112	1,093	1,079	1,181	1,137
20	1,143	1,119	1,100	1,225	1,176
24	1,174	1,145	1,121	1,228	1,217
26	1,205	1,171	1,142	1,310	1,263
32	1,238	1,198	1,630	1,352	1,310
36	1,273	1,225	1,830	1,395	1,358
40	1,307	1,251		1,437	1,411
44	1,342	1,277		1,478	1,460
48	1,380	1,303		1,519	1,515
52	1,419	1,328		1,560	1,564
56	1,460	1,351		1,601	1,616
60	1,503	1,373		1,643	
64	1,547	1,394			
68	1,594	1,412			
72	1,640	1,429			
76	1,687	1,445			
80	1,732	1,460			
84	1,776	1,474			
88	1,808	1,486			
92	1,830	1,496			
96	1,840	1,504			
100	1,838	1,522			

Электролиттердин диссоциация даражасы 180°C)

Электролиттер		Диссоциация даражасы % менен	
Аталышы	формуласы	1 н эритме	0,1 н эритме
Азот кислотасы	HNO ₃	82	92
Туз кислотасы	HCl	78	91
Бромдуу суутек	HBr	-	90
Иоддуу суутек	HI	-	90
Күкүрт кислотасы.	H ₂ SO ₄	51	58
Шавел кислотасы	H ₂ C ₂ O ₄	-	32
Фосфор кислотасы	H ₃ PO ₄	-	26
Күкүртүү кислотасы	H ₂ SO ₃	-	20
Фтордуу суутек	HF	-	15
Уксус кислотасы	CH ₃ COOH	0,4	1,3
Көмүр кислотасы	H ₂ CO ₃	-	0,17
Күкүртүү суутек	H ₂ S	-	0,07
Калий гидрооксиди	KOH	77	89
Натрий оксиди	NaOH	73	84
Аммоний оксиди	NH ₄ OH	0,4	1,3

Кислоталардын, негиздердин жана туздардын суудагы
эригичтиги

Аниондор	Катиондор												
	H ⁺	K ⁺	Na ⁺	NH ₄ ⁺	Ba ²⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Al ³⁺	Fe ³⁺	Zn ²⁺	Ag ⁺	Pb ²⁺	Cu ²⁺
OH ⁻	Э	Э	Э	Э	Э	НЭ	Н	Н	Н	Н	Ж	Н	Н
Cl ⁻	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Н	НЭ	Э
Br ⁻	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Н	НЭ	Э
I ⁻	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Ж	Э	Н	Н	Ж
S ⁻²	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	-	-	Н	Н	Н	Н
SO ₃ ⁻²	Э	Э	Э	Э	Н	Н	Н	Ж	Ж	Н	Н	Н	Ж
SO ₄ ⁻²	Э	Э	Э	Э	Н	НЭ	Э	Э	Э	Э	НЭ	Н	Э
PO ₄ ⁻³	Э	Э	Э	Э	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
CO ₃ ⁻²	Э	Э	Э	Э	Н	Н	Н	Ж	Ж	Н	Н	Н	Ж
SiO ₃ ⁻²	Н	Э	Э	Ж	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Ж	Н	Н
NO ₃ ⁻	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э
CH ₃ COO ⁻	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	НЭ	Э	Э	Э	Э	Э

ПЛЯДАЛАНЫЛГАН АДАБИЯТТАР

1. Кузнецов В. И. Общая химия. Тенденции и развития. – М.: Высшая школа, 1989.
2. Ахметов П. С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 1988.
3. Петров М. М., Микилев Л. А., Кукушкин Ю. Н. Неорганическая химия. – Л.: Химия, 1981.
4. Оганесян Э. Т. Неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 1984.
5. Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 11 класс. – М.: «Просвещение», 1992.
6. Зубович И. А. Неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 1989.
7. Ремсден З. Н. Начала современной химии! Перевод с английского. – Л.: Химия, 1979.
8. Слейбо У., Персонс Т. Общая химия. Перевод с английского. – М.: Мир, 1979.
9. Химия. Энциклопедиялык окуу куралы, башкы редактору У. А. Асанов – Б.: 2004.
10. Кудайбергенов Т. Т. Химия боюнча лекциялар жыйнагы. – Ф.: 1991.
11. Гольдфарб Я. Л., Ходанов Ю. В., Додонов Ю. Б. Химия боюнча маселелер жана көнүгүүлөр жыйнагы. 8–10-класс. – Ф.: Мектеп, 1985.
12. Семененко К. Н. Химия. Курс для средней школы, перевод с англ. – М.: Мир, 1971.
13. Кудайбергенов Т. Т., Рысмендеев К. Р., Асанов У. А. Жалпы химия жана элементтердин химиясы. – Б.: 1994.
14. Кузнецова Н. Е. Методика преподавания химии. – М.: «Просвещение», 1984.
15. Верховский В. Н., Смирнов А. Д. Техника химического эксперимента. – М.: «Просвещение», т. 1. 1973.

МАЗМУНУ

ОКУУЧУЛАРДЫН ЭСИНЕ	3
I глава. 10-КЛАССТА ӨТҮЛГӨН ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯ БОЮНЧА БИЛИМДЕРДИ ЖАЛПЫЛОО	
§ 1. Химиялық түзүлүш теориясының негизги жоболору	5
§ 2. Органикалық заттардын гомологиясы жана изомериясы	8
§ 3. Органикалық заттардагы химиялық байланыштардын түрлөрү жана функционалдық топтор	10
II глава. 8–9-КЛАССТА ӨТҮЛГӨН ХИМИЯНЫҢ НЕГИЗГИ БӨЛҮМДӨРҮН КАЙТАЛОО	
§ 1. Химиялық негизги түшүнүктөр жана терминдер	16
§ 2. Органикалық эмес бирикмелердин негизги класстары	25
§ 3. Негизги химиялық закондор	31
III глава. ЖАЛПЫ ХИМИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГИЗДЕРИ	
§ 1. Атом-молекулалық окуу	34
§ 2. Атом түзүлүшүн түшүндүрүүчү алгачкы теориялар	36
§ 3. Квант теориясының негизги жоболору. Кванттык сандар	39
§ 4. Атомдук орбиталдардын толтурулуш ирети. Принциптер жана эрежелер	42
§ 5. Д. И. Менделеевдин мезгилдик закону жана элементтердин мезгилдик системасы	44
§ 6. Химиялық байланыш жана молекулалардын түзүлүшү	56
§ 7. Атомдук орбиталдардын гибриддешүүсү	64
IV глава. ХИМИЯЛЫҚ ПРОЦЕССТЕРДИН НЕГИЗГИ ЗАКОНЧЕНЕМДҮҮЛҮКТӨРҮ	
§ 1. Химиялық реакцияның ылдамдығы жөнүндө түшүнүк	70
§ 2. Ылдамдыктын концентрацияга көзкарандылығы	71
§ 3. Ылдамдыктын температурага жана катализаторго көзкарандылығы. Вант-Гофф закону	72
§ 4. Химиялық теңдештик жана аны жылыштыруу шарттары	75
§ 5. Эритмелер жана алардын концентрациялары	78
§ 6. Электролит эмес жана электролиттердин касиеттери	84
§ 7. Сүунун диссоциациясы. Суутектик көрсөткүч жана туздардын гидролизи	89
V глава. ХИМИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАРДЫН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ	
§ 1. Химиялық реакциялардын түрлөрү	98
§ 2. Химиялық реакцияның типтери	103
§ 3. Аллотропиялық айланыштар, изомерлешүү, полимерлешүү реакциялары	108
VI глава. АЙРЫМ ЗАТТАРДЫН ӨНДҮРҮШТӨ АЛЫНЫШЫ	
§ 1. Күкүрт кислотасын өндүрүү	116
§ 2. Аммиакты жана азот кислотасын өндүрүү	121
§ 3. Чоюн өндүрүү	126
§ 4. Болот өндүрүү	132

§ 5. Химия өндүрүшүнүн илимий негиздери 135

§ 6. Кыргызстандагы химия өндүрүшү, анын негизги проблемалары 137

VII глава. ХИМИЯ ЖАНА ЭЛЕКТР ТОГУ

§ 1. Окисленүү-калыбына келүү реакциялары жана аларды тендеңүн электрондук баланс ыкмасы 144

§ 2. Электр тогу жана химиялық реакциялардын себептери. Электр-химия 148

§ 3. Металлдардын электр-химиялық чыңалуу катары 150

§ 4. Гальваникалық элементтер, аккумуляторлордун иштөө принципи 152

§ 5. Электролиз жана анын колдонулушу 154

§ 6. Коррозия, анын түрлөрү жана мааниси 157

VIII глава. ЭЛЕМЕНТТЕРДИН ХИМИЯСЫ БОЮНЧА БИЛИМДИ СИСТЕМАЛАШТЫРУУ

§ 1. Химиялық элементтердин жаратылышта таркалышы, мезгилдик системадан алган орду 160

§ 2. Металл эместер, алардын физика-химиялық касиеттери, алынышы жана колдонулушу 161

§ 3. Айрым металл эместердин алынышы жана колдонулушу 166

§ 4. Суутек – жаратылышта таралышы, алынышы, касиеттери жана колдонулушу 168

§ 5. Металлдар – жаратылышта алардын таркалышы, алынышы, физика-химиялық касиеттери жана колдонулушу 171

IX глава. ӨТМӨ МЕТАЛЛДАРДЫН ХИМИЯСЫ

Өтмө металлдардын мезгилдик системадан алган орду 179

§ 1. Жез подгруппасынын металлдары 179

§ 2. Цинк подгруппасынын металлдары 182

§ 3. Титан подгруппасынын металлдары 188

§ 4. Хром подгруппасынын металлдары 190

§ 5. VIII группанын σ -элементтерине жалпы мүнөздөмө 200

X глава. КОМПЛЕКСТИК БИРИКМЕЛЕР

§ 1. Комплекстик бирикмелер жана алардын номенклатурасы 209

§ 2. Комплекстик бирикмелердин классификациясы 213

§ 3. Комплекстик бирикмелердин изомериясы 214

XI глава. ДИСПЕРСТИК СИСТЕМАЛАР ЖАНА КОЛЛОИДДИК ЭРИТМЕЛЕР

§ 1. Дисперстик системалар жөнүндө түшүнүк жана алардын классификациясы 219

§ 2. Коллоид эритмелеринин өзгөчөлүктөрү жана алыныш шарттары 220

§ 3. Коллоиддердин касиеттери 223

XII глава. ХИМИЯ ЖАНА ЭКОЛОГИЯ

§ 1. Минералдык жер семирткичтер 227

§ 2. Айланы-чөйрөнү коргоонун негизги проблемалары 230

ТИРКЕМЕЛЕР

ПАЙДАЛАНЫЛГАН АДАБИЯТТАР 235

..... 237

ОТК
20

ХИМИЯЛЫК ЭЛЕМЕНТТЕРДИН МЕЗГИЛДИК СИСТЕМАСЫНЫН “ЭЛЕКТРОНДУК ЭЛЕСИ”

